

КЫРГЫЗСТАН  
ТАРЫХЫ

7

ББК 63.3 (2 Ки) я 721

Ч-75

*Биринчи басылышы 1998-жылы чыккан.*

**Жооптуу редактору:** тарых илим. доктору, проф. **Өскөн Жусупбекович Осмонов.**

**Рецензенттери:** тарых илим. доктору, проф., Кыргыз Республикасынын илимине эмгек синирген ишмер **Закирбек Эралиев**, тарых илим. канд. **Аскар Беделбаев.**

Ч - 4306020600 - 017  
М 451(17) 2002


ISBN 5-655-01416-5

ББК 63. 3(2 Ку) я 721

© КР Билим жана маданият министрлиги, 2002-ж.  
© Т. К. Чоротегин, Т. Н. Өмүрбеков, 2002-ж.  
© «Мектеп» басмасы, 2002-ж.

<b>Кириш сез .....</b>	5
<b>I глава. УЛУУ КЫРГЫЗ ДӨӨЛӨТҮ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ ОРДУ. ЭНЕ-САЙ ЖАНА ТЕНИР-ТОО КЫРГЫЗДАРЫ (IX—XII кылымдарда) .....</b>	7
§ 1. Улуу Кыргыз дөөлөтү жана анын алгачкы еңгүү жылдары .....	7
§ 2. Кыргыз дөөлөтүнүн женип алуулары .....	11
§ 3. Тенир-Тоо жана Эне-Сай кыргыздары X—XII кылымдарда .....	15
<b>II глава. КЫРГЫЗСТАН IX—XII кылымдарда. КАРАХАНИЙЛЕР ЖАНА КИДАНДАР .....</b>	22
§ 4. Караканийлер династиясынын келип чыгышы. Сатук Буура-хан .....	22
§ 5. Караканийлердин батыштагы женип алуулары .....	31
§ 6. Караканийлер жана чыгыш түрктөрү .....	39
§ 7. Саясий башкаруу системасы. Кагандыктын экиге жиктелиши .....	48
§ 8. Караканийлер доорундагы руханий турмуш. Жусуп Баласагуни .....	52
§ 9. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Диваны» .....	58
§ 10. Караканийлер кагандыгы XII кылымдын башында. Чыгыштан кара кытайлардын жапырыгы. Кара кытай мамлекети .....	69
<b>III глава. МОНГОЛДОР ДООРУ .....</b>	75
§ 11. Наймандардын Тенир-Тоого көчүшү. Күчлүктүн бийлиги .....	75
§ 12. Чынгыз хандын империясынын негизделиши. Кыргыздарды каратуу- нун башталышы .....	80
§ 13. Монголдордун үстемдүгүнө карши көтерүлүштөр .....	87
§ 14. Монгол хандарынын жортуулдары жана кыргыздар .....	91
§ 15. Чагатай улусу. Ич ара феодалдык согуштар .....	95
§ 16. Хайду мамлекети .....	99

<b>IV глава. КЫРГЫЗДАР ЖАНА КЫРГЫЗСТАН XIV кылымдын ортосу — XV кылымдын башында</b>	106
§ 17. Моголстан мамлекети .....	106
§ 18. Тенир-тоолук жана чыгыш түркстандык кыргыздар XVI кылымда— XVII кылымдын башында.....	112
§ 19. Сибирь кыргыздары XVII — XVIII кылымдарда .....	123
§ 20. Кыргызстандын XIII — XV кылымдардагы маданияты .....	125
<b>V глава. КЫРГЫЗДАРДЫН XVII — XVIII кылымдардагы КООМДУК ЧАРБАЛЫК ТҮЗÜЛÜШҮ ЖАНА КОНШУ ЭЛДЕР МЕНЕН АЛАКАЛАРЫ .....</b>	130
§ 21. Кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары .....	130
§ 22. Патриархалдык-уруулук мамилелердин калдыктары. Талтар .....	132
§ 23. Тенир-Тоодогу кыргыздардын XVII—XVIII кылымдарда калмак бас- кынчыларына карши күрөшү. Кыргыз-казак согуштук ынтымак- ымаласы .....	136
§ 24. Фергана өрөөнүндөгү жана Памирдеги кыргыздар .....	143
§ 25. Кыргыздар жана «ысхакий» сопчуулук жамааттары .....	146
§ 26. Кыргыз элинин XVIII кылымдын экинчи жарымындағы саясий абалы . . .	150
§ 27. Кыргыздардын XVI—XVIII кылымдардагы маданияты .....	161
Жыйынтыктай кайталоо үчүн суроолор жана тапшырмалар .....	168
Хронологиялык таблица .....	169
Хрестоматиялык тиркеме .....	172
Класстан тышкary окуу учун адабияттар .....	200



Ардактуу окуучулар! Колунардагы окуу китеbi Аta Журт тарыхынын экинчи белгүү. Биринчиси менен сiler 6-класстан таанышкансынар. Бул китеb кыргыздардын жана Кыргызстандын IX—XVIII кылымдардагы тарыхын камтыйт. Бир караган кишиге бул мезгил тарыхтын бир кичине кертими катары көрүнүшү мүмкүн. Бирок ошол он кылым — тарыхый окуяларга абдан бай, эли-жерибиздин тарыхынын орчуундуу учур.

Өлкөбүз өз алдынча өнүгүүгө жаңыдан кадам шилтеп жаткан ушул тапта жаңандык ар-намыстын, улуттук ан-сезимдин жанданышы, улуттар аралык ынтымак, эл биримдиги зарыл. Ал эми мында Аta Мекен тарыхынын мааниси зор. Өз өлкесүнүн ишенимдүү, анык атуулу Аta Журттун эртенки келечеги учун күрөшө билүүде милдеттүү. Эл, жерге болгон терен сүйүү сезими, мекендештерди сыйлап урматтоо, откөндөгү тарыхты мыкты билүү гана чыныбы атуулду тарбиялайт. Ошондуктан элибиздин орто кылымдардагы тарыхынын буга чейин көз жаздымында, көмүккөдө калып келген учурларына көбүреек басым жасоого аракеттендик. Анткени, дал ошол учурларда ата-бабаларбыз жалпы адамзат тарыхына из калтырышып, олуттуу окуялардын катышуучулары, демилгечилери катары таанышкан. Баатыр бабаларбыз эрдиктин үлгүсүн көрсөтүшкөн, алыска атагын чыгарган жеништерге жетишкен. Ошондогу бабалар баяны сiler учун, баарыбыз учун баа жеткис сабак болору анык.

Аталган мезгилде ата-бабаларбыздын жашаган аймагы езгөрдү, ар түркүн уруулар, элдер менен жуурулушуп, этностук курамы байыды. Элет эли көптөгөн кубанычтуу жана кайгылуу окуяларды башынан еткөрдү, эгемендүүлүк учун күрөштөрдө кыйла такшалды.

Орто кылымдардын эрте мезгилинде кыргыздар Эне-Сай боюндагы кен өрөөндү мекенденеп, өз алдынча мамлекетти негиздешкен. IX кылымдын орто ченинде кыргыздардын мамлекети Борбордук Азиядагы эң ири, кубаттуу деөөлөттөк айланат. Улуу деөөлөт доорунда (IX к.—Х к. биринчи чейрети) кыргыздардын таасири чыгышта Чон Хинган, Манчжурияга, түштүктө Улуу Кытай дубалына, батышта Чыгыш Туркстан, Жети-Сууга чейинки кенири аймакка тараплан деп айттууга болот. Ошол кылымдарда кыргыздардын айрым топтору Чыгыш Туркстан аркылуу Тенир-Тоого көчүп келе баштаган. Бул көчүп келүү монгол чапкынынан кийин

бөтөнчө күч алат. Натыйжада XV қылымда — XVI қылымдың башында Кыргызстандың аймагында кыргыз элинин жергиликтүү калк катары калыптануусу аяктайт. Мурдатан бул аймакты мекендейген иран, түрк, монгол тилдүү калктар, уруулар кыргыз элинин курамына жууруулушуп кеткени талашсыз.

XIV—XVI қылымдарда кыргыздар Моголстандагы, кийинчөрөк Чыгыш Түркстан, Фергана ерөөндөгү саясий окуяларга активдүү аралашып турду. Мухаммед Кыргыз, Кубат бий, Акы бий өндүү белгилүү инсандар эл үчүн кызмат етеп, аттары түбөлүккө тарыхта калды. Кыргыздар коншу өлкөлөр, элдер менен ар дайым ынтымактуу жанаша жашоого, ез ара пайдалуу мамиле, байланыштарды түзүүгө умтулушкан.

Айтор, окуу китебинде элибиздин, сүйүктүү жана ажайып кооз Мекенибиздин тарыхын толугураак баяндоо аракети жасалды. Максатыбыз жаш муундардын жан дүйнөсүнөн Ата Журт тарыхына жай табуу, жүргөгүнөн түнек табуу. Эгердө бабалар баянына балдардын кызыгуусу артса, анда оюбуздун ордунан чыкканы.

Арийне, Ата Мекен тарыхын терен билиш үчүн окуу китеби менен чектелүү жетишсиз. Аңдыктан, окуучуларга илимий-популярдуу китеpterди, тарыхый бағыттагы көркем адабияттарды көп окууну сунуш этебиз. Ошондой зале окуучулардан, окутуучулардан, илимпоз адистерден окуу китеби түуралуу ой-пикирлерди күтөбүз. Калыс айтылган сын-пикир окуу китебинин кийинки басылышынын сапатын жакшыртууга жардам берери анык.

Авторлор.


УЛУУ КЫРГЫЗ ДӨӨЛӨТҮ  
ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ ОРДУ.  
ЭНЕ-САЙ ЖАНА ТЕЦИР-ТОО КЫРГЫЗДАРЫ  
(IX—XII кылымдар)

§ 1. Улуу Кыргыз дөөлөтү жана анын алгачкы  
онуттүү жылдары

Уйгур кагандыгындагы ички жаатташуулар. Чыгыш түрк элдериндеги эң кубаттуу мамлекеттердин бири болгон Уйгур кагандыгынын ички абалы бир калыпта болбой, эз ара чыр-чатактар ырабай баштаган. Кагандык бийликтке ээ болуу үчүн уйгур йайлакарлары (аскер башчылары) менен башкаруучу эдиз уруктарынын төбөлдөрүнүн ортосундагы так талашуу таймаштары эч токтогон эмес. Уйгурлардын диний жактан жиктелиши да буга кошул-ташыл болуп, өз ролун ойногон. Орто Азиядагы түрк боордошторундай эле, VIII кылымдан тартып уйгурлар да Батыштан келген диний окуулардын, диний системалардын күчтүү таасиринде эле. 763-жылы манихей дини Уйгур кагандыгында расмий кабыл алышкан, бирок кагандыкта тенирчиликке, бутпарас динине (буддизм), христиандык несторийчилер агымына ишнендер да жашашкан.

Уйгур кагандыгынын манихей динин расмий кабыл алышы анын Кытайдан, Чыгыштан оолактап, батыш азиялык жана орто азиялык диний жана маданий багытка ык койгонун көрсөтөт. Уйгур кагандыгында манихей жана несторийчилер диний агымдарынын жайылтылышы жалпы эле чыгыш түрк элдери үчүн чон мааниге ээ болгон. Бул жаңы батышчыл ба-  
гыт чыгыш түрктөрүнде уйгур жазуусу деп аталган жазуу системасын тузугүө өбелгө болгон. Арийне, IX кылымдын башында уйгурлардын ар кыл диндерге жиктелиши алардын мамлекеттик бүтүндүгүн жана улуттук ынтымагын сактап калууга кедергисин тийгизбей койгон эмес.

Уйгур кагандыгындагы такты талашуу менен байланыштуу жүргөн ордо күрөшү IX кылымдын 20—30-жылдарында курчуп кеткен. Жыйырма жылдын ичинде эле алты каган алмашылган. Маселен, 832-жылы Чжаоли хан сарай козголонунда өлтүрүлгөн, 839-жылы болсо Ху-tero деген уйгур каганы козголончулар ордого жакын келгенде өзүн-өзү мерт кылган. Козголонду уюштурган биринчи министр *Гүй-ло-фу* (Цзүй-ло-фу) бийликтке эрезеге жете элек Кеси төрөнү коюп, иш жүзүндө мамлекетти өзү башкарлып кал-



Улуттукыргыз дәологияты доорундаты жер котуруулар (IX кылымдын ортосу — X кылымдын байы).

ган. Бул жағдай башка уйгур төбөлдерүүнү Гүй-ло-фуга карата нааразылыгын күн санап күчтөкен.

**Уйгур кагандыгындагы жут.** Саясий ынтымагы ыдырап турган уйгур коомуна табигый кырсык да оор залакасын тийгизди. Гүй-ло-фунун козголонунан кийин Орхон аймакына кар калып түшкөн. Кар тәэп оттой албай, мал туягынан ажырап, ачкадан кырылган (кыштан чыгарлык чөп чаап, камдал алуу ал кезде жок эле). Койлор гана эмес, согуштук унаа катары мааниси чоң жылкылар да кырылган. Өлкөнү ачарчылык каптаган. Алык-салык катары азык-тулугун тартып ала турган көз карапды аймагы жок Уйгур кагандыгын жут жана ачарчылык социалдык-саясий түнгүюкка кептеди.

**Кыргыз каганынын ультиматуму.** Бул кезде Кыргыз кагандыгынын экономикалык жана социалдык абалы дурус эле. Ошондуктан анын Уйгур кагандыгына кысымы күчөндөн күчөп, ақыры кыргыз каганы Монголиянын түндүгүндөгү Ордо-Балык шаарындагы уйгур каганына четке кагылса, ойрондоо коркунучу күтүлгөн кескин талапты кюоп, өз ультиматумун жиберген: «Сенин тагдырындын сону келди. Мен жакында алтындалган ордонду ээлеймин, анын жанына аргыматымды байлан, туумду саямын. Эгерде күч сынашканга кудуретин жетсе, дароо келгинин. Антүүгө шааң жетпей турган болсо, тезирээк чыгып кеткинин!»

Бул кабар чагылдырылган Тан династиясынын жылнаамасында уйгур каганы согушту уланта албагандыгы баса көрсөтүлөт.

**Ордо-Балыктын катарылышы.** Кыргыз Каганы Уйгур кагандыгынын борбор шаарын басып алуу үчүн кубаттуу күч топтоду. 30 мин (үч түмен) аскерден турган тандалмалуу кошуунунан тышкary кыргыздарга башт ийгөн башка калктардан да аскер жыйиды. А түгүл айлакердик кылып, уйгурлардын айрым аскер башчыларын жана төбөлдерүүн жоокерлери менен кошо өзүнө кошуп алууга жетишти. Маселен, төнкөрүш аркылуу Ордо-Балыктагы бийлик тизгинин өз колуна жыйып алган Гүй-ло-фуга каршы Күлүг Бага (Цэйлү мө-хэ) деген башка бир уйгур колбашчы көтөрүлүш чыгарган жана кыргыздардын армиясына өтүп кеткен.

Жалпы саны 100 мин аскерден турган Кыргыз кагандыгынын ири кошууну 840-жылы Ордо-Балыкты басып алды. Уйгурдун Орхондогу кагандыгынын ақыркы каганы салгылашшу учурунда курман болду. Кыргыз каганы өзү көзөмөлдөп, уйгур каганынын алтындалган өргөсүн ёрттөтүп,



Улуу кыргыз дөөлотүн негиздөгөн кыргыз каганы. IX кылым.

болжон байлыгын өзүнө алдырды. Уруш маалында колго түшкөн ханыша Тхай-хо (Тан династиясынын императордук тегинен чыккан уйгур ханышасы) келечекте кытайлар менен мамилени чындоодо пайдалануу үчүн аман калтырылып, өзгөчө кайтарууга алынган.

*Ордо-Балыктын каратылышы менен орто кылымдардын эрте доорундагы уйгурлардын империясы кыйратылган.*

Кыргыз кагандыгынын борбор шаарынын Монголияга көчүрүлүшү. Уйгур кагандыгынын негизги күчтөрү женилип, борбору Ордо-Балык алынган соң, кыргыз каганы өзүнө баш ийген аймактарды ийкемдүү башкаруу үчүн ордосун Эне-Сай өрөөнүнөн (азыркы Хакас Республикасынын аймагынан) түштүкке көчүрүнү чечти.

Көчмөн жана жарым көчмөн жашоо ынгайында өкүм сүргөн борбордук азиялык империялар учун борборун жана журтка которуюу анча деле оор маселе эмес эле. Ал түгүл айрым чыгыш түрк өлкөлөрүнүн экиден (жайкы жана кышкы) ордо шаарлары боло турган.

Кыргыз каганы өз өргөсүн тиктирген жер — Лао-шань (Танну-Ола) тоосунун түштүгүндө жайгашкан. Бул аймак азыркы Түндүк-Батыш Монголиядагы Убсу-Нор жана Кыргыз-Нор көлдөрү жайгашкан чөлкөмгө туура келет. Чынында да бул чөлкөм азыркы Монголиянын башка аймактары, Алтай, Жунгария жана Эне-Сай өрөөнү менен байланыштуу үчүн ынгайлуу жер эле.

*Улуу Кыргыз империясынын жаралышы 840-жылы Кыргыз кагандыгынын ордосунун Эне-Сайдан Кыргыз-Нор аймагына көчүрүлүшү, саясий бытырандылыкка түш келген уйгур топторунун Монголиядан башка борбордук азиялык аймактарга чачыраши, уйгурларга таандык көп жерлердин кыргыздардын колуна отушу менен байланыштуу.*

Улуу Кыргыз дөөлөтүү сезүнүн мааниси. Улуу Кыргыз дөөлөтүү түшүнүгүн тарыхи илимине алгач академик **Василий Владимирович Бартольд** (1869—1930-жж.) киргизген. Бул термин Эне-Сай Кыргыз кагандыгынын 840-жылга чейинки тарыхынан тартып, анын өзгөчө маанилүү тарыхый баскычы болгон IX кылымдын ортосу—Х кылымдын башындагы сексен төрт жылдай өкүм сүргөн доорун айырмалап көрсөтүү үчүн колдонулуп келет.

Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн кезинде да кыргыз бийлик эгеси башка түрк империяларындай эле каган титулун пайдаланган (кыскартылган түрү — «кан», «хан»). Демек, 840—924-жылдардагы бул мамлекетти Улуу Кыргыз кагандыгы деп атоо жөндүү.

*«Син Тан шү» («Тан династиясынын жаңы тарыхы») аттуу эмгекте (XI кылымда жазылган) бул ири кагандык тууралуу төмөнкүдөй баяндама бар: «Кыргыз — чон мамлекет (дөөлөт) болгон. Аймагы боюнча түрк өлкөлөрү менен тентайлаш. Чыгыш Куракан өлкөсүнө чайин, түндүгү Тибетке чайин, түштүк-батышынан Карлук өлкөсүнө чайин созулуп жатат».*

Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн батыш чеги Жети-Сууга, Борбордук Тенир-Тоого жакындан келгени араб жана фарсы тилиндеги айрым мусулман булактарынын маалыматтары менен да тастыкталат. Ал эми Өтүкен

жергесине басып келип, аны ээлеп алгандыгы тууралуу эне-сайлык кыргыздардын өздөрүнүн калтырган жазуу эстелиги Монголиянын түндүгүндөгү Сужин-Даван (Сужи) дөнсөөсүнөн табылган.

*Ошентип, 840-жыл — Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн (кагандыгынын) түзүлүш жылы болуп калды. Кийинки кыргыз тарыхы учун өзгөчө олуттуу озгорууларга түрткү берген доор дал ушул жылдагы ири окуялардан учук улайт.*

## Суроопор

1. Уйгур кагандыгы эмне учун алсырай баштаган?
2. Уйгур кагандыгындагы жут жана кыргыз каганынын ультиматуму жөнүндө зиннелерди билесин?
3. Уйгур кагандыгынын борбору Ордо-Балыкты кыргыздар кантып каратып альшкан?
4. Кыргыз каганы эмне учун өз ордосун Монголияга көчүргөн?
5. Улуу Кыргыз дөөлөтү түшүнүгү кандай мааниге ээ?


## § 2. Кыргыз дөөлөтүнүн женип алуулары

Уйгурлардын Өтүкенден сүрүлүшү. Ордо-Балыктын кулашы ансыз да ички чыр-чатактарга баткан уйгур уруулары үчүн саясий биримдиктен ажыроо мүшкүлү менен коштолду. Уйгур уруулары чачырап кеткен. Маселен, кытайлык ханышшадан туулган ханзаада Пан-тегин менен уйгур министрлеринин (бектеринин) бири Сачжи болгону он беш урууну жетек-теп, Чыгыш Туркстанга — карлуктар тараапка качкан. Пан-тегин менен беш бир тууганы да журт которду. Чыгыш Туркстанга бул беш уруудан башка да уйгурлардын эки тобу жылып, бири Аиси (Кучча) аймагына, экинчиси андан чыгышыраактагы тибеттиктөр убактылуу ээлеп турган чыгыш туркстандык аймактардын бирине келген.

Ал эми өзүнчө он уч уруунун төбөлдерүр болсо У-цзе (Өгө) тегинди (хан тукумунан чыккан төбөлдү) өз алдынча каган жарыялап, түштүккө — Кытайдын чек арасына жакын аймакка (Алашан тараапка) көчө качышкан. Дагы бир топ Эдзин-Гол (Кара-Өзөн) дарыясына чейин журт которгон.

IX—Х кылымдарда кыргыздар тарабына еткен айрым уйгур уруктары өз жеринде калып, акырындап кыргыздарга жана башка орхондук (өтүкендик) түрк элдерине (маселен, тили боюнча эмес, дини боюнча айырмаланган татар урууларына) жууруулушуп кеткен.

Сужин-Даван жазмасы. Өтүкендеги кыргыз женип алууларын гана эмес, кыргыз жазма маданиятынын да далили болуп кызмат кылган көөнөргүс эстелик Сужин-Даван эпиграфикалык жазмасы болуп саналат. Ал 1900-жылы Селенга дарыясынын башатындагы Сужин дөнсөөсүнөн табылган. Бул жазманын текстинде эпитафиялык эстелик багышталган адамдын (Бойла Кутлуг Йарган аттуу кыргыз төбөлүнүн) аты-женүн, тегин, зоболосун, тарыхый салымын баяндайт. Алардын турмуш шарты, агалык жана ата-



IX-XI к.к. Улутуу Кыргыз  
дөвлөттүнүн доору

IX—X кылымдардагы кыргыздардын курал-жарактары.



а)

а) а)



в)

в)

б)

IX—X кылымдардагы кыргыз жоокерлеринин реконструкциялары?  
Проф. Ю.С. Худяковдун сүрөтү.

лык милдетин өтөөсүнүн атайын белгилениши Бойла Кутлуг Йарганга ба-  
бышталган кошоктоту ыраазылык билдируүлердүн чагылдырылышы болуп  
саналат.

Кыргыздар кийинчөрөк да ар кыл дастандарында жана кошок ырларын-  
да маркум жасаган дурус иштерди санап өтүүнү салт катары сакташкан.

Сужин-Давандагы жазма ошондой эле саясий маанидеги осуят катары  
калтырылып, эр-азаматтардан болууга, кыргыз каганына таазим этип баш  
иүүгө, анын кызматында болуп, аралашууга карата уулдарын үндөгөн  
чакырыкты камтыйт. Бул осуят кыргыз мамлекеттүүлүгүн кадырлай алган  
кеменгер төбөлдүн урпактар учун калтырган улуу сөзү эле. Текстте Бойла  
Кутлуг Йаргандын инсандык чон өкүтү — улуу уулунун өзүнөн мурда көз  
жумганына кайгыруусу да камтылган. Уулун «арстаным» деп атаганына  
караганда анын тун уулу эрезеге жеткен жигит курагында каармандык  
менен курман болсо керек.

Сужин-Даван жазмасы өз каармандарын кыргыздар алар өлгөндөн ки-  
йин да унуптай, урпактары үчүн даназа кылып калтырууга умтулганын  
далилдеген эпитафия. Ар кыл доорлордогу баатырлар тууралуу баяндар  
kyргыздын дастандык дайрасына булак сымал кошула берген.

Кыргыздардын Борбордук Азиядагы женип алуулары. Уйгур уруулары  
өз жүртүнда калып, тек гана кыргыз каганына көз каранды абалга көнсө,  
Борбордук (Ички) Азиядагы тарыхый кырдаал башкача өнүгүшү ыктымал  
эле. Ал эми Өтүкенди толук эзелеген кыргыздар үчүн 840-жылы кенири  
мейкиндик боюнча салаа-салаа болуп качкан уйгур урууларын багындыруу  
үчүн алардын артынан сая түшүүден башка жол калган эмес. Борбордук  
Азиядагы бошон көчмөн империялардын бири болгон Улуу Кыргыз каган-  
дыгы да качкан жоосунун артынан түшүп, аз убакытта өз мүмкүнчүлүгүнөн  
да ашып түшкөн ири аймакты эзлөөгө умтулдуу.

Кыргыздардын IX кылымдын ортосундагы женип алуулары жазма  
булактардын (кытай, араб, фарсы жана түрк тилдериндеги ар кыл эстеликтер),  
ошондой эле археологиялык, ономастикалык, этнографиялык ж.б. изилде-  
лөрдүн негизинде айгинеленүүде.

842-жылы Тапу Алп Сол деген кыргыз колбашчысы злчи катары Тан  
династиясынын борборуна келип кеткен сон кытайлык ордо тарыхчыла-  
ры анын маалыматтарын жазып калышкан. Кыргыз аскерлери ошол 840—  
842-жылдары Куча (Аньси), Беш-Балык (Бэйтин) шаарларынын аймагына,  
т.а. Тенир-Тоонун чыгышына, Тарим ойдунау чейин кирип келишкен, ан-  
дан тышкары Монголиядагы дини башка (несторийчи), тили түркчө болгон  
татар урууларын да каратып алган. Ошондой эле Кара-Өзөнгө (Хэлочуань,  
кийин Эдзин-Гол атальып калган) чейин көчүп келип бул жакка журт которгон  
чыгыш уйгур тобун көзөмөлдөөгө да аракеттенишкен.

Кыргыз аскерлеринин жортуулдук багыттары чыгышта Байкал көлүнүн  
батыш өнүрүн эзелеген курыкандардын (сахалардын байыркы ата-теги) журту  
менен чектелип тим болгон эмес. Курыкандар 840-жылга чейин эле кыр-  
гыздарга көз каранды эле. Тан династиясынын жылнаамаларында кыргыздын

А-бо (Апу) аттуу колбашчысы (министри) жети түмөн (70 000) аскерди жеткеп, Хинган тоолорунун этектеринде жашаган шивэйлерге чейин ийгилитүү жортуул жасаганы эскерилет.

Кыргыздар түндүккө да жетип, бома аттуу жергиликтүү эл (кет тилине жакын тилде сүйлеөчү сибирдик калк) менен уруштарды жүргүзүшкен. Археологиялык казуулар да кыргыз аскерлеринин (топторунун) издерин Эне-Сайдан, Алтайдан, Түндүк Монголиядан, Том, Кызыл-Жар (Красноярск), Тенир-Тоо аймактарынан табууда.

*Кыргыз кагандыгынын негизги жеңип алуулары IX кылымдын ортосуна (40—50-жылдар) таандык болгон.*

#### Суроолор

1. Кыргыздардан женилгенден кийин уйгурлар кайсы аймактарга көчүп келишкен?
2. Сужин-Даван жазмасында кандай маалыматтар камтылган?
3. IX кылымдын орто ченинде кайсы аймактар Кыргыз кагандыгынын карамагына ёткен?
4. А-бо (Апу) аттуу кыргыз колбашчысынын жортуулу жөнүндө эмнелерди билесинер?

### § 3. Тенир-Тоо жана Эне-Сай кыргыздары X—XII кылымдарда

Борбордук Азияга жана Сибирге кенири таркаган кыргыз урууларына таандык археологиялык эстеликтер. Улуу Кыргыз деөлөтүнүн тушунда (IX кылымдын ортосу — X кылымдын башы) кыргыз маданиятына таандык археологиялык материалдар Эне-Сай ерөөнүнээ эле эмес, Сибирдеги Кызыл-Жар — Кан, Обь дарысынын ерөөнү, Алтай, Жети-Суу, Тыва, Монголия, Байкал көлүнүн ереөнү сыйктуу аймактардан, айрым кыргыз эстеликтери Чыгыш Туркстандан, Борбордук Тенир-Тоодон (Нарын, Кочкор) табылган.

IX кылымга таандык кыргыз көрүстөндерү тарых илиминде «хыргыс-хүүр» (монголчо «кыргыз мүрзесү») деп аталууда. Мындай көрүстөндердүн үстүнө таш үйлгөн, таш коргондун жанына таш мамы орнотулуп, адатта ага тамгалар, руна сымал алфавиттеги эпитафиялык эскерме жазуу тексттери чегилген. Маркумдун соёгу өрттөлүп, атаян чункурга көмүлгөн. Анын жанынан «аркы дүйнедөгү» турмушу учун кой, уй, жылкынын соөктерү жана суюк тамак куюу учун идиш, аскердик курал-жарактар, кош миздүү кылыш, тек миздүү кылыш, канжар, айбалта, найза, жаа, жебенин уч кырдуу, төрт кырдуу темир учтары, саадак, соот кийим, олпок, ат жабдыктарына таандык кооздолгон металл жасалгалар, ошондой эле сейке, шуру ж.б. кооздук буюмдары табылууда. Мүрзөлөрдөн темир бычак, өгөө, орок, чалгы, буурсун гана эмес, бетине руна сымал жазуу түшүрүлгөн Кытайдын (Тан династиясынын) тыйыны да табылууда. Бул тыйындар Кыргыз кагандыгында акча катары жүгүртүлгөн деген пикир бар. VIII—IX кылымдарда Эне-Сайда калк отурукташкан шаар сымал жайлар да курулган (Уйбат ёзөнүү куймасы).

XI—XII кылымдарда кыргыздарга таандык археологиялык эстеликтер «хыргыстар соөктер» («кыргыз соөктерү») деп аталууда. Бул доордо Эне-

Сай маданиятынын Орто Азиядан жана Чыгыш Азиядан обочороок болуп калганы байкалат.

Дүйнедөн эрте өткөн жаш балдардын сөөктөрүн Эне-Сай кыргыздары ерттебестөн көмүшкөн. Демек, алардын «күнөесүн» от аркылуу тазалоонун зарылдыгы жок болгон.

Кыргыз эстеликтеринин арасында аларга баш ийген башка элдердин (жалпылап айтканда, кыптымдардын) сөөктүү өрттөбөй көмгөн мурзөлөрү, жылкы териси кошо көмүлгөн айрым уйгур мурзөлөрү, байыркы түрктердүн жылкыны кошо көмгөн салтынын айрым кайталанышы учуроодо. Кыргыздар Сибирдеги жана Борбордук Азиядагы ар кыл урууларды бийлеп калган доор археологиялык материалдарда дал ушундай чагылдырылып, ез ара этностук маданий алакалардын түрк элдеринде андан ары өнүгүшүнөн кабар берет.

Чыгыш Тенир-Тоого келген кыргыздар тууралуу жазма булактар. Кыргыздардын бир катар топторунун Улуу Кыргыз дөөлөтү маалында (IX кылымдын ортосунан тартып) Эне-Сайдан Чыгыш Тенир-Тоого жана Кашкарга чейин келип жеткени тууралуу улам жаны маалыматтар өткөн кылымдын акырынан тартып табылууда. Алар араб, фарсы, кытай тилдеринде жазылганы жана бири-бирине көз карандысыз болгону ишенимди арттырат.

Х кылымдагы араб географы *ал-Истахри* «Китаб масалик ал-мамалик» («Мамлекеттердин жолдору китеби») деген эмгегинде: «Алиги тоолор... Мавераннахранд жиктелип, түрктердүн ичкерки аймактарына — кыргыздардын жанындагы Илак (азыркы Ангрен) менен Шаш (Ташкент) чөлкөмдерүнө дейре соозлат. Бул тоолор баштан аяк алтын менен күмүш кенинине жык толгон, алардын езгөчө мол кени кыргыздардын өлкөсүнө чукул орун алган», — деп жазат. Мында Илак менен Шашка жакын Талас, Чаткал өрөөндөрү же жок дегенде Тенир-Тоо системасы көнүлгө алынууга тийиш.

Автору белгисиз «Худуд ал-аалам» («Аалам чектери») деген 982-жылы фарсыча географиялык эмгекте кыргыздардын Эне-Сайдан тышкаркы ар кыл аймактардагы топтору тууралуу кызыктуу кабарлар камтылган. Маселен, тогузгүздарды (Турпандагы уйгурларды) жазып, алардын тундуктунде гана эмес, батышында да айрым кыргыздар жашаары ушул эмгекте белгиленген. Кыргыздар Пенчул шаарын (Чыгыш Түркстандагы азыркы Уч-Турпанды же Ак-Суу шаарын) бийлеп алганы да ушул булакта көрсөтүлөт. Башка бир жерде



Чопо такталарга чегерилген оймолордун фрагменттери. X—XI кылымдар. Чүй өрөөнүн нон табылды.


кыргыздар Кашкар аймагы менен чектеш чигилдерге, йагмаларга коншу катары баяндалган. Ушул эле булак Тенир-Тоодогу көчмөн тухсы урууларын баяндап, алардын батышында кыргыздардын бир тобу жайгашкан деп эскертет.

*Мұхаммед ибн Нажиб Бекрандың «Жахан-наме»* («Дүйнө түуралуу китеп») аттуу фарсыча әмгегинде (XIII қылым) Ферганадан чыгышка карай созулган тоолор менен талаалар кыргыздардын конуштарына чейин жеткени айтылат. Ошондон улам кыргыздар Тенир-Тоо аймагында жашаган деп тиянак чыгарууга болот.

Айтмакчы, Талас руна сымал жазмалары Орхон жазмаларына эмес, типологиялык өзгөчөлүктөрү боюнча Эне-Сай жазмаларына жакын. Талас жазмаларында отуз оглан уруу аты кездештет (кыргыздын кийинки отуз уул этноними менен жана Эне-Сай кыргыздарынын отуз мин аскер тобу менен салыштырыныз). Айрым изилдөөчүлөр Талас жазмаларынын келип чыгышы Эне-Сай кыргыздарынын бир бөлүгүнүн Талас өрөөнүн IX қылымдагы журт которуюусу менен байланыштуу деп жоромолдошот.

Х қылымда Чыгыш Тенир-Тоого чейин, асырлесе Турпан ойдунундагы Уйгур Ыдык кут мамлекетине чейин келген кытайлык Сун династиясынын алчиси Ван Яндэ бул. Ныгыш Тенир-Тоонун түштүгүндөгү чакан болсо да кубаттуу Уйгур елкесүндө айрым кыргыз, йагма сыйктуу түрк урууларынын жашаганын көрсөтөт.

Араб тарыхчысы *Ибн ал-Асир* (XIII қылым) Газнөвийлер тарыхын байланыштуу маалыматтарында XI қылымдын ортосундагы Кыргыз аттуу таасирдүү аскер башчы жана хаждип (ордодогу жогорку мартаба эсси) тууралуу эскерип, Газнөвийлерге таандык султандык бийлиktи 1052—1053-жyлдардагы козголондон сактап калуудагы анын ролун өзгөчө белгилейт.



X—XII қылымдардагы кыргыздын таштан чегилтөн сөлөкетү (балбал таш).

Кийинки кыргыз тарыхый уламыштары жана санжыралары (маселен, XVI кылымдагы Сайф ад-Дин Ахсыкенди жазган жана XIX—XX кылымдардагы санжыраларда) кыргыздар монгол чапкынына чейин эле Орто Азияда жашаганы тууралуу баяндашат.

**Чыгыш Тенир-Тоодогу кыргыздардын өлүк коюу жөрөлгөсүнүн өзгөрүшү.** Тенир-Тоо кыргыздары мусулмандык Каражанийлер кагандыгынын ичинде жана ага түндүк-чыгыш жағынан чектеш аймактарда жайгашшкан. IX—XI кылымдарда ақырындал алардын салт-санаасы, үрп-адаттары өзгере баштаган. Буга жалпы эле каражанийлик түрк турууларынын маданий жана этностук өз ара интеграциясы, тенир-тоолук калкытардын ортос маданиятынын калыптанышы өз таасириң тийгизген.

Фарсы илимпозу *Гардизи* (XI кылым) өзүнүн «Зайн ал-ахбар» («Кабарлардын татынасы») эмгегинде кыргыздар тууралуу VIII кылымга таандык Ибн Мукаффа жана анын уулу калтырган төмөнкүдей маалыматты көлтирген: «...Кыргыздар да маркумдун соөгүн ерттөп жиберишет да, «От — эң таза нерсе. Отко түшкендүн баарысы тен арууланып, тазаланат. Маркумду да от кирден жана күнеөдөн арлытат» дешет.


Ал эми 1120-жылы өзүнүн арабча «Табаи ал-хайаван» — («Айбанаттын табигый касиеттери») аттуу эмгегин жазган *Шараф аз-Заман Ташир Марвази* Тенир-Тоодогу кыргыздардын тобу тууралуу эскерет: «Куча менен Арк алардын түндүк-батышы менен түштүгүндө жайгашшкан». Кыргыздардын бул тобунаң батышыраакта йагмалар жана карлуктар жашаган.

Тенир-Тоодогу кыргыздардын дал ушул тобу X кылымдан тартып *исламдашы* чейресүнө кирип, өз салтын да өзгөрткөнү Марвази тарабынан күбөлөндүрүлөт. «Ал эми мусулмандар менен коншулаш болуп калышкан көзде алар (kyргыздар) маркумду мүрзөгө көмө баштاشты», — деп маркумдун соөгүн ерттөө жөрөлгөсүн тенир-тоолук кыргыздар колдонбой калганын Марвазинин эскериши кыргыздардын бул белүгү ислам динин монгол чапкыны дооруна чейин эле кабыл ала баштаганын далилдейт.

Эне-Сайдагы жана Түндүк-Батыш Монголиядагы жана Алтайдагы кыргыздар. X—XII кылымдарда Эне-Сайда, Монголиянын түндүк-батышындагы Чон көлдердүн аймагында (алардын бири азыркыга чейин Кыргыз-Нор — Кыргыз көлү деп аталат), ошондой эле монголдук Алтай менен ага чектеш аймактарда чыгыш кыргыздары чакан мамлекеттерди түзүп жашашкан.



Табак. Полихром глазурь оймосу. XI — XII кылымдар. Талас өрөөнүн нөн табылды.



XI-XII к.к. сүүктәр доору

XI—XII кылымдардагы кыргыздардын курал-жаектары.

Х кылымдын алгачкы чейрегинен тартып Түндүк-Батыш Монголияда-  
гы кыргыздар кидандар (кытан) жана башка монгол тилдүү уруулар менен  
кагылыша баштапшат.

XI кылымдын ақырында чыгыш кыргыздары негизинен үч чакан мам-  
лекеттен турган. Алардын бири азыркы Хакас (Хоорай) өлкөсүнде, экин-  
чиши Тыва жана Түндүк Монголиянын ага чектеш айрым аймактарында,  
үчүнчүсү Алтайда (анын ичинде монголдук Алтайда) жайгашкан.

1125—1128-жылдарда Түндүк-Батыш Монголиядагы жана Чыгыш Тे-  
нир-Тоодогу кыргыздар кара кытайлардын чапкынына каршы күрөшүшөт.

Ал эми XII кылымдын ортосунда Түндүк-Батыш Монголиядагы кыр-  
гыздар найман ханына женилген. Ушул доордон тартып бүткүл Монголия-  
дагы саясий бийликтөр монгол тилдүү урууларга өтө баштаган.

Эне-Сай руна сымал жазмалары жана эстеликтери. Жазма мадания-  
ты, дин жана кыргыздар. Монгол чапкынына чейинки доордо Эне-Сай  
kyргыздары жалпы түрк дүйнөсүнүн ортотк маданий байлыгы болгон руна  
симал жазманды түзүүчүлөрдүн жана колдонуучулардын бири болгон. Азыркы  
тапта Эне-Сайда 150ден ашын руна сымал жазма эстелиги табылган.

VII—XII кылымдардын ичинде пайда болгон бул жазуу эстеликтердин  
бир нечеси буюм, идиш, тыйын бетине, ал эми көпчүлүгү аска таш беттерине  
чегилген. Алардын ичинде Элегеш, Уйук, Улуг-Кем, Чаа-Көл, Уйбат, Ак-  
үүс, Кара-үүс, Кызыл-Чараа, Хербис-Баары, Саргал-Аксы, Өөк-Тарлаг ж.б.  
жерлердеги эстеликтердин кобүнүн тексттери илимге белгилүү.

Эне-Сай эстеликтеринде «тенир», «тенир кулу», «тенир эли» сыйктуу  
сөздөрдүн учурашы бул калктын негизги дини тенирчilik менен байла-  
ныштуу экенин айгинелейт. Ал эми Сужин-Даван эстелигиндеги «мар»  
сөзү («диний жетекчи») кыргыздардын айрым болгут манихеизм динин тут-  
канын көрсөтөт. Дуньхуанда Кыргыз өлкөсүнүн хан тукумунан чыккан Ха-  
сето Абхаден аттуу адам болгон (IX кылым). Ал бутпарас дининдеги кы-  
тайлык китептерди тибеттик транскрипцияда көчүргөн. Демек, айрым  
кыргыз уруулары ислам, манихеизм жана бутпарас диндерине байланыш-  
туу башка алфавиттерди жана жазуу системаларын (анын ичинде кытай  
иероглиф жазуусун) да өздөштүрүшкөн.

Эне-Сайдагы Бегре жазмасы боюнча *Төр-Ала* деген кыргыз чиновники  
(«ичреки») он беш жашында Табгач (Кытай) ханынын өлкөсүнө тарбияла-  
нууга жиберилген. Билимдүү ак соөк кыргыздар Түргөш, Карлук, Тибет,  
Кытай өлкөлөрүнө элчиликке жиберилип турган.

Араб географы *Абу Дулаф* кыргыздардын «жаза турган каламы бар»  
деп экспертсе, кытайлык «Син Тан шу» («Тан династиясынын жаңы тары-  
хы» XI кылым) эмгегинде кыргыздардын жазуусу жана тили уйгурлар-  
дыкына оқшош экендиги айтылган. Манихеизм динине откөндүгүнө байла-  
ныштуу уйгурлар VIII кылымдын ақырынан тартып жаны түрк жазуусуна  
(уйгур жазуусуна) өтүшкөн, ал эми кыргыздар кийинки төрт жүз жылда —  
IX—XII кылымдарда руна сымал жазмасын пайдаланууну улантышкан.  
Бул жазма үндүү жана үнсүз тыбыштарды так бере алган алфавиттик систе-

ма болуп саналат. Анын Эне-Сай ереенүндө ортот кольдонулушу Түштүк Сибирдеги жана ага чектеш аймактардагы түрк уруулары менен кыргыздардын өз ара маданий алакасын жана этностук жуурулушуусун тездеткен жагдайлардын бирى болду.

Тенир-Тоодогу кыргыздар тобу жана башка түрк уруулары X кылымдын башынан тартыш, орхон-энэ-сай руна сымал жазмасын кольдонбай калышкан. Бирок бул жазма системасы аркылуу негизделген жана өнүккөн жазма маданияты согду, сириялык-несториандык, араб, уйгур жазмалары аркылуу бардык түрк элдеринде кенири өнүгүүсүн улантты.

### **Суроолор жана тапшырмалар**

1. «Хыргыс-үүр» корүстөндөрү кайсы кылымдарга таандык? Аларда эмнелер таылган?
2. Кайсы жазуу булактары Чыгыш Тенир-Тоого чейин келип жеткен кыргыздар тууралуу баяндашат?
3. Тәхир Марвазинин эмгеги кыргыздардын маркумду узаттуу жөрөлгөсүнүн өзгөрүшү тууралуу кандай жаны маалыматты камтыйт? Кыргыздардын алгачки тобу качан исламдаша баштаган?
4. Эне-Сайда жана Түндүк-Батыш Монголияда калган кыргыздар тууралуу айтып бер.
5. Жазма маданияты кыргыздарда өнүккөнбү? Алар кайсы жазма системалары менен кабардар болушкан?

## **КЫРГЫЗСТАН IX—XII кылымдарда. КАРАХАНИЙЛЕР ЖАНА КИДАНДАР**

### **§ 4. Караканийлер династиясынын келип чыгышы. Сатук Буура-хан**


Кагандыктардын тарыхындагы ырааттуулук. Кыргызстандын жана жалпы эле Борбордук Азиянын мурда өтүлгөн тарыхынан силерге маалым болондой, байыркы сактардын, усундардын, хуннудардын тарыхый мамлекеттерди доорунан бери Кыргызстан аймагы борбордук азиялык ири мамлекеттердин бир чөлөмүнөн болуп келген. Түндүк Кыргызстанда (Ысык-Көл кылаасындағы Чигу шаарын эстегиле) — Усун мамлекетинин жана Түштүк Кыргызстанда (аздектелген тоонун этегинде, т.а. азыркы Ош шаарындагы Сулайман-Тоонун жакасындағы парганаалык шаарды эстегиле) — Даван (Паргана) мамлекетинин борборлору, ордо шаарлары жайгашкан учурлар да болгонун билесинер. Борбордук жана Ички Азиянын жалгашкан жеринен болгон Кыргызстан аймагы кийинчөрөк да ири мамлекеттердин саясий чордону болду.

Батыш Түрк кагандыгынын (581—704) башкаруучу калкы — он оқ эли өзүнүн ордосун Түндүк Кыргызстандагы Чүй өреөнүнде айтылуу Сүйаб шаарында негиздел, натыйжада бул аймак кагандыктын саясий борбору болгон. Бул шаардын калдыгы азыркы тапта Токмок шаарынын түштүкбатышындагы Ак-Бешим шаар чалдыбары катары маалым.

Кийинки түрк мамлекеттеринин тебелдеру да Кыргызстандын Чүй өреөнүн өздөрүнүн саясий борбору катары эсептешкен. Түргеш кагандыгынын (704—766) маалында да, Карлук жабгулугунун (766—940) тушунда да Сүйаб саясий ачылган ордо шаар эле. Чыгышта — Кытайдан, батышта — Жакынкы Чыгыштан бери самсып ачылган сансыз көп соода кербендери жана аларга әрмешкен саякатчылар, диний миссионерлер, элчилер келип, бул шаардын даназасын өз алдерине жеткиришкен.

Булардын ичинен сонкы мамлекет *Карлук жабгулугу* IX кылымдын башына чейин күчеп, андан соң саясий бытырандылыктын капшабына кабылган (XI кылымдын башы — 940). Бул бытырандылык доорун шарттуу түрдө гана Карлук жабгулугу мезгилине кошуп эсептешет. Ушундай саясий чачырандылык шарттарында да Чүй өреөнүндегү шаарлар аймактык денгээлдеги саясий стратегиялык маанисинен ажыраган эмес. Мамле-

Кыргызстан X—XII күлгүмдөрдө.



кеттердин атальштары өзгөрүп жана аларда бийлик жүргүзгөн династиялар улам алмашылып турса да, негизги калк — биздин тарыхый бабаларыбыз кылымдардан кылымдарга туруктуу байырлап жашап келе берген. Улам жаны келип кошулган чыгыш түрк топтору алардын тили текеш боордошторунан болгон. Бул тарыхый ырааттуулук Х кылымда пайды болгон ордолуу жаны түрк мамлекетинин экинчиси эмне үчүн кайрадан эле Чүй өрөөнүндө негизделгендигин түшүнүүбүзгө жардам берет.

**Чигилдер — Каражанийлер кагандыгынын негиздеөчүлөрү.** Тенир-Тоо аймагын жердеген көчмен жана жарым көчмен түрк калктарынын Түштүк Тенир-Тоо аймагындагы башка бир саясий чордону — *Кашкар* шаары эле. Дал ушул шаар эзелтеден эле Улуу Жибек жолунун маанилүү бутактарынын биригин таманында жайгашып келген. Анын отурукташкан калкы жалан гана түрктөрдөн турбастан, түрктөшүп кеткен далай тили буруу соодагер калктардан да турган. Ал эми Х кылымда бул аймактагы саясий үстөмдүк шаардын айланасында жайгашкан көчмен түрк эли чигилдерге таандык болгон.

**Махмуд Кашгари** өзүнүн «Дивану лугати т-турк» («Түрк тилдеринин сез жыйнагы») аттуу арабча чыгармасында чигилдердин бир тобу Ысык-Көлдөгү Куйас шаарында, экинчиси Таразга жакын Чигил шаарында, үчүнчү тобу Кашкардын айланасындағы кыштактарда жайгашкандыгын эскерет. Х кылымдан тартып тенир-тоолук түрктөрдүн башкы эли чигилдерден тургандыгы, саясий тизгин аларга жигиттөрдөн түрк калктарын да Борбордук Азиянын батыш аймагын жердеген түрктөр — огуздар — жалпылаштырып «чигил» деп коюшарын Махмуд Кашгари: «Огуздар Жейхундан (Аму-Дариядан) тээ Жогорку Чынга (Кытайга) чейинки бардык түрктөрдү чигил деп аташат. Бул — туура эмес», — деп баса белгилеген.

Огуздар өздөрүнен чыгыштагы түрк калктарынын баарын, асырлесе Каражанийлер кагандыгына кирген түрк калктарын «чигил» деп аташынын дагы бир жагдайы чыгыш калктарынын расмий тили катары чигил тилинин (диалектинин) пайдаланышы менен байланыштуу. Илим-поздор азыркы тапта караханийлик түрктөрдүн адабий тили чигил тилине (диалектине) негизделген деп эсептешүүдө. Бул адабий тилди *Жусуп Баласагуни* «Буура-хандын тили» деп атаса, ал эми Махмуд Кашгари «хаканиялык түркүй тил» деп атаган.

Махмуд Кашгари Кашкар аймагы тууралуу маалыматында: «Ал эми баш калаанын калкы хаканиялык түркүй тилде сүйлөшөт», — деп таасын белгилейт. Дал ушул тилди ал адабий тил катары баалаган: «Ал хаканиялык бийлик эгелерине жана аларга котолошкондорго таандык өтө кербез тил».

Адатта, тигил же бул династиянын келип чыгышы айрым бир тарыхый инсан менен байланыштырылат. Каражанийлер кагандыгынын негиз салуучусу катары *Сатук Буура-хан* тууралуу төмөнүрөөктө сез кылабыз. Бирок орто кылымдардагы ар кыл түрк элдеринен жана урууларынан куралган ири түрк мамлекетинин башкаруучу династиясы жөнүндө сез кылганда ал кайсы элден же уруудан чыккан деген суроо туулат.


Профессорлор Ахмед Зеки Велиди Тоган, Өмүркул Карапов сыйктуу бир катар окумуштуулар Каражанийлер кагандыгын чигил элинин төбөлдерү негиздеген деген пикирде. Ал эми түрк окумуштуусу *Решат Генч* болсо Каражанийлерди Нарын аймагын жердеген башка бир таасирдүү кечмөн калктан — *йагма* элинең чыккан деп жоромолдойт. Албетте, чигилдер дайыма йагма зли менен ынтымакташ болгон, алардын *тигулдары* (саясий мартабаларды билдириген атальштар) да ортоқ пайдаланылган. Бирок Каражанийлер мамлекетинин негизги түзүүчүлөрү — чигилдер экенине көбүрөөк тарыхый маалыматтар ынандырат.

«Каражанийлер» атальшы. Арийне, «Андай болсо бул мамлекет эмне үчүн «Чигилдер кагандыгы» эмес, «Каражанийлер кагандыгы» деп аталац?» деген суроо туулушу да ажеп эмес. Бул «Каражанийлер мамлекети», же «Кара кагандар мамлекети» атальшы илим чейрөсүнө XIX кылымдын экинчи жарымында гана орус чыгыш таануучусу *Василий Васильевич Григорьев* (1816—1881) тарабынан сунуш кылынган. Илимде бул мамлекетти «Илекхандар» мамлекети («элик», же «элди (мамлекетти) башкаруучу» деген сөздүн «илек» түрүндө туура эмес окулушунун айнан) деп да атап келишкен.

Ал эми Каражанийлердин өздөрүнүн коому ар кыл түрк элдеринен жана урууларынан, ошондой эле аларга баш ийип, бара-бара турктошө баштаган башка элдерден куралган. Бул кырдаалда мамлекетти бир гана чакан элдин атынан атоо опурталдуу болоор эле. Башкаруучу саясий династия болгондуктан, өзүн ортоқ саясий термин менен «кагандык» («хаканий») деп гана атаган. Орто кылымдардагы мусулман адабиятында болсо бул мамлекетти тек гана «Түрк кагандыгы» деп атап келишкен.

Афрасийаб — Али Эр Тона. Өздөрүнүн расмий санжырасында Каражанийлер эн байыркы бабасы катары уламыштык Афрасийабды көрсөтүшкөн. Түрк элдеринде гана эмес, ирандыктардын арасында да кенири тараган бир уламыш боюнча Афрасийаб аттуу байыркы түрк каганы Тенир-Тоо аймагын жана Борбордук Азияны мекендеген түрк калктарын — *турандыктарды* башкарған. Анын башкы каршылашы фарсы тилинде сүйлөгөн калктардын бабалары — *ирандыктар* болгон. Даназалуу фарсы акыны *Фирдоусинин* «Шах-наме» дастанында да ушул уламыштын өзөккү окуялары чагылдырылган.

Бардык түрк калктарынын ортоқ уламыштык бабасы катары эсептелген Афрасийабдын Каражанийлердин эн байыркы династиялык теги катары тандалышы бул мамлекетте жашаган бардык түрк калктары учун Ка-



Динарлар. Алтын. XI—XIII кылымдар.  
Чүй өрөөнүнен табылды.

ханийлердин жалпы бийлиги «мыйзамдуу», «салттык бийлик» болгондукун далилдеө үчүн зарыл эле. Дал ошондуктан Каражанийлерге өздөрүнүн чигилдерден чыккандыгын баса белгилеөгө караганда жомоктук теги Афрасийаб тууралуу сез кылуу жемиштүрөөк болгон.

«Афрасийаб» сезү байыркы түрк тилиндеги бизге жетпей калган сездүн ирандыктар тарабынан бурмаланып айтылыши деген да пикир бар. «Афрасийаб — ким?» аттуу макаласында түркиялык илимпөз *Хусейин Амасийели*, маселен, Афрасийабдын этимологиялык өзөгүн байыркы түркче «Барс алп» деген сез менен байланыштырып, бул сездүн ирандыктар алмаштырып Афрасийаб деп бузуп алган тууралуу жоромол кылат. Бул божоммодор чындыктан алыс болгон күнү да, Каражанийлердин тегинин Афрасийаб сыйктуу байыркы турандыктардын бийлик эгелери катары көрсөтүлгөн уламыштык бабаларга эч тиешеси жок деп айтылган терс пикир орто кылымдарда эч катталган эмес.

Махмуд Кашгари болсо Афрасийаб байыркы түрк баатырынын жана каганынын ысымы болгон «Тоңа Алл Эр» деген сездүн фарсыча бузулуп айтылыши катары баалаган. Анын чыгармасынан: «Барсан — Афрасийабдын уулунун ысымы. Барсан (шаарын) курган ошо», — деген да маалымат учуртайт.



Чеөгүн. Полихром глазурь оймосу. XI—XIII кылымдар. Чүй өрөөнүнөн табылды.

Айтылуу каражанийлик акын, ойчул жана мамлекеттик ишмер Жусуп Баласагуни да өзү қызмат кылган кагандын санжырасын Афрасийабга (Тоңа Алл Эрге) таакаган:

«Көрсөн карап, эми бул түрк бектери  
Дүйнө бектеринин булар айкөлү.

Бу түрк бектеринен — аты белгилүү,  
Тоңа Алл Эр эле, күту белгилүү».

Фарсы жазма эстеликтериндеги уламыш аркылуу Каражанийлер төбөлдерү зэлтеден бери уланган ез бийлигинин тарыхын «мурастуулугун» тастыктоого же тишишкен. Чындыгында, Борбордук Азияда салыштырмалуу этностук тарыхый мурастуулук болгону менен, династиялык жактан уланып келген ырааттуулук болгон эмес. Түрк элинин улам жаңы төбөлү башка боордош уруу-элдердин төбөлдерүн четке сүрүп, өздөрүнүн жаңы династиясын орнотуп турушкан. Демек, Тоңа Алл Эр тууралуу уламыштар Борбордук Азиядагы тигил же бил династиялык тарыхтын эмес, жалпы түрк калкташынын ортоқ та-

рыхый жолунун салыштырмалуу ырааттуу баскычтарын айгинелөөгө көмөк болот.

**Сатук Буура-хан.** *Караханийлер мамлекетинин чыныгы негиздөөчусу — байыркы уламыштардагы Тоңа Алл Эр эмес, береги эле Х кылымда жашаган, чигилдердин төбөлдүк уругуна таандык ўй-булодон чыккан Сатук Буура-хан болгон. Ал тууралуу кенирирэек тарыхый уламыш тенир-тоолук тарыхы Жамал Каршы (толук ысымы — Абу-л-Фадл ибн Мухаммад Жамал ад-Дин Каршы, 1230—1281-жылдарда Жети-Суудагы Алмалык шаарында туулган, XIV кылымдын башында елгөн) тарабынан жазылган чыгарма аркылуу бизге келип жетти. «Мулхакат ас-сурат» («Ас-Сурах» чыгармасына кошумчалар) аттуу арабча жазылган эмгекте Сатук Буура-ханга «ал-Мужахид» — «Бийик (мусулмандык) казатты жүргөзүүчү» деген эпитет да кошо айтылат.*


«Сатук Буура-хан Кашкарда туулуп-ескөн. Ошоп кезде Кашкар аймагын анын атасы Базир Арслан-хандын бир тууганы Огулчак Кадыр-хан бийлеп турган эле», — дейт Жамал Каршы. Күндөрдүн биринде Кашкарга Борбордук Азиянын чордондук аймактарын бийлеген *Саманийлер династиясынын* (875—999) бир екүлү Наср ибн Мансур өз бир тууганы Исмаил ибн Мансур ас-Саманиден жан соогалап качып келет. Төцирчиликке (исламга чейинки түрк диний ишенимдер системасына) табынган Огулчак Кадыр-хан өз жоосу — мусулмандык Саманийлер мамлекетинен качып келген бозгунга Кашкардын жанындагы Артыш шаарчасында<sup>1</sup> калууга уруксат берет.

Дал ошол тапта Бухара менен Самарканндан Артышка кербендер улам көп келе баштайт. Наср ибн Мансур кербендер менен келген товарлардан Огулчак Кадыр-ханга көнтөген белек-бечкегин берип атып көнүлүн алып, ақыры Артышта мусулмандар үчүн жума намазга жыгылчу чоң мечит (жамы мечит) курдурууга уруксат алат. Он эки жашар Сатук Буура-хан бир күнү Кашкардан Артышка келип, кербендердин товарын көрмөкчү болот. Аны Артышта Наср ибн Мансур ас-Самани дурус тосуп алат. Өмүрүнде биринчи ирет Сатук мусулмандардын мечитте намазга жыгылганын көрөт. Таң калган Сатукка Наср ибн Мансур ас-Самани ислам дини тууралуу жалпы түшүнүктү баян кылат. Сатукка бул жаны дин жагып калат да, тенирчи-



Сатук Буура кара-хан.  
940—955-жылдар.


<sup>1</sup>Артыши шаары — азыркы учурда Кытайдагы Кызыл-Суу Кыргыз автономиялуу облусунун борбору.



XI—XIV кылымдарга мүнөздүү ат жабдыктары: үзөңгүлер, ооздук, басмайыл тогосу, жүгендүн үзүгү колодон жасалган кооздуктары менен. Кочкор. Орто-Нарын орөөндөрүнөн табылды. К. Ш. Табалдиевдин археологиялык казууларынан.

ликтен баш тартып, исламга ётот. Өзүнүн жан-жекерлерүнө да исламды кабыл алууга буйрук кылат.

Арийне, Саманийлер мамлекетине жана Араб халифтигине каршы турган Огулчак Кадыр-хан Тенир-Тоого жаны диндин — душмандарынын дининин орношунда каршы эле. Огулчакка Сатуктуун мусулман болуп калганы тууралуу айын кептер жеткенде ал ачууланат да, бир тууганынын бул баласын сынамакчы болот. Бирок ханышасы (ал кезде бул даражаны белгилөө үчүн «хатун» термини колдонулган) тымызын Сатукка боор толгоп, ишембий күнү каапырдык дин үчүн ыбаадаткан (сыйынуучу жай) курдурганы жатканын айттырып жиберет. Сатук болсо бул ыбаадаткананы куруп жатып, болочокто аны мечит кылаарына ичинен өзүнө убадасын берет. Анын жигердүү иштегегине көнүлү жайлантган Огулчак Кадыр-хан ошону менен тим болот.



XI—XIV кылымдарга таандык жоокер корустендөрүнөн табылган жебенин учтарынын түрлерү. Ак-Талаа, Кара-Күжүр, Кочкор өрөөндөрүнөн табылды. К. Ш. Табалдиевдин, О. А. Солтобаевдин археологиялык казууларынан.

Сатук болсо тымызын *Куранды* — мусулмандардын ыйык китебин, *шариятты* — укуктардын жыйындысын үйрөнүүн уланта берет да, жыйырма беш жашка келгенде өзүнүн саясий мүдеөсү — кагандык бийлики тартып алып, өлкөнү исламдык мамлекетке айлантуу максатын жүзөгө ашырууга бел байлайт.

**Исламчыл тарааттын козголону.** Сатук күндөрдүн биринде элүү чоросу менен бирге ан ууламыш болуп чыгат да, *Жыгач-Балык* деген (мында «балык» — «шаар» маанисин берет, демек, *Жыгач-Шаар*) чепке келип, аны басып алат. Бул чепте ал уч ай бою машыгып, даярданат. *Жыгач-Балык* чеби Тенир-Тоо аймагында болсо керек. Анткени, салгылашуулар учун бул чептен чыгып, мингэ жеткен аскери менен Сатук каратыш алган алгачкы ири жай — *Ат-Башы* калаасы (азыркы Ички Тенир-Тоодогу Ат-Башы районундагы Кошой-Коргон шаар чалдыбары) болгон. Сатукка Кашкардан, анын этегинен жана Фергана аймагынан келген аскерлер улам көбөйүп, акыры анын колу уч мингэ жетет. Бул колу менен ал аталаш агасы Огулчак Кадырхандын Кашкардагы ордосун басып алат.

Бул — тек гана ордо төңкөрушү болгон эмес. *Теңир-тоолук түрк калктарынын тарыхында* алгачкы црет *мусулман төбөл ордону ээлеп алып, өзүн каган жарыялаган*. Дал ошол кезден тартып тенир-тоолук бийлөөчү төбөлдөр ыктыядруу түрдө исламга өтүп, өз букараларын да бул динге өтүүге мажбурлай башташкан.

Сатук өзүнө мусулмандык ысымды — «*Абд ал-Карим*» (Абдулкерим, кыскача — Абылкерим, арабчадан «Айкөл (Алла-тааланы) кулу» дегенди туонтат) атын алган. Хандык өзгөчө титулу — «*Буура-хан*» болгон.

Баласагундун эзлениши. Сатук Буура-хан Кашкардагы жана Ички Тенир-Тоодогу күчтөрүн топтол, чакан мамлекетин кенеттүүгө, саясий бытырандылыктагы түрк эзликтөрүн баш копштурууга киришкен. Анын негизги маселеси — Жети-Суу аймагын басып алуу болгон. Бул болсо ушул аймактын бир нече кылымдан бери саясий чордону болуп келген Чүй ереөнүндөгү шаарларды басып алуу менен байланыштуу эле.

Дал ушул максаттагы журуш 940-жылы ийгиликтүү жүзөгө ашырылган. Ошол жылы чигилдерден, йагмалардан турган тенир-тоолук түрк аскерлери менен Сатук Буура-хан Чүйдөгү Баласагун сыйктуу шаарларды басып алган. *Баласагун* шаарын (азыркы Токмок шаарынын түштүк-батышындагы Бурана шаар калдыгы) ал борбор шаар катары жарыялаган.

Буга чейин Чүйдөгү саясий чордон Баласагун эмес эле. Бул жердеги ордо шаардын мурдагы «Суйаб» аталышы бара-бара тек гана Ордо делип алмашса керек. Махмуд Кашгари өз эмгегинде төмөнкүдөй маалымат калтырган: «Ордо — Баласагундун жаңындагы бир баш калаа. Ошондун улам Баласагунду дагы Куз-Ордо деп аташат».

Жалпысынан, ошол жылдардын ири окуялардан — Кашкар аймагы менен Баласагун аймагы бирдиктүү түрк мамлекетинин алкагына киргендөн тартып мусулмандык Каражанийлер кагандыгы негизделип бүттү деп эсептелинет. Анын расмий негиздөөчүсү Сатук Буура-хан Базир Арслан-хан уулу болгон.

«Ыйык казатчы» деп урматталган бул мусулман каган 344-хижра жылы (955—956-жылдар) каза болгон сон, соөгүн ал алгач ислам тууралуу кабар алган Артыш шаарчасына алыш келип, аруулап көмүшкен. Анын Артыштагы күмбезү ушул кезге чейин сакталып келет.

#### Суроолор жана тапшырмалар

1. Кыргызстандын аймагында байыркы доорго жана орто кылымдарга таандык кайсы мамлекеттердин борборлору жайгашкан? Картадан бул тарыхый борбор шаарлардын орундарын белгилеги.
2. Азыркы Ак-Бешим шаар чалдыбары кайсы өрөөндө жайгашкан жана орто кылымдарда ал кайсы мамлекеттердин ордо шаары эле?
3. «Караханийлер» деген атапышты илимге ким киргизген? «Элик-хан» (бузулуп айтылганда — «илек-хан») деген эмнени туюнтай?
4. Эмне үчүн Каражанийлердин төбөндөрү өздөрүн уламыштык Афрасийаб (Тона Алл Эр) менен байланыштырышкан? «Иран» жана «Туран» уламыштык дүйнөсү жөнүндө эмнелерди билесинер?
5. Каражанийлердин этностук теги кимдер болгон?
6. Сатук бала чагын кандайча өткердүй? Анын алгачкы дини кайсы эле? Ал Артышка качан келген жана кайсы жаңы дин тууралуу маалымат алган? Диндин таркашы менен соода алакаларынын кандай байланышы бар?
7. Байыркы Ат-Башы шаарынын орду кайсы жерде? Сипер турган аймакта Каражанийлер дооруна таандык чептин же архитектуралык эстеликтин калдыгы бар болсо айтып бергиле.
8. Баласагун шаары качан каратаылган?
9. Каражанийлер аттуу мусулмандык өлкөнүн расмий тарыхы кайсы жылдан башталат? Сатук Буура-хандын соөгу коюлган шаарды картадан тапкыла.

#### § 5. Каражанийлердин батыштагы женип алуулары

**Мамлекеттик жаңы идеология.** Каражанийлердин негиздөөчүсү Сатук Буура-хан өзүнүн мамлекетине мурда кезикпеген жаңы идеологиялык куралды — ислам динин тааныштырып кетти. Арийне, ал башкарған өлкөдөгү калкыттардын диний бағыттары бул мамлекет кулаганга чейин деле ар түрдүүлүгү менен айырмаланып кала берген. Ошондой болсо да, Сатук Буура-хан жана анын урпактары исламды мамлекеттик расмий дин катары таанытууга жандарын үрөп келишкен.

Бул жаңы идеологиянын бир катар артыкчылыктары болгон. Бир чети, жаңы динге кириү менен тенир-тоолук түрк мамлекети өзүнүн мусулмандык Батыш менен — кудуреттүү Багдад халифтигинин рухий жетегин тааныган бир катар мусулман өлкөлөрү менен соодалык гана эмес, руханий, агарарту-илимий жааттарда да карым-катнашы чындалмак. Мавераннардагы мусулман чейрелерүү менен түзден-түз коншу болгон бул өлкө диний себептерден улам алар менен жооплашуудан калышы жалпы эле борбордук азиялык аймак үчүн да алгылыктуу эле. Экинчи чети, жаңы динге баш

коштуруу аркылуу чачыранды түрк калктарын ынтымакка келтирүү да женилдемек.

Бирок бул процесстин башка да опурталдуу жактары болгон. Ал — исламга ётууге көнүлдөнбөгөн жамааттарды күчтөп тартуу маселеси менен байланыштуу болгон. «Каапыр» делген калктардын жерин каратуу, элин ез динине тартуу «ыйык согуш» идеясы менен акталган. Мындай согушта каза тапкандар жөн өлбөстөн, «шайит кетти» деп ардакталчу. «Манас» дастанында да тышкы жоолордун ичинен мусулман эмес калктар «каапыр» катары сыйпатталгандыгын дурус билесинер.

*Сатук Буура-хандын уулдарынын бири Байтاشтын учурунда ислам дини мамлекеттик дин катары жарыяланган. Анын мусулманча аты Муса эле. Атасы өлтөн сон тақтыны ээлеген Байташ (Муса) 960-жылы исламды Каражанийлердин расмий дини деп жарыялайт.*

Каражанийлер өздөрүнө баш ийбей келген көз карапдысыз чакан түрк жүрттарын багындырууну «диний ыйык милдет» катары баалай баштаган. Бирок бул басып алуу процесси жалаң гана мусулман эмес, бүткүл түрк ээликтерине каршы багытталган десек натуура болоор эле. Анткени Тенир-Тоонун ичкерки аймактарынан чыккан бул жаны мусулман түрктөр өздөрүнө чейин але исламды кабыл алган башка түрк аймактарын да (Шаш (Ташкент), Тараз, Фергана ж.б.) катартып алууга тырышышкан.

*Саманийлердин алсырай башташи. Борбору Бухара шаары болгон Саманийлер мамлекети мурдараак эң түндүк-чыгыштагы мусулман өлкөсү катары тенир-тоолук, жети-суулук жана чыгыш ферганалык түрктөргө каршы «ыйык согуш» жургүзүп келсе, эми чыгыштан ага каршы өзүндөй эле мусулман мамлекети чыкты.*

Саманийлер мамлекетин негиздеген фарсы тилдүү династиянын өкүлдөрү Түндүк Ооганстандагы Балх аймагында жайгашкан Саман кыштагынан чыгышкан. Бул мамлекет кубаттуу болуп турган чакта, X кылымдын башында, айрым чыгыш ферганалык аймактар Саманийлерге карап калган. Алардын арасында Ош, Өзгөн, Кожент шаарлары да бар эле. Булардын ичинен Ош менен Өзгөн мусулман булактарында Саманийлер менен «каапыр түрктөр» өз ара тирешкен чек ара аймагы катары көп ирет сыйпатталат. Маселен, араб географы жана саякатчысы ал-Истахринин «Китаб масалик ал-мамалик» («Мамлекеттердин жолдору тууралуу китеп») аттуу чыгармасында (930—933-жылдар) Ош тууралуу атайын сез жүрөт жана анын тоосунда түрктөргө байкоо салууга ынгайлуу кароол жайгашканы баяндалат. Өзгөн шаары да мусулмандардын аймактарынан «согуш аймагына» (т.а. каапырлар менен салгылаштар болуучу мусулмандык эмес аймакка) бараткан жолдогу ақыркы ферганалык шаар катары сыйпатталат. Бул идеологиялык мүнөздөгү географиялык сыйпаттоолор Каражанийлердин мусулмандык өлкө катары кубаттанышы менен өз күчүн жоготту. Саманийлер менен Каражанийлердин өз ара тирешүсү эми башка диндеги өлкөлөрдүн согушу эмес, тек гана Борбордук Азиядагы үстөмдүккө умтүлгөн эки мусулман өлкөнүн өз ара күрешүнө айланган. Каражанийлерди бир

кездерде — Түрк кагандыктарынын доорунда — түрк бийлик эгелерине таандык болгон Борбордук Азиядагы ири оазистерди, даркан талааларды, чөлдердү, тоолуу аймактарды кайрадан бир мамлекет алдына баш коштуруу мүдөөсү кызыктырган.

Батышыраак чөлкөмдөрдө жайгашкан жана Саманийлерге баш ийүүгө ынтызардыгы жок түрк ээликтери да жикчил саясат жүргүзүшкөн. Буга кошул-ташыл болуп, ички династиялык ырк да бузулган. Саманийлер X кылымдын ақыркы үчтүгүндө уламдан-улам алсырай берди.


**Саманийлердин кулашы.** Каражанийлердин каганы *Аруун* (*Харун*) *Буура-хан* Жети-Суу аркылуу батышка илгерилеп, Испижаб (азыркы Чымкент) шаарын 990-жылы Саманийлерден бошотуп алууга жетишкен. Жергиликтүү калк Каражанийлерге каршы езгечө тирешүүлөргө деле эч барган эмес. 992-жылы Аруун андан ары жүрүшүн улантып, Бухараны көздөй жөнөгөн. Теги түрк болгон саманийлик колбашчылар *Абу Али* менен *Файык* эмир *Нух Экинчи ибн Мансурга* (976—997-жылдар) көп моюн сунбай турушкан. Бухаранын жанында саманийлик аскерлер женилип калган. Дагы бир салгылашшуу учурунда (Харжен салгылашшуусунда) Файык өзү эле Каражанийлер мамлекетинин аскерлерине колго түшүп берген.

Нух Экинчи ибн Мансур ас-Самани аргасыздан Бухараны таштап, Аму-Дарыядан кечип өтүп, Амулду көздөй чегинет. Бирок Аруун Буура-хан Бухарада узакка деле турган жок. Саламаттыгына байланыштуу бул абасы ысык жерден өз мекенине кайтып кеткен. Ошол эле 992-жылы ал Кочкор-Башы деген шаарчада каза болгон.

Саманийлер мамлекетинин талтакыр талкаланышы Каражанийлердин Эзгөн шаарын дубандык байтакты кылган өкүлү *Наср Али уулунун* (*Наср*



Эзгөн сепили. X—XI кылымдар. А. Н. Бернштамдын реконструкциясы.



Өзгөн мұнарасы. Түштүк күмбезүнүң жана мұнараның оймолору.

тишет. Каражанийлерге Катаван талаасынан чыгыштагы аймактар тийген. Аларга мурдараак өтүп кеткен колбашчы Файық эми Самаркандин ақи-ми болот. Натыйжада Саманийлердин чынығы аймагы Бухара менен гана чектелип калган. Аму-Дарыяның түштүк өнүрү болсо Себук-тегиндин карама-ғына тийген.

Бул белүшүү Саманийлердин түп-тамырынан кулашын андан ары тез-деткен. Саманийлердин жаны эмири *Мансур ибн Нух* (997—999-жылдар) козголондун айынан бийликтен да, көзүнөн да ажырап, көр болуп отуруп калат. Өзгөндүк элик Наср ибн Али аны куткарууну шылтоо қылып, кай-радан колу менен чыгат да, 999-жылы *күзүндө* Бухараны басып алат. Наср ибн Али ибн Сулаймандын дал ушундай жеништүү жүрүшү менен *Маверан-нахр Каражанийлердин карамагына* толук өтүп, *Саманийлер мамлекети* өз жашоосун токтоткон. Саманийлердин акыркы өкүлдөрү, өзгөчө Абу Ибрахим Исмайл ибн Нух, бир жерден әкинчи жерге качып, акыркы тири-шүү аракеттерин жүргүзүшкөн.

Саманийлердин жана Газневийлердин түшүндагы тарыхчы *ал-Утби* (961—1035-жылдар) бул тууралуу темөнкүдөй маалыматын калтырган: «Элик-хан Бухараны каратаып алган учурда ал Нух ибн Мансурдун уулдарын... жана башка Саманийлер түкүмнүн колго түшүрдү жана абакка салды. Бир тугандарды ал ажыратып кармап, тигилер чогуу амал қылып, качып чыгышласын үчүн апардын

ибн Алинин) ысымына байла-ныштуу. Анын атасы Али өз ке-зегинде Байташтан кийин каражанийлик тактыны ээлеген. Али өзү Байташтын бир тууганы Сулаймандын уулу, Сатук Буура-хандын небереси болгон. Наср Өзгөндө чакан аймактын *элиги* (беги) болуп кала берүү менен чектелбей, Каражанийлерге кай-радан каршы чыккан Маверан-нахрга жортуулга чыгууну эп көрет. 996-жылы ал Мавераннахрга кол салганда, Нух Әкинчи ибн Мансур өзүнүн огуз тектүү кол-башибчысы, иш жүзүндө көз каран-дышсыз саясат жүргүзүп калган газневийлик *Себук-тегинге* жар-дам берүүсүн өтүнүп кайрылгап.

Себук-тегин болсо оболу Наср элил менен сүйлөшүүлөрдү жүр-гүзүп, аймактарды Каражаний-лер менен Газневийлердин өз ара-тынч эле белүшүп алуусуна же-

ар бирин өзүнчө бөлмөгө каматтырды. Абу Ибрахим Исмаил ибн Нух абактагыларды бағып, аларға каралашып турған малай аялдың паранжасын жамынып абактан качып чыкты...».

**Газневийлер мамлекети.** Орто кылымдардагы түрк элдеринин өкүлдерү курган таасирдүү мамлекеттердин бири — Газневийлер мамлекети болгон. Саманийлер доорунда колбашчы болуп қызмат етөгөн түрк Алл-тегин 962-жылы өзүн азырыкы Афганстандагы Газна шаарынын жана анын аймагынын көз караптысыз султаны катары жарыяллайт. Борбордук Азиядан чыккан бул түрк колбашчысынын мамлекети бат эле күч-кубаттуу болуп чыга келди. Борбор шаарынын атالышы менен байланыштуу Газневийлер мамлекети атыккан бул елкө асыресе Себүк-тегиндин (977—997-жылдар) жана анын жаангер уулу *Махмуд Газневинин* (998—1030-жылдар) тушунда өзгөчө кубаттуу мусулмандык дөөлөт болгон.

Газневийлер өзүнүн курамын кенейтип, Афганстан, Иран, Борбордук Азиянын түштүк-батышы, Индиянын тундук-батышы жана түштүк-батыш сыйктуу ири аймакты бийлөөт жетишкен.

*Махмуд Газневи* бийлөөн чакта бул мамлекеттин ордосу илимдин жана маданияттын чордонуна айланған. Анда ишмердүүлүгүн жүргүзгөн окумуштуулардын арасында энциклопедиячы аалым Абу Райхан Беруни, тарыхчылар *Бейхаки*, *Гардизи*, *Утби* ж.б. бар эле. Бул мамлекет жалпы мусулмандык ренессанстын (маданий жана илимий жактан кайра жарапуун жана ири өнүгүүнүн) чөлкөмүнүн андан ары чыгышка карай кенетилишинде, ошондой эле Борбордук Азиядагы түрк журттарынын мусулмандык ренессансын калыптандырууда еткеөл аймак ызыматын аткарғандыгы да белгилөө керек.

**Газневийлер мамлекети менен Караканийлердин ынтымагы.** X кылымдын сонкү жылдары Караканийлер менен Газневийлер күнү бүтүп бара жаткан Саманийлер мамлекетине каршы саясий ынтымакты түзүшкөн. XI кылымдын башында качып журген Саманийлердин өкүлү Абу Ибрахим Исмаил ибн Нух бир араб уруусу тарабынан тутулуп, өлтүрүлгөн. Анын калган каткан бир туугандары Өзгөн шаарына айдалып келген.

Бул окуяларды жазуу менен бирге тарыхчы ал-Утби Газневийлер менен Караканийлер өз ара ынтымакка келгенин билдириет. Махмуд Газневи Караканийлер менен саясий биримдикти арттыруу учун кара кагандын ызынын колун сурал, жуучуларын жиберген. «Аны менен достук ымаланы түзүү үчүн ал (Махмуд Газневи) ажайып товарлардын эсепсиз түрлөрүн жиберди: табигый уюган алтындын күймалары, баҳрамани делген жакут, таза бермет, асыл таштар, кейнек-көнчөк, ини толо жылар жыты аңкыган алтын-күмүш идиш-аяктар жана башка индиялык дүр-дүнүйө: алоз өсүмдүгүнүн сабактары, индиялык кылыштар, кубулжуган түстөгү жасалгалары менен согуштук пилдер; берметтери көздү тайгылткан асыл таш чөгөрүлгөн кемерлер; зэр-токумдуу жана алтын жалатылган жүгөнү катылган аргымактар жана башка кыялда гана болчу баалуу нерселер жана буюмдар», — деп Утби тамшана жазат. Өзгөн шаарына келген жуучулар Караканийлер каганынын ызыны шаан-шөкөт менен алыш кайтышат. Тенир-тоолук каган берген белек-бечкектердин арасында алтын, күмүш, жылар зат,

аргымактар, татынакай күн кыздар, ак шумкарлар, кундуз сыйктуу андын кымбат баалуу терилери, кытайлык жана башка баалуу буюм-тайымдар болгон. Ортотк жайыттар белгиленген, ез ара соода алакалардын жагдайлары чечилген.

**Газневийлер мамлекети менен Батыш Караканийлердин тирешүүлөрү.** Ал эми XI кылымдын башында бул эки мамлекет мурдагы Саманийлердин Мавераннахрдагы жерлери үчүн ез ара атаандашып, бири-биринен борбордук азиялык чордондук жана түштүк-батыш аймактарын талашып согуш жүргүзүшкөн.

Караканийлердин батыш аймактарын кеңейтүүгө ири салымын кошкон Өзгөндүн элиги Наср ибн Али батыштагы кубаттуу коншусу Газневийлердин султаны Махмуд Газневинин Түндүк Индияга сапарга аттанганын угат да, учурдан пайдаланып, Хорасан аймагын басып алуу үчүн 1006-жылы колбашчыларын жортуулга аттандырат. Алар Жейхун дарыясынан (азыркы Аму-Дарыядан) етүп келишет.

Субашы-тегин жетектеген караканийлик ири кол Хорасан аймагына аткарылган («Сү» деген сөз ошол доордогу түрк тилинде «армия», «кол», «кошун» маанисин берген, демек, Субашы — колбашчы дегендө туюннат). Субашы Гератка чейин жетип, бир катар аймактарды караташып алган. Жапартегиндин кошууну болсо Балх аймагын караташып алган. Мурдагы ынтымактарынын бул чабуулу Махмуд Газневинин шашылыш түрдө Индиядагы жортуулун токтотуп, артка кайтып келүүгө мажбуруллаган.

Хорасандагы огуз уруулары Махмуд Газневи тарафында етүшп, Субашыга каршылык көрсөтүшкөн. Огуудардын биригинин жетекчиси Арсланхажиб менен Субашынын аскерлери ез ара кырчылдашып, караканийлик бул кол улам башка тарапка чегинип, Жужан аймагына чейин жеткен. Кайра чөл аркылуу аз сандагы аскери менен гана Субашы ез мамлекетине кайтып келди. Анын бир тууганын жана башка бир нече караканийлик тебөлдердүү туутуп алышп, Махмуд Газневиге алыш келишкен. Ал бул туткундарды Газна шаарында калайык алдында кыйнап өлтүрткен. Махмуд Газневинин колу андан соң Балхтагы Жапар-тегиндин кошуунун талкалаган.

**Пул-и Чархийан салгылашусу (1008-жылдын башы).** Бул кабарлардан соң Караканийлердин батыш канатын бийлеген каган Өзгөн шаарынан чыгып, ар тараптан куралган 50 мин аскери менен Жейхун дарыясынан еттү. Тохарстан (Түндүк Афганстан) аймагынан аларга каршы Махмуд Газневи езуу аттанды. Анын аскери жалан халаж, огуз сыйктуу түрктөрдөн турбастан, афгандык, индиялык аскерлерди да камтыганд. Согуш пилдерин да газневийчилер колдонушту. Балх шаарынан 24 чакырымдай алыштыктагы **Пул-и Чархийан** деген жерде 1008-жылдын башында ири салгылашшу болду.

«Элик-хан езуу кошуунунун чордонунда турду. Он канатка ал Хотандан келген аскери менен Кадыр-ханды койду. Сол канатын ал Жапар-тегинге тапшырды.

Аскерлер бири-бирине бетме-бет турушту. Дүйнө добулбастардын үнүнэ дүңгүрөп, кылыштардын жарк-журк этишинен коркуп онтолоп жибергенсidi. Чандан улам көгүлтүр асман кара-көк тартты. Караныңда майдандагы жоокерлер

кылыштын жаркындашынан жана наизалардын шамдарынын жарыгынан жол таап етүп жатышты. Кылыш жараткан чагылганду булут кандуу нөшөрүн тектү...», — деп баяндайт бул алааматтуу согуш талаасын тарыхчы Утби.

Согуш пилдеринин пайдаланышы Газневийлерге чон жардам берди. Кубаттуу кол топтошсо да Каражанийлер чегинүүгө мажбур болушту. Хорасан аймагы кайрадан Газневийлер мамлекетине отту.

Элдешүү. Мына ушундай салгылашуулардан соң Каражанийлердин батыш канатын бийлегендөр кубаттуу Газневийлер султаны Махмуд менен кайрадан элдешүүгө аргасыз болушту. Алар ез ара мамилелерин чындоо учун сулалелер аралык никеге да барышты. Махмуд Газневи ез уулу Ма-съудга каражанийлик эликтин кызын кудалап, ақыры аларды үйлөнтүшкөн. Оболу элчилер жуучу<sup>1</sup> милдетин аткарышкан.

«Каандын кызын узатып Чыгыштын бардык диниятчы окумуштуулары жана сезгө чечен имамдары Балхка чейин келишти жана аны аманат тапшырылган асып буюмдай еткерүп бериши. Алар кыздын себин да кошо ала келиши. Бул асылзат айымды күйөө баланын үйүнү салтанаттуу узаттуу жөрөлгесү чон салтанат менен аяктасты. Султандын (Махмуд Газневинин) буйругуна ылайык, алар келе элкөтээ эле Балх шаары кооздолуп, үйлөрдүн сыртына ар кыл кипем-килчепер, кездемелер илинип көюлдү. Албетте, эч бир шаанилүү жасалга унутта калган жок», — деп тарыхчы Утби тамшануу менен бул тойдун камылгасын сыппаттайт. (Айрым маалыматтарга караганда, бул той каадасы 1018-жылы болгон.)

Махмуд Газневи уулу Масъуддун кадыр-баркын арттыруу үчүн ага Герат шаарынын акимдигин тапшырган.

Жалпысынан, бул эки мамлекеттин ез ара мамилелери дайыма эле дурус боло бербегендиги ошол доордогу тарыхый уламыштарда да катталган. Махмуд Кашгари жазып калтырган уламыштардын биринде «Кыз менен күрөшпө, кысырак менен жарышпа» деген макалга түшүндүрмө берилет: Масъуд Газневи каражанийлик бекбийкеге үйлонгон түнү ал кыз Масъудду тәэп жыгып салган экен. Ошондо ушул лакап кеп таркап кеткен имиши. Албетте, бул макал андан мурда эле чыкса керек, бирок аны Масъуддун аты менен байланыштыруунун өзү Каражанийлердин бул газневийлик султана (1030—1041-жылдарда бийлеген) карата мамилесин билдириет.

Жалпысынан, Мавераннарх аймагынын түштүк-батышы — Жейхундун (Аму-Дарыянын) батыш ереөнү Каражанийлер менен Газневийлердин ортосунда талаашка түшкөн олуттуу стратегиялык аймактардан болгон.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Мамлекет динди кандайча өзүнө пайдалана алат? Ислам кайсы мамлекеттин идеологиясына айланган?
2. Байташ (Муса) кагандык кылган доордогу маанилүү тарыхый окуя кайсы?

<sup>1</sup> Жуучу — кызын баланчага күйөөгө берүүнү сурап, анын ата-энесине келген ортомчу.

3. Саманийлер мамлекети жөнүндө эмнелерди билесиндер? Бул мамлекет качан кулаган? Аны кайсы күчтөр женип алышкан?

4. Газневийлер мамлекети кайсы аймактарда жайгашкан? Аны кайсы түрк колбашчылары негиздешкен? Бул мамлекетте жашаган даанышман окумуштулар тууралуу айтып бергиле.

5. Караканийлер менен Газневийлердин өз ара мамилелери кандайча өнүккөн? Пул-и Чархыйан салгылашуусу качан болгон? Картадан Балх аймагын тапкыла.

6. Масъуд Газневи тууралуу уламышты айткыла жана анын чыгышынын негизин түшүндүргүле.

### Кошумча үйрөнүү үчүн биографиялык маалыматтар

**Бируни (Беруний) Абу Рейхан Мухаммед ибн Ахмед** — борбордук азиялык даңазалуу илимпоз-энциклопедиячы (973—1048-жылдар). Хорезм шаарынан алыс эмес Кет деген жерде туулган. «Индия тарыхы», «Өткөн муундардын эстелектери», «Масъуд канону», «Асыл таштар» сыйктуу ири энциклопедиялык эмгектердин автору. Ал илимдин ар түрдүү тармактары боюнча 150 китеп жазып, анын 45 астрономия менен математикага арналган. Анын философиялык көз караштары өз доорунан алда канча алдыңкы мүнөзү менен айырмаланган. «Дүйнөнүн негизи — материя, ал дайыма кыймылда болуп жана өзгерүп турат», —деген ал. Айрым астрономиялык-математикалык изилдеөлөрүнүн нे-



Бируни.



Иbn Сина.

гизинде Коперникке чейин зле Күн системасындағы планеталар Жерди эмес, Күндү айланаары (гелио-чордондук система) тууралуу боолголоосун айткан. Ал улуу илимпоз-энциклопедиячы жана дарыгер **Ибн Сина** менен кат алышып турганы да маалым.

**Ибн Сина, Абу Али Хусейин ибн Абдаллах (Авиценна)** (980—1037-жылдар) Бухарага жакын Афшана кыштагында туулган. «Шылаа китеби», «Нускоо жана насаат китеби», «Илим-билим китеби» ж.б. залкар философиялык чыгармаларды жараткан. Анын «Медицина канону», «Дарыгерлик илимдин канону» деген арабча эмгектери медицина теориясы, кишинин анатомиясы, ар кыл оорупардын себептери, белгилери, дарылануу жолдору тууралуу меселелерге арналган. Ибн Сина дары заттардын бири катары кыргыздардын жыларын (арабча «миск», т.а. мускус) да эксерип кеткен.

Ибн Синанын философия жана табият илимдери боюнча трактаттары Чыгыш менен Батышта кылымдардан бери маанисин жоготпой келе жатат. Анын прогрессчил идеялары медициналык эмгектеринде да кенири орун алган. Ибн Синанын араб жана фарсы тилинде рубай түрүндө жазылган айрым ырлары да бизге жетти. Залкар сүрөткердин прозалык чыгармалары да бар.

Ибн Сина 17 жашында илимпоз жана дарыгер катары таанылган. 1012-жылдан тартып шахтын дарыгери жана вазири болуп турган.

## § 6. Каражанийлер жана чыгыш түрктөрү


**Каражанийлердин чыгыштагы коншуулары.** Тенир-Тоонун чордондук аймактарын жана аларга коншу өреөндөрдү бийлеген чакан ээликтерди ири мамлекетке баш көштурган Каражанийлер өздөрүнүн чыгыш тарабында дагы зле ислам динине кирбекен түрк калктыры менен чектеш болушкан.

Алардын бири Каражанийлер менен айыгышкан кастьык мамиледе болгон **Уйгур Турпан идикуттугу** зле. 840-жылы кыргыздардан талкалантган соң, уч салаа болуп качкан орхондук уйгурлардын бир болугу Тенир-Тоонун түштүк-чыгышындагы Турпан ойдуунунда чакан мамлекетин курат. Уйгурлардын тили түркче болгон, дини буттарас (буддизм) жана манихеизм зле.

Дагы башка түрк калктырынын арасында **Жунгария** сыйктуу чектеш аймактарды жердеген мусулман эмес уруулар жана элдер бар зле. Алардын арасынан таасирдүүсү **ယабаку** эли болгон. Чыгыш Тенир-Тоодо кыргыздардын да бир тобу жашаган. Өзүнчө белүнүп кечкөн **кычак** топтору да **Жети-Сууга** жакында келип туруп калышкан.

Махмуд Кашгари түрк тилинде гана эмес, башка да тилдерде сүйлей алган чыгыш элдери бар экендигин белгилейт. Алар, бир чети, өлүп жок болуп бара жаткан тохар тилдүү чыгыш түркстандык отуруктاشкан чакан этностук топтор болсо, экинчи чети, монгол тилинде сүйлөгөн элдердин екүлдерү зле.

XI кылымдын башында Каражанийлердин чыгышында жашаган калктырдын айрымдары кош тилдүү калк катары сыйпапталат. Бир чети, алар



Кошой-Коргон (Ат-Башы шаарчасы). Чыгыш дубалдары жана андагы мунара.

орток жазма адабий тилде жана өз диалектисинде сүйлөшкен. Айрымдары түркчө жана монгол тилинде сүйлөгөн кош тилдүү калк болушу да ыктымал.

Маселен, Махмуд Кашгари жазып калтырган «Диванда»: «Ал эми көмөн калктарга келсек, аларга чөмүл кирет. Алардын өзүнчө бир чалды-куйду тили бар жана түрк тилин да билишет.

Ушул сыйктуу эле *кай*, *йабаку*, *татар*, *басмылдардын* ар бир болугунун өзүнчө тили бар. Ошону менен катар эле түрк тилинде да дурус сүйлөшөт...

Кашкарда (калкы) *көнжекче* сүйлөй турган кыштак дубандары бар», — деп баяндалат. Бул элдердин түркчө билүүсү орток түрк тилин билген катары андалусуу абзел. Чыгыш түрктөрү менен катар саналыш еткөн калктардын арасында шексиз түрдө монгол тилдүү эл да болгон. Маселен, *татар* сыйктуу чыгыш калктары кийинчөрөк монголдошкон байыркы түрк этносунан болуп саналат.

«Түбүт (тибет) — өзүнчө бир тилге зөгөр. Ошондой эле Хотан калкынын да өзүнчө жазмасы жана өзүнчө тили бар. Экөө тен түрк тилинде түзүк сүйлөй алышпайт», —

делет Махмуд Кашгаринин эмгегинде. Орто кылымдардын эрте мезгилиниде тибеттиктер түргөш, карлук, кыргыз элдери менен дурус алака түзгөн. Маселен, Эне-Сай ерөөнүндөгү Алтын-Кел аттуу жерде табылган руна сымал жазма менен байыркы кыргызча жазылган эстеликтердин экинчисинде төмөнкүдөй кызыктуу сап да бар: *er erdem üçün türüt ganga jalabaç bardym kelmedim* — «Эр азаматтык эрдемим (каармандыгым) үчүн мен Тибеттин ханына элчи болуп бардым, кайтып келбедим».

Бирок кийинчөрөк Тибет саясий бытырандылыкка кептелип, Чыгыш Түркстан менен байланышы сейректеп кеткен.

Ал эми түркчө дурус сүйлөй албаган хотандыктар катары «Диванда» айтылган калк акырындап түрктөшүп бараткан мурдагы тохарлардын урпактары болчу.

ХХ кылымдын башында чечмеленген тохар жазмасы «борбордук азиялык брахми» деп белгиленип жаткан бутпарастык жазма маданиятынын бир (кыйгачтатып жазылуучу) түрү болгон. Бул тохар жазмасы б.з. I минь жылдыгынын экинчи жарымында Борбордук Азияда таркалгандыгы айгинеленди. Кара-Шаардын жанындагы Шорчук деген жерде, ошондой эле Турпандын жанындагы Безеклик-Муртуке, Сенгим деген жерлерде жана Кочо шаарынын жанынан табылган тохардык «А» тилиндеги жазма эстеликтери, Чыгыш Түркстандын ар кыл жайларынан табылган тохардык «Б» тилиндеги эстеликтер ар тарааптуу иликteniшиүүдө. Борбордук азиялык брахми жазмасынын өзүнчө бир өзгөртүлгөн түрү болгон тохар жазмасындагы билеңдиги VII кылым менен (жана андан кийинки доор менен) байланыштырылууда.

Тохарлар түрктөргө жуурулушуп жаткан доордо бир катар чыгармалар тохарчадан түркчөгө которулган. Маселен, бутпарастык «Майтрейясамити» аттуу бир чыгарма оболу санскрит тилинен тохардык «А» тилине, андан соң чыгыш түрк тилине которулган. Бул котормону Ил-Балык (Эл-Балык)

шаарында туулган гуру ачаръя Пражнъяракшита жүзөгө ашыргандыгы кол жазмада белгиленген: *tocry tilintin türk tilinie evirmiš* — «тохар тилинен түрк тилине которгон».

Ушул элдердин баары төң *Караханийлер кагандыгынын көп улуттуу калкы менен тыгыз этностук-маданий жана соода алакаларын өрчүтүп келген.*

*Караханийлердин чыгышка карай жортуулдары.* Караганийлер мамлекети өз әэлигин кенейтүү учун чыгыш жана түштүк-чыгыш, түндүк-чыгыш коншууларына каршы согуштук жортуулдарын жасап турган. Алардын мындай жортуулдары ислам дининин туусу астында жасалып, «ыйык казат» катары сыйпатталып, адилет согуш деп эсептелинген. Мындай согушту жүргүзүүчүлөр «газий» — «ыйык казат жүргүзүүчү» деген наамга татышкан. Чынында, бул чабуулдардын башкы мүдөөсү тек гана мусулман аймактын кенейтүү эмес, алык-салык төлөй турган жаны алдерди каратуу, алардын байлыгына әз болуу болгон.

*Уйгурларга каршы согуштар Караганийлер кагандыгынын ар кыл төбөлдөрү тарабынан ырааттуу жүргүзүлүп турган.* Бутпарас жана манихей диндерин туткан уйгурларды Караганийлер «каапыр эл» катары сыйпатташкан жана аларга кошумча «тат» деген жериген атальшты да беришкен. Махмуд Кашгари бул тууралуу төмөнкүдөй маалымат калтырган:

«*Тат* — бул каапыр уйгурлар. (Аларды ушинтип) йагмалар менен тухсылар аташат. Мен алардан (йагма менен тухсылардан) мууну алардын аймактарын кезген чакта өздөрүнөн эшиткен злем»,

Уйгур Турпан идикууттугу X—XIII кылымдарда мусулман дүйнөсүнүн чыгышындагы таасирдүү бутпарастык-манихейлик мамлекет болгон. Анын кош ордо шаарлары Беш-Балык жана Кочо эле. Абу Рейхан Бируни өзүнүн «*Масъуддун мыйзамы (канону)*» деген чыгармасында: «Чинанчикес, бул — Кочо шаары. Ал Уйгур-хандын ордосу», — деп жазган. Фарсы тилиндеги «*Xудуд ал-аалам*» («Ааламдын чөлөмдөрү (чектери)») аттуу автору белгисиз географиялык эмгекте (982-жылы бул Чинанчикес шаары — борбор шаар экендиги, бирок орточо эле чондукта болгондугу белгиленет. «...Мында жайкысын мээ кайнаткан аптап болуп, кышы — мээлүүн... Тогузгудардын (уйгурлардын) бийлик эгеси жайкысын адатта Панжикес («Беш шаар») кыштагында жашайт», — делет бул фарсыча эмгекте. Бул согдучу Панжикес аталашкан шаарды түрктөр Беш-Балык деп аташкан. Демек, уйгур идикутуу кышкысын Кочо шаарында, жайкысын Беш-Балык шаарында бийлигин жүргүзгөн.

Бул Беш-Балык (кытайча Бейтин) шаарында 982-жылы төртүнчү айда (кытайлык календардан оодаргандан — 25-апрелден 25-майга чейинки ара-лыкта) уйгур идикутуу жаздал отурганнына кытайлык саякатчы Ван Яньда да күбө болгон.

Махмуд Кашгаринин «*Диванында*» уйгурларга каршы Караганийлердин жортуулдарынын айрым багыттары жана бул жортуулдарга байланыштуу ырлар менен уламыштардын үзүндүлөрү келтирилед. Маселен, бул ырда мусулман Караганийлердин кошуюн Иле суусунан кайык менен отүп, чы-

гышка сапарга чыгып, Уйгур өлкесүнө келип, *Мыңлак* деген жерди басып альшканы баяндалат. Түнү менен *Мыңлакка* кол салышып, эркектерин елтүрүшүп, женишке жетишкен.

Башка бир ыр үзүндүсүндө:

«Бечкем уруп атлака,  
Уйгурдакы татлака,  
Угры, йавуз итлака,  
Кушлар киби учтымыз».

Кыргызча мааниси:

«Тамга уруп аттарга,  
Уйгурдагы таттарга,  
Ууру-кески иттерге  
Күштай [тийип] качырдык», —

деп мусулман Каражанийлердин аскерлеринин «каапыр таттарга», т.а. уйгурларга карши чабуулу даңааланган.

Чыгыш Тенир-Тоодогу *Кеми-Талас* жери — Каражанийлер мамлекети менен Уйгур өлкесүнүн ортосундагы чек ара аймагы катары Махмуд Каражаринин чыгармасында «*Тарим* — бул Куча шаарынын жанында уйгурлар менен чектеш жердин аталышы» деген маалымат менен эскерилген.

Йабакулардын жетегиндеги саясий ынтымакка карши күрөш да Каражанийлердин X—XI кылымдардагы тарыхындан орчунду окуялардан болгон. Йабакулар көчмөн турмуш-тиричилигин кылган чыгыш тенир-тоолук-жунгариялык калктарадын эн согушчандарынан болгон. Алар өз коншулары менен саясий ынтымак түзүп, кәэде Каражанийлер кагандыгына карши түндүк-чыгыштан кол салып турушкан. (Йабакулар кийин бир катар түрк алдерине жуурулушкан. Маселен, кыргыздын жабагы уруусунун аталышы да ушул калктын тарыхы менен байланышту.)

1017—1018-жылдары йабаку тебөлдерү жетектеген согуштук ынтымакка кирген көчмөн түрк алдери Каражанийлердин аймагына чыгыштан кол салышты. Алардын бул чабуулу айрым мусулман булактарында «Кытай тараптан келген аскерлер» катары сыпатталган, бирок Түндүк Кытайдагы монгол тилине текстеш тилде сүйлегөн кидаандарга (орхон жазууларында — *кытат*) бул ынтымактын эч тиешеси жок эле.

Тарыхчы Утби бул окуяны көбүртүп-жабыртып баяндайт: «ас-Сын (Кытай) — тараптан жүз мин боз үйлүү кол чыгып, ага (Каражанийлердин өкүлү Тууган-ханга) кастьыгын билдирип, мусулман шаарларына кесепетин тийгизе баштады. Мындаи көп сандаган колду жер жүзүнде эч ким көрө элек эле. Бул жоопордун мүдөөсү — исламдын жарығын өчүрүү, буттар (идол) үчүн буткана сарайларды куруу эле... Алардын мизин кайтаруу үчүн Тууган-хан шашылыш түрдө ар кып мусулман өлкөлөрүнөн аскер топтоду. Ал динге берилгендерден жана ыктыярдуулардан он мин кишилик кол курады...». Тарыхчы *Ибн ал-Асир* (XIII кылымдын башы) болсо 1017—1018-жылдары үч жүз мин түтүндөн ашпүүн

көчмөн түрктөр чыгыштан басып кирип, Баласагунга сегиз күнчөлүк алыстыктагы жерге келип токтошконун жазат.

Йабакулардын жетегиндеги бул жортуул чындаап эле Борбордук Азиядагы мусулман өлкөлөрүнүн шаштысын кетирген. Анткени буга чейин Каражанийлер жана башка мусулман мамлекеттери ездөрү башка диндегилердин аймактарына жортуул кылышп келишкен эле.

Махмуд Кашгари да өз «Диванында» бул «каапыр» чыгыш түрктөрү менен Каражанийлердин өз ара согушу тууралуу дастандык үзүндүлөрдү камтый кеткен.

Алардын бириnde йабакулардын беги Бука-Будрач өз колун топтол, согушка камынып жатканы төмөнкүдей сыйппатталат:

«Будрач йеме кудурды,  
Аллагутын азурды,  
Сүсүн йана кадырды,  
Келгелимет иркешүр».

Кыргызча мааниси:

«Будрач кайра бет алды (вариант: кутурду, каарданды),  
Алл жигиттерин айырды (тандады),  
Аскерин жана кайырды,  
Келмек үчүн иргелишүүде».

Өз эмгегинин башка жеринде Махмуд Кашгари бул Будрач — Каражанийлердин Бекеч Арслан-тегин аттуу бегинин тушунда мусулман түрк аскерине түткүнга түшкөн бир йабаку элинин төбөлүнөн экендигин учкай эскерте кетет. Бул тек гана йабакулардын аскери эмес, аларга саясий ынтымакташ болгон басмыл жана чөмүл элдеринин аскери да аларга кошулган бирдиктүү күч эле:

«Бычгас битик кылурлар,  
Анд кей йеме берүрлөр,  
Хандын басут тилерлөр,  
Басмыл, чөмүл тиркешүр».

Кыргызча мааниси:

«Келишимин жазмага түшүрүшүүде,  
Ант ичиp, сөз беришүүде,  
Хандан жардам тилемшүүде,  
Басмыл, чөмүл өз ара жыйылды (тиркелишти)».

Батыш мусулман булактары (Утби, Ибн ал-Асир) «Кытай тараптан ат танган кол» катары учкай жазып калтырган бул түндүк-чыгыштан жана чыгыштан келген каапыр түрктөрдүн мусулман Каражанийлер мамлекетине каршы ири согуштук аракети чек ара аймагында (Кара-Жыгач жергесинде) жайгашкан ограк эли (уруусу) тарабынан да колдоого алынган. Айрым ыр үзүндүлөрүндө «ограк колун (сүсүн) кайра артка сүргөн (кайтарган)» деген сыйктуу салтар кезигип, ограктар ездөрү да мезгил-мезгили

менен Каражанийлерге кол салып турганын баяндайт. Бирок чечүүчү ири салгылашууларда ограктар йабаку тарабынан Каражанийлер тарабына еткөн да дастан үзүндүсүнөн айгинеленет:

«Агды кызыл байрак,  
Тогда кара топрак,  
Йетишүв келип ограк,  
Токшып анын кечтимиз».

Кыргызча мааниси:


«Ағылды кызыл байрак,  
Чандады кара топурак,  
Жетиши келип ограк,  
Салгылашып калып кечиктик».

Бул ыр саптарына берген кошумча түшүндүрмөлөрүндө Махмуд Кашгари мусулман Каражанийлердин байрагынын кызыл экендигин, салгылашуу маалында өздөрүнө ограктардын атчандары да жете келип кошуулуп, мусулмандар бол салгылашуудан кечигип кайтканын баяндайт.

Эгерде батыш (араб) мусулман булактары Каражанийлерге каршы кол салган күчтөрдү өч тактабастан, «Қытай жактан келгендер» деп үстүрт жазышса, даанышман Махмуд Кашгаринин дастандык маалыматтары йабакулар жана алардын ынтымакташтары Ыртыш өрөөнү сыйктуу Алтай, Монгол Алтайы, Жунгария тараптардан кол салганын тактоого мүмкүндүк берет.

Кол салуунун мизин кайтарып тим болбостон, Каражанийлердин колун баштаган Арслан-тегин андан ары илгерилеп, йабакулардын төбөлүн колго түшүргөн жана Ыртышка чейин чапкынын уланткан. (Ибн ал-Асир чыгыштан келген каапыр түрктөрдү женген каражанийлик бийлик эгесин «Тууган-хан» деп белгилейт жана анын жүз мин кишини туткундал кайтканын жазат. Албетте, мындай цифраларды онойлук менен ишенип кабыл алуу мүмкүн эмес.) Бирок Каражанийлерге туруктуу баш ийген аймактар түндүк-чыгыш тарапта Жети-Суу аймагы менен чектелген.

**Хотанды ээлөө.** Каражанийлер жаңыдан баш көтөрөн маалда — Х кылымдын ортосунда жана экинчи жарымында Хотан аймагы алардан өз алдынча эле. Чыгыш Түркстандын түштүк-чыгышы булуунун түзгөн бил аймак эзелтеден отурукташкан калк маданиятынын чордону болгон. Улүү Жибек жолунун бир бағыты ушул аймак арқылуу еткөн. Анда жашаган калк улуттук жактан да ар кыл болгон. Хотан калкына Индия аркылуу жана андан соң Тибет аркылуу бутпарас (буддизм) дининин жана бул дин менен байланыштуу жазма маданияттын таасири тийип турган. Биердеги тохар тилинде сүйлөгөн калктын жазма эстеликтери биздин күндергө чейин сакталып жетти. Акырындал хотандыктар түрктөшө берген. Бирок Махмуд Кашгари жашаган доордо — XI кылымда айрым хотандык этностук топтор каражанийлик түрк тилин да, өз тилин да билип, кош тилдүү (билингвист) калктардан болушкан. Хотан калкын Махмуд Кашгари «турк өлкөлөрүнөн конуш



XI—XIV кылымдарга таандык тарак, оттук таш сактоочу булгаары баштыктар. Ат-Башы, Орто-Нарын өрөөндөрүнен табылды. К. Ш. Табалдиевдин, О. А. Солтобаевдин археологиялык казууларынан.

тапкан» башка калктарадын бири катары сыйпаттап, өзүнчө бир жазуусу жана тили бар экендигин, түркчө сүйлөгөндө кыйналышаарын белгилеген.

Бул Хотан аймагы дүйнөлүк соода учун абдан олуттуу жерде жайгашикан, Кытай, Индия, Ортоңку Чыгыш, Борбордук Азия аймактарын бириктirген тогуз жолдун тоому болгон. Ошондуктан Каражанийлер мамлекети аны басып алууга ынтызар эле.

Каражанийлердин чегин түштүк-чыгыш тарапка кенейтүүгө жетишкен, Хотан аймагын да басып алыш, бул жерде алгачкы мусулман бийлигин орноткон киши — Кадыр-хан Жусуп эле. Ал тууралуу мусулман булактары эр жүрөк жана такыба инсан катары даназалап жазып калтырган.

Кадыр-хан Жусуптун санжыралык (генаеологиялык) жадыбалы:



Каражанийлердин өкүмдары Жусуп Кадыр-хан аймактык хан кезинде эле Хотанды көздөй жортуул жасап, XI кылымдын башында бул аймакты караташ алган. Ал 1024-жылдан тартып Каражанийлердин улуу каганы болгон. 1032-жылы декабрда (423-хијра жылы мухаррамда) Жусуп Кадыр-хан дүйнөдөн кайткан.

Хотан аймагынын Каражанийлерге каратылышы менен Чыгыш Түркстандын бул алышы түштүк аймагынын биротоло түрктөшүүсүнүн жана мусулман динине өтүшүнүн негизги баскычы башталган. Хотандыктар кийинчөрөк тилин талтакыр жоготсо да, өз маданияты жана салты аркылуу жалпы Каражанийлердин маданиятына көөнергүс салымын көшүп, аны өз тарабынан да байытышкан. Алардын музыкадагы, архитектурадагы жана башка енеру да кийинки доорлорго мурасталып калды. Үнүткарылган тохар тилиндеги жазмалар XX кылымдын башынан тартып чечмеленип, илимге дайын болууда.

Жалпыласак, XI кылымдын алгачкы үчтүгүндө Каражанийлердин чыгыш, түндүк-чыгыш жана түштүк-чыгыш багыттарындагы негизги женип алуулары жүзөгө ашырылган. Жети-Суунун алышы аймактары, Чыгыш Тенир-Тоонун Жунгарияга чектеш аймактары, Турпан ойдуунунун батыш

жагы, Черчен, Хотан аймактары эми Каражанийлерге тиешелүү болуп калган. Алардын чыгышында ислам динине кирбegen түрк калктары көз карандысыз жашоо-тиричилигин уланта беришкен.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Уйгур Турпан идикуттугу кайсы жерде жайгашкан мамлекет эле? Чыгыш Тенир-Тоодо башка кандай калктар байырлашкан? Алардын тип өзгөчөлүктөрү тууралуу кандай кабарлар бар?
2. Байыркы тохар жазмасы тууралуу эмнени билесинер? Бул жазма азыр копдунлабы?
3. Каражанийлердин чыгыш тараапка карай жортуулдары тууралуу айтып, картадан анын багытын көрсөтүп бергиле. Уйгурларга, йабаку биримдигиге каршы согуштар кайсы чыгармаларда чагылдырылып калган?
4. Хотан шаары жана аймагы Каражанийлердин кайсы каганы тарабынан каратылган?
5. XI кылымдын алгачкы учтүгүнде Каражанийлердин ээлигине кирген жаңы жерлерди картадан көрсөтүп бергиле. Турпандагы Уйгур идикуттугу XIII кылымдын экинчи жарымында гана монголдор тарабынан биротоло кырратылғандыгын, ага чейин из эзмендигин сактаган, дайыма Каражанийлер менен жооплашып келген, дини башка калктын елкөсү болгонун унуптагыла. Бул мамлекет менен Каражанийлер кайсы аймактарда чектешкен?

## § 7. Саясий башкаруу системасы. Кагандыктын экиге жиктелиши

Каражанийлердин саясий башкаруу системасы. Мусулман дүйнөсүнүн эн чыгыштагы кубаттуу мамлекети болуп калган Каражанийлер кагандыгы өзүнүн саясий башкаруу структурасын кылымдардан бери келген башкаруу ықмаларын өнүктүрүүн негизинде калыптандырды.

Бул борбордук азиялых эн ири мамлекет өзүнөн да алда канча ири болгон байыркы Хунну мамлекетинин, ошондой эле орто кылымдардын эрте мезгилиндеги Улуу Турк кагандыгынын айрым үлгүлөрүн кайталаңдагы менен да айырмаланат. Аларда да, Каражанийлердегидей эле, ар кыл улуттар жана уруулар камтылган. Бул ар түрдүү этностук калайыкты борбордоштуруп башкаруу зарыл эле.

Ал учун негизги башкаруучу топтун (династиянын) өкүлдөрү борбордук (улуу) кагандык бийлиktи таануу менен, жалпы аймакты эки канатка болуп башкарган. Бул дуалдык система катары хуннуларда жана Улуу Турк кагандыгынын тушунда колдонулган эле.

Кагандыктагы дубандык чакан аймактарды бийлегендөр кәэде тек гана «элик» («элди», т.а. мамлекеттик бийлиktи башкаруучу) деп аталса, кәэде өз бийлигин күчтүүгө, жикчил саясат жүргүзүүгө, кандайдыр бир өз алдынчалыгын арттырууга умтуулган чакта «хан», «каган» деп да атальшкан. Айрымдары башкаруучу династиянын тегинен экендигин тастыктаган «тегин» сезүн өз титулдарына же ысымдарына кошуп айтышкан (маселен, Арслан-тегин, Али-тегин). Бул даража кагандык даражага ээ болбогон же ээ боло элек учурда ушундай текстен чыккандарга тиешелүү болгон.

Жалпы мамлекеттик бийликтин башчысы улуу каган болгон. Тигил же бул аймакты башкарған жергиліктуу хандар өздөрүн хан катары эсептешкен менен, улуу кагандын бийлигин таанышкан жана өздөрүнүн ээликтери үчүн чыгарған тышындарынын бетине өз атын эле эмес, жалпы мамлекет башчысы — улуу кагандын ысымын да чектиришкен.

Улуу каганга баш ийтген бул жергиліктуу эликтер (хандар) өз кезегинде бектер (орусча — «князь» түшүнгүнө жакын келет) аркылуу өз ээлигин башкарған. Бектер Каражанийлер династиясынан але эмес, башка тек тен чыккандардан деле болгон. Махмуд Кашгари «бек» («бег») сезүн арабча «эмир» сезү аркылуу которот. Бул бек бир эле учурда өз дубан элинен куралған аскердин башчысы да болгонун айгинелейт. Айрым чакан этносу топтордун өз-өзүнче аймактык бектери болгон.

Мамлекеттик идеологиялык салт бектердин зоболосун көтерүүгө багытталған. Алар тек гана өлкөнү башкаруучу болуп эсептелбестен, интеллектуалдык жактан да калайыктын каймагы катары белгүнүп туруга тишил эле. Буга Жусуп Баласагунинин «Кутадгу билиг» эмгегинен төмөнкүдөй саптар мисал болот:

«Не дээрин эшиткин, Отүкен беги,  
Сынал сүйлөп, сөздөрү нарктуу деги:  
‘Эл үчүн эн татыктуу беги керек,  
Көнүлү, тили — түз, кылымы айкөл керек.  
Билимдүү, окуган, элине карамдуу,  
Дили да, көзү ток, көнүлү жарамдуу.  
Бардык изги ишке болсо экен колу узун,  
Уяттуу, сыйлык да, мүнөзү түзүк’».

Каган мамлекетти башкарууда атайын буйругун — жардыгын чыгарып турган. Аны «яарлыг» сезү менен белгилешкен. Махмуд Кашгари бул сездүн чигил тилинде экенин айтып, бирок бул терминди огуздар билишпейт деп кошумчалай кетет.

Мыйзам. Каражанийлердин мыйзамы төрү деп аталған. Кийинки кылымдарда борбордук азиялык мусулман калктыры «адат» деген арабча сез менен алмаштырган бул мыйзам салттык эрежелерден (укумдан тукумга оозеки откерулгөн) турган. Жусуп Баласагуни катаал бийлик маалында анын айрым эрежелерин ондоп коуюга да мүмкүн болгондугун белгилеген:

«Төрү (мыйзам) — суудай, күч болсо ал от сымал очеер,  
Сууну мол агызсан, күчтүү от очеер».

Бирок мамлекеттин тиреги анын мыйзамдык түзүлүшү менен байланыштуу экендиги да бул каражанийлик ойчул ақындын дастанынан айги-неленет:

«Түз мыйзам орнотсон, түзөлөт дүйнөн,  
Киши чыкпас, өлкөдө, зомбулук кергөн».

Караханийлер доорундагы саясатты таанууга байланыштуу бир макал Махмуд Кашгаринин чыгармасы аркылуу бизге маалым: «Эл калды, төрү калмас» («Мамлекет сакталып калаар, мыйзам болсо өзгөрөөр»). Демек, бул мыйзам улам жаны доорго ылайыкталып өзгөрүүгө учураары ошол доордо да белгилүү болгон.

**Башкаруу аппараты.** Ар бир каган же таасирдүү аймактык хан өзүнүн башкаруу иштерин жүргүзүүнү «йүргүш» («вазир») даражасындагы жогорку төбөлүнө тапшырган. Караханийлердин каганы же жергиликтуу ханы, беги атайдын ордо кенешчисине ээ болгон. «Таянмак» сезүнөн жааралган «таяңгы» термини менен хандын кенешчисинин билүү кызматы белгиленген. Кийинчэрээк бул термин арабча «хажип» (хажиб) сезү менен алмаштырылган. Айрым кишилерге уллуу кенешчи — уллуу хажип даражасы да ыйгарылган. Алар калайык менен кагандын ортосунда байланыштыруучу бир кызматты аткарған, ордонун күнүмдүк башкаруу маселелерин тейлешкен. Букарадан чыгып, таасирдүү кызматка жеткен, хандай эки даражага төмөн турган кызмат ээси Махмуд Кашгаринин «Диванында» атайдын «йафғу» (жабғы) термини менен берилет. (Бул бир кездеги карлуктардын бийлик эгеси — жабгу титулунун төмөнкү даражадагы төбөлдердөрүнүн сакталып калған түрү болуп саналат.) Ал эми йафғудан төмөн турган мансап ээси «түкссин» деп аталган. Бул кызматка да карапайым калк ичинен көтөрүле алышкан.

Ордодо башка да таасирдүү кызматтар кагандын ишмердүүлүгүн же эс алуусун уюштуруу менен байланышкан. Маселен, ордо башы деген кызмат Махмуд Кашгари тарабынан эскериле кетет. Ордонун катчысы — «битигчи» деп аталган («битиг» — жаззуу, «битик» — китеп, кат маанисин берген), аң уулоо үчүн камылга көргөн, аң күштарын таптап, даярдоону көзөмөлдөгөн жетекчини «кушчу» дешкен. Келген конокторду мартабаларына жарапша кагандын жанына оттургуда турган кызматтын ээси «бүйрүк» (башка бир вариантта — «быйрүк») деп аталган. Тамак-аш жагын тейлеөчү башкаруучу «ашчи» деп аталган. Жибек кездемелерди сактаган казыначы болсо «агычы» катары маалым эле.

**Куралдуу күчтөр.** Караханийлердин негизги аскердик күчү атчан аскерлер болгон. Улутуу кагандын жалпы аскердик күчтөрүнө анын жергиликтуу бектери өз аскери менен келип кошуулуга милдеттүү болгон. Жалпы колдуу (армияны) — «сү» деп атап, кошуундуу — «черик» сезү менен белгилешкен (бул сез азыркы кыргыз тилине «чөрүү» түрүндө сакталып жетти). Черик өз кезегинде «жүз» жана «мин» деген сандык бирдиктер аркылуу болүнгөн. Колбашчылар («субашы») таасири боюнча йүргүштөн (вазирден) кийинки орунда турган.

Аскерлердин негизги куралдары *жаа*, *кылыш*, *найза* болгон. Кыннына *канжар* да тагынышкан. *Жаа атыштуу* спорттук өнердүн бири эле.

Аскер өнөрү жогору бааланган караханийлик кочмөн калктарда *кылыш* менен атайдын айт берүү салты да болгонун Махмуд Кашгари баяндайт:

«Кыргыз, йабаку, кыпчак жана башкалар бирөөгө касам ичиргендө же аны

менен келишим түзгөн маалда кыпышты кынынан сууруп чыгышат да, тигинин алдынан тосуп, мындай деп айтышат: «Бу көк кирсүн, кызыл чыксун». Мааниси: бул темир ылайым кек бойдон кирип, кызып болуп суурupsун, тактап айтканда, эгерим алиги убадага карши чыкса жана бузса, ал канга боёлсун дегени... Бул (жөрөлгөнүн себеби) — алар темир (курапды) ете аздектешет».

Дубан бектери жана жикчилик саясат. Каражанийлердин айрым чөлкөмдерүн жана дубандарын башкарған бектер, чакан хандар дайыма өз кошуунуна ээ болгон. Сырткы жоо келсе, дароо мизин кайтаруу үчүн алардын мындай аскерге ээ болушу да эбегеизиз зор аймакты ээлеген мамлекет үчүн пайдалуу эле, Жергилиттүү хандар, ошондой эле, өз аймагында мамлекеттик тартилти камсыз кылуу үчүн, ар кандай козголондорду басуу, алыхындыкты чогултуу үчүн кубаттуу аскерге жана күчтүү жергилиттүү бийлик аппаратына муктаж эле.


Бирок ушул эле жагдай жалпы мамлекеттик ынтымак үчүн олуттуу коркунуч түзгөн учурлар да көп болгон. Маселен, улуу каган өз мураскору катары бир уулун дайындалап, калган уулдары жергилиттүү деңгээлдеги хан же бек болуп калган чакта, өз дубанынын бийлигин чындалап, жаны улуу каганга баш ийбей, эгемен катары чыгууга аракет кылгандар да болгон. Бул жалпы мамлекеттик биримдикке карши жикчил саясат Каражанийлердин ички ыркын кетирген коркунучтуу окуяларга да кабылткан.

Жикчил саясат жүргүзгөн хан же бек өз дубанынын тыйынын чектиргенде анын бетинде өз атын гана калтырып, өзү тааныгысы келбegen улуу кагандын ысымын андан алыш таштачу. Куралдуу аскери менен такаат кылууга далбаса жасап, ал түгүл башка мамлекетке кайрылып, улуу каганга карши тышкаркы күчтөрдү тартуу учурлары да болгон. Кээде улуу каганды тактысынан түшүрүү үчүн ордодо кутум да уюштурулган.

**Каражанийлердин жиктелиши.** Бир кеэдеги Хунну дөөлөтү, Улуу Түрк кагандыгы сыйктуу эле Каражанийлер кагандыгы да акыры жүрүп экиге жиктелген. Бул жаараяндын баштапкы пайдубалы X кылымдын аягынан тартып эле тургузула баштаган.

Бардык тарабынан тен согуш аракеттерин жүргүзүүгө тийиш болгон бул мусулман өлкесүнүн бир канатынын бектери бирдей чын болушу зарыл эле.

Каражанийлер кагандыгы 1041—1042-жылдары эки канатка — Чыгыш жана Батыш Каражанийлерге жиктелген. Чыгыш Каражанийлердин ордо шаары — Баласагун эле. Бул шаарга ошондуктан Куз-Ордо, Куз-Улуш (тескейдеги ордо шаар) деген да ат коюлган. (Ки-



Туулга жана кылыш — жалпы түрк элдеринин ыйык курал-жарагы.

йинчөрөөк ордо шаар катары Каракан тандалып алышып, Баласагун аймактык саясий чордонго айланган.)

Батыш Караканийлердин ордо шаары алгач Өзгөн шаары болгон. Кийин-черээк гана ордо шаары Самаркан болуп калган.

Улуу каган Жусуп Кадыр-хан каза болгон сон, тактыга анын улуу баласы Сулайман Арслан-хан отурган. Анын тушунда борбордук бийлик бир кыйла бошондоп кеткен. Жергиликтүү каган катары Мухаммед Буура-хандын чыгышта таасири күч болгон. Батышта Самаркан жана Бухара аймактарын Али-тегиндин урпагы башкарған. Сарай төңкөрүштөрүнөн сон, XI кылымдын 40-жылдарынын башында Ибрахим Бөрүтегин ибн Наср Мавераннардагы Караканийлердин бийлигин өз колуна топтогон жана езүн «Тамгач-хан» деген титулду алган.

Чыгыш жана Батыш Караканийлердин өз ара согушу 1069—1070-жылдардын аралыгында жүрүп, 1070-жылдын башында эки тарап тынчтык келишимин түзген. Анын натыйжасында эки канаттын ортодогу чек арасы катары Кожент аймагы табылган. Өзгөн гана эмес, дээрлик бүткүл Чыгыш Фергана жана Шаш (Ташкент) аймагы Чыгыш Караканийлердин карамагына тийген. Кыргыз тарыхчысы, профессор Өмүркул Караваев душул датаны Караканийлердин экиге жиктелишинин жыйынтыктоочу мезгили катары көрсөтөт.

Бул мамлекеттин экиге болунушу жалпы Борбордук Азиянын түрк тилдүү калктарынын болочоктогу этностук-маданий ажырымдалышы учун да баштапкы вөлгөлөрдү жараткан.

#### Суроолор жана тапшырмалар

1. Караканийлердин саясий башкаруу системасы кандай эле? Улуу кагандан башка да кандай бийлик төбөндөрү болгон? Элик жана бек терминдери эмнени түшүндүрөт? Алардын кайсылары кийинки доордо да сакталып калган.
2. Караканийлер доорундагы мыйзамды эмне деп аташчу? Жусуп Баласагуни мыйзам тууралуу эмне деп жазған? Кийин «тору» сезү кайсы терминге алмашты?
3. Караканийлердин башкаруу аппараты тууралуу маалыматынар менен бөлүшкүлө.
4. Караканийлердин аскери тууралуу эмнени айта аласынар? Махмуд Кашгары кылышка байланыштуу кандай антыт эскерген?
5. Дубан хандарынын жана бектеринин жикчилик саясаты тууралуу айтып бергиле.
6. Караканийлер кагандыгы качан биротоло экиге жиктелген? Алардын борборлорун картадан көрсөткүлө.

#### § 8. Караканийлер доорундагы руханий турмуш.

Жусуп Баласагуни

Караканийлердин маданиятындағы социалдык-таптык ажырым жана орток белгилер. Караканийлер доорундагы маданият жалпы эле борбордук азиялык түрк калктарынын маданий өнүгүүсү үчүн орток көрөнгө болуп эсептелет. Арийне, бул маданиятты бир кылка кылыш көрсөтүүгө мүмкүн эмес. Ал доордо коом ар кыл социалдык топторго, таптарга ажырымдалган.

Андан тышкary көчмен турмуш таризин же отурукташкан турмушту ёткөргөндөрдүн да ез ара маданий айырмачылыктары болгон.

Ошондой болсо да жазма маданиятынын кенирирәэк таркашы ар кыл алдердин, ортонку жана жогорку катмарлардын маданий турмушу учун ортоқ белгилерди, жагдайларды шарттаган. Жалан гана төбелдер эмес, оокаттуу карапайым кишилер да билимге эгедер болуп, дүйнө тууралуу маалыматы кенейген. Жалпы мусулмандык ыйык китеп «Куранды» окутуунун зарылдыгы аркылуу араб тилин өздештүрүшүп, ал тилдеги башка адабияттарды да окууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Араб жазмасы аркылуу ез тилдеринде да жазуу салты таркала баштаган. Бул жагдайлар Каражанийлер мамлекетинде чигил тилине негизделген ортоқ жазма адабий тилдин кенири таркалышына түрткү болгон.

**Жазма жана кагаз.** Каражанийлер доорунан эпиграфиялык (таш жана башка катуу нерселердин бетине түшүрүлгөн) жазуулар гана эмес, айрым китептер, документтер сакталып жетти. Калайык кенири колдонгон жазуу материалы — кагаз болгон. Кагазды Борбордук Азияда VIII кылымдын ортосунан кеч эмес пайдалана башташкан. Ошол доордо Самарканда жасалган кагаздар жогорку сапаты менен айырмаланып, ал түгүл башка жактарга да экспорттолуп (тышкы соодага сатылып) турган.

Кагазга сый менен жазуу учун атайын калемдер пайдаланылган. Араб жазуусу латын же кириллица арибинен айырмаланып, ондон солго жазылат. Ошондой эле араб арибин кооздоп жазуу өнеру өнүккөн. Ал учун арабча жазуу ыкмаларынын бир канча түрлерү пайдаланылган. Маселен, дубал бетине сездер адатта *куфий жазуусу* деген ыкмада түшүрүлгөн. Кенири таркалган жазуу ыкмаларынын бири *насх* деп аталган.

**Билим берүү системасы.** Каражанийлер доорунда билим берүү алда канча өнүгүүгө ээ болгон. Ар бир ири мечиттин алдында китепканалар жана баштапкы мектептер ачылган. (Ош аймагында жана жалпы Чыгыш Ферганада алгачкы мечиттер XI кылымдан тартып пайда боло баштаган.) Мектептерде Куранды окууга үйрөтүү учун араб арибин жана тилин үйрөтүшкөн. Андан тышкary шарияттын (мусулмандык укук эрежелеринин жыйындысынын) атайын сабактары берилген. Диний эмес сабактар (математика, адабият ж.б.) боюнча сабак берген мектептер да болгон.

Окуу жайлардын эн жогоркусу — *медресе* (арабчадан «дарс берилчү жай» деп көторулат) деп аталган. Медреселерде диний сабактар (мусулмандык укук — фикх, жалпы эле диният сабактары) гана окутулбастан, математика, философия, адабият сыйкатуу сабактар да етулгөн. Медреселерде сабак берген аалымдардын бир катары өздөрү да илимий салым кошкон инсандардан болушкан. Медицина, табигый илимдер, астрономия боюнча илимий маалыматтар да кенири таркалган.

Ал кезде китептерди басма усулу аркылуу жарыялло идеясы Борбордук жана Батыш Азияга, Европага дайын боло элек эле, ошондуктан китепти кол менен көчүрүү, татынакай мукабаларды жасоо, кол жазмаларды сатуу сыйкатуу иштер менен ез жанын жана бүлөсүн баккан кишилер арбын бол-

гон. Мыкты кол жазмага ээ болгон кишилердин кадыр-баркы чон болгон. Кол жазмалар чычкан жебесин үчүн сандыктарга салынган, же баштыкка салынып, жогорураак текчеге коюлуп, же дубалдагы мыкка илинген.

Борбордук Азия — илимий ачылыштар чөлкөмү. Каражанийлер кагандыгы мусулман өлкөсү болуп калган соң, батыштагы илимий-маданий өнүгүү ну баштан еткерүп жаткан кенирсиген азиялык — түндүк, африкалык — пиренейлик аймақ менен женил-желппи маданий баарлашууга мумкүндүк алган. Арийне, бул мамлекет пайда боло элкете эле Борбордук Азиядан бир катар мусулман окумуштуулары чыккан. Алардын арасында айтылуу философ-ойчул *Абу Наср Мухаммед ибн Ахмад ибн Тархан ал-Фараби* (870—950) бар эле. Аны мусулман дүйнөсүнде «*Аристотелден кийинки Экинчи мугалим*» деп даназалашкан. Фараби азыркы Түштүк Казакстандын аймагына туура келчү Фараб шаарынын жанында туулган. Өмүрүнүн акыркы жылдарын Алдынкы Азияда еткерүп, Дымашк (Дамаск) шаарында өлгөн. Анын «*Ак жолтой шаар*» жөнүндөгү эмгеги өз доору учүн гуманистик окууну сунуш кылып, мээнеткеч жана билимдүү инсандардын коому жана мамлекети тууралуу сыйпартаган. *Мухаммед ал-Хорезми, ал-Фергани* сыйктуу математиктер да өз доорунун чыгаан илимпоздорунан болушкан. Саманийлер мамлекетинде, ал кулагас сон ар кайсы мусулман өлкөлөрүндө жашап жана эмгектенген энциклопедиячы окумуштуулар: математик, тарыхчы, астроном, географ *Абу Райхан Беруни* (973—1048), дарыгер *Абу Али Ибн Сина* (980—1037) ж.б. жазган эмгектөр да Каражанийлер мамлекетинде кенири окулган. Сыр-Дарыянын төмөнкү агымында, Кара-Тоону этектей жайгашкан аймактан чыккан ири тилчи окумуштуулар *Исхак ал-Фараби* (962-жылы өлгөн), анын жәнни жана шакирти *Абу Наср Исмаил ал-Жавхари ал-Фараби* (1002—1007-жылдардын аралыгында өлгөн) өз доорундагы араб тил илимине көнегергүс из салган.

Мындаид маданий жана илимий өнүгүү чейрөсү Каражанийлердин калкынын ичинен нечендереген илимпоздордун калыптанышына шарт түзгөн. Ал доордо жерден-жерге, шаардан-шаарга билим кубалап көчүп-конгон окумуштуулар үчүн эч чек аралык тоскоолдуктун болбогондугу да кенул бурууга арзыйт. Көбүнеше мындаид окумуштуулар Улуу Жибек жолунун багыты боюнча самсыган кербендер менен кошо белек шаарларга жана өлкөлөргө барышаар эле.

**Жусуп (Йусуф) Баласагуни.** Араб жазмасы тенир-тоолук түрк калктырына дайын боло элкете эле өнүккөн жазма маданияты Каражанийлер доорунда жаны баскычка көтөрүлдү. Дал ушул ийгиликтөр жергиликтүү чыгаан илимпоздордун, билимдүү акын жана ойчулдардын мээнетинин на-тыйжасы болгон. Өз доорунун чыгаандарынын бири Баласагун шаарында туулуп-ескен акын, ойчул жана мамлекеттик ишмер **Жусуп** эле. Туулган жерине карата ага «*ал-Баласагуну*», тактап айтканда, арабча «*Баласагун-дук*» деген ат берилген. Баласагун шаары болсо азыркы Кыргызстандын Чүй өрөөнүндөгү Бурана шаар калдыгынын ордунда болуп, өз доорунун ири саясий жана маданий борбору эле.

Жусуп Баласагунинин жападан-жалгыз чыгармасы «Кутадгу билиг» дастаны бизге чейин келип жетти. Дастан 1069—1070-жылдары жазылып бүткен. Жусуп Баласагунинин өмүр баяны тууралуу азын-оолак маалыматтар да өзүнүн ушул чыгармасын иликтөөдөн улам жоромол кылышууда.

Жусуп Баласагуни 1015—1018-жылдардын аралыгында туулгандыгы тууралуу илимпоздордун жоромолу айтылып келет. Анын Баласагунда туулган-дыгы тууралуу эч шек жок, анткени автор дастанынын кара сез кириш бөлүмүндө: «Бул китетти түзгөн Баласагунда туулган бир такыба киши», — деп, ал эми ыр сантарында болсо: «Бул эрдин туругу — Куз-Ордо эли» деп атайын жазып кеткен. Ал өз доорунун ак сөөк, текстүү катмардан чыккан интеллектуалы эле. Бул тууралуу китебинин кириш бөлүмүндө өзү да сез кыла кетет:

«Баамдаң көр, бул китетти жазган киши  
Өнерлүү зренден, ак сөөктүн башы.  
Бу түркүн кадыр-барк, нарктарды биле,  
Жашаган ал, өз доорун, күлө».

Жусуп туулуп-ескөн Баласагун шаарынан бир катар илимпоздор чык-кандыгы орто кылымдардагы мусулман булактарында учкай эскерилет.

Маселен, географ жана адабиятчы *Йакут ал-Хамави* (1179—1229) Баласагундан чыккан окумуштуулардын бири катары *Абу Абдулла Мұхаммад ибн Муса ал-Баласагуни* тууралуу айтып, батышта аны «*ат-Түрки*» деп да аташканын белгилейт. Демек, ушул өндүү бир далай окумуштуулар жашап жана эмгектенген өз шаарынан эле Жусуп Баласагуни дурус таалим ала алган.

Жусуп өзү да илим-билим адамдарына кадырлоо мечен мамиле кылууга чакырган:

«Аларды каттуу сүй, кадырла сезүн,  
Билимдерин үйрөн, азын же көбүн...  
Алардын билими болду го элине шамдай,  
Жаркыса шамдар, уланаар түнкү жол  
жанбай».

Ошондой илимпоздордун бири математиканы жана астрономияны мыкты өздөштүргөн аалымдар — жылдызычылар — экенин айтыш, Жусуп Баласагуни ошол доордогу астро-



Жусуп Баласагуни.

номдордун билимине жетүү учун так илимдерди билүүнүн зарылдыгын билдирип:

«Билейин десен, окугун эсеп илимин,  
Ачылаар сандардын капкасы ушундан кийин.  
Үйрөнгүн көбайтуп, болүүңү, түгөл бир белчегүн,  
Балким, бул — сыноодур билимдин өлчемүн.  
Көбайтууну даражага, кемитүүнү жетик бил,  
Ушундан сон тамырлардан чыгарууну тетик бил.  
Жана аянты кошуп, алыш, елчеөгө от,  
Жети кат асманда аягында чымча тут.  
Дагы калса ал-жабр ва-л-мукаబал (алгебра) оку,  
Евклиддин (Оклидистин) капкасын эринбей соккун».

Мында саналып еткөн илимдердин түрлөрүн Жусуп Баласагуни да ынтызарлана үйрөнгөнү дастанынын окурмандарына дал ушундай астейдил үгүт менен кайрылуусунан айгинеленет.

Жусуп Баласагуни өз чыгармасын жашы бир кыйлага келип, дүйнө таанымы кенейген кезде жазган. Эмгегинин кириш белүмүндө ал өз китебин Кашкар тарапка келип аяктагандыгын, аны чыгыш Караканийлердин ханы («малиги» — бийлик эгеси) Тавгач Буура-ханга багыштагандыгын эскертет.

«Жыл — алтымыш эки эле, төрт жузү менен,  
Жазууну түгөттүм, бул үлгүгө ченей», —

деген дастандык саптар аркылуу 462-хијжа жылы (азыркы календарга ылайык — 1069—1070-жылдар) Жусуп Баласагуни өз дастанын аяктаганын билебиз. Башка бир жеринде: «Түгөл он сегиз айда айттым бу сөздү», — деп дастанын жазып чыккан меөнөтүн да тактап көрсөтөт. Бул учур — анын карылыкка таяп калдым деген учуру эле:

«Чакырууда алтымыш жашым «кел!» дей,  
Бүтпесө доорум, бараармын ага мелжей», —

деп бир жеринде элүүден ооп калгандыгына ишаара кылат, башка сапта-рында болсо, карыялыкка оой баштаганы тууралуу:

«Жорткон бир булуттай жигит кез кетти,  
Жел сымал желип өмүрүм кечти.  
Эсил кайран жигит кез, эсил кайраным,  
Тута билбей мен сени колдон качырдым», —

дейт акын.

Жусуп Баласагуни өзүнүн «*Күтадгу билиг*» («*Күт ыроолоочу бийлик*», же «*Күттакчу билим*» деп которсо болот, анткени «*билиг*» сөзү «*бийлик*» жана «*билим*» деген кош маанини бере алат) дастанын мусулмандык түрк адабиятындагы өзгөчө оригиналдуу, айырмалуу чыгарма катары жазууну мүдөө кылган. Бизге жеткен караканийлик жана башка орто кылымдардагы түрк чыгармаларынан ал ырасында эле айырмаланып турат.

Бир чети, аны саясат таануу жаатындагы чыгарма десек болот, анткени анда мамлекетти кантип башкаруу керек, өлкөдөгү калайыктын ар кан-

дай социалдык катмарларына кантит ма-  
миле кылуу керек деген сыйктуу суроо-  
лорго жооп берилген. Экинчи чети, ал —  
билимге, илимге, енергө астейдил мами-  
ле кылууга чакырган педагогдук эмгек.

Жусуп Баласагуни окурманын өзгөчө  
өз эне тилин кастарлоого чакырган, тил-  
дин маанисин абдан жогору баалаган:

«Илимге, билимге тилмечтир бул тил,  
Жаркытаар эренин жаркын тилди бил.  
Кишини тил күттүү кылаар, кадырлатып,  
Кишини тил жазалатаар башын алып».

Акындын дал ушундай осуят айткан  
сөздөрү дастанынын дидактикалык-осуят-  
чыл маанайын ажарлантып турат. Анда  
өз доорунун накыл кептеринин идеялары  
да камтылган. Алардын арасында мый-  
замды сыйлоо, элчилердин сөзүн кастар-  
лоо, достуктуу өз пайдасы учун эмес, дил-  
дин жакындыгына карап тандоо сыйктуу  
асыл нарктар бар.

«Кадырлуу кылайын десен сен өзүндү,  
Кадырла кишини, түз тута мүнөзүндү», —  
деген анын эскертүүсү азыр да адамгер-  
чиликтин бир эрежеси катары мааниси  
олуттуу бир осуят болуп турат.

Жусуп Баласагуни бул чыгармасын  
арнаган адам Кашкар ханы Тавгач-Буура  
Кара-хакан Абу Али Хасан болгон. Ал өз  
аймагын 1056-жылдан тартып бийлеген,  
ал эми 1074-жылдан тартып Чыгыш Каара-  
ханийлердин улуу каганы болуп калган.  
1103-жылы дүйнөдөн өткөн бул каган өз  
доорунда түрк адабиятына жана маданиятына кыйла көнүл бурган болуу  
керек. Анткени дал ушул чыгармасын арнаган Жусуп Баласагуниге ал  
жогорку ордо кызматын — «улуу атайын хажиптики» («Улуг хасс ха-  
жиб») ыйгарган.

Жусуп Баласагуни өзүнүн чыгармасы — жанрдык жактан араб-тажик  
мусулман адабиятында бар болгону менең, жаны мусулман адабиятын түп-  
төп жаткан өз элинде алгачкы саамалык эмгек экендигин айткан. Бул жаг-  
дайды да каган туура баамдай алгандыр. Айтмакчы, дал ушул кагандын  
түшүнди жашап жана «Кашкардын тарыхы» эмгегин жана бир катар ди-  
ний чыгармаларын жазып кеткен окумуштуу Абу-л-Футух ал-Алмайи эле.

## ЖУСУП БАЛАСАГЫН

# КУТ АЛЧУ БИЛИМ

ДАСТАН

Байкын түрк тилинен  
Жотирбек  
Төлөөтөн Қозубеков

ДАСТАН

ФРУНЗЕ  
«КЫРГЫЗСТАН»  
1988

«Кутадгу билиг» китебинин кыргыз-  
ча басылмасы — «Кут алчу билим»  
дастанынын титулдук бети.

Жусуп Баласагуни качан дүйнөдөн кайткандыгы, кайсы жерде көмүлгөн туралуу маалымат жок. Ошондуктан ал 1070-жылдан кийин каза болгон деп салыштырмалуу айтылып келет. XX к. 80-жылдардан тартып Кашкар аймагында Жусуп Баласагунинин күмбезүү катары кастарланган күмбэз дагы да илимий далилдөөгө муктаж. Анын көөнергүс мурасы мусулман түрк калктарынын кийинки жазма адабиятына жаны жол салган философиялык-дидактикалык маанайдагы чыгарма катары бааланат. «Кутадгу билг» баштаган тамырдан кийин борбордук азиялык түрк калктардын ортоқ жазма адабияты азық алыш өнүккөн.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Каражанийлер доорунда кайсы таптык-социалдык катмарлардын (маселен, хан, бек, бий, аскер башчы, соодагер, көп енерчү, дыйкан, кечмөн малчы, күп, күн ж.б.) билим алуу учун мүмкүнчүлүктөрү көп болгон?
2. Билим алуу кайсы тилде жана кайсы жазууну колдонуу менен жүргүзүлгөн? Медресесинин мектептен айырмасы болгонбу? Кыргызстандын аймагында ошол доордо жогорку окуу жайлары бар беле?
3. Борбордук Азиядан Каражанийлер доорунун алдында жана алардын учурунда кайсы чыгаан илимпоздор чыккан? Алар кайсы тармак боонча эмгектерди жаратышкан?
4. Жусуп Баласагуни туулуп-өскөн шаар кайсы өрөөндө жайгашкан? Анын ордун картадан көрсөтүп бергиле.
5. Жусуп Баласагуни кайсы мезгилде туулган? Анын чыгармасынын атальышы жана мазмуну туралуу айтып бергиле. Акын аны качан жазып буттүргөн жана кимге арнаган? Акынга эмне деген ордолук бийик даража ыйгарылган?
6. Жусуп Баласагунинин чыгармасы «Кутадгу билг» дидактикалык (насаатчыл) мүнөздө экенин кантит тушундуруүге болот? Анын илім-билимгө чакырган сойлору азыркы тапта маанилүүбү?
7. Жусуп Баласагуни качан жана кайсы жерде өлгөнү так маалымбы? Анын мурасы кайсы элдердин адабиятына таасир тийгизген?

### § 9. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Диваны»

Каражанийлик чөлкөмдердөгү маданий чордондор. Каражанийлер каландыгынын башкы борбор шаарлары Баласагун жана Кашкар, Батыш Каражанийлердин ордо шаарлары Өзгөн, Самарканндар гана эмес, мурдатан келе жаткан маданияттын, илимдин жана билимдин жергиликтүү чордонунан болгон бир катар башка шаарлар да болгон. Алардын арасында Бухара, Шаш (Ташкент), Тараз, Ыспыхаб (Чымкент), Ош, Хотан сыйяктуу шаарлар да бар эле. Ал эми Тенир-Тоо аймагында мурдатан дубандык бектердин отурган жайы болуп, кийинчөрөэк каражанийлик аймактык борборлорго айланган Барсан, Атбаш шаарлары да өз аймагы учун маданият чордонуна айланышкан.

Барсан шаары Ысык-Көл өрөөнүндөгү азыркы Барскоон жергесинин аймагында жайгашып, орто кылымдарда гүлдөп-өскөн шаар болгон. «Барсан — көлдүн жээгиндеги көркөм курулган бай шаар» деп X кылымдагы

«Худуд ал-аалам» географиялык эмгегинде эскерилет. Бул шаардын аймактагы саясий ролунун чон болгондугунаң улам Ысық-Көлдү да кәэде «Барскандың көлү» деп атап коюшчу.


Барсан шаарында Каражанийлердин Ысық-Көл аймагын жана анын сыртын бийлеген дубандык беги отурган, бул дубандын көз караптысыз каржылык саясаты үчүн бек өзүнүн тыйынын да чектирген. Барскандың тыйын сарайынан чыккан XI қылымга таандык айрым тыйындар археологиялык казуулар маалында табылды. Барсан беги Баласагууда, кийин-черәк Кашкарда отурган Чыгыш Каражанийлердин бийлигин тааныган. Азыркы доорго чейин тиешелүү архитектуралык эстеликтери сакталбасада, жалпы эле Каражанийлердин чордондук шаарларындай эле бул жерде да жума намазга мусулмандар жыйылуучу чон мечиттер, алардын алдындағы мектептер жана китеңкалалар, жогорку окуу жайы — медресе болгондугунаң күмен жок.

**Махмуд Кашгари (Барскани).** Мына ушул Ысық-Көл аймагында туулуп-есүп, дүйнөгө XI қылымдагы эн залкар түркологиялык энциклопедияны калтырып кеткен аалым Махмуд Кашгари (Барскани) болду. Анын санжыралык аты-жөнү төмөнкүдөй иретте берилген: *Махмуд ибн Хусейн ибн Мухаммед*.

Демек, Махмуддун атасы — Хусейн, ал эми чон атасы — Мухаммед. Өз эмгегинин бир нече жеринде Махмуд ал-Кашгари өзүнүн тектүү жерден чыккандыгын, болгондо да Каражанийлер кагандыгын негиздеп, бийлеп келген бабалардын урпагы экендигин кыйыр белгилейт. Маселен, «бул ки-тептин автору Махмуд айтат: ушул эле жагдайдан улам биздин эмир бабаларыбызы (огуздар) «хэмир» дешчү», — деген саптар жолугат.

Махмуд өзүнүн чон атасы жана бабалары дал ушул башкаруучу династияга таандык экендигине сыймыктанган. Эмгегинин дагы бир жеринде ал өзүнүн ак сөөк, тектүү экендигин баса белгилейт:

«Мен өзүм алардын (каражанийлик түрктердүн) типи өткүр чеченинен, айтаары ачык жетигинен, көөденү таза тетигинен, ак сөөк тектүүсүнөн, найзасы таамай эптуусүнөн болуум менен бирге, түрк, түркмән-огуз, чигип, йагма, кыргыздардын калааларын жана талааларын изилдедим, алардын тилдерин жана нақыл сөздөрүн ззэнге туттум».



Махмуд Кашгари.

Махмуд Кашгаринин жеке санжыралык тизмеси тууралуу илимде алгачки ирет жоромолун жазган көрүнкүтүү украин чыгыш таануучусу, академик Омелян Прицак анын Каражанийлердин бийликтеги династиясына таандык экендигин тастыктайт. 992-жылы (хижранын 382-жылы) Баласагундан чыгыш, Мавераннарга жорттуул жасап, алгачки ирет Саманийлердин Бухара шаарын басып алууга жетишкен бек (арабча «эмир») — Аруун (Харуун) ибн Сулайман ибн Сатук Буура каган академик О. Прицактын далилдөөсүнө караганда, Махмуд Кашгаринин чон атасы Мухамеддин чон атасы эле.

«Дивану лугати т-турк» чыгармасынын бир жеринде төмөнкүдөй саптар бар: «Бул китептин автору Махмуд айтат: ушул эле жагдайдан улам (тактап айтканда, үндү «а» тыйбыши менен башталчу сөздөрдүн алдына огуз урууларынын тилинде «х» тыйбышиң кошуп айттуудан улам. — Т. Ч.), алар биздин эмир бабаларыбызды «хэмир» дешчү. Себеби огуздар «эмир» деп айта алышпайт. Алар... «хэмир» деп сүйлөщөт. Ал эми түрк өлкөлөрүн Саман уулдарынан (Саманийлерден) женип алган биздин эмир атабыз «Бахаркин»<sup>1</sup> деп аталчу экен».

Бул бек — Аруун ал-Хасан ибн Сулайман — кара кагандык үй-бүлөдөн чыккан таасирдүү өкүмдарлардан болгон. Анын «Буура-каган», деген титулу да бар эле. (Каражанийлер «Буура-каган», «Арслан-хан» сыйктуу кошумча ысымдарды алышчы. Аларды калк атынан айттай, тек гана бул титулун айтып, ыйбаа кылыш жүрчү салт да болгон.) Аруундун уулу Жусуп Кадырхандын уулу Мухаммед дароо эле чон бийликтеги жете койгон эмес.

Сатук Буура-кагандын бул урпактары көбейе берип, XI ылымдын алгачки чейрегинде эле алардын баарына бирдей бийлик жетишпей, кээлери чакан аймакка бек болсо, кээлери ири чөлкөмдердүү башкарышкан. Айрым чөлкөмдердүн өз алдынча кыйла укуктары болгон.

Маселен, Ысык-Көл аймагынын башкы шаары Барсканды бийлиген каражанийлик бек өз алдынча тыын чектирип, өз атын жаздырууга укуктуу болгон таасирдүү өкүмдар эле. Албетте, бул тыындарга каражанийлик жогорку кагандын ысымы да түшүрүлүп турган.

Биздин күндерге чейин келип жеткен каражанийлик аймактык тыындардын арасында бир канча барскандык тыындар да учурдайт. Алар 1048—1058-жылдардын ортосунда (хижранын 440-жылдардын ичинде) чегилген экен<sup>2</sup>. Бул доордо Ысык-Көлдү бийлиген бек «Шамс ад-Давла Арслан-элик» («Дөөлөт ~~ибн~~ Арслан-Мамлекет башкаруучу») деген титулга өз болгону алиги тыындардан айгинеленет, бирок анын өз ысымы кандай экени тыындарга түшүрүлчү эмес. Анын атын тыындардагы маалыматты башка булактарга салыштыруу аркылуу гана аныктоого болот. Омелян Прицак жана

<sup>1</sup> Түркиялык илимпоз Бесим Аталаи «Дивандагы» бул дурус окулбай калган, кечүрмөчү жанылыш жазып алган жоромолдонгон сөзүү «Хэмир-тегин» катары ондоп окууну сунуш кылат.

<sup>2</sup> Сакталып жеткен тыындардын айрымдары 448-хижра жылы (1056—1057-жылдарда) чегилген. Калган тыындардагы ақыркы сан так окулбайт.

# كتاب دیوان لغات الترك

باب محمود بن الحسن بن عبد الله عزى زجدة آنثه مع



لِكَوْنِيْرِ لِحَمْدَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٢  
دَلَامَدَهُ الرِّزَاقَ إِسَاؤُوكَرِيْلَهُ مَلَكَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٣  
وَبَرَادَلَهُ الرِّعَالَهُ مَلَكَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٤  
بَاعِلَهُ بَارِسَنَهُ مَلَكَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٥  
وَلَوَرَدَهُ دَلَامَدَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٦  
دَلَامَدَهُ سَلَمَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٧  
وَلَلَّهُ فَلَمَّا تَعْلَمَهُ مَنْعَارَهُ وَلَسَانَهُ  
لَرَفَعَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٨  
وَسَقَلَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ١٩  
وَلَلَّكَ لِلَّرِدَسَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٠  
لَوَسَالَهُ كَهْرَاسَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢١  
مَلَهُ دَلَامَدَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٢  
إِنْجَلَهُ دَلَامَدَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٣  
إِلَيْهِ عَالَهُ قَصْلَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٤  
كَسَرَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٥  
الْأَرْكَهُ سَفَرَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٦  
وَبَادَرَهُ لِهَمْسَتِيْرِ بَابِ ٢٧

M. Кашгаринин «Диванынын» жалгыз кол жазмасынын 1-бети.

кыргыз окумуштуулары бол барскандык бекти Махмуд Кашгаринин өз атасы — Хусейин ибн Мухаммед деп далилдешүүде.

«Диванда» да Барсан шаары тууралуу маалыматтардын биринде: «Махмуддун атасы — ушул шаардан болот», — деген эн баалуу кабар камтылган.

فَنَفَلَ سُونَّا زَيْنَدَلَادَ وَلَخْغَامِلِلَمِنْ الْهَبِشَارِشَادَ ذَكَرَهُ الْأَحْمَدَ 263  
 بَاكَسَيَ السَّيَّارَجَ نَفَلَ الرَّبِيعِيَ أَلَيْنَاطَالَغِيَ الْأَمِيرَجَارِ  
 بَعْدَ أَنْ تَفَلَ بَارِزَوْزِدَلَادَ لَهَادِهِ لِلْكَسِرَغَيِلِسَوْزَهِ زَيْدَكَدِ  
 أَيَرَعِيْعَ خَارِلَادَهُ خَارِلَادَهُ دَكَيِّلَهَادِهِ وَهَرَزَ بَارِزَهَادِهِ  
 دَنِدَلَ الْمَكَانِتَرَادَيِّلَهَادِهِ بَيْرِهَادِهِ غَيَرِهَادِهِ بَيْرِهَادِهِ  
 وَبَيْنَ بَيْنَ مُسَوْزَهِ زَيْنَدَلَادَهَادِهِ كَذَلِكَ كَلَنَصَهَادِهِ  
 تَلِإِرَادَاتِنَادَهَادِهِ فَنَعَلَهَادِهِ لِلْمَعِنَدَهَادِهِ كَذَلِكَ كَلَنَصَهَادِهِ  
 بَوْرَيَقَهَادِهِ لَهَادِهِ أَرْغَارَهَادِهِ بُوزِجَهَادِهِ قَاهِمَ الْعَالَمَهَادِهِ كَذَلِكَ كَلَنَصَهَادِهِ  
 دَنِزَهَهَادِهِ وَهُونَنِيَهَادِهِ عَرْقَارَشَهَادِهِ وَلَهَادِهِ دَنِزَهَهَادِهِ  
 أَهَهَادِهِ كَلَنَصَهَادِهِ الْأَلَنَلَرَوَرَهَادِهِ بَاهِهَادِهِ لَهَادِهِ وَلَاهَادِهِ بِهِهَادِهِ  
 وَنَعَلَهَادِهِ أَرْشَكَهَادِهِ شَرَقَهَادِهِ أَلَهَادِهِ بَاهِهَادِهِ لَهَادِهِ وَلَاهَادِهِ بِهِهَادِهِ  
 أَنْ سُونَّهَادِهِ حَلَلَهَادِهِ لِلْفَرِسَهَادِهِ سُونَّهَادِهِ بَاهِهَادِهِ لَهَادِهِ وَلَاهَادِهِ بِهِهَادِهِ  
 أَوْلَاهَادِهِ جَمَعَهَادِهِ بَهَارَسِنَاكَهَادِهِ وَنَعَلَهَادِهِ لَهَادِهِ سَاهَادِهِ  
 غَنَتهَادِهِ وَدَسَلَهَادِهِ التَّغُولَسِلَانَسِنَاهَادِهِ وَنَعَلَهَادِهِ لَهَادِهِ سَونَّهَادِهِ  
 اَهَهَادِهِ دَمَعَهَادِهِ الْقَطْمَلَالَتَرِغَيِّهَادِهِ وَنَعَلَهَادِهِ دَهَاهَادِهِ  
 الْهَرَزَهَادِهِ لَهَادِهِ اَزِنْكَسُونَهَادِهِ لَهَادِهِ الْهَلَلَسِلَهَادِهِ  
 لَعَهَغَرَشَهَادِهِ هَانِزَهَادِهِ وَنَفَلَالَهَادِهِ لَهَادِهِ مَازِدَهَادِهِ سُونِيَهَادِهِ  
 الْعَدَلَهَادِهِ

M. Кашгаринин «Диванынын» жалгыз кол жазмасынын 262-б — 263-а беттери.

Башка ар кыл түрк журттарына караганда да, Ысык-Көл аймагы тууралуу, анын калкынын салты, тилдик айырмачылыгы, чарбасы, ашуу-белдери, уруулары жөнүндө Махмуд Кашгари өз «Диванында» кенирирәэк маалымат берет. Ал түгүл дүйнөнүн тегерек картасын да тиркеп, анда Жердин чордону катары Ысык-Көл жана аны курчаган Тенир-Тоо аймагы көрсөтүлген. Аладын бир тобу азыркыга чейин сакталган.

Маселен, «Бедел-Арт — Уч (шаары) менен Барскандын ортосундагы бир ашуунун аты. Өтө опуртапдуу ашuu» деген маалымат учурайт. (Азыр да Ысык-Көлден Чыгыш Түркстанга кеттүү бол ашууну кыргыздар Бедел деп аташат. «Арт» («ашуу») сезү борбордук азияллык элдердин ичинен кыргыз тилинде гана сакталганнын, андан тышкary Алтай-Саян аймагында — кыргыздардын тарыхый журттарынын биринде жолугаарын жер-сүү аттарын иликтеген топонимчилер белгилешет.)

Махмуд Кашгари дал ушул кагандык династияга таандык үй-булөдө Барскан шаарында хижранын IV кылымынын 20-жылдарынын ичинде (1029—

1038-жылдардын аралыгында) туулгандыгын О. Прицак ж.б. окумуштуулар жөромол кылышууда.

Ысык-Көлдөгү балалык чагынын эскермеси катары Махмуд Кашгаринин бир балдар оюну тууралуу маалыматын айта кетели. Оюн «мөнүз-мөнүз» (байыркы тилибизден көртөргөндо — «мүйүз-мүйүз») деп аталган. Балдар көл жээгиндеги нымдуу күмдү сандарынын арасына үйүп алышып, тизелеп отурушат. Аナン колдору менен күмдү урушат. Ошол маалда оюн башчысы аларга: «Мөнүз—мөнүз» («мүйүз-мүйүз») деп айтат. Калгандары: «Эмне мүйүз?» — деп сурашат. Оюн башчысы мүйүздүү жаныбарлардын биринен сала экинчисин атап кирет. Оюндун катышуучулары аны кайталап турушат. Эбин таап тигилдерди жанылтуу үчүн оюн башчысы айбанаттардын арасына мүйүзү болбогон төө, эшк сыйктуулардын аттарын да кошууга аракеттениет. Оюнда жыдып калган баланы кармап, сууга ыргытышат же түртүп жиберишет. Тестиер балдардын жаныбарлар дүйнөсүн таануусу, тапкычтыгы арттырылган бул оюн Махмуддун көл жээгинде откөн балалык кези менен байланыштуу экендигинен шек туудурбайт.

Махмуддун тоо атасы Мухаммед ибн Кадыр-хан Жусуп ибн Аруун ал-Хасан да өз чон агасы Аруун сыйктуу эле «Буура-хан» титулун алган. Мухаммед ибн Кадыр-хан бийликтөө дароо эле келе койгон эмес. Анын атасы Кадыр-хан Жусуп өз доорунда Каражанийлерди кыйла чындал, Хотан шаарын жана анын айланасын басып алыш, өлкөнү чыгыштагы эн ири мусулмандык мамлекетке айланырган. Кадыр-хан Жусуп 1024-жылдан тартып улуу кагандык тактыда отуруп, 1032-жылы декабрда (хижранын 423-жылышында мухаррам айында) каза болгон. Анын уч уулунун орточусу Мухаммед такты учун ич ара күрөш маалында Чыгыш Каражанийлердин улуу кагандык даражасын өз агасы Арслан-хандан тартып алган. Араб тарыхчысы *Ибн ал-Асиридин* жазгандына караганда, оболу Арслан-хан келип, иниси Мухаммеддин жергиликтүү аймактык бийлигин тартып алууга аракеттениет, бирок женилип гана тим болбостон, тактысынан да айрылган. Мухаммед Буурахандын «*Кавам ад-даула*» («Мамлекеттин таянычы») деген да ылакап аты болгон.

Мухаммед Буура-хан өзүнүн көзү тириүү кезинде эле мураскорун аныктоону чечкен жана улуу баласы Хусейин Чагры-тегинге улуу кагандык тактыны откөрөөрүн айткан. Бул факт араб тарыхчысы Ибн ал-Асири (XIII кылымдын башы) тарабынан мындайча белгиленет: «Андан сон Буура-хан бийликтегизини Хусейин Чагры-тегин деген ысымдуу улуу баласына откоруп берип, аны өзүнүн калайык алдында жарыяланган мураскору кылыш койду». Бул окуя, демек, Мухаммед Буура-хандын көзү тириүү учурда, хижранын 449-жылышынан (1057—1058-жылдар) кеч эмес маалда орун алган.

Улам жаны бийлик баскычына көтөрүлгөн сайын караханийлик урпактардын даражалык аты (титулу) да жогорулат турган. Хусейин («Чагры-тегин») дагы зоболосу көтөрүлгөн кезде «Арслан-тегин» жана «Арслан-элик» деген атка да конгон. Барсан шаарын жана Ысык-Көлдү башкарған бул инсан хижранын 440—449-жылдарында (1048—1058-жылдарынын ара-

лыгында) чектирген тыйындарда дал ушул «Арслан-тегин» жана «Арслан-элик» титуллары аймактык бектин төбөлдүк наамы катары учурайт. Айрым тыйындарга Хусейин өзүнүн бул аттарынан тышкary жогорку каган болгон өз атасынын «Буура-хан» деген наамын да чектирген.

Буура-хандын ууктурулуп өлтүрүлүшү. Хусейиндин мураскор жарыяланышын Мухаммед Буура-хандын токолу (кичүү аялы) каастарын тигип каршы алган. Бул тууралуу тарыхчы Ибн ал-Асир өз эмгегинде төмөнкүдөй маалымат калтырган: «Ал эми Буура-хандын дагы бир аялы бар эле. Анысынан да хан уул көрүп, ал али кичине эле. Бул окуя (байбиче канышадан туулган Хусейиндин мураскор жарыяланышы алиги аялын кыжырданты да, ал аны (Буура-ханды) ууктуруул салууну чечти...».

Айтмакчы, «Диванда» да Махмуд Кашгари бул окуяга тиешелүү маалымат келтирген: «Сыгун-Самур — бир жайдын аты. Бул жерде Буура-ханга уу ичирилген». Демек, азыр Суусамыр деп өз атын ушул күнгө чейин сактап жеткен бул жайллоодо (Баласагундан ал анча алыс эмес) отурган чагында, Буура-хан ууктурулуп өлтүрүлгөн экен. Бул ордо козголону маалында Буура-хан эле эмес, анын үй-бүлөсүнүн бир канча мүчесү, алардын ичинде анын бир тууганы Арслан-хан ибн Кадыр-хан Жусуп да өлтүрүлген. Профессор Өмүркул Караев бул сарай козголону — хижранын 449-жылы (1056—1057-жылдардын ичинде) орун алган деп жазган фарсы тарыхчысы *Бейхаки* (XI кылым) берген маалыматты чындыкка төп деп эсептейт.

Махмуд Кашгаринин атасы Хусейин деле дал ушул ордо төңкөрүшү маалында анын мураскор катары жарыяланышына каршы чыккандар тарабынан өлтүрүлгөн.

Жер кезүү. Мына ушундай тагдырдык тар жол, тайгак кечүүлөр Махмуд Кашгарини өз ата журтуунан качууга аргасыз кылган. Анын түрк калктырынын жүрттаратын кыдырып, тилдерин, маданиятын иликтеши ушул ордо төңкөрүшүнөн сон башталган. Өтө алышы аймактарда анын «Кашгари» деген ныспа алыши жалпы Чыгыш Каражанийлердин баш калаасы катары XI кылымдын экинчи жарымында Кашкар шаарынын саясий маанисинин артыши менен байланыштуу эле.

Махмуд Кашгари өзү түздөн-түз кезип чыкканы эч шек туудурбаган жерлер катары азыркы Ысык-Көл, Чүй, Борбордук, Батыш жана Чыгыш Тенир-Тоо, Жети-Суу, Чыгыш Түркстандагы өрөөндүү жерлер, Фергана аймагы, жалалы Мавераннарх, Ортоңку Чыгышта — Хорасан аймагы, Барсан, Баласагун, Кочкор-Башы, Өзгөн, Кашкар, Бухара, Нишапур, Багдад сыйктуу шаарлар менен аймактарды көрсөтө алабыз.

Ал эми батышта — Итил (Волга) бою, Түндүк Кавказдагы жана башка чыгыш европалык аймактардагы кыпчак журттары, чыгышта — Кем (Эне-Сай), Өтүкен (Түндүк Монголия) сыйктуу аймактарга Махмуд Кашгари өзү жетпей эле, ал жерлерден келгендер жана ал жактарга барган соодагерлер сыйктуу ар кыл инсандардан маалымат толтогон.

Махмуд Кашгари таптакыр барбаган, бирок өз картасында же «Диванынын» текстинде әскере кеткен тарыхый жана уламыштык аймактар да

бар. Алардын ичинен тарыхта болгон өлкөлөр — Жабарка (Жапон өлкөсү), Син менен Масын («Манас» дастанында — Чын-Мачын), тактап айтканда, Түндүк жана Түштүк Кытай, Индия, Рус (байрык орус жергелери), Мажар (азыркы Венгрия жана ага жамаатташ аймактар) бар. Ал эми тек гана уламышта болгон жайлар, өлкөлөр жана элдерге Көк мелжиген шаар, Аялдар шаары, йажуж жана мажуж элдери (Библияда — гог жана магог, «Манас» дастанында — Анжы-Манжы деп берилген), Искендер Зул-Карнайндын (Кош Мүйүздүү Александр Македондуктун) дубалы ж.б. кирет.

«Дивандагы» бул мол маалымат башка орто кылымдык булактар менен салыптырылып иликтенүүде. Махмуд Кашгаринин өөзү чийген түстүү, тегерек дүйнөлүк карта Борбордук Азиядан чыккан түрк мусулман калктырының өкүлү жаратып, өз элинин дүйнө таанымын чагылдырган эн алгачкы картографиялык чыгарма болуп саналат. Анын мындай карталык үлгүсү кийинчөрөк да эч ким тарабынан кайталанбагандыгы да белгилүү.


«Дивандын» жаралыш мезгили жөнүндө сез. Он чакты жылдай жер кезип, мол маалымат топтогон Махмуд Кашгари чыгармасынын азыркы вариантын Селжук династиясы бийлеп турган Ортонку Чыгыш аймагында бүтүргөн.

«Дивандагы» маалыматтардын негизинде бул чыгарма хижранын 464-жылы Биринчи жумада (жумада ал-уула) айынын 1-күнү (1072-жылдын 25-январында) башталгандын, хижранын 469-жылы түркче мучөл эсеби менен — жылан жылы (1077-жылы) жазылып бүткөнүн билебиз. Бул машакат менен бүткөн эмгегин Багдад шаарында отурган Аббасийлик халиф<sup>1</sup> Абу-л-Касым ал Муктади би-Амрилла багыштоого ниеттенип жатканын автор эмгектин кириш белүмүндө жазат.

«Дивандын» түзүлүшү. Махмуд Кашгари «Дивану лугати т-турк» («Түрк тилдеринин сез жыйнагы») атаган бул энциклопедиялык мүнөздөгү чыгарма кириш белүмдөн жана негизги сөзүлүмдөн турат. Сөздүктүн кириш белүмү түрк калктырынын тилин жана маданиятын үйрөнүүнүн етө олуттуулугун ачып берүүгө арналып, түрк калктырынын кайсы жерлердө байырлашаарын, алардын тилдик-диалектика айырмалуу өзгөчөлүктөргө ээ экендигин сыйпаттайт. Дүйнөнүн тегерек картасты да кириш белүмдүн мазмунун тастыктап берүүгө арналган.

Китептин негизги белүмү түрк сөздөрүнүн (етиш, зат атооч ж.б.) арабчага сүспак көторулушу менен чектелбей, текст ар кыл этнографиялык, географиялык, диалектологиялык, фольклордук жана башка кошумча маалыматтарга ширетилип берилген. Дал ошондуктан анын бай мүнөзү «энциклопедиялык чыгарма» деген баага татууда.

<sup>1</sup> Халиф — арабчадан «орун басар» деп көторулат. Мухаммед пайгамбардын орун басары катары мусулман дүйнөсүндө рухий жана саясий жетекчilikти жүргүзгөн бийлик эгеси «халиф» аталаан. Ал эми Абу-л-Касым Абдулла иби Мухаммед ал-Муктади би-Амрилла хижранын 467-жылы (1075-жылы апрелде) бийликтө келип, 487-хижра жылы (1094-жылы февральда) өлгөн. Саясий жактан ал огуз түркторунун Селжук уруусунаң чыккан сүлтандарга көз каранды болгон.




Дүйнөнүн Махмуд Кашгари түзгөн тегерек картасы.

# ЧЫГЫШ

ТҮНДҮК

ТҮЛТҮК



Махмуд Кашигинин дүйнө картасындагы Борбордук жана Чыгыш Азия. XI қылым. Т. К. Чоротегиндин көтөрмөсүнде.

«Дивандын» айрым маалыматтары борбордук азиялык түрк калктарынын эл аралык карым-катнашын да чагылдырат. Маселен, сатыкка чыгарылбышту ошол кезде эле «товар» деп аталған. Кытайдан келген жибек кездеменин ар кыл түрлөрү кытайча аты менен берилген. Маселен: «Лухтай—кытайлык кызыл жибек. Ага майда сары тыйындар чөгөрүлөт» деп бир жерде жазылса, экинчи бир жерде: «Буга — Индиядан алынып келчу бир дары-дармектин аты» деген кабар учурайт.

Кээ бир коомдук, маданий, музикалык, географиялык, чарбалык ж.б. терминдер «Диванда» кандайча берилсө, азыркы кыргыз тилинде да дээрлик өзгөрүсүз сакталып калган. Алардын арасында азык (байыркы түрү — азук), арт, бий (бүдик), жардык (йарлыг), жуушаш (жевшан), идиш, кирпич, ко-

муз (кобуз), көмөч, кымыз, сенир, үтүк, үкөк ж.б. сөздөр, ал түгүл макалдар да бар.

«Дивандын» жападан-жалғыз көчүрмөсү гана биздин күндөргө жетти. Аны Иранда туулган Мухаммед иби Абу Бекр ас-Сави ад-Дымашки хижранын 664-жылы шаввал айынын 27-сіндегі (1266-жылы 1-августта) көчүрүп бүткөн. Бул көчүрмөчү автордун Махмуд Кашгаринин өзү жазған түп нусқадан көчүргөнүн эмгектин сонуна кошуп жазып койғон.

Бул чыгарманын *ас-Сави ад-Дымашкы* даярдаган нускасы XX ғылымдын башында гана Түркияда кокусунан табылып, Али Эмири, Килисли Муаллим Рифат ж.б. тарабынан 1915—1917-жылдары илимге киргизилген. Бул нуска Стамбул шаарындагы Улуттук (Милләт) китепканасында сакталып турат. Азыркы тапта «Дивандын» түркче, өзбекче, уйгурча, англischе көтөрмөлөрү толук жарыяланған. Қыргыз, казак, орус, кытай, немис тилдерине азырынча «Дивандын» ар кыл белүктөрү гана көтөрүлгөн жарыяланған.

**Башка илимий эмгеги.** Махмуд Кашгари көп чыгарма жазғанбы, же жокпу, айтуу кыйын, бирок анын бизге жетпей калған дагы бир чыгармасы болған. «Китабу жавахири н-нахв фи лугати т-турк» («Түрк тилдери тууралуу синтаксистин көөхарлары (маңыздары)») аттуу бул чыгарма да араб тилиндеги жазылған. Турк тилдеринин грамматикасына багышталған бул китеп азырынча табыла элек. Ал тууралуу эскерген жападан-жалғыз булак — Махмуд Кашгаринин «Диваны» болуп саналат.

Азырынча Караканийлер доорунун эн чыгаан окумуштуусу болғон Махмуд Кашгаринин (Барсканинин) *качан жана кайсы жерде олғандыгу, сөөгү кайсы жерге коюлғандыгы тууралуу так маалымат жок*. Ал эми айрым шинжан-уйгурстандык окумуштуулардын Кашкардын жанындагы Опол кыштагында кийинки эле доордо курулган күмбездү Махмуд Кашгариге таандык деп 1980-жылдардын башында жарыялашы илимий негизге ээ змес экендиги айгинеленди.

Махмуд Кашгаринин көнөнөргөс илимий чыгармасы жалпы түрк калктырынан ортоқ маданий мұрасы болуп саналат.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Караканийлер доорундагы илимий жана маданий чордондор катары кайсы шаарларды атай аласына?
2. Барсан шаары кайсы чөлкөмдүн чордону болғон. Анын ордун Кыргызстандын картасынан көрсөтүп бергиле.
3. Махмуд Кашгаринин ата-бабаларынын санжыралык тизмеси кандай болушу мүмкүн? Махмуд Кашгари качан туулган деген жоромол бар?
4. Анын атасы Хусейин менен Караканийлердин кайсы екулу оқшоштурулууда? Сыгун-Самур деген жер менен кайсы окуя байланыштырылған?
5. Махмуд Кашгари кайсы элдерди жана жерлерди қыдырган? Ал өз эмгегин качан жаза баштаган жана качан аяктаган?
6. «Дивану лугати т-турктүн» жалпы түзүлүшү, анда камтылған маалыматтар тууралуу айтып бергиле. Махмуд Кашгари чийген дүйнөнүн картасы эмнеси менен айырмаланат?
7. «Дивандын» канча нускасы биздин күндөргө келип жеткен? Аны ким көчүргөн? Бул нуска кайсы шаардын китепканасында сакталууда?

8. Махмуд Кашигаринин дүйнөдөн качан өткөндүгү түурапуу кандай маалымат, жоромолдор бар? Анын бейнеси Бишкектеги кайсы эстеликте жана ким тарабынан нағылдырылган?

9. Махмуд Кашигарини түрк элдеринин ичинен бир гана элдин бабасы катары нектеп көрсөтүүгө эмне үчүн мүмкүн эмес?

10. Анын картасында жер-сүү атальштарынын Ала-Тоого тиешелүүлөрүн азыркы картадагы орундарына салыштыргыла.

## § 10. Караканийлер кагандыгы XII кылымдын башында.

### Чыгыштан кара кытайлардын жапырыгы.

#### Кара кытай мамлекети

Караканийлер XII кылымдын башында. Эгерде XI кылымдын ортосуна чейин Батыш жана Чыгыш Караканийлердин өз ара алакалары кыйла чын болсо, ал эми опол кылымдын акыркы үчтүгүндө алардын саясий тарыхы таптакыр эки башка өнүгүп, иш жүзүндө алар болек мамлекеттерден болуп калышкан. Чыгыш Караканийлерди мурдагыдай эле Кашкар менен Бала-сагунду түздөн-түз байлеген каган башкарған. Батыш Караканийлердин саясий чордону Өзгөндөн Самарқандга көчкөн.

Бул эки мамлекетке туруктуу баш ийген аймактардан тышкary, айрым ортодогу (буфердик, же өткөөл) аймактар кәэде бул экиге жиктелген династиянын чыгыш бутагына, кәэде батыш бутагына баш ийип турушкан.

Чыгыш Караканийлер дайыма ислам динине кирбекен чыгыш түрктөрү менен жоолашып турушканы белгилүү. Ал эми XII кылымдын башында Ички Азиядагы эл аралык абал ого бетер татаалдашкан. Чыгыш түрктөрүнүн өздөрү чыгыштан улам кысып келген башка көчмөн элдердин кысымына көбүрөөк кабылышып, натыйжада алар улам Караканийлердин жерин карай журт которуп келүүге мажбур болушкан. Мындай журт которуулар XI кылымда деле орун алып турган. Маселен, тарыхчы Ибн ал-Асир 1043-жылы сентябрь айында каапыр түрктөрдүн он мин түтүндөй кишиси ислам динин кабыл алганын жазат. Чыгыш тенир-тоолук бул түрктөрдүн арасында айрым кыргыз уруулары да болгон. Эмгегин 1120-жылы жазган дарыгер жана этнограф Шараф аз-Заман Тахир Марвазинин кыргыздар мусулмандарга коншу болгондон тартып мурдагы сөөк коюу жерөлгөсүн таштап, сөөкту жерге коюу жерөлгөсүнө еттү деген маалыматы да эн кеч дегенде XI кылымга таандык. Бирок бул кыргыз топтору Караканийлердин чыгыш аймагында жашашкан.

Ал эми кийинки кылымдын башында Ички Азиянын теренинен — Монголия менен Батыш Кытай (Хэси өткөөлү) тараптан Караканийлердин чыгыш чектерине чейин жирип келген чыгыш түрктөрүнүн жаны толкуну билүү кечтү таптакыр башкacha кырдаалда жүзөгө ашырышты: алар өздөрүнүн өз алдынча этнос катары сакталып калышы үчүн батыш тарапика — Тенир-Тоо аймагына ооп келүүгө мажбур болушкан. Калган түрк калктыры ақырындан Ички Азиянын жаны кожоондары монгол тилдүү калктаар менен камыр-


жумур болуп, кош тилде сүйлөп, айрым уруулары бара-бара өз тилдерин да уннушкан. Маселен, бир кезде түрк тилинде сүйлөгөн ички азиялық татарлар бара-бара монголдошкон. Түрктерден жана монголдордон турган уруу бирикмелери (маселен, сегиз урууну баш коштурган найман бирикмеси) куралган. Алардын бир даары чыгыш түрктөрүнүн орто кылымдардын эрте мезгилиниң бери тутуп келе жаткан несториандык (христиандык), манихейлик, бутпарастык диндерин ездерүнө кабылдашкан, тарыхта уйгур жазмасы делген чыгыш түрк жазмасын ездештүрушкөн.

Дал ушул этностор аралык процесс Ички Азияда акырындап өнүгүп жаткан маалда Түндүк Кытайда башкача саясий окуялар орун алды. Тили жагынан монголдордун байыркы бутагына текстеш болгон кидандар (орхон түрк жазмаларында бул эл қытас деп аталган) Түндүк Кытайдагы Улуу Ляо (907—1125) аттуу мамлекетинен кол жуушту. Манчжуриянын түндүк аймактарынан селдей капитал кирген чжурчжендер (түпкү теги — тунгус-манчжур элдеринен болгон көчмөн уруулар) бул мамлекетти 1115—1125-жылдары ойрон кылышп, ездерүнүн Түндүк Кытайдагы жаңы кубаттуу мамлекетин — Цзинь династиясы бийлекен ири деөлөттү негиздешти. Чжурчжендердин бул династиясы (1115—1234) кытандардын мамлекетин ойрон кылган сон, кытайлык Сун династиясынын түндүктөгү борбору Кайфенди да басып алышып (1126), бул нагыз кытай династиясын Ханчжоунун түштүгүнө сүрүп алган.

Элүй Даши. Бир катар кытан урууларын өзүнө топтол алыш Элүй Даши аттуу кытан төбөлү Түндүк Кытайдан батыш тарапка ооду. 1124-жылы ал Түндүк Монголиядагы Орхон жергесин басып алды. Ички Азиядагы жаңы мамлекетин ал Бей Ляо («Түндүк Ляо», 1124—1130) деп атаган. Өзүн ал «гур-хан» деп жарыялаган. Бул термин байыркы түркчө «көл-хан», бийлиги көлдей терең жана кубаттуу каган деген сөз менен текстеш. (Түрктерде «дениз-хан», «күн-хан», «ай-хан» сыйактуу да кагандык атальштар болгон.)

Элүй Даши кыргыздын «Манас» дастанында кытайлардын ханы жана баатыры Жолой катары эскерилет. Кыргыздардын ички азиялык топторунун ичинин тенир-тоолук уруулары менен анын согушу фарсы тарыхчысы Жувейни тарабынан жазылып калган. Кыргыздардын бул уруулары Беш-Балык шаарынын жаңындагы аймактарды жердешкен. Кийин бул топтор каршылык көрсөткөнде Элүй Даши бул чыгыш тенир-тоолук кыргыздарга карши жазалоочу жүрүш уюштурганы да маалым.

Чыгыш Караканийлерге каршы чабуулдар. Элүй Даши Ички Азияда өз күчүн топтол, түрк жана монгол тилдүү элдерди, алардын арасында түндүк-батыш монголиялык жана чыгыш түркстандык айрым кыргыз топторун да багындырып, акыры Чыгыш Караканийлер мамлекетине кол салган. Алгачкы ирет анын аскерлери 1128-жылы бул чыгыш мусулман өлкөсүнө чабуул койгон. Бул тууралуу, маселен, араб тарыхчысы Ибн ал-Асир (ХIII кылымдын башы) мындай маалымат калтырган: «...522-хижра жылы (1128-жылы) ас-Сындын гур-ханы Кыйышык Кашкардын этегине абдан көп сандагы аскери менен келип жетти».



XIX кылымда кидандардын (кара кытайлардын) жер которусу.

Ал эми 1130-жылы Чыгыш Каражанийлер мамлекети кидандардан биротоло белүнүп, батышка оогон бул белүгүнүн — *кара кытайлардын* та-ман астында калды.

Кара кытайлар бутпарас (буддизм) динин тутушкан (Ибн ал-Асир кара кытайлардын гур-ханы «манихей болгонун» жазат, бирок бул кабарды тек гана гур-хандын мусулман эмес экендиги катары түшүнүү керек), бирок алардын бирикмесине кирген ар кыл коомдук деңгээлдеги чыгыш түрк жана монгол урууларынын ичинде асманга (тенирге), жерге, ар кыл рухтарга, жансыз заттарга сыйынган калктар да болгон. Кара кытайлардын ак соөктерү кытайлык (ханзу) маданияттын таасирин Улуу Ляо мамлекети маалында алгандыгы белгилүү. Ошондо да алар ездерүнүн тилин, кийим-кечегин, конумуш азық-түлүгүн, маданиятынын өзгөчөлүктөрүн сактап كالуга аракеттенген. Ал эми батышка оогон кара кытайлар өз маданиятына чыгыш түрктөрүнүн да салттарын айкалыштырган.

Алар Тенир-Тоодо негиздеген бул жаны ири мамлекет тарыхта **Кара кытайлар мамлекети** деген ат менен белгилүү. Мамлекеттин борбор шаары — Баласагун шаары болгон. Махмуд Кашгари жашаган мезгилде Баласагун-дун атальштарынын бири — Куз-Ордо («Тескейдеги же түндүктөгү ордо шаар») эле. Ал эми кара кытайлар бул атальштын биринчи белгүнүн сактап, ага чыгыш түрктөрдүн (алардын ичинде кыргыздар менен уйгурлардын) «шаар» маанисендеги «балык» сезүн жалгаштырып, *Куз-Балык* деп атап калышкан. Ушул жана башка чыгыш түркчө терминдер кара кытай төбөлдерүнүн бийлики башкарууда жана жергиликтуу калайык менен алаканы жүргүзүүде чыгыш түрктөрдүн төбөлдерүнө таянганын, алардын социалдык-саясий тажрыйбаларын пайдаланганын айгинелейт.

Каражанийлердин чыгыш аймактары келгиндер тарабынан эки башка усулда башкарылган. Кара кытай гур-ханы азыркы Түндүк Кыргызстан аймагын өзү түздөн-түз башкарган. Ал эми басып алынган башка караханийлик жергиликтуу аймактар болсо Каражанийлер династиясына таандык өкүлдер тарабынан башкарылып турган. Албетте, жалпы көзөмөл гур-ханга тиешелүү эле. Бул саясат Түндүк Кытайдагы түрк тилдүү шато элинин төбөлдерү жана кытан төбөлдерү жүргүзгөн бийлик кылуу салтынын жаны шартта — жаны элдердин жана жаны журттардын кырдаалында улантышы болуп саналат.

Дин саясатындагы сабырдуулук. Кара кытайлардын мамлекетиндеги диний саясаттын өзгөчөлүгү сандык жактан басымдуулук кылган мусулман калкынын үстүнөн бийлеген келгиндердин дин жагынан эч кысым жа-сабагандыгы болгон. Кара кытайлар жана алар менен чогуу келген чыгыш түрктөрү ар кыл диний агымдарга жиктелген. Төбөлдерү бутпарас (буддизм) динин тутканы менен, калгандары шамандык, тенирчилик, манихейлик, несториандык сыйктуу ар кыл диний агымды тутушкан.

Дал ушул доордо жергиликтуу мусулмандардын арасында да суннитизмге таандык жаны *сопулук* (суфийлик) агымдар андан ары кенири жайылат. Сопулук бул агымдын өкүлдөрү ислам дининин талаптары менен исламга

чейинки түрк салт-жерөлгөлөрүн айкалыштырууга, исламды көчмөн түрктөрдүн коомдук турмушуна да ылайыкташтырууга умтулушкан. Жерге, сууга, ыйык жайларга, айрым малдын же кайберендин ээси бар деген тотемдик ишенимдерге ынанган түрктер өздөрүн бул ишенимдерге кошумча мусулман катары санай баштоосу эле сопулук ағымдар үчүн жетиштүү болгон.

Дал ушундай кырдаалда кара кытайлардын түшүнүү ар кыл диний ағымдардын өкулдерү өз диний ишенимдерине таандык ишмердүүлүгүн эркин жүргүзүшкөн. Албетте, таптакыр эле кооз боёк менен алардын турмушун жакшыртып көрсөтүүгө болбайт, айрым чарбалык жана башка коомдук кыйынчылыктарды калайыктын ар кыл топтору диний айырмачылыкка шылтаган учурлар да болуп келген.

Жалпысынан, кара кытайлардын динге карата кайдыгер саясаты алардын жергилитүү түрктөр менен тыкыс чарбалык-маданий алакаларын чындалган. Акырындап, келгиндөр кош тилгө өтүп, бара-бара түрктөшө башташкан. (Кытай уругу кыргыз, казак, каракалпак, кечмөн өзбек сыйктуу түрк элдеринин орто кылымдардын сонкү доорундагы санжыраларында алардын ажырагыс бир белгүү катары учурат.)

**Катыван салгылашуусу (1141). Селжук мамлекетинин кубаттуу султаны Санжар** Мавераннахрга чейин жирип келген кара кытайлардын мизин кайрыш, бул «каапырларды» ойрон кылууну чечет. Мавераннахрды басып алууга умтулган бул эки күчтүн өз ара тирешүүсүнөн оболу бир етө маанилүү окуя болуп өтөт. Тарыхчы Ибн ал-Асирдин айтымында, Санжар султан Борбордук Азиянын батышындагы хорезмшах Атсыз ибн Мухаммеддин уулун елтүрүп көт. Хорезмшах болсо селжук султанынын жалгыз такаат бере албасын дуруս билет. Ал чыгыштагы дини башка болсо да, дилинде селжуктарды талкалоого ынтызар күчтү — кара кытайлардын ханын Санжар султанга каршы күрөштүгө чакырат. «Хорезмшах болсо Мавераннахрда отурган кытайларга кат менен кайрылып, тигил өлкөө азгырды, ал өлкөнүн абдан ынгайлуу жер болуп саналаарын көрсөтүп, Санжар султандын мамлекетине көл салууга түкурду», — дейт тарыхчы Ибн ал-Асир.

300 мин атчан аскери менен чыккан кара кытайлар Мавераннахрдагы Катыван деген жерде селжук аскерлери менен кырчылдаша салгылашты. Бул талаа Самарканд шаарынан беш фарсах (отуз чакырымдай) алыстыкта жайгашканын араб географы жана адабиятчысы *Йакут Хамави ар-Руми* (1179—1229) жазат. Чечүүчү салгылашуу 536-хижра жыл深层次ын сафар айынын 5инде (1141-жылы 9-сентябрда) өтөт.

Орто кылымдардагы мусулман тарыхчылары бул салгылашуу абдан олуттуу болгонун, Санжардын аскери баатырларча салгылашканын, өзгөчө Сижистандын беги айырмаланганын жазылшкан. Ал эми Санжарга каршы күрөштөндөрдүн арасында түрктөрдүн карлук уруусунун жоокерлери чыгаандыгы менен айырмаланган.

Йакуттун замандашы Ибн ал-Асир ошол салгылашууда Санжар султандын 100 мин кишиси набыт болгонун, алардын арасында 12 мин оку-

муштуу диниятчы, 4 мин аял болгонун, ал эми Санжардын өзүнүн аялы туткунга түшүп калганын жазат.

Бул салгылашуудан сон Селжук дөөлөтү оноло албай калды. Санжар Терmez аркылуу Балх аймагына качып келди. Ал хорезмшах Атсызга эми катылбай калды. Санжар султан өлгөн сон, анын мамлекети бытырап кетти.

«Иоанидтын падышалыгы тууралуу уламыш». Кудуреттүү Селжук мамлекетинин аскерлери Батыш Азияда христиандык кресттүүлөр жортуулдарына олуттуу бегөт болуп келишкен. Ал эми чыгышта — Мавераннахрда селжуктардын ири женилишке учурашы Батыш Европага уламыш катары жеткен. Батыш европалыктар «тээ Күн Чыгышта илгери-илгери бөлүнүп кеткен христиандык бир тарыккынын падышалыгын бийлеп турган Иоанн «каапыр мусулмандарга» сокку уруп, алардын аскерин талкалады. Эми анын боштондук журушу батышты карай ыкчамдал келүүдө» деп айын кептерди таркатып, өздөрү ага бериле ишенишкен. Бул уламыштарга кара кытайлардын селжуктарды жениши негиз болгон.

Арийне, кара кытайлардын аскерлери жалан гана алардын өздөрүнөн эмес, тенир-тоолук жана мавераннахрлык мусулман түрк урууларынын өкулдерүнөн турганын да белгилөө керек. Кары кытай мамлекетинде ар кыл динди туткан топтор жашагандыгын жогоруда окуп билдинер.

Кара кытай мамлекетинин күүгүм чагы. Кара кытайлардын өкүмү XIII кылымдын башына чейин уланды. Акырындап кара кытайлар жергилиттүү калк менен жуурулуша баштаган маалда Ички Азияда чон окуялар болдуу. Монгол жана чыгыш түрк уруулары Ички Азиянын мейкиндигинин кожоюндугу учун узак убакытка созулган күрөш жүргүзүшүп, акыры Темучин жетектеген монгол төбөлдөрү башка урууларды жана элдерди (онгут, татар, найман, түмет, кыргыз ж.б.) XIII кылымдын алгачкы он жылдыгында талкалап, көбүн каратууга жетишкен. Наймандардын башчылыгын-дагы биримдик ыдырап, негизги колу талкалантан сон, калган-каткан белгүү менен 1208-жылы ханзаада Күчлүк ас-Сегизи Тенир-Тоого ооп келген. Кара кытайлар мамлекети көп узабай кара кытай гур-ханынын жаны күйөө баласы Күчлүктүн өкүмүнө (1211) баш ийип калган.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Караганийлер мамлекети XII кылымдын башында кандай кырдаалда калды эле?
2. Чыгыш Караганийлердин чыгыш коншулары кайсы диндеги калктар эле?
3. Улуу Ляо мамлекети кимдер тарабынан ойрон кылнган? Аны негиздеген калктын батышка оогон белгүү кайсы жерлерге чейин жетти?
4. Эл үйү Даши деген ким? Аны «Манас» дастанындағы кайсы кейипкер менен окоштурушат?

## МОНГОЛДОР ДООРУ

### § 11. Наймандардын Төцир-Тоого кечүшү. Күчлүктүн бийлиги

Борбордук Азиядагы XII кылымдын аягы — XIII кылымдын башын-дагы саясий үстөмдүк үчүн эргишикен күрөш. Бул мезгилде Борбордук Азиянын адырлуу кен талааларын көп сандаган түрк, монгол уруулары мекен-дечү. Монгол тилдүү уруулардын Ата Журту чыгышта Кытай, батышта Уйгур, түндүктө Кыргыз, түштүктө Тангут жана Тибет өлкөлөрү менен чек-тешчү. Алардын ар биригин чакан, же чонураак ээликтери — улустары бар эле. Ошондой улустардын күч-кубаттуулары татар, найман, монгол, меркит, кереит бирикмелери боло турган. Мындай бирикмелердин ортосун-дагы мамилелерге кебүнене өз ара тентайлашуулар, эргишиүүлөр мүнөздүү болчу. XII кылымдын аяк ченинде монгол уруусу айрыкча күч алат да коншуларына коркунуч туудура баштайт. Адегенде монголдордун кол салууларына татарлар, меркиттер, наймандар, кереиттер кабылышты. Анткени алар мурдатан жоолашып келишкен. Монголдордун чапкыны күчөгөн кезде кээ бир уруулар биргелешип күрөшүштү.

Ал кезде монголдор Орхон менен Көрөлөң сууларынын боюнда жашаш-чу. Кереиттер Орхон менен Тола сууларынын аралыгында, Онгин суусунун боюнда, Хангай жана Хэнтэй тоолорунун ортосундагы ойдунда көчүп-ко-нуп жүрүшчү. Наймандар Хангай менен Алтай тоолорунун арасындагы аймакты, меркиттер Селенга өрөөнүн жердешчү. Ал эми татарлар Бүйр-Нур, Кулун-Нур көлдерүнүн жээгии жана Улуу Кытай дубалына чектеш жерлерди мекендейп, Цзинь мамлекетинин чек арасына жакын турушчу. XII кылымда татарлар өтө күч-кубаттуу, башкаларга караганда кыйла онүк-көн уруу болчу. Ошондуктан бөлөк татар-монгол уруулары дагы коншу элдер менен катташканда өздөрүн татар аташкан. Айрым жылдарда татарлар Цзинь мамлекети менен ынтымак түзүп алып монгол улусуна сокку уруп турган. Уламыш боюнча татарлар бир жолтуу кагылышта Чынгыз хандын түпкү аталарынын бири Амбагай ханды туткунга түшүрүп алыш, аны монголдордун ечегүшкөн жоосу Цзинь императоруна тартуулаганы белгилүү. Амбагай ханды ал жыгач отургучка отургузуп денесине, колу, бутуна тириүлөй мык кагып кыйнап өлтүрөт. Ошондон тартып тектеш эки уруу-




Орто кылымдардагы монголдордун боз үйлерү жана өргөө көчүрө турган арабасы.

нун ортосундагы мамиле биротоло бузулуп, монголдордун ичинде кетпес кек калган.

Борбордук Азияда XII кылымда калыптанган ири мамлекеттик бирикмелердин бири *найман улусу*. Найман улусунда ар кошкон уруулар — монгол жана түрк тилдүү уруулар жанаша жашачу. Найман аталышы монголчо *сегиз* деген түшүнүктүү билдириет. Бул найман улусуна кирген 8 уруунун санына байланыштуу келип чыккан атальш экени шексиз. 1125-жылы кидандар (кара кытайлар) деөлөтү (Ляо империясы) кыйрагандан кийин түзүлгөн улустардын кийинкиси — *Керейт хандыгы*. Керейт улусу XII кылымдын экинчи жарымында *Тоорул хандын* тушунда айрыкча күч алат. Анын ордосу Орхондо эле. Тоорул хан наймандар, меркиттер, монголдор, уйгурлар, кыргыздар, кара кытайлар, тангуттар ж.б. менен байланыштарды бекемдөөгө, өзүнүн таасирин күчтүүгө умтулган. Бирок, тентайлашуу акыры монгол улусунун ханы Темучиндин (Чыңгыз хан) жениши менен аяктасты.

XII кылымдын аягында татарлар айрыкча чжуручжандердин Түндүк Кытайдагы Цзинь мамлекети менен ич ара чыр-чатактардын, тынымсыз жорттуулдарынын натыйжасында абдан алсыграйт. 1198-жылы аларга каршы Цзинь аскерлеринин кезектеги жорттуулуна монголдор да катышкан. Бул согушта татарлар оор жоготууларга дуушар болуп, татар ханы Мегучжин — Сеульту хан көз жумат. Ал эми 1202-жылы Темучин жеке өзү татарларга жаны жорттуул уюштуруп, аларды биротоло багындырат. Мындан бир аз




XIII—XIV кылымдарга таандык *a* — аялдын, *b* — эркектин көрүстөндөрүнөн табылган жыгач зэрлер. *К. Ш. Табалдиевдин, О. А. Солтобаевдин Орто-Нарын, Кара-Кужур өрөөнөдөрүндөгү археологиялык казууларынан.*

жыл мурда 1198—1199-жылдарда ал найман ханы Таян хандын ииниси Буйурук хандын ээлигине кол салган болчу. Наймандардын бир канатынын улугу Буйурук хан кармашта женилип, ал кезде Кем-Кемжиут аталган кыргыз ээлигине (Тыва) чегинип кетеп. 1203-жылы монголдор керейттерди басып алышат. Эми Темучин наймандарды толук каратууга камына бастайт. Хангай менен Алтай арасын, Ыртыштын төрүн жердеген наймандар көп сандаган уруу, уруктардан туруп, кадыр-барктуу хандары, арбын жана такшалган аскери бар эле. Монголдор кол салаар алдында найман хандарының ынтымагы ыдырап, өзгөчө Таян хан менен анын ииниси Буйурук хандын, уулу Күчлүктүн ортосундагы тирешүүлөр наймандардын абалын начарлатты.

1204-жылы жайында 45 мин монгол аскери наймандарга жаны жортуул бастайт. Негизги салгылашуу Орхонго жакын Наху тоосунун этегинде жүрүп, монгол аскеринин башында Темучин турду. Наймандарга Таян хан өзү кол башчылык кылды. Таян хан дагы душманынан кем эмес эр жүрек, етө сак киши болчу. Кысталыш учурда ал аскерлерине эрдиктин үлгүсүн көрсөтүп, эрендерче курман болот. Кан күйгөн кармаш акыры монголдордун жениши менен аяктайт. Күчлүк гана чакан кошууну менен кыргындан качып кутулду. Ошол эле 1204-жылы күзүндө меркиттердин да кыйла бөлүгү каратылган.

**Наймандардын Жети-Сууга чегиниши. Кара кытай түрханы жана Күчлүк ас-Сегизи.** Монголдор менен болгон чон согуштан кийин аман калган наймандар Ыртыш өрөөнүнде бир аз жыл жашап турушту. Аларды *Күчлүк хан ас-Сегизи<sup>1</sup>* ханзаада башкарчу. Ага монголдордон качып кутулган меркиттер да баш ийишчү. 1208-жылы Темучиндин аскерлери Алтай тоосун ашып өтүп найман, меркиттерге чабуул көт. Бул согуш дагы найман, меркиттерди оорду толгус жоготууларга дуушар кылды. Жоодон женилип, башаламан батышка сүрүлгөн найман, меркиттердин көбү Ыртыш

<sup>1</sup> *ас-Сегизи* — сегиз уруу наймандардын өкүмдары.



XIII—XIV кылымдардагы аялдың көрү. Кочкор өрөөнүндөгү Чап эстелигинен та-былды. К.Ш. Табалдиевдин, О.А. Солтобаевдин археологиялык казууларынан.

дарыясына чөгүп өлдү, калганы Күчлүктүү ээрчип Жети-Сууга кире качты. Бул жакта буга чейин эле кырдаал кыйындан калган болчу. Жергиликтүү калктын кара кытай хандарынын зордук-зомбулугуну нааразылыгы күчөп, эки ортодо чатак чыгаарына аз калган. Мерkit, наймандардын ооп келиши ансыз да чыңалган саясий абалды ого бетер оорлотту.

Качкындардын жолбашчысы Күчлүк хан адегенде кидандардын (кара кытайлардын) гурханына баш ийип, ага кызмат кыла баштайды. Ал гурханга өлкөдегү козголондорду басууда көмек көрсөтөм деп убада берип, ез айланына таруудай чачылган качкындарды жыйноого киришет. Натыйжада ал кийла эл жыйнап алууга үлгүргөн. Күчлүк хан күч топтоң алган сон убадасына турган жок. Гурханга өлкөдегү толкундоолорду, башаламандыктарды басууда жардам берүүнүн ордуна анын тактысын тартып алуунун амалын издеди. Көп оттөй ал кара кытай ээлигинин чет-жакаларына талоончул жортуулдарды уюштурду. Алсак, 1210-жылы Күчлүктүн колу Өзгөнгө чабуул коуп, анда сакталган гурхандын казынасын талап алат. Ошол але учурда кара кытайлардын ээлигине батыштан Хорезм шахы кол салган болчу. Ал Самарканнды ээлеп, мурда гурханга баш ийген шаардын акиминин коштоосунда Таразга бет алыш женейт. Самарканндын акими Осмон ошондо ачык эле Хорезм шахы тарабына өтүп кеткен. Тараздагы урушта эки тарап тен женишке жетишиш албай кайра кайтты. Ордогод кайткан кара кытай колу жолдо ез элини талап-тойной баштайды. Алар ордо шаар Баласагунга келгенде шаардын калкы дарбазаны бекитип алышкан эле. Он алты күнгө созулган камалодон кийин гана аскерлер калааны ээлеп, элини аёсуз жазалашты. Тарыхый маалыматтарга караганда кыргын маалында 47 мин киши кырылыптыр. Ушундай кайгылуу окуялардын учурунда элдин нааразылыгы ого бетер күчөп, кара кытай гурханынын бийлиги бошондогон. Онтойлуу учурду күтүп жүргөн Күчлүк хан муну ез кызыкчылыгына пайдалана алды. Анын үстүнө гурхандын аскерлерин козголон уюштуруп Күчлүк хан тарабына ооп кетишкен болчу.

Күчлүктүн бийликтүү колуна алышы. Күчлүк хан Каялык жана Алмалыктын карлук өкүмдары Мамду хан менен кара кытайларга каршы ынтымак түзүүгө үлгүрөт. Өнөктөштөр ақыры түштүк тарапка жылып, Каашкар аймагында кара кытайлардын акыркы гурханы Чжилугуну туткунга түшүрүшет. Иш жүзүндө 1211—1218-жылдарда бийлик Күчлүктүн колуна етет. Бирок ал өлкөнү башкарууда наймандар менен карлуктар үчүн пайдалуу кескин өзгөртүүлөрдү жүргүзүүгө батына алган жок. Анткени анын аскеринин көбү мындан бир аз мурдараак ал тарабына өтүп кеткен кара кытайлар болчу. Аларды нааразы кылбас үчүн жана бийлигин чындоону көздөп Күчлүк хан гурхандын башкаруу аппаратына, кара кытай төбөлдөрүне таянууну туура көргөн. Дал ушундай максатта ал кара кытайларча кийинип, алардын үрп-адаты менен каада-салтын кабыл алыш, динин туткан.

Кийинчөрөк Күчлүк хан Хорезмдин шахына мурдагы кидандардын ээлигин тен бөлүп алууну сунуш кылат. Хорезм шах мындай сунушка көнбей, эми эки тарап әрғиши баштады. Ошол але учурда түштүк-чыгыштагы Каражанийлерге караштуу Каашкар менен Хотанга, түндүк-чыгыштагы Алмалыкка жортуул жасап, аларды ээлэйт. Каратылган калаалардын мусулман динин туткан калкына кысым көрсөтүп, куугунтукташ каттаал саясат жүргүздү. Найман ханы диний ырым-жырымдарды өткөрүүгө, а түгүл чогулуп жума намазын окууга, шарыят айтууга тыюу салган. Ал каршылык

корсеткөн жергиліктүү калкты аёсуз жазалап, кадыр-барктуу инсандардын, аким, бектердин, диний ишмерлердин көзүн тазалаган. Аксым хандын мындаи таш боордугу жанына баткан карапайым калк кийинчөрөк (1218-жылы) Жэбэ нойон баштаган монголдор кошууну Алмалык, Баласагун, Кашкарды ээлегенде көтөрүлүшкө чыгып, Кашкардагы найман аскерлерин кырып салышшат. Бир аз аскери менен Памирди көздөй чегинген Күчлүк хан 1218-жылы Бадахшандагы кагылышта туткунга түшүп көз жумуп, мамлекети биротоло кыйраган. Ала-Тоолуу ажайып кооз Кыргызстан аймагы көп отпей Чыңгыз хандын империясына карап калды.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Борбордук Азиядагы XII кылымдын аягындагы саясий абалды эснөргө туткула?
2. Ал кезде кайсы уруу бирикмелери күч алган?
3. Уруулардын жашаган жерлерин тактагыла?
4. Наймандар качан, эмне үчүн Жети-Сууга чегинген?
5. Күчлүктүн саясаты тууралуу эмнелерди айтып бере аласынар?

## § 12. Чыңгыз хандын империясынын негизделиши. Кыргыздарды каратуунун башталышы

Темучиндин (Чыңгыз хан) ата-бабаларынын эрдиктери жана анын бала чагы жөнүндө уламыштар. XIII кылымдын биринчи чейрегинде 40 елкенүү багындырып, канкордугу менен дүйнөгө атагы чыккан өкүмдар — монгол ханы Чыңгыз хан. Албетте, анын мамлекеттик ишмердигине бир жактуу баа берип даназалоо туура эмес. Анткени ал карама-каршылыктуу, кеп кырдуу инсан. Монгол эли үчүн Чыңгыз хан улуттук баатыр, улуу империянын, бирдиктүү мамлекеттин түзүүчесү. Тарыхта биринчи жолу ал көптөгөн феодалдык согуштарды жүргүзүү аркылуу күч менен монгол урууларынын башын бириктирип, элин дүйнөгө таанытты. Монгол элиниң биримдиктүү эл катары калыптанышында анын эмгеги зор. Бекеринен эл арасында ал эпикалык каарманга айланып анын ақылмандыгы, эрдиктери, көрөгөч кесөмдүгү, билермандыгы тууралуу ар түрдүү уламыштар, санжыра баяндар айтылып калбаса керек. Андай баяндардын көбүн «Асыл кептер» же «Жашыруун тарых», «Алтын дептер» аттуу эстеликтерден, перси тарыхчысы Рашид ад Диндин (1247—1318-жылдар) «Тарыхтар жыйнагынан» көздештиreibиз. «Асыл кептер» 1240-жылы Чыңгыз хан жана анын уругу, ата-бабалары жөнүндө жазылган эпикалык баян. Автору белгисиз. Аны көзэ «Жашыруун тарых» деп да коюшат. Анткени ал хандын уругу, урпактары үчүн гана атайын арналып тымызын жазылып, хандын бөлөктөрдүн колу тийгис казына-кенч байлыктарынын арасында сакталган. «Алтын дептер» Чыңгыз хандын, анын түпкү аталаарынын жана мураскорлорунун расмий тарыхы.

Арийне, Чыңгыз хан тууралуу сөз кылганда анын терс жактарын да жаап-жашырбоо керек. Жогоруда айтылбадыбы, ал 40 өлкөнү карата-кан деп. Ошол мамлекеттердин баатры эле оной-олтоң багынып берген эмес. Баскынчыларга ал өлкөлөрдүн калктыры кашык каны калганча каттуу каршылык көрсөтүштү. Аягы көрүнбөгөн андай согуштардын жүрүшүндө адам каны суудай акты, далай бейкүнене эл кырылды. Нечендеген айыл-кыштактар өрттөлүп, гүлдөгөн шаарлар кыйрады, тала-нып-тонолду, эгин аянттары, беде, тоот чөп, жашылча-жемиш эгилген кек жашыл талаалар монгол аттактарынын жер дүнгүрөткөн тепсендисинде калды. Эн башкысы, айтканын кайтпаган акым хандын ажалга айдаган буйруктарын аткарбай коюуга аргасы жок миндеген монгол азamatтары, эр жигиттери белек жер, бөтөн элде кырчын өмүрлөрүн кыйды. Монгол чапкыны Евразия элдерин чарбалык бүлгүнгө учуратты, орду толгус маданий жоготууларга душар кылды, дүйнө цивилизациясына кедерги болду.

Тарыхый маалыматтарга жана уламыштарга караганда Чыңгыз хандын ата-бабалары жеринен атагы «узун элдин учун, кыска элдин кыйырына» угулган атак-данктуу адамдар эле. Уруусу монгол, уругу боржигин, кыят тукумунан. Атасы Эсүгөй баатыр XIII кылымдын орто ченинде монгол уруу бирикмесин, ээ алдынча улусту башкарған. Жоокерчилик заманга мунездүү жортуулдарда жоо менен ичен ирет жекеме-жеке беттешип, эр уулу сымал эл ичинде баатыр атанған. Эки сүйлөбөгөн бир мүнөздүгү, адилеттиги, чыңчылдыгы, кара кылды как жарған калыстыгы менен калына жаккан. А түгүл ал бир кезде меркиттердин мыктысы Эке-Чиледүден тартып алган ашкан ақылдуу зайдыбы Озлүн айымдын аруу сезимине эрлерде сейрек кездешчү касиеттери аркылуу арзыптыр. Дал ошол аялы ага кийин тун уулун, кадимки дүйнөгө таанымал Чыңгыз ханды төрөп берди. Уулу терөлөөрдүн алдында Эсүгөй баатыр Амбагай кагандын кайгылуу екүмүнөн бери аябай касташкан жоосу татарларды чапканы жортуулга кеткен. Жортуулда татарлар женилип, баатыр жолбашчыларынын бири Темучин



Чыңгыз хан.

туткунга түшөт. Монголдор жениш менен шаңдуу кайтып келген күнү Онон суусунун он жээгингеди Делиүн-булак конушунда Озулун көз жарып уул төрөйт. «Бала төрөлгөндө он колуна чүкөдөй уюган канды уучтай түшүптур».

Муну көргөн, уккандар жаны төрөлгөн наристе жөн бала эмес, аман-эсэн чонойсо, эр жеткенде эрендин эрени, эл бийлигөн мыкты, чыгаан чыгат деп жорушуптур. Ал аныз кептин бекеринен айтылып калбаганын кийинки окуялар тастыктабадыбы. Эсүгөй баатыр тун уулунун душманды женген күнү туулганын жакшылыктын жышааны катары ырым кылып ага ак соөк тукуму — Темучин баатырдын атын коёт. Бул 1155-жыл эле. Болочоктугы улуу хандын түпкү атасы Хайду Бодончардын чөбөрөсү болчу. Бодончардан Боржигин уругу башталат. Чоң атасы Бартан баатырдын атасы Хабул XII кылымдын башында хан аталып, бүткүл монгол уруу биримесин башкарған. Кезинде ал кайра-кайра Цзин мамлекетинин чек арасын бузуп тынчын алган. 1137-жылы чечүүчү кармашта анын аскери цзиндердин чоң колун талкалайт. Ал өлгөндөн кийин анын көрзүү боюнча хан бийлиги Хайдунун небереси Амбагай каганга ётөт. Анын көзү ёткенде Хабулдуун уулу Хутулу хан көтөрүлөт. Темучиндин чоң атасы Бартан баатыр Хутулу хандын бир тууган иниси болчу. XII кылымдын орто ченинде Хутулу хан өлгөндөн кийин монголдордун биримеси бузулуп, урпактары өз алдынча майда улустарга ээлик кылышты.


Эсүгөй баатырдын улусуна монголдордун бир нече уруусу кирген. Анын ёмурү көбүнчө «эл чединде, жоо бетинде», айкаптарда жана жортуулдарда ётту. Темучин тогуз жашка келгенде атасынан ажырайт. Ал жолоочулап келе жатып жолдо жолуккан татарлар уу кошуп берген суусундуктан ууланып өлгөн. Темучин бала чагында далай азап-тозокту башынан ёткерүп жаштайынан чыйрак, тың чыкты. Анткени атасы өлгөндөн көп ётпей, баатырдын улусу таркап кеткен. Оор турмуш, жакын тугандарынын, нойондордун кыяннаттыгы аны аябай тақшалтты. Энеси Озулун абдан акылдуу жан эле. Ал балдарын ар дайым ынтымактуу болууга үндөп, алардын уругу, касиеттүү түпкү энеси Алан-Гуа, түпкү атасы Бодончар жөнүндө, бабалары — Хабул хандын, Амбагай кагандын, Хутулу хандын, атасы Эсүгөй баатырдын эрдиктери, адам таң калаарлык даңазалдуу иштери тууралуу үзбөй айтып берип түрчү. Балдарды эли, жерин сүйүгө, чачылган элин жыюуга, атасынын улусун калыбына келтирип, ордум басууга тарбиялаган. Бир туугандары Хасар, Бектер менен Белгутайга караганда Темучин атасын көбүрөөк тартып, етө ақылдуу, айлакер, табышкер, илберинки, эч нерседен жалтандаган кайраттуу бала болуптур. Өжөрлүгү, көктүгү, кекчилдиги, кара мұртәздүгү, ачуусу келгенде бир боорун аябаган таш боордугу да бар эле. Айтор, ал заманга, жагдайга жарааша тарбия алган өз доорунун уулу эле.

Темучиндин «Чыңғыз хан» жарыяланышы. XII кылымдын башы ченде уруу жолбашчыларынын, нойондордун, чоң жана майда улустардын хандарынын ортосундагы бийлик талашкан күрөштөр монгол улусунун ханы Темучиндин жениши менен аяктады. Аны 1180-жылы монгол улусунун ак соөк нойондору хан көтерүшкөн. Ошондөн тартып ал улуу хан наамы учун

чечкиндүү күрөш жүргүздү. Ар кандай айла-амалдарды колдонуу жана көптөгөн жортуулдарды уюштуруу аркылуу Темучин тентайлашкан хандар менен нойондордун баарын өзүнө баш ийдире алды.

1206-жылы Онон суусунун башатындага көк жайкта ак өргөөлөр каз катар тигилип, конок камын көрүп жатышты. Анткени мында Монголияны мекендеген уруулардын жолбашчыларынын курултайы болмок. Анын демилгечиси да, уюштуруучусу да Темучин болчу. Дал ушул курултайда улуу хан шайланып, бүткүл монгол элинин келечеги, кийинки тагдыры аныкталмак, талылуу маселелери талкууланмак. Арийне, алар коомдук өнүгүү, турмуш өзү талап кылган, небак бышып жетилген маселелер экени шексиз. Курултайга Монголиянын чар тарабынан хандар менен нойондор, Темучиндин мурунку жана кийинки тараапкерлери, аргасыз ага тизе бүгүп багынгандар келиши. Ордо сымал ортодогу ак өргөөде Темучиндин бийик орнотулган ыйык ак туусу желбиреп, чогулган элге сүр көрсөтүп турду. Курултайда адегенде Темучин бүткүл Монголиянын улуу ханы жарыяланып, ага «Чынгыз хан» наамы ыйгарылды. Перси тарыхчысы Рашид ад-дин: «Чин» унгусу күч-кубаттуу, бекем, бышык деген маанини билдириет, ал эми чыңгыз — анын көптүк түрү, тактап айтканда, күчтүү жана улуу өкүмдөр», деп чечмелейт. Ал эми кытай Чжао Хундун ою боюнча «чыңгыз» түшүнүгү «тенирдин белеги», Чынгыз хан наамы мамлекетти негиздеочу өкүмдөр дегенди билдириет. Кийинки көздөрдө «чынгыз» сезүн түркчө «тэнгис», «дениз» түшүнүгүнен келип чыккан деген көз караш пайда болду. Бул пикирге ылайык «чынгыз хан» наамы «дениз, мухиттердин кожоюну, ааламдын кожоюну» деген маанини түшүндүрөт. «Чынгыз» сезүн монголдордун акжолтой колдоочусу, кудай сыйактуу сыйынган ыйык пири — тенгри (тенир) менен байланыштыргандар да бар.

Курултайда «Көк Тенир» жалгаган Чынгыз хан жаны түзүлгөн бирдиктүү Монгол мамлекетинин аскердик административдик түзүлүшүн жакшыртууга киришет. Ал өлкөнү башкарууну жана аскерин үч белүкке: он, сол канаттарга, чордонго бөлөт. Он канаты Алтайга чейинки аймакты камтып, *барунгар* аталган. Сол канаты *жуңгар* аталып, чыгыштагы Цзин мамлекетинин чегине чейин созулчу. Чордону хан ордосу жайгашкан чөлкөм эле. Монголия 95 аскердик-административдик районго белүнүп, алар ханга минбашы-нойон баштаган 1000 жоокер жөнөтүп туруга милдеттүү болгон. Түмөнбашы (10 мин), минбашы, жүзбашылар ханга кылган кызматы үчүн акы алып турушкан. «Ак кызмат» отөгөн аскер башчыларынан, жакын жана ишенимдүү жан-жекерлөрүнөн Чынгыз хан ар кандай сыйлыктарды эч качан аяган эмес. Темирдей бекем тартиби бар, ханына жан дили менен берилген аскерлер Чынгыз хандын данкын чыгарды. Чынгыз хан согуштук өнердү мыкты өздөштургөн чыгаан колбашчы катары дагы жакшы белгилүү. Салгылашуу учурунда ал түркүн аскердик айла-амалды, ыкмаларды колдончу. Ал тынчылыкты, бектурманы, алдынкы өлкөлөрдүн жаны курал-жарактарын, «ит урушун» жакшы пайдаланчу, душмандын колун бириндөтүп талкалоого умтулчу, кармаштын ыкмаларын бат-бат өзгөртүп



Монгол ханынын уйгур тамгасы менен жазылган пайцасы (бүйругу).

мандар кыргыз уруусун талкалашкан. Арийне, кыргыздардын изи Түндүк-Батыш Монголиянын жер-сүү атальштарында (Кыргыз-Нор көлү, Кыргыз сомону же району), уруу атальштарында (хыргыс, хара-хыргыс, шара-хыргыс, мөдөн-хыргыс аттуу монголдук уруулар), тарыхый уламыштарында (эн эски мурзөлөрдү Монголияда «хыргыс-хүүр» — «кыргыздын көрлерүү» деп аташат) сакталып калган.

Түндүк-Батыш Монголиядан башка аймактарда жашашкан кыргыздар өздөрүнүн көз карандысыз чакан мамлекеттерин XIII кылымдын башына чейин сактап турушкан. Бул мезгилде Эне-Сайдагы кыргыз жерлери иналдар башкаруучу бир нече ээликтеге быттыранды болуп бөлүнүп кеткен эле. Айрым түрк тилдүү урууларда инал наамы так мураскору дегенди билдиричү. Кәэде бул наама руна сымал түрк жазуу эстеликтеринде «хан» наамы менен катарлаш эскерилет. Тарыхый булактарда Ынал-оге, Огдэм-инал, Шубуш-инал, Урус-инал ж.б. иналдардын ысымдары аталаат. Ошондой инал башкарган ёз алдынча кыргыз ээликтегинин бири XII кылымдын аягында Тывада (Кэм-Кэмжиут) калыптанган. XIII кылымдын башында Түштүк Сибирдеги кыргыз ээликтегинин эн ирилери экөө болгон. Аларды ирандык тарыхчы Рашид ад-Дин Кыргыз жана Кэм-Кэмжиут мамлекеттери деп атаган. «Кэм-Кэмжиут деген чон дарыя бир жагынан монголдордун аймагы менен чектешет. Анын чектегинин бири Селенга суусуна такалат, а бул жерде тайжиут уруулары байыр алган. Бир тарабынан болсо Анкара-мурзэн аталаат чон дарыя менен жалгашып, Ибир-Сибирь аймагынын чегине чейин созулуп жатат. Кэм-

турчу. Айттор, анын мындай артыкчылыктары арбын акени көпчүлүкке дайын. Анын мына ушундай касиеттери гана улۇу жеништерге жеткирсе керек.

Түштүк Сибирдеги кыргыз улустары XIII кылымдын башында. XII кылымдын аягында монгол талааларындагы түрк элдеринин калган-каткан бөлүктөрү татарлардын, наймандардын, кереиттердин, монголдордун ж.б. уруулардын ёз ара күрөшүнө күбө гана болбостон, ага катышууга да мажбур болушту.

Алсак, 1199-жылы Темучин Кызыл-Баш көлүнүн (азыркы Улунгур-Нор көлүнүн) жаңында наймандардын ханы Байурук хандын кошуунун талкалаганда ал Кем-Кэмжиут аймагына, т. а. азыркы Тываны жана Түндүк Монголияндагы ага чектеш жерлерди карай качкан.

Түндүк-Батыш Монголияндагы айрым кыргыз уруулары ёз жеринде эле монгол тилдүү уруулардын арасында калган. XII кылымдын орто ченинде Эниаткан бийлеген заманда най-



XIII—XIV кылымдарда колдонулган коло күзгүнүн кырынан жана арткы бетинен көрүнүшү. *Орто-Нарын ортоондеги Чырпыкты эстелигинен табылды. К. Ш. Табалдиевдин археологиялык казууларынан.*

Кыргыз өлкөсүнүн өз-өзүнчө мамлекеттерге быттырандыланышы кыргыздардын сырткы душмандардан коргонуу мүмкүнчүлүгүн кыйла тарытты. Монголдордун жортуулуу башталганда бирдиктүү мамлекеттин небак ажыраган кыргыздар баскынчыларга олуттуу каршылык көрсөтө алган жок. Жоонун жолун торогудай жетиштүү санда даярдыгы шайма-шай аскери да болгон эмес.

Жочу хандын Сибирге жортуулдары. Кыргыз-монгол элчилик алакалары. XIII кылымдын башында монголдор күчтүү улустарды — наймандарды, татарларды, кепреиттерди талкалап, Монголиянын батышындагы жана Жунгариядагы түрк, монгол урууларын толук караташат. Багындырылган урууларды Темучиндин жанжекөрлөрүнүн бири Хорчи башкармак. Ага Алтай тоолоруна, Ыртыш дарыясына чейинки тоо-токойлуу аймактарды жердеген баарын, эдаркин, чинос, теөлес, төлөңгүт урууларын тескеп туруу милдети жүктөлгөн.


1207-жылы — коён жылы Чынгыз хан улуу уулу Жочуун он канаттын аскери ме-

Кэмжиуттун дагы бир тарабы найман уруулары мекендеген ойдундар жана тоопор менен чектешет. Кори, баргу, тумат жана байаут уруулары Баргужин-Токум деген жerde (Чыгыш Саян) турушат, ал дагы бул аймакта жакын. Алардын айрымдары монголдор», — дейт Рашид ад-Дин.

Кэм-Кэмжиут аймагынын аты Чоң Кэм (Жекорку Эне-Сай) жана Кичи Кэм (Хемчик) сууларынын аталыштары менен байланыштуу жана азыркы Тывага дал келет. Ал эми Кыргыз аймагы Мин-Өзөн ойдунун (Ортонку Эне-Сай өрөөнү, Хакасия — Хоорай) ээлөөчү. Ал аркылуу Кэм-Кэмжиут чоң дарыясы (Эне-Сай) ағып өтүп, «Анкара-мурэнгө» күйчу (Ангара) жана Ибир-Сибирь аймагына чейин жетчү. Чыгышыраакта кори уруусу (курыкандар — якуттардын ата-бабалары) байырлачу. Кәэде Еди-Орун аталаан «Кыргыз» иналдыгын Урус инал башкарчу.



Урус инал — XIII кылымдын батышындагы кыргыз улугу.



Кыргыз элчилери — нойондор (терөлөр) Еди-инал, Алдиер, Өлебек тегиндин Жочу ханга келиши. 1207-жыл.

нен калган токой элдерин, алардын арасында кыргыздарды да каратуу үчүн жөнөтөт. Ойрот, бурят, бархун, урсут, хаб-ханас, ханхас жана тубас урууларын баш ийдирген сон монгол колу кыргыз журтунун чегине жакынтайт. Ошондо кыргыздардын эл башкарған мыктылары, акылман карылары акыл калчап кенешип, Жочу ханга багынып берүүнү эп көрүштү. Мына ошондуктан ханзаадага аттуу-баштуу, акылга карк адамдардан атайын элчилерди жөнөтүштү. Антпесе буга чейин далай зренди мертинтип, элдерди тизе бүктүргөн жоонун жолун торогонго кудуреттери жетмек эмес. Азганактай аскери бар эл дагы бир ирет эзелки элдик дипломатияны, элчилик

енерду колдонуп кыргындан аман калды. Жочу ханга Еди-инал, Алдиер жана Өлебек-тегин баш болгон кыргыз нойондору (ак сөөктөрү) элчиликке келишкен эле. Алар Чыңгыз ханнин баш ийгенин билдирип, ханза-дага ак шумкарларды, ашкан күлүк ак боз аргымактарды жана ак суу-сарларды тартуулашат.

Жочу хан ордого кайра кайтканда бөлөк элдердин өкулдерүү менен бирге кыргыз нойон-түменбашыларын, минбашыларын Чыңгыз ханга ант бердируү үчүн ала кеткен. Алар улуу ханга баш ийишерин дагы бир ирет ырасташты.

Ошол доордо түрк жана монгол урууларынын саясий багыты тез өзгөрүп тургандыктан, кыргыздардын монголдор тараапта экендигин дагы бир жолу так билип алыш үчүн Чыңгыз хан өзүнүн Алтан жана Бура деген эки элчи-син аларга жөнөткөн. Кыргыз иналдары бол эки элчи кайра кайтканда эздерүүнүн Элик-Темир жана Аткирак деген элчилерин кошуп берип, Чыңгыз хан тарабында экендигин билдиришкен.


Түштүк Сибирдеги элдерге жалпы көзөмдүлүк кылуу милдети Жочуга жүктөлүп, ал жергилиткүү элдердин ак сөөк жолбашчыларына таянган.

#### Суроолор жана тапшырмалар

1. Чыңгыз хандын ата-бабалары тууралуу эмнелерди билесинер?
2. Темучин деген ат ага кандайча коюлган?
3. Чыңгыз хандын ишмердигине мүнөздөмө бергиле.
4. Эсүгүй баатыр, Озлун айым жөнүндө эмнелерди айта аласынар?
5. Чыңгыз хан наамынын маанисин чечмелегиле.
6. XIII кылымдын башында Түштүк Сибирдеги кыргыздардын кандай улустары бар эле?
7. Аларды кимдер башкарған?
8. Кыргыз иналдарынын ысымдарын эснөргө туткула.
9. Кыргыз жана Кэм-Кэмжиут эзликтери кайда жайгашкан?
10. Жочунун жортуулдары, кыргыз элчилери жөнүндө айтып бергиле.

### § 13. Монголдордун үстөмдүгүнө каршы көтөрүлүштөр

Чыңгыз хандын аскерлеринин 1207—1211-жылдардагы баскынчылык жортуулдары. Түштүк Сибирге монгол аскерлеринин жортуулу 1207-жылы башталып, 1211-жылга чейин созулду. Жортуул учурунда кыргыздар сияктуу кээ бир элдер, уруулар тынчтык жолу менен багынып берсе, айрымдары каттуу каршылык көрсөтүштү. Буга көбүнеше монгол баскынчыларынын зордук-зомбулугу, талап-тоноолору, жергилиткүү калктарга көрсөткөн кордугу түрткү болду. Бул жылдарда мурунку темада аттары аталаң уруулар менен элдерден тышкary саян-алтайлык элдер — шибир, кесдин (кыптым), байт, тухас, тенлек, төөлөс, тас, бачжиги уруулары да монголдорго караган. Жаныдан багындырылган элдер монгол төбелдерүүнүн макулдугусуз бөлөк жакка жүрт которуп көчүп кетүүгө укуксуз болгон. Алар негизги хан салыгы катарында Чыңгыз ханга, анын жер-жерлердеги колбашчы,



XIII—XV кылымдарда жоокер көрүстөнүнен табылган саадак (жебе салуучу куту). Кочкор орточундогу Чап эстелигинен табылды. К. Ш. Табалдиевдин, О. А. Солтобаевдин археологиялык казууларынан.

Борагул нойондун балдарына күл катары тартууланды. Ошого карабастан туматтар жоого толук багынып берген эмес. Кийинки 1218-жылы — барс жылы Саян тоолорунун дагы бир өнүрүн — Байлукту мекендеген туматтар көтерүлөт. Монголдор аны токтото албай айласы түгөндү. Аскери да кыйла суюла түштөт. Эми баштагы убада боюнча багындырылган элдерден хан салыгы катарында аскер алууга туура келди.

Кыргыздардын кыймылы. Курлун — көтерүлүш башчысы. Адегенде монголдор туматтарды тыңчтуу үчүн кыргыздардан черүүн (кошуун) сурады. Себеби кыргыздар туматтардын жанаша жашаган жакын коншусу

түмөнбашыларына кошуун топтоо берип турушмак. Арийне, салыктын башка турлеру да алынганы талашсыз. Монгол аскерлерин ат-көөлүк, унаа, азык-түлүк менен жабдып туруу керек зэл. Монгол төрөлөрү калкты өзү каалагандай бийлеп, оюна келгенин жасачу. Алардын адам чыдагыс кылыш-жоруктары көп өтпей жергиликтүү элдердин кыжырын кайнатты. Акырында ар кайсыл аймактарда монгол баскынчыларына карши күршөтөр күч алды.

Туматтардын көтерүлүшү. Монголдордун үстөмдүгүнен карши көтерүлүштөрдүн алгачкысы туматтардын кыймылы болуп эсептелет. Кыргыз ээлигине чектеш Чыгыш Саянды жердеген туматтар 1217-жылы көтерүлүш баштаган. Алар беттегенинен кайра тартпаган етө ежөр жоокер эл зэл. Барган сайын басмырттаган баскынчылардын аксымдыгы туматтардын жанына батып на мысына тийген. «Жаңгел элинин» боштондук кыймылын экинчи баш көтергүс кылып басып үчүн Чынгыз хан Саянга Борагул нойондун колбашчылыгы астында көп кошуун женетөт. Монголдор бир нече жолку ири кармаштардан кийин гана көтерүлүштүү убактылуу тыя алды. Бирок баскынчылар зор жоготуларга дуушар болушту. Атүгүл айкаштардын бирииде Борагул нойон туматтардан найза жеп, монгол аскерлери колбашчысынан ажырады. Буга арданып ачууланган Чынгыз хан туматтарды аёсуз жазалоого, кебүнүн көзүн тазалоого көрсөтмө берген. Борагул түмөнбашы монгол аскеринин он канатынын улуу эмири, улуу хандын эн жакшы көргөн колбашчысы болчу. Мындай колбашчынын жоонун колунан өлүшү монгол аскерлерин данк баркына доо кетирген. Ошондуктан туматтарга карши Дорбо Докшин нойон баштаган жаны чон кошуун аттандырылды. Жоо-жарагы шайма-шай, мыкты куралданган анын аскерлери ашуудан ашып өтүп, туматтарга капилеттен чабуул койду. Туткуундардын жүз түтүнү маркум



Курлундун көтөрүлүшү. 1218-жыл.

болчу. Бирок кыргыздар монголдорго аскер жыйнап берүүнүн ордуна, тес-керисинче, туматтар тарабында көтөрүлүшкө чыгышат. Сыяги, аларды туматтардын чечкиндүүлүгү, айрым жеништүү аракеттери эркиндик үчүн күрөшкө шыктандырса керек. Кыргыздардын кыймылына Курлун жолбашчылык кылды. Ал буга чейин эле эл башкарған кадыр-барктуу инсандардан болгон. Курлун ёз элин отө сүйгөн, Ата Жүрттүн эркиндиги үчүн эч иерседен кайра тартпаган, өлүмдөн жалтанбаган эр жүрөк жетекчи болгон. Бекеринен эли аны ээрчил баскынчыларга каршы ачык көтөрүлүшкө чык-паса керек. Көтөрүлүш маалында да ал ар дайым алдынкы катарда жүрүп нечен ирет эрдиктин үлгүсүн көрсөттү. Ал аскердик енөрдү да мыкты билген чыгаан аскер башчы болчу. Жердин уусун эн жакшы билген баатыр

жолбашчы онтойлуу жерден душманга оор соккуларды уруп турду. Бирок күчтөр тен эмес эле. Душман аскер саны, курал-жарагы, согуштук камылга-даярдыгы, тажрыйбасы жагынан кыйла артыкчылык кылган. Жоонун колу көптөгөн жортулдарда, айкаш, кармаштарда абдан такшалып калганы белгилүү.

Көтерүлүш барган сайын күч алыш, улам жаны аймактарга жайыла баштаганда Чыңгыз хан Кыргыз өлкесүнө тун уулу Жочу хан баштаган көп кошуунду женёттү. Оболу Нока нойон колбашчылык кылган алдында кайгуулчу кошуун кыргыздар менен кагылышып кайтаг. Курлундун көтерүлүшү монголдордун Түштүк-Сибир, Саян-Алтай тарааттагы үстөмдүгүнө олуттуу коркунуч туудурган. Ошондуктан кыргыздардын кыймылын эртерээк басыш учун Чыңгыз хан негизги кошуундарын, таанымал баатырларын аттандырган. Көп өттөй Жочунун колу кышка жуук жаныдан тоону муз капитай баштаган Кэм-Кэмжиут (Кичи Кем — Эне-Сайдын башшаты) дарыясынын жете келет. Анын аскерлери муз аркылуу аркы ейүзгө өтүп кыргыздардын бир тобун карата алды. Андан соң Жочу хан Мин-Өзөн ойдунуна жүрүш жасап, андагы кыргыздар менен бирге Төмөнкү Эне-Сай боюнчадагы кыштым, ханъханас, на, төлөнгүт, хоин, ирган, урасут урууларынын баардыгын кайрадан багындырат. Баскынчылар бу жолу дәэрлик бир ай бою Тываны, Мин-Өзөндү, Тоолуу жана Монгол Алтайнын каршы-терши аралай чаап, жергилитүү калкты аябай талап-тоноду. Чапкындан айрыкча мин-өзөндүктөр запкы көрүп, азап тартты, калк кескин азайды. Кыргыздардын бир бөлүгү кыргынга учурап, туткунга кетти. Жоон тобу жангелдин жоо жете алгыс түпкүрүнө кире качты. Бирок оорду толгус көп жоготууларга карабастан кыргыздар негизинен мурунку мекенинде жашоосун улантып, аларды өздөрүнүн өкүмдарлары башкарып турду. Эркиндикти сүйген эзет элинин ички турмушуна кийлигишүүгө, аларды түздөн-түз башкарууга баскынчылар анча батына алышкан жок.

Түштүк-Сибир элдери, эне-сайлыхык кыргыздар эми Жочу хандын эничине тийип, анын улусуна караган. Бул аймактар жаныдан түптөлгөн Монгол империясынын түндүк-батыштагы чек-жакасы болмок. 1226-жылы (1227) Жочу хан өлгөндөн кийин кыргыз ээликтери улуу хандын улусуна кошуулуп, Чыңгыз хандын кенже баласы Тулуйдун бийлигине баш ийдирилет. Чыңгыз хан 1227-жылы көз жумуп, анын улусу маркумдун көрээзи боюнча кенжесинин колуна өткөн.

1229-жылдан тартып атасынын ордуна улуу хан тагын мурастаган Үгөдөй хан каратылган калктастырылганында эски салтты улап меркит жана кыргыз уруу ак сөөктөрүнүн кыздарына үйленгөн. Никелешүү, куда-сөөк күтүү эзелтеден келе жаткан элдик дипломатия каражаты, эл аралык ынтымактын данакери эле. Үгөдөй хандын төртүнчү байбачеси кыргыз кызы Жаачын айым (хатун) болгон. 1239-жылы чжурчжендерге каршы монголдордун Түндүк Кытайдагы согушунда кыргыз аскерлери Исарайл аттуу мусулман колбашчынын жетекчилиги астында Хуай жергесинде согушуп, чжурчжен чабуулунун мизин кайтарган.

Тулуйдан кийин кыргыз ээликтери анын керейт жесири Соркуктана-бегинин бийлигине карайт. 1251-жылы Соркуктана-бегинин уул Мүнкө ич ара чатакта женишке жетишп, улуу хандык наамды аталаш ханзаада агаларынан тартыш алат. Ал жер-жерлердеги толкундоолорго жол бербеш үчүн туш-тушка кошуун жөнөткөн. Дал ушундай максатта ал Бука нойондун эки түмөн кошуунун (20 мин) кыргыздардын (Кыргыз ээлиги) жана Кәм-Кәмжиуттун чек арасына жиберген. Арийне, ал кезде кыргыз өлкесүндө түрүктуу монгол аскери болгон эмес. Кыргыз ээлигигин дала болсо бир топ жыл жергиликтүү төрө, бектер башкарлып кала берген.

#### Суроолор жана тапшырмалар

1. Монголдордун 1207—1211-жылдардагы жортуулдары тууралуу эмнелерди билесинер?
2. Багындырылган элдер монгол хандарына кандай салыктарды төлөшкөн?
3. Туматтардын көтөрүлүшү качан, кайда болгон?
4. Кыргыздардын кыймылы эсinerde калдыбы?
5. Курлун деген ким эле?
6. Кыргыздардын кыймылы кандайча аяктады?
7. Кыргыздар кайсын монгол улусуна киргизилген?
8. Кыргыз ээликтегин кимдер башкарған?

#### § 14. Монгол хандарынын жортуулдары жана кыргыздар

**Монгол хандарынын Жети-Сууну жана Чыгыш Туркстанды басып алуусу.** Түштүк Сибирь элдерин караткандан кийин Чыңгыз хан Чыгыш Туркстан аркылуу Жети-Сууну багындыра баштайт. Бул тараптагы айрым феодалдык чакан ээликтеги дагы монгол ханына єз эрки менен баш ийип бериши. **1210—1211-жылдарда Кааялык** аталчу аймактагы карлуктардын ханы **Арслан хан** Чыңгыз хандын бийлигин тааныйт. **1217-жылы Алмалык** аймагынын карлук башкаруучусу **Бузар** монгол ханына баш ийерин билдириген. Бирок ал найман ханы Күчлүк менен болгон согушта олуп, ээлиги Чыңгыз хандын чечими боюнча анын уулу Сугнак тегиндин энчисине тийгөн. 1218-ж. Чүй боорундагы ордо калаа Баласагун шаары эч каршылык көрсөтпөй монгол колбашчысы **Жебе** нойонго багынды. Ошол жылы Кашикар аймагы да монголдорго багынган болчу.

Жети-Суунун жергиликтүү эли найман ханы Күчлүк бийлик кылган жылдарда жана анын Хорезмшахы Мухаммед, карлук хандары менен согуштарынын натыйжасында талоонго дуушар болгон эле. Күчлүк хандын мусулмандарды куугунтуктоосу да калктын нааразылыгын күчтөкөн. Тескери-синче, тыңчылары (жансыздары) аркылуу алдын ала калайыктын найман ханына терс мамилесинен кабар алган Чыңгыз хан бол чөлкөмдө кыргын-сүргүнге, талап-тоноолорго тыюу салган. Ошондуктан оболу жергиликтүү эл монголдорду азантан аман алыш калуучулар катары тосуштуу. Жек көрүндү Күчлүк хан Орто Азияга, Памирди көздөй качты. Кийин монгол кошууну

аны Бадахшандан кууп жетип өлтүргөнү маалым. **Кыргызстандын аймагы жана жалпы эле кыргыздар бийлеген жерлер 1218-жылы Чыңгыз хандын империясына толук баш ийин калды.**

Орто Азияны каратууга камынуу. Хорезм шах менен мамиленин курчушу. Жети-Сууда жана анын түштүк тарабында — Тенир-Тоодо наймандарды биротоло талкалоо Орто Азиянын чордонуна жол ачты. Ал кеэде Хорезм шахтыгы Орто Азиядагы эн ири мамлекет болчу. Бирок өлкөдө бекем биримдик, ынтымак жок эле. Мухаммед шахтын бийлиги бошондоп, эл арасында кадыр-баркы төмөндөп бара жаткан. Ага Мавераннахдан тышкary Чыгыш Иран менен Ирактын бир катар аймактары карачу. Ал Чыңгыз ханды анчейин тоото бербей турду. Арбын аскери болгонуна кара-бастан ал монголдорго каршы согушка жетиштүү денгээлде даярдана алган жок. Аскерлери өлкөнүн ар тарабында чачкынды жайгашып, аскердик тартилти жакшы сактаган эмес. Өзү дагы согуштук өнердү мыкты билген колбашчылардын кенешин укпай, акылман адамдардын айткан акылына көнбей, кеп кемчиликтерди кетирген. Атүгүл ал уулу **Жалал-ад-диндин** чечүүчү учурда коргонуудан көрө чек арага аскерди жыйып, душманга озун пүчабулу койгон он деген эн туура сунушун четке каккан. Бул кемчилигин Хорезмшах, тилемеке каршы, кеч түшүндү.

Ал эми Чыңгыз хан тыңчы соодагерлери аркылуу Хорезм мамлекетинин ал-абалын, талуу жерлерин, шахтын мүмкүнчүлүктөрүн эртелеп билип алууга үлгүргөн. Эми ага жорттуул баштоо учун онтойлуу учур, орчундуу шылтоо гана керек болуп турду. Эки өкүмдарьдын ортосунда элчилик ала-калар 1216-жылы башталган. Ошол жылы Монголияга Хорезмшахтын **Бехад-дин** баш болгон элчилери келип кеткен. Ага жооп кылыш Чыңгыз хан ез элчилерин Ургенчке женеткөн. Элчилер Хорезмшах Мухаммедге Чыңгыз хандын Түндүк Кытайдагы жеништери жана «Түрк өлкөлөрүн» карата-кандыгы жөнүндө кабарды жеткирип, тыңчтык келишимин сунуш кылмак. Монголдордун жеништери орто азиялык мөнмөнсинген текебер өкүмдардын жүрөгүнүн үшүн алышы керек эле. Элчилердин артынан айлакер хан Хорезмге алтын, күмүш, Кытайдын түркүн түстүү жибеги, Сибирдин кымбат баалуу ан терилири сылай жүктөлгөн 500 төөнү 450 мусулман соодагерине жетелетип, кербен жиберет. Кербен Хорезм мамлекетинин чек арасындағы чеп калаасы Оттарга келгенде талоонго кабылат. Соодагерлерди Хорезмшахтын Оттардагы акими **Кайыр хан Иналчуктун** буйругу боюнча тыңчылар деп шекшип текши жайлап салышкан. Жалгыз гана төө айдаган малай качып кутулуп, Чыңгыз ханга суук кабарды жеткирди. Ал Хорезмшахка элчилерин жиберип Кайыр ханды жазалоо учун монголдорго өткөрүп берүүнү талап кылды. Хорезмшах монголдор менен согушууга камынып, женишке жетээрине ынанып алган болчу. Ошондуктан Мухаммед шах элчини тыңдым кылыш, эки жардамчысын сакалын кыркып шылдындайт. Ал эми Чыңгыз ханга согуш жарыялаганга тете намысына тийгидей орой жооп айттырат. Ырасында баардыгы Чыңгыз хан ойлогондой болуп, жорттуул баштоого шылтоо өзүнөн-өзү табылды.

**Жортуулдун башталышы жана жүрүшү.** 1219-жылы Чынгыз хан аардык балдары жана 150 миндей аскери менен Хорезмшах Мухаммедге сарыш аттанат. Жайлата монголдор Ыртыштын боюнда жайлап, кармашка кайма-жай камылга көргөн соң, күзүндө Мавераннахрга — Аму-Дарыя менен Сыр-Дарыя аралыгындагы байыркы маданияты, чарбасы өнүккөн йимактарга жылып жөнөштү. Ага жолдо уйгур идикуту (башчысы) Баурчак, аяллыктык карлук ханы Арслан хан, алмалыктык карлук ханы Сунак егин өз кошуундары менен кошуулушкан. Бул жортуулга эне-сайлык, чыныш тенир-тоолук кыргыздар ж.б. түрк уруулары дагы тартылган.

Чынгыз хан Хорезмшахтын мамлекетинин чегине жеткенде аскерин өртке бөлөт. **Бир болгут** уулдары Чагатай менен Угөдйдүн колбашчылығы астында Отрады камалоо үчүн калтырылды. Экиничисин Жочу хан Сыр-Царыяннын этегиндеги Жаныкент, Женд шаарларын (Кызыл Ордого жаңын) зэлеш үчүн ээрчитип кетти. Учынчү топ Ферганадагы чоң калаалар Солжент, Бенакенти ж.б. каратмак. Төртүнчү топко Чынгыз хан өзү колбашчылык кылып Бухара менен Самарканда бет алды.

Монгол баскынчыларынын Орто Азия элдери, ар бир шаар калкы катуу саршылык көрсөттү. Алсак, Отрады камалоо 1219-жылы сентябрда башталып, дәэрлик алты айга созулду. **1220-жылы** февралда Бухара, марта Самарканда кан суудай аккан кармаштардан кийин гана душмандын колуу ятты. Бухара шаары катуу каршылык көрсөткөндүктөн тыптыйпыл талсаланып, 30 мин эркек киши кырылган, аялдар менен балдар туткундашып, кулга айландырылган. Айрым маалыматтарга караганда Самарканда 70 миндей адамдын өмүрү кыйылган. Мынданай азап-тозокту, асманды кара үтүн чулгаган алааматты адам баласы көптөн бери көрө эле.

Монголдор ири шаарларды камап жаткан кезде Хорезмшах калкын коодон коргоонун ордуна кара башын калкалап Чыгыш Иранга кире качы. Чынгыз хандын буйругу боюнча Жебе нойон менен Сүбөдөй баатыр олинен безген шахтын артынан сая кууп көнөшкөн болчу. Мухаммед Каспий денинин түштүк жээгиндеги аралдардын бирине жашырынып жүрүп көп өтпей, 1220-к. декабрда көз жумат.

**1220—1221-жылдардын** күшүндө монгол кошуундары Хорезм мамлекетинин борбору Үргөнчтү курчап алды. Ордо шаарын калкы аял, эркек, бала-чака дебей жаңырт душманга катуу каршылык көрсөтүп, сашык каны калганча салтылашты. А бирик акыры баскынчылар женишке жетиштеди, Аму-Дарыядагы тосмону бузуп, шаарга сел капитатып жибериштет. Ошентип 1221-жылы Орто Азиянын көпчүлүк бөлүгүндө монгол үстөмдүгү орноду.



Монгол аты менен (байыркы перси сүрөтү).

**Жалал ад-Диндин күрөшү.** Чыңгыз хандын жортуулдарынын аякташи жана салакалары. 1221-жылы Чыгыш Иранда монголдорго каршы күрөшке Мухаммед шахтын уулу Жалал ад-Дин жолбашчылык кылат. Ал чечкиндүү, еткүр, эр жүрек жана демилгелүү ханзаада болгон. Тохарстандагы (Түндүк Афганстан) Валиян чебинин жанындағы салгылашууда ал монгол кошуунун жене алды. Ошого ачууланган Чыңгыз хан үч түмэндү (30 мин аскер) Тохарстанга шашылыш жөнөтет. Жалал ад-Дин монголдордун бил аскерин Кабул суусунун башатына жакын жерде тосуп алып толук талкалаган. Жениш тууралуу кубанычтуу кабар тез арада элге тарап, көптөгөн шаарлардын калкын көтөрүлүштөргө түрттү. Бирок ханзааданын колбашчылары олжо талашып, ич ара чатак чыкканыктан, ал монголдордун жүрүштерүн биротоло токтото алган жок. Монгол баскынчылары менен кийинки чечүүчүй айкаш 1221-жылы ноябрда Инди дарыясынын жээгинде эттү. Бул салгылашууда Жалал ад-Диндин аскери талкаланып калат да, ханзаада төрт мин гана жоокери менен Индиин аркы ейىзүнө кечип этүп кетип кутулат. Андан ары ал Месопотамияга, кийин Закавказьеге чегинип, Армения, Азербайжан жана Грузияда күч толтойт. 1231-жылы Жалал ад-Дин Үгедей хандын колбашчысы Чармаган баштаган монгол кошууну менен Азербайжанда акыркы жолу кездешет. Кармашта Хорезмшахтын мураскору же-нилип, көп отпей көз жумду.

Монгол аскерлери 1221—1222-жылдарда Кавказ тарапка жортуул уюштурган. Жебе нойон менен Сүбөдөй баатырдын ири кошууну Закавказьеде бир нече шаарды талкалаган сон Дербент өткөөлүр аркылуу Түндүк Кавказ түздүгүнө этүп, аландарды жана кыпчактарды кысат. Ал эми 1223-жылы монголдор орус княздарын женип алышкан. Кийин алар Волга буюндары **Булгар хандыгынын** ээлигине кол салып, салгылашуу ийгиликсиз аяктаганда Монголияга кайтууга мажбур болушкан. Бул жортуул үүн батышты көздей жасалган алгачки жер чалуу, кайгуул эле. Жебе менен Сүбөдөйдүн эрдиктерине маашырланган Чыңгыз хан уулу Жочу ханга жаны жортуулга камынууну буюрган. Бирок зор империянын негиздөөчүсүнүн ойлогон юу ордунан чыкпады. 1227-жылы Жочу хан менен Чыңгыз хан мүдөөлөрүнө жетпей удаа көз жумушту. Натыйжада чон жортуулга даярдануу убактылуу токтоду.

Монгол аскерлеринин XIII кылымдын бириңчи чейрегиндеги басып алуучулук жортуулдары орду толгус жоготуулар менен коштолду. Орто Азиянын гүлдөп өнүккөн чон-чон шаарлары менен кыштактары кыйрады, эли бейкүнөө кырылды, таланып-тонолду. Миндеген эр бүлө, уландар, кыз-келиндер күлдүкка, күндүкке кетти. Эгин талаалары ерттөлүп, мал, мүлктүн кебү олжого кетти. Илим-билим очоктору, китеңканалар, мечит, медреселер, маданий жайлар, руханий керемет көнчөр талкаланып жок кылымды. Монгол жапырыгынан кийин Орто Азияга, бөтенчө Тенир-Тоого көп сандаган монгол уруулары көчүп келе баштады. Алар менен аралаш түркүй тилдүү элдер, уруулар дагы көчүп келишет. Дал ошол монгол заманынан тартып **Кыргызстанда жашаган кыргыздардын** саны кескин арбыган. Маселен, XIII

кылымдын бириңчи жарымында эле Тенир-Тоого 200 миндей көчмөндер ооп келген. Андай массалык түрдө журт которгондордун арасында кыргыздар езгөчө басымдуулук кылган.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Монголдор Жети-Сууну кандайча каратышкан?
2. Эмне учун Баласагун шаарынын калкы монголдордо каршылык көрсөтүшкөн жок?
3. Кыргызстандын аймагы толугу менен Чыңгыз хандын империясына качан карап калган?
4. Хорезм мамлекетинин саясий абалына мүнөздөмө бергиле.
5. Орто Азияга монголдордун жортуулу кандайча башталды?
6. Орто Азиянын чон шаарларынын баскынчылардан коргонуусу тууралуу эмнелер эсинерде калды?
7. Хорезмшах Мухаммед менен анын уупу Жалал ад-Динге мүнөздөмө бергиле.
8. Чыңгыз хандын жортуулдарынын салакаларын эсинерге туткула.

### § 15. Чагатай улусу. Ич ара феодалдык согуштар

Чыңгыз хандын империясынын улустарга болۇнушу. Чагатай улусу. Чыңгыз хан көзүнүн тириүсүндө ата-бабаларынан калган каада-салтты сактап, уулдарына улустарды энчи катары болуп берген. Кылыштын мизи, найзанын учу менен түзүлгөн анын зор империясы улуу хандын керәэзине ылайык 4 улуска болүнмөк. Кенже уулу Тулуйдун энчисине Чыңгыз хандын түпкү журту — Монголия жана 101 миң аскер тиidi. Монголиянын күн батыш тарабындагы көз мелжиген кенири аймактар улуу уулдарынын ортосунда белшүтүрдөн эле. Мындан тышкary алардын ар бири атасынын түрүктүү аскеринен 4 миңден жоокер алышкан. Чыңгыз хандын үчүнчү уулу Үгөдөйгө Монголиянын батышы, Алтай тоосу менен Иле дарыясынын аралыгындагы жерлер, Ыртыштын төрү жана Тарбагатай аймагы берилген. Анын ордосу Тарбагатайда турчу. Улуу хан жарыялангандан кийин Үгөдөй (1228/29—1241) Орхон өрөөнүндөгү ордо калаа Каракорумда жашады.

Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайдын ээлиги чыгышта Иле дарыясынан башталып, батышта Аму-Дарыяга чейин созулуп, Чыгыш Түркстанды, Жети-Суу менен Маверанихардын көпчүлүк бүлүгүн камтыган. Улустун башкы шаары Алмалык болчу. Чагатай жайында Иле дарыясынын өреөнүндөгү Куюш деген жерде жайлап, ордо айлы ошол жерге кончу. Анын мураскорлорунун ордосу чыгыш булактарында Улут-Иф (Улуу үй) деген түркө аталыш менен белгилүү (Жувейни — перси тарыхчысы, XIII кылым.)

Чыңгыз хандын тун уулу Жочунун энчиси Ортонку Ыртыштан тартып күн батышта «татар аттарынын түягы жеткен жерлерди», т.а. Жети-Суунун түндүгүнөн Итилдин (Волга) этегине чейинки Чыгыш Кыпчак талааларын (Дешт-и Кыпчак) толук камтычу. Рашид ад-Диндин маалыматы боюнча Жочунун ордосу Ыртышка, белок маалыматтарга караганда Сарысууга

жакын, «кыпчак өлкөсүндө» жайгашкан. Ыртышта, Ала-Көлдүн боюнда XIII кылымдын орто ченинде Жочу хандын тун уулу (Ичен) Ежендин ордосу турчу. Жочунун уулу Батый Алтын Ордо мамлекетин түзгөндө (1242) улустун саясий чордону Итилдин (Волга) этегине көчкөн. Адегенде Батыйдын Сарайы, кийинчөрөк Беркенин Сарайы аттуу калаалар хан ордосунун милдетин аткарды.

Чынгыз хандын жаны белүштүрүлөрүнө ылайык Кыргызстандын аймагы жанаша жаткан аймактар менен бирге Чагатай улусунун карамагына кирди. Чагатай хан тукумунун, тириү ханзаадалардын улуусу катарында атасы менен агасы Жочу өлгөндөн кийин кадыр-барька ээ болуп каада күтүп калган эле. 1228—1229-жылдары ал Үгедейду хан көтөргөн ханзаадалардын башында турган. Үгедей хан агасынын макулдугусуз эч кандай маанилүү чечимдерди кабыл алчу эмес. Чагатай монголдордун мыйзамын, адат-наркты, хандыкты сактоонун жол-жоболорун мыкты билчү.

Чагатайдын энчисине тийген 4 мин аскер негизинен монголдордун барлас, конурат урууларынан куралып, үй-бүлесү менен чогуу эсептегенде 50 мин кишиге жеткен. Чыгыштагы коншулаш Үгедей улусунун 4 мин аскери жалайыр, конкотан, сулдус урууларынан топтолгон. Кийин саясий кырдаал өзгөргөндө алардын баары аралашып кетпеби. Бардыгы болуп бул тараалка башта айтылгандай XIII кылымдын 20—40-жылдарында 200 миндей мон-



Жочу хандын күмбөзү. XIII кылым. Борбордук Казакстан.

гол журт которгон. Мындан тышкary Түштүк-Сибирден, Алтай, Чыгыш Тенир-Тоодон түмөндөгөн түркий тилдүү уруулар, анын ичинде кыргыздар көчүп келе баштайт. Ал эми Чыңгыз хандын урпактарынын ич ара бийлик талашкан чатагы ырбаган кезде (1251—1259-жылдар) Үгөдөй менен Чагатайтын улустарына эр жүрөк түрктөрдүн он түмөнү жөнөтүлгөн. Эц башкысы Чагатай улусунда калктын басымдуу копчулук болугун түркий тилдүү уруулар түзчү. Алардын арасында кыргыздар дагы көрүнүктүү орундуу эзлөгөн.

Так талашкан күрөштөр. Тенир-Тоонун улуу ханга баш ийдирилиши. 1241-жылы улуу хан Үгөдөй көз жумду. Көп етпей анын ақылгэй агасы Чагатай да өлөт. Монгол империясында так талашкан күрөштөр башталып, хан ордосундагы башаламандык беш жылга созулду. 1246-жылы гана курутайда Үгөдөйдүн тун уулу Гүйүк улуу хан жарыяланды. Гүйүк хандин жарлыгы боюнча Чагатай улусунун башгылыгына жаны хандын жаекин досу, Чагатайдын уулу Есү-Мүнкө дайындалат. Буга чейин бул улусту Чагатайдын Орто Азиядагы жортуулу учурунда өлгөн тун уулу Мутүгэн-ден калган түяк Кара-Хулагу башкарчу. Небересин мураскорлукка Чагатай езу көзү тирүүсүндө эле дайындалган. Арадан аз убакыт етүп етпей 1248-жылы Гүйүк хан өлгөндө Үгөдөй менен Тулуйдун урпактарынын ортосунда кайрадан так талашкан чатак чыкты. Чыңгыз хандын көрээзи боюнча Үгөдөй жана анын тукуму гана улуу хандын тақтысын ээлемек. Тулуйдун атасынын алтын тагын, улуу хандык бийлики талашшууга эч кандай укугу жок эле. Ошого карабастан ал салтты бузуп, ез улусуна каниет кылбай хан бийлигин написисин ағытты. Кыяннаттык, ач көздүк, ичи тардык зерим эч жакшылык алыш келбесин ал ойлон да койбоду. Агайын-тууган арасын ушак-айын аралап, ынтымакка доо кетти, өлкөдө тополон чыгып, кай төгүлдү. Ата-бабалар айткандай, «аттин бири кем дүйнө!», «шоруу арылбаган кайран эл!». Ханзаадалар кагылышса, азабын эл тартты го, чиркин.

Бийлик талашкан күрөш учурунда Үгөдөй менен Чагатайдын урпактары, алардын жан-жекөрлерү, нойондору бирге болушту. Тулуйдун уулу Мүнкө тарабындары монгол төрөлөрүнө Алтын Ордонун айбаттуу ханы Батый колдоо көрсөттү. Анын чечкиндүү аракетинин, талаш-тартышка түздөн-түз кийлигишүүсүнүн натыйжасында улуу хандын тагынын тагдыры Мүнкөнүн пайдасына чечилди. Чындыгында эле Мүнкөнү хан кылган дагы, жаны хандын күч-кубатын арттырып, арбайын көтөргөн дагы төгөрөктүн төрт бурчун атагы чыгып, данкы таш жарган айтылуу Батый хан болчу. 1251-жылы Мүнкө женишке жетишпүү хан көтөрүлгөндөн кийин ханзаада тентайлашкан туугандарын куугунтукка алды, өтө өчөгүшкөндөрүнүн көзүн тазалады. Үгөдөйдүн улусу жоюлуп, анын эли, жери Мүнкөнүн жакын жан-жекөрлөрүнө, ишенимине кирген төбөлдергө, ханга кызматы өткөн нойондорго «камчыга ченеп» болуштурулду. Чагатай улусунда да ушундай болуштуруүлөр жүргүзүлдү. Бир көргөн кишигеге сыртынан улустар сакталып калгандай туюлганы менен иш жүзүндө Орто Азия, анын ичинде Кыргызстандын аймагы улуу ханга баш ийдирилген эле. Бирок оз алдынчалык учун жаны күрөштөрдүн кубаттуу эзкими жакындан калган болчу.



Хубилай хандын портрети. Кытай гравюрасы.

1260-жылы Арык-Бука монгол империясынын борбору Каракорум калаасында (монголчо Хара-Хорин, Орхондун терүндө орун алган XIII—XIV кылымдардагы ордо шаар) улуу хан көтөрүлөт. Бирок монгол аскерине колбашчылык кылыш Кытайда жүргөн бир тууганы Арык-Буказынын бийлигин таануудан баш тартып, ез аскери менен ага каршы жөнөйт. Анткени Кытайда бирге жүргөн монгол нойондору аны да улуу хан жарыялап жиберген эле. Эки хан тен адегенде озунуп Чыгыш Түркстанны, Жети-Сууну жана Орто Азияны ээлөөнү көздөшкөн. Ушул максатта Хубилай бул тарапка өзүнүн ишенимдү иекөрү Чагатайдын урпагы Абышканы (*Мутугэндин небереси*) Чагатай улусундагы бийликин колго алыш үчүн жөнөткөн. Жолдо ал Арык-Буказынын кошуунуна колго түшүп, тындым кылышнат. Арык-Бука ошондон сон Орто Азияга Чагатайдын небереси Алгуну чон атасынан мураска калган улусту башкарару жана аны Хубилайдын аскеринен коргоо үчүн жиберет.

Алтуу кыска убакыттын ичинде Чагатай улусун өз бийлигине баш ийдире алды. Ошондой эле ал Хорезмди жана Ооганстандын түндүк болугүн ээлэйт. Адегенде ал Арык-Буказынын атынан аракеттенип, ийгиликке жетишкен соң аны менен мамилесин үзүп, ез бетинче саясат жургүзгөн. 1262-жылы Арык-Бука көп аскер менен Алтайдан Чагатай улусуна келип, Алгуга карши согуш баштады. Орто Азияда феодалдык согуштар 60-жылдардын аягына чейин токтогон жок. Ич ара чатактардын натыйжасында Алгу өлгөндөн кийин бийлик Чагатайлардан Үгөдөй тукумуна, анын небереси Хайдуга еттү. Хайду хан көтөрүлгөндө ага Алтын ордонун өкүмдәрү Берке хан чечкиндүү колдоо көрсөткөн.

Эне-Сайдагы кыргыздардын XIII кылымдын 60-жылдарынын орто ченинде абалы. Хубилай менен алгачкы кармашта женилип калган Арык-Бука кыргыз жерине чегинип келген эле. Кыргыз ээлигинде бир аз убакыттынам алыш көп кол топтоого үлгүрөт да, Кытайга жорттуул уюштурат.

Хубилай менен Арык-Буказынын чатагы жана кыргыздар. XIII кылымдын 60-жылдарында Монгол империясынын биримдигине биротоло доо кетти. 1259-жылы Мүнкө хан өлгөндөн кийин бийлик талашкан өз ара согуш оту кайрадан тутанды. Бу сапар Мүнкө хандын инилери Арык-Бука менен Хубилай бири-бирине хандык наамды ыраа көрбей хан төгүп каршылаشتы. Тулуйдун уулу Арык-Бука 1252-жылы энеси Соркуктана-беги көз жумгандан тартып Саян-Алтайды ээлеп калган. Ал жайында Алтайды жайлап, кышында Мин-Өзөндөгү Кыргыз жеринде кыштачу. Арийне, ал кыштоо талашып кыргыздардын жерин тарытканы, аларга кысым көрсөткөнү талашсыз.

Бирок Тангут аймагындағы салғылашууда анын аскери әкінчі ирет жениліп, аман калғаны кайрадан қыргыз жерине қачып келет. Өзүңө баш ийгеп уруулардың, әлдердин адам саны азайып алсыраганда Арық-Бука ақыры жениләэріне көзү жетип, 1264-жылы Хубилайга багынып берди. Арық-Бука башкарған жылдарда монгол аскерлеринин қыргыз әэлигінде, Кэм-Кэмжиутта турушу, аларды такай азық-тұлук, ат-көөлүк, унаа менен жабдуу, анын жергиліктүү әлден кайра-кайра кол топтоосу қыргыздардың абалын оорлотпой койгон жок. Қыргыздар Түштүк-Сибирде монголдорго караганда саны азайып, азычылыкты түзүп калган. Мурда қыргыздар аймактагы уюткулуу негизги калк болгону белгилүү.

Арық-Бука женилгендег кийин қыргыз жерлері **Юань империясынын<sup>1</sup>** курамына киргизилди. Қыргыздар борбору Каракорум калаасы болгон Линбай провинциясына түздөн-тұз караган. Қыргыз жерлері бир нече административдик бирдиктерге болуштурулған. Алардың ичинен ирилери **Кяньчжуо** менен **Иланъчкоу** Тывада, Қыргыз Мин-Өзөндө (азыркы Хакас-Хоорай аймагы) жайгашкан. Кытайлык «Юань-ши» әмгегиндеги эскермене караганда ошол белуштуруу учурунда қыргыздардан тогуз миң короо куралган. Сыягы, мында қыргыздар жашаган аймактардың бири жөнүндө айтылып жатса керек. Ошентип 60-жылдардың орто ченинде қыргыздар монголдордун жаны улуу ханы Хубилайдын туруктуу мамлекеттік башкаруу системасына кабылышты. Улуу хандын атынан аларды жергиліктүү бийлик өкүлдөрү тескеп турган.

#### Суроолор жана тапшырмалар

1. Чынғыз хандын империясы кандай улустарга бөлүнгөн?
2. Чагатай улусу кайда түзүлген?
3. Чагатай жөнүндө эмнени билесинер?
4. Қыргызстанға түрк, монгол урууларынын кочуп келиши тууралуу эмнени айтып берсе аласына!
5. XIII кылымдардың 40-жылдарында так талашкан күрөштөргө кайсып ханзаадалар катышты?
6. Мүнкө ханга мүнөздөмө бергиле.
7. Арық-Бука менен қыргыздардын мамилесин эсиеңгерге туткула.
8. Картадан улустардың болжолдуу чегин таба аласынарбы?

#### § 16. Хайду мамлекети

Хайдунун хан көтөрүлүшү. Орто Азияда өз алдынча мамлекеттин түзүлүшү. XIII кылымдардың 60-жылдарында Чынғыз хандын урпактарынын ортосундагы чыр-чатақтын курчушу монгол империясынын жиктелишине алдып келди. Империянын ар кайсы белүктөрүнде өз алдынча мамлекет түзүү аракети жанданды. Буга улустардын ээлери сыйктуу эле жергиліктүү

<sup>1</sup>1260—1368-жылдарда Кытайда бийлик жүргүзгөн династия Юань деп аталған.



Хайду хан. 1269—1301-жылдарында.

ак сөөк төбөлдөр да абдан кызыгышкан. Алар саясий окуялардан чetteтте калбай, чечүүчү роль ойной баштады. Ошондуктан түпкү журттун мыктылары, эл башы, жүрт башылары улуу хандын амирине тизе бүгүүден баш тарткан ханзаадаларга активдүү колдоо көрсөтүштү. Орто Азияда улуу ханга көз каранды эмес мамлекеттин келип чыгышына кандайдыр бир денгээлде чарбалык жандануу да шарт түзгөн.

Жаны мамлекетти түзүүнүн демилгечи-си жана негиздөөчүсү *Хайду хан* болду. Ал Чыңгыз хандан кийинки улуу хан, кадимки Угедейдүн небереси эле. Андыктан керек болсо анын бүткүл монгол империясынын улуу хандык наамын мурастоого, бийлигин талашууга акысы бар болчу. Хайду кезинде Угедейдүн ииниси Тулуйдун уулу Мүнкөнүн алтын так үчүн күрөшүндө ага ачыктан-ачык каршы чыккан. 1251-жылы Угедейдөн мураска калган улустун жоюлушу анын урпактарынын улуу ханга нааразылыгын ого бетер күчтүп, элдешкис душманга айландырган.

Хайду XIII кылымдын 60-жылдарында Хубилай ханга жана анын өнөктөш жан-жекөрлөрүнө каршы күрөштө Орто Азиядагы Чыңгыз хандын урпактарынын башын кошо алды. 1269-жылы Талас өрөөнүндө анын демилгеси боконча мурдагы Угедей жана Чагатай улустарынын ак сөөк төбөлдерүү катышкан *курултай* етет. Курултайда Хайду хан көтөрүлүп, жаны мамлекеттин түзүлгөндүгү жарыяланды. Алгачкы хандын ысымына байланыштуу ал түзөн мамлекет тарыхта *Хайду хандыгы* деп аталып калды. Хайду 1269—1301-жылдары бийлик кылган.


Хайду мамлекетинин аймагы, калкы жана хандын саясаты. Хайду мамлекети негизинен Орто Азиянын чордону менен чыгышында уюшулуп, аймагы батышта Аму-Дарыяга, чыгышта Алтайга чейин созулуп жатчу. Ага Жунгария ойдуну, Тенир-Тоо толгуу менен, Чыгыш Туркстан, Фергана жана Мавераннарх караган. Хайду хан эне-сайлык кыргыздарды да өзүнө тартып, Хубилайга каршы түкүрган. Ал эми Чүй өрөөнүн ал өзүнүн коругуна айландырган. Таласты Шах деген уулу ээлеп турчу. Тенир-Тоонун чыгышы анын дагы бир уулу Чапардын энчисине тийген. Ал кийин тактыны мурас-таганы маалым.

Бул кезде Орто Азиянын калкы ар түркүн уруулардан турган. Анын өзөгүн түрк жана монгол тилдеринде сүйлөгөн уруулар түзчүү. Чыгыш иран тилинде сүйлөгөн калк эзелтен чөлөмдүн түштүк тарабындағы аймактарды мекендей келгени белгилүү. Жаны мамлекеттин түзүлүшү ээлктерди

кайрадан бөлүштүрүү, кечмөн уруулардын Орто Азиянын чордонуна чыгыштан батышты көздөй көчүп-конуулары менен коштолду. Бул орто кылымдардагы жоокерчилик заманга мунездүү көнүмүш көрүнүш эле. Адатта чыгыш өлкөлерүндө женишке жетишкен ар бир хан ээлөн алган эл, жерди өзү каалагандай тескөөчү. Алсак, мурда Тенир-Тоодон орун-очок алган теги монгол, барлас, конграт уруулары эми Мавераннарга кечкөн болчу. Ал эми алардын конуш журутун Иле, Ыртыш, Алтай тараптан Үгөдөй улусуна таандык жалайыр, конкотан, сүлдүс урууларынын чачылгандан калган-катканы көчүп келишет. Жети-Сууга, Орто Азиянын чыгыш канатына Саян-Алтайдан түркй тилдүү уруулар жылдан-жылга көбүрөөк көчүп келип жатты. Акырындан ар кошкон уруулардын аралашуу жарайяны күчөдү. Буга алардын күндөлүк турмушта бири-бири менен ыマルалашууга, катнашууга муктаждыгы, өз ара чарбалык маданий байланыштардын, соода-сатыктын зарылдыгы, саясий кырдаалдын өзөрүүсү түрткү берген шексиз.

Хайду хан ченде жок мыкты мамлекеттик ишмер, чыгаан аскер башчы эле. Ал акыйкат, мунезү жумшак, сылык-сыпаа, өлкө кызылкылыгын туура түшүнгөн, көптү билген кесөм, мусулмандарга ниети түз, ак пейил хан болгон. Хайду хан мурдагыдай элди жөнү жок талап-тоноодон майнаш чыкпасына көзү жеткендиктен өлкөнүн чарбалык өнүгүүсүн он жолго коюуга, онтойлуу нүкка салууга, туруктاشтырууга киришет. Анын мындай аракетин жергиликтүү эл, жакын санаалаш жардамчылары жапырт колдоп чыккан. Ал экономикалык абалды ондош учун 1269-жылы курултайда салык саясатын жөндөп, расмий салыктан башка да кандайдыр бир алых-салыктарды чогултууга тыюу салган. Эгин эгилген аянттарга мал жаюуга жол бербөөгө, малды атайын бөлүнген кыштоолор менен жайлоолордо гана жаюу тууралуу кечмөндөрдүн төбөлдөрунө көрсөтмө берилген. Арийне, мындай терең ойлонулган ийкемдүү саясат чөлкөмдүн экономикасынын калыбына келиши не жана есүп-өнүгүүсүнө өбелгө түздү. Хайду хандын акча реформасы соодагер Масуд-бек Махмуд Ыалавач уулунун көзөмөлдүгү астында ийгиликтүү ишке ашырылган. Хайдунун тушунда өлкөде бир топ жыл бейкүттүк орноп, кыйыр бүтүндүгү, жол коопсуздууга чындалат, кол өнерчүлүк, ички жана тышкы соода өнүгүт. Натыйжада өлкөнүн күч-кубаты артып, коргонуу мүмкүнчүлүгү күч алат.

Хубилай менен Хайдунун эргишип төнтайлашшуусу. Кыргыздардын ага аргасыз аралашшуусу. Хайду табиятынан касташууну, согушту анчейин каалабаган, тынчтыкты, бейпил турмушту жактаган хан эле. Ошондуктан ал бийлик кылган жылдарда «өзү катылган жоонун катыгы берилип», басып алуучулук жортуулдар дәэрликуюштурулган эмес. Кәбүнесе ага чыгыштан жалпы монгол ханы Хубилай тарабынан болгон коркунучка карши күрөштүгө туура келди. Батышта Иранды башкарған тууганы Хулагу жана анын мураскору Хубилайдын союздаштары болгон. Хубилай хан Орто Азияда өз бийлигин орнотууну көздөп, Хайду мамлекетинин Алтайга жакын аймактарына жана Чыгыш Түркстандагы ээлигине тынымсыз кол салып турган. Буга жооп иретинде жана эргишикен душманга озунуп сокку уруш



Хубилай хандын Ханбалыктагы (Пекин) ордосу. 1260—1295-жылдар.

максатында кәэде Хайду хан дагы Алтайга, Монголияга жүрүш жасачу. Ошондой кагылыштарга айрым жылдарда қыргыздар дагы аралаштууга арасыз болгон. Анткени қыргыз әэлиги жана жанаша жаткан аймактар эки ортодо талаشتа калган. Откен темадан белгилүү болгондой, XIII қылымдын 60-жылдарынын орто ченинде эне-сайлык қыргыздар Юань империясына караташтыган болчу.

**1270-жылды** Хубилай хан өзүнүн нәкөрлерүнүн бири Лю Хао-Лини Түштүк Сибир элдеринин акими қылыш дайындайт. Ал жергиликтүү элди тыңчытуу үчүн женетүлгөн. Ошондон кеп өтпей Хайду хан Эне-Сайга элчи-син жиберип қыргыздарды Пекиндеги улуу ханга каршы күрешкө үндөйт. Анын мындай аракети текке кеткен жок. Хайду хан тарабына оогон қыргыздар 1273-жылды Юань династиясынын үстөмдүгүнө каршы көтерүлүшкө чыгышты. Көтөрүлүш учурунда қыргыздар Хао-Лини карман келип аз жерден олтуруп көй жаздашат. Адамдаргы жасаган жакшы мамилеси, сыйлыктыгы гана аны ажалдан алып калган.

**1276-жылды** Хайду хан Монголияга чон жортуул уюштурат. Бу жолу да қыргыздар Хайдуну колдоп, Хубилайдын бийлигине каршы кыймыл баштаганы белгилүү. Қыргыздардын боштондук кыймылы күчөгөн кезде Лю Хао-Ли курчоодо калыш, оор сокку жейт. Акыры ал ак кар баскан Алтайды 1000 аскери менен арандан зорго ашып өтүп, қыргындан кутулган. Курчоодо калган Лю Хао-Лиге қыргыз өкүмдарынын минбашыларынын бири сатылыш кетип, ага жол ачып берген болчу. Қыргыздардын кыймылына Юань династиясынын қыргыздардан аскер жыюусу, аларды өлкөнүн туш тарабындагы кошуундарга чачыратуусу себеп болгон. XIII қылымдын 80-жылдарында қыргыздардын жоон тобу Монголиянын чордонуна — Каракорум аймагына көчүрүлөт.

**1286-жылды** Хайду хан Монголияга экинчи ирет жортуул уюштурганда қыргыздар анын бийлигин тааныган. Кийинки жылды Хубилайдын Манчжуриядагы акими (наместники) Наян козголон чыгарат. Сыягы, қыргыздардын кылган иши катуу таасир этсе керек. Тилемекке каршы, Наяндын козголонун басуу үчүн Хэлинь аймагына көчүрүлгөн қыргыздардан кураган кол

жөнөтүлгөнүү кандай өкүнүчтүү! Кыргыз кошуунуна ошондо теги кыпчак Тутуха колбашчылык кылды. Кийинчөрөк ал Алтайды каратканда (1290-жылы) Хайдуга караштуу үч мин түтүн кишини туткундап, аларды Каракорумга алып кетет.

1292-жылы Хубилай хан Тутуханы эне-сайлых кыргыздарды кайрадан караттуу үчүн жөнөткөн. 1293-жылы жазында ал Эне-Сайга келген. Дарыяга тонгон муз аркылуу илгерилеп, анын аскери мындағы кыргыздарды басып алган. Айтмакчы, Тенир-Тоону ордо журт кылган Хайду хан эне-сайлых кыргыздарга жардам берүү үчүн аскер жөнөткөн болчу. Ал эми Тутуханын аскерлеринин арасында каракорумдук кыргыздар да бар эле. Тутуха Хайду жиберген кошуунду талкалап, анын колбашчысы Болоча дегенди колго түшүрүп алган. Эне-сайлых кыргыздар менен Тенир-Тоодогу Хайду хандын Хубилай ханга каршы багытталган еэз ара ынтымагынын өтө бекемдиги кызыктуу жана таң калычтуу.

Салттылаштарда туткунга түшкөн кыргыздардын бир тобу Монголияга, болжолу Монгол Алтайына сүрүлдү. Ошол эле 1293-жылы кыргыздардын бир бөлүгүн Хубилайдын буйругу боюнча Манчжурияга — Сунгари менен Амур дарыяларынын кошулган жеринде атайын курулган Чжаочжоу деген шаарга көчүрүп барышкан. Кыргыздардын дагы бир бөлүгү (700 түтүн) Манчжуриянын бөлөк аймагына — Хэсихэ деп аталаң жерге жайгаштырылды. Тынчы жок эл катары кыргыздарды зордоп, туш-тушка атайлап бириндеп көчүрүү кийинки жылдарда да улантылды. Алсак, Юань династиясынын бийлигин Тэмур хан улаган учурда (1295—1307) Цзинь-шань (Монгол Алтайы) тоолорунда жашаган кыргыздардын бир бөлүгү Шаньдун вилайетине көчүрүлүп, аларга эгин өгип жан багуу үчүн жер, өгүз жана үрөн берилген.

Бул көчүрүүлөр эне-сайлых кыргыздарды көптөгөн жоготууларга дуушар кылды. Кыргыздар «тарудай чачырап» саны азайды, кыйласы киндик каны тамган Ата Журтунан тышкары сүрүлдү. Кыргыз мамлекеттинин толук жоюлушу эн бор жоготуу болду. Алардын ээн калган конуш жүрттарын белек-бөтөн элдер ээлей баштады. XIV кылымдын башында кыргыз жерлери баштагыдай эле Юань империясынын Лин-бэй провинциясынын курамында турган. Монгол төрөлору кыргыздар көчүрүлгөндө ээн калган жерлерге монголдордуу, уйгурларды жана атүгүл кытайларды отурукташтырууга көп күч жумшаган. XIV кылымдын экинчи жарымында Юань империясы кулагандан кийин кыргыз жерлери кайрадан эгемендикке ээ болуп, еэз улуктары башкарып турду. Айрым жылдары гана ойрот хандары кыргыздарга үстөмдүк кыла алды. Бирок ойроттор көпчүлүк учурда тентайлашкан халхас хандары менен кармашып алагды болушкан.

Манчжурияда жашап калган кыргыздардын көпчүлүгү монголдошуп же кытайлашып кеткен. Алардын айрымдары манчжуриялык Хейлунцзян вилайетиндеги бүгүнкү фу-йү кыргыздарынын ата-тегинин бири катары болжолдонулууда.

Монгол доорунда Борбордук Азиянын ар кыл аймактарына тараган кыргыз топтору сары уйгурларга, лоптуктарга жууруулушуп, айрымдары монголдор менен ойротторго кошулган.

XIII кылымда түрк-монгол журт которууларынын маалында Эне-Сайда, Монгол Алтайында жана аларга чектеш аймактарда байырлап келген кыргыздардын бир катар жаны уруулары Тенир-Тоо аймагына жылган. Бул жердеги башка жергиликтүү түрк элдери жана келгин монгол-чыгыш түрк уруулары кыргыздардын ичинде жууруулушуусу учун тарыхый шарт түзүлгөн.

**XIII** кылымдан кийин Саян-Алтай аймагында калган кыргыздарды Сибир кыргыздары деп, ал эми Чыгыш Түркстандагы жана Кыргызстандагы кыргыздарды Тенир-Тоо кыргыздары деп белгилейбиз. Алардын кийинки этностук тарыхы бири-биринен кескин айырмалуу болду.

Хайду мамлекети XIV кылымдын биринчи жарымында. Хайду хан дүйнөдөн кайткандан кийин (1301-жылы), XIV кылымдын биринчи жарымында ал түзгөн мамлекет ич ара бийлик талашшу күрөшүнүн майданына айланган. Хайдунун кызы Хутулун тарабындагылар анын иинисин, ханзаадалардын кенжеси Урусту хан көтөрүүнү көздешкөн. Ал эми Дува баш болгон Чагатайлар тукуму Хайдунун дагы бир уулу Чапарды колдоп, аны 1303-жылы хан жарыялашат. Дува 1282-жылдан тартып Хайду хандын эн ишенимдүү жардамчысы болгон. Өлкөде анын кадыр-баркы өтө жогору эле. Ошондуктан ал 1305-жылы оной-олтон эле тактыны тартып алды. Бирок ал кеп етпей дүйнөдөн етпү, бийлик анын уулу Күнжектия колуна еткөн (1306—1308-жылдар) Ич ара чыр-чатактар кийинки жылдарда деле тыйылган жок. Үгөдйлөр менен чагатайлар кәэде ынтымакка келгени менен, көпчүлүк учурда кагылышып-касташып бири-биринин ээлигин, элин талап туршту.

XIV кылымдын башында Чагатай тукумунан чыккан хандардын ишмердигинде өлкөнү борбордоштуруу, Мавераннахдын калкы менен жакындашшу аракети ачык байкала башттайт. Бул багытта орчуундуу иштер Дуванын уулу Кебек хандын (1318—1326-жылдар) тушунда жасалды. Көчмөндүк адаттардан кол үзүп, ал Иле ореөнүнен Мавераннахрга көчкөн, айрым шаарларды калыбына келтирүүгө көмектешкөн. Кебек хан Мавераннахдагы Несеф шаарына жакын жерге жаны ордо шаар — Каршини курдурат. 1321-жылы акча реформасын жүргүзгөн. Ошондой эле административдик реформаны ишке ашырып борбордук бийлиkti кыйла чындалган. Андан кийин тактыны мурастаган ииниси Тармаширин (1326—1334-жылдар) дагы борбордоштуруу саясатын андан ары улантты. Бирок мурдагыдай ээн-эркин жашоону энсеген, көчмөндүү турмушту жана патриархалдык үрп-адаттарды сактап калууну көксөгөн түшүнгү тар жана көчмөн уруу башчылары күрөштү токтоткон эмес. Акыры алар 1334-жылы козголон уюштуруп, Тармаширинди өлтүрүштөп. Феодалдык согуштар кайрадан күч алып, он жылдан ашуун убакытка созулду. Борбордук бийлиkti чындоо учун көп күч жумшаган чагатай тукумунан чыккан акыркы хан Казан дагы 1346-жылы

өзүмчүл кечмен ак сооктер менен күрөштө курман болду. Казан ханды кулаткан Балхтын (Түндүк Афганстан) эмири Казаган (1346—1347-жылдардан тартып бийлиген) Чыңгыз хандын тукумдарынын бирин формалдуу турдө хан жарыялап, анын атынан бийлик жүргүзгөн. XIV кылымдын 50-жылдарынын аягы ченде Чагатайлар мамлекетинин батыш бөлүгү он бештей өз алдынча чакан ээликтеге болунуп кетет. Аларды түрк-монгол аскердик-көчмөн ак сооктору менен жергилиткүү феодалдардын өкүлдерүү башкарган. Дал ушул мезгилде моңгол уруу ак соокторунун түрктошүү жарайны аяктаган болчу.

Маверанихарадагы жогорудагыдаай өздөрүнүн көнүлүнө жаккан хан тукумун хан жарыялоону 1348-жылы тенир-тоолук уруу башчылары да пайдаланышкан. Алар Чыңгыз хандын Тоглук-Темур деген шектүү урпаын хан жарыялашып, иш жүзүндө анын атынан монголдордун түрктөшкөн дуулат уруусунун эмири (беги) Пуладчы бийлик жүргүзө баштаган. Бул елке кийин Моголстай деп аталашып калды.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. XIII кылымдын 60-жылдарында Орто Азияда эмне үчүн өз алдынча мамлекет түзүлгөн?
2. 1269-жылкы Таластагы курултай жөнүндө эмнелерди билесинер?
3. Хайдунун мамлекети кайсыл аймактарды камтыгандай?
4. Хайду ханга мүнөздөмө бергиле.
5. Хубилай менен Хайдунун тентайлашкан күрөшү тууралуу айтып бергиле.
6. Монгол хандарынын чатагына кыргыздардын катышуусу жөнүндө эмнелерди билесинер?
7. XIII кылымдын 80—90-жылдарында кыргыз топтору кайсыл аймактарга көчүрүлгөн?
8. XIII кылымдын 90-жылдарында кыргыздар эн негизги эмнесинен ажырады?
9. XIV кылымдын Хайду мамлекетинде кандай өзгөрүүлөр болгон?

## КЫРГЫЗДАР ЖАНА КЫРГЫЗСТАН XIV кылымдын ОРТОСУ — XVII кылымдын БАШЫНДА

### § 17. Моголстан мамлекети

**Моголстан мамлекетинин түзүлүшү.** XIV кылымдын орто ченинде Орто Азиядагы Хайду мамлекети эки белүкке белүнүп кетти. Чыгышында Моголстан мамлекети түзүлүп, батыш белгүндөгү убактылуу өз алдынчалыкка ээ болгон феодалдык ээликтөр 70-жылдардын башында Темурдун мамлекетине бириктирилди. Бирдиктүү мамлекеттин жиектелүсү экономикалык жана саясий себептер менен шартталган мыйзам ченемдүү көрүнүш эле. Тарыхый-географиялык «Моголстан» түшүнүгү жана мамлекеттин аты «моголдор өлкөсү» деген маанини билдирип «могол», «могул» этноминин келип чыккан. Орто Азияда ошол кезде түрктөшкөн монголдорду могол же могут деп атап жана жазып калышкан. Тарыхый булактарда Моголстан мамлекетинин калкы теги буюнча негизинен түркүй тилдүү түпкү уруулар катары сүрөттөлөт. Анткени келгин монголдор жергиликтүү түркүй тилдүү эл менен небак жуурулушуп кеткени анык. Аралашуу узакка созулуп, бери болгондо бир кылымды өз ичине камтыган. Моголстанда аты түркче же монгольчо аталаң көптөгөн уруулар: дуулаттар, канглылар (бекчи), керейттер (кирейлер), аркенуттар, баарындар, арлаттар, барластар, эн кызыгы булгачы уруу бирикмесинде кыргыздын бостон, тейт, жоокесек, дөөлес, кыдырша жана канглы уруулары жашачу. Акыркы алты уруу кийин ичкилик кыргыздардын уюткусу болгон. **1348-жыл** шарттуу түрдө Моголстан мамлекетинин түзүлгөн жылы болуп эсептелет. Себеби ушул жылы дуулат уруусунун улугу эмир Пуладчы баш болгон тенир-тоолук уруулардын жолбашчылары Аксу шаарына чогулуп, Чагатайдын урпагы Дуванын 18 жаштагы небереси (её так эмес) Тоглук-Темурду хан көтөрүшкөн. Анын ордосу Иле өрөөнүндөгү Алмалык калаасында жайгашмак. Жаны мамлекетти түзүүде чечүүчүү роль ойногон эмир Пуладчы атадан балага мурасталчу **улусбеги** кызматын залеген. Тоглук-Темурдун түшүннөдөн ислам динин таркаттуу буюнча чечүүчүү чаралар көрүлгөн. Анткени ал идеологиялык таянычка ээ болууну көздөгөн.

Саясий майданга өз алдынча жаныдан чыккан дуулат уруусунун мурда эч бер данаазалуу же кадыр-барткуу беги болгон эмес. XIV кылымдын экинчи чайрекинде гана булардын аттуу-баштуу адамдары элте тааныла баштайт.

Моголстандын чек арасы туруктуу болбой, тез-тез өзгөрүп турган. Анын болжолдуу чек арасы чыгышта Баркөл, Эмил жана Ыртыштан башталып, батышта Түркстан менен Ташкентке чейин созулчу. Түндүктө ээлиги Балхаш көлүнө такалып, түштүктөгү чеги Кашкар, Ак-Суу, Турпан, Фергана аркылуу ётчу. Ага Жети-Суу, Фергана, Чыгыш Түркстандын тундүгү, Түштүк Алтай караган. Моголстан мамлекети бири-бирине баш ийбegen жарым-жартылай өз алдынча коншу улустардан турчу. Улус башчылары ханга формалдуу гана вассал болушкан.


Моголстандын акимдик-саясий чордону **Мангалай-Сүбө** («Башкы аймак») деп аталган аймак эле. Анын борбору Ак-Суу шаары (Чыгыш Түркстанда) болгон. Мангалай-Сүбөгө Фергана ереөнү, Ташкент аймагы, Ош, Анжиян, Аксыйкент, Касан шаарлары, Ат-Башы, Нарын аймактары, Ысык-Көлдүн тескейи, Кашкар, Жаркент, Хотан шаарлары карачу. Бул чөлкөмдө дуулат беги эмир Пуладчы бийлик жүргүзөн.

Ал эми **Мангалай-Сүбөдөн** тундүктөгү Сырдарыядан Илеге чейинки ири аймакты, анын ичинде Түндүк Кыргызстанды Пуладчынын бир тууганы **Камар ад-Дин** жеке өзү бийлген.


Тенир-Тоонун чыгыш аймактары жана Иле менен Ыртыш дарыяларынын аралыгындагы аймак үчүнчү бир улуска — Булгачы улусуна таандык эле. Бул улустагы негизги саясий тизгин кыргыз төбөлдерүнө таандык болгон. Мындан тышкары да Иле дарыясынын түндүгүндө, Тарбагатай — Эмил аймагында чакан өз алдынча улустар болгон.

**1358-жылы** балхтык эмир Казаган өлтүрүлүп, Тенир-Тоодогу дуулат эмирлери Мавераннардын басымдуу белүгүнө өздөрүнүн марионеттик ханы **Тоглук-Темурдун** бийлигин орнотушкан. Барлас уруусунан чыккан эмир **Темир** (Темирлан) да **1360-жылы** Тоглук-Темурдун бийлигин тааныгын.

Тоглук-Темурдун хандыгын сез жүзүндө гана тааныгысы келген бектер тез-тез ага каршы көтөрүлүш чыгарып турган. Ал өлгөн соң, **1362—1363-жылы** мураскору болгон уулу **Илиас-Кожо** Мавераннардын убактылуу колунан чыгарган. **1365-жылы** Чырчыктын жанында айтылуу **Баткак салгылашшусу** болуп, Казагандын небереси Хусейиндин жана ага кайрадан ыкtagан эмир Темирдин аскерлеринен женилгенд. Бирок Илиас-Кожо Самарканды ала албай кайра кайткан. **1365—1366-**



Добулбастын түрлөрү: а — кытайдыкы; б — индустуку.



Амир Темир (1336—1405-жылдар.).

жылдары Ил-йас-Кожону Тенир-Тоодогу ага каршы топ елтүрүп, бул топтун башында турган Камар ад-Дин бийликти өзүнө алууга аракет кылган. Моголстанда кайрадан ич ара такты талашуу күрешү алоологон.

Тенир-Тоо калкынын эмир Темирге каршы күрешү. Суйургатмысты хан жарыялап, Мавераннахрда өз бийлигин орноткон эмир Темир (1370—1405-жылдары бийлеген) Тенир-Тоодогу жана Чыгыш Түркстандагы могол-kyргыз мамлекеттерин каратып алуу үчүн узакка созулган урушту баштаган. 1371-жылы ал Камар ад-Диндик аскерлеринин изине түшүп, Ысык-Көлге чейин жеткен. 1375-жылы ал Сайрам, Талас аркылуу жана жүрүш жасап, жете (каракчы, эркин кечмөн) деп кемсингиле аталган Монголстандын түндүгүндөгү кечмөн калктын айылдарын бүлүнтүп, Чыгыш Тенир-Тоого чейин жетип кайткан. 1376-жылы кыпчак Сары-Бука жана жалайыр Адил Шах баш болгон кошуун эмир Темирге каршы козголон чыгарганда, козголончуларга моголстандык аскерлер кошуулган. Арийне, алар бул

жолу да женилүүгө дуушарланган.

1377—1379-жылдарда Темирдин Тенир-Тоого сапары партизандык топтун каршылыгына кабылып, мурдағыдай зле майнапсыз аяктаган. Кечмөн калк азырыкы Ала-Тоодон Иле, Тарбагатайга чейин жүрт каторуп чегинүү менен негизги кошуунун жана элин сактап калып турган.

1388-жылы эмир Темирдин Иранда жүргөнүнөн пайдаланып, тенир-тоолук улустардын төбөлдерү ага каршы Ак-Ордонун бийлөөчүсү Токтомуш менен саясий ынтымак түзүп, Мавераннахрга биргелешип кол салышкан. Алардын ийгиликсиз жүрүшүнөн сон, 1389-жылы эмир Темир Тенир-Тоодогу «Жете өлкөсүнө»<sup>1</sup> ири чапкын баштаган. Беш кошуунга бөлүнүп илгерилген Темирдин аскерлерине каршы Энгэ-Төрөнүн (Баймурат чериктин) улусу жана чыгыш тенир-тоолук кыргыздардын Булгачы улусу катуу түруштук беришкен. Алтайга (анын ичинде Монгол Алтайына) чейин чегинүүгө мажбур болгон тенир-тоолук кыргыздардын айрым бөлүгү эмир Темирдин аскери тарабынан Самарканда чейин туткундалып кеткендиги тууралуу уламыш *Ахсыкендинин «Мажму ат-таварих»* деген эмгегинде

<sup>1</sup> «Жете өлкөсү» — Моголстандагы калктын мавераннахрлыктар тарабынан аталашы.



Тимурийлер доорундагы жоокерлер. XV кылым.

чагылдырылган. Тарыхчы Махмуд ибн Вали кыргыздардын Шейбанийлер менен эмир Темирге каршы ынтымакташ болгонун учкай эскерет.

«Манас» дастанына киргизилген окуялардын бири — кыргыздардын аргасыздан Алтайга көчүшү жана кийин кайрадан Таласка — азыркы Кыргыстандагы єз Ата Журтуна кайтып келиши — калмактар менен күрөш доорун эмес, эмир Темир менен күрөш доорун чагылдырат. «Моголстандык токтой арстандары» деген атка конгон кыргыз жоокерлери айыгыша күрөш жүргүзүшкөн. Согуш маалында Искендер эмирзаада Алмалык, Хотан, Беш-Балык шаарларынан жана тенир-тоолук кыргыздардан сулуу кыздарды бир нече тогуздал эмир Темирге жөнөткөнү белгилүү (1399—1400-жылдар).

Негизги аскер күчү менен бирдикте Ыртышка, Алтайга чейин сүрүлген тенир-тоолук улустардын төбөлдерүнүн бири Камар ад-Дин XIV кылымдын 90-жылдарында качып-бозуп журуп, чет жерде өлгөн.

Кыргыздардын уруу бирикмелери. XIII—XV кылымдарда тенир-тоолук кыргыздар єздөрү менен коншулаш, жамаатташ жашаган башка жергилиттүү түрк урууларын, анын ичинде түрктөшүп кеткен согдуларды, сирия-



Кожо Акмат Йассавинин күмбөзү. Түркстан шаары.

лык, аравиялых-ирандык бирин-серин келгинтердин урпактарын, түрктеше баштаган монголдорду синирип алган. Азыркы ала-тоолук кыргыз элиниң езегү — тарыхта байыртадан бери белгилүү болуп келген кыргыздар.

Тарыхы Борбордук жана Орто Азия менен байланыштуу болгон дээрлик бардык түрк калктырынын компоненттери бүгүнкү кыргыз улутуна жууруулганы «Манас» дастанында, кыргыз санжыраларында камтылган уруу аталаштарынан (кычпак, деөлес, жедигер, ногой, катаган, сарт, отуз уул, жабагы, черик, мундуз, өзбек, канды, азык, бичине, тердеш, бугу, чала казак, түркмөн, кытай, монолдор ж.б.) айгинеленет. Кыргыз уламыштарында **Кара хан**, **Огуз хан**, **Түрк ата** кыргыз элиниң түпкү бабаларынын бири катары баяндалат. Ал эми ар кыл тарыхый доорлорго таандык болгон тарыхый мекени катары чыгышында — Эне-Сай, Селенга, Орхон, Алтай, чордонунда — Тенир-Тоо (Ала-Тоо — анын Кыргызстан аймагындағы бөлүгү, Улуу-Тоо — Кашкардагы кыргыздар аймагы), батышында — Памир, Бадахшан, Кожент, Фергананын айрым ереөндөрү, Жызак тоолору көрсөтүлөт.

Дал ушул кенири аймакта кыргыздар башка түрк калктыры менен чогуу ўсүп-өнүгүп келген. Башка бир тууган элдердөй эле кыргыздар да мурас-

таган байыркы хүннүлардын саясий башкаруу системасы кыргыз уруу бирикмелерин түзүүдө кенири пайдаланылган.

Маселен, кыргыздардын он канат, сол канат болуп жиктелиши хүннүлардын дуалдык (*жуптук*) башкаруусун эске салат. Ахсыкендинин уламышына караганда, кыргыздар кара кытайларга каршы согуш учурunda (XII кылым) эки канатка белүнгөн. Жуптук башкарууну борбордук бийликтей тейлеп турган.

Ушул үч бөлүк кийинки уруу бирикмелеринде формалдуу түрдө сакталып калды. Салттык санжырада он канат кыргыздарга (уламыштык Ак уулдан тарагандарга) тагай, адигине, мунгуш уруу бирикмелери, сол канат кыргыздарга (уламыштык Күү уулдан тарагандарга) саруу, күшчү, мундуз, басыз, кытай, жетиген, төбөй, чонбагыш ж.б. уруулар, ал эми ичкиликтеге болсо кыпчак, найман, тейит, кесек, бостон, нойгут, теөлес, ават сыйктуу уруулар кирген. Өз кезегинде ар кыл чон уруулар майдада урууларга жиктелген. Маселен, тагай уруу бирикмеси сарыбагыш, бугу, солто, тынымсеййт, саяк, черик, баарын, жедигер, азык, багыш, монолдор урууларынан, адигине уруу бирикмеси болсо — жору, бөрү, баргы, карабагыш, сарттар урууларынан, мунгуш уруу бирикмеси болсо жагалмай, коштамга урууларынан турган. Ар кыргыз өзүнүн жети атасын билүүсү шарт болгон, санжырачылар кадыр-барктуу инсан катары сый-урматка татыган.

Уруулардын жана ар кыл элдердин өз ара этностук карым-катнашынын бир күзгүсү — санжыра. Арийне, анын маалыматтары сын көз менен мамилени талап кылат. Анткени бир учурда бир нече уруу бирикмесине чачыраган уруу компоненттеринин көптүгү, орто кылымдарда кыргыздардын Орто жана Борбордук Азиядагы ар кыл мамлекеттердин курамында калышы, саясий багыттар боюнча өз ара жиктелиши ж.б. жагдайлар эске алынууга тийиш. Маселен, XV кылымды эле алсак, кыргыз топтору Моголстандын, Ойрот конфедерациясынын саясий турмушуна жигердүү катышып, өз ара карама-каршы мамлекеттердин аймактарында жашаган.

Кыргыздардын көз карандысыз саясий бирикмеси. Ахмет хан жана Султан Халил Султан. Тимурдун өзүнүн жана урпактарынын Түндүк жана Борбордук Тенир-Тоодогу чапкындарынан сон бул аймактарда саясий бийликтин тизгини кыргыз уруу төбөлдерүнө өтө баштаган. Моголдордун бир даары кыргызга синип (монолдор аттуу уруу), айрым могол төбөлдерү Алা-



Табак. Полихром глазурь оймосу. XIV—XV кылымдар. Талас өрөнүнүн та-  
былды.

Тоодон Кашкарга сүрүлүп ташталган. XV кылымдардын 80-жылдарында Ала-Тоодо кыргыздар өз алдынча мамлекетти түзүшкөн. Кыргыз хандыгын 1484—1504-жылдарда Ахмет хан («Алача хан») бийлеген.

Моголдордун формалдуу түрдө жалпы ханы Йунус хандын (1462—1487-жылдар) экинчи уулу Ахметтин кыргыздардын тебөлдөрү тарабынан чакырылып, хандыкка көтерүлүшү анын Чыңгыз хандын урлагы катары бийлигинин мыйзамдуулугун таанытуу учун кыргыздарга зарыл болгон. Ахмет хан өзүнө баш ийбеген арлат, калучу сыйктуу уруулардын тебөлдерүн уругу менен кырып салган. Анын Кыргызстандагы күч-кубаттуу мамлекеттин мурастаган уулу Султан Халил Султан (1504—1508-жылдар) «кыргыздардын падышасы» катары эсептелинген.

Азыркы Ала-Тоо аймагы Кыргызстан аттуу саясий аталаышын XV кылымдан тартып ала баштаган. 1508-жылы кашкардык могол тебөлдөрү Мансур хан Ахмет уулу жана анын аталаш агасы Махмуд хан менен салылашууда Султан Халил Султан женилүгө учурал, Ферганага баш калкалап барып, ал жердин беги Жаныбек тарабынан елтүрүлгөн.

Кыргызстандагы кыргыз уруулары ушул кезден баштап могол тебөлдөрүнөн хан чакырбастан, Мухаммед Кыргыз аттуу өз бегине баш ийип калышты.

## Суроолор

1. Хайду түзгөн мамлекет кайсы аймактарды камтыган?
2. Моголстан мамлекети качан калыптанды жана ал кайсы белүктөрдөн турат? Мангалий-Сүбо кайсы жерде?
3. Эмир Темирге каршы Тенир-Тоо калкынын уруштары эмне менен аяктады?
4. Кыргыздардын уруу бирикмелери жөнүндө кандай санжыралык маалымат бар?
5. XV кылымдын акыры — XVI кылымдын башында Кыргызстанды кайсы хандар бийлеген?

## § 18. Төцир-тоолук жана чыгыш түркстаннык кыргыздар XVI кылымда — XVII кылымдын башында

Кыргыздардын XV кылымдын аягы — XVI кылымдын башындағы этносаясий бирикмеси. Бул мезгилде моголдор мамлекетинин хандык тағында Юнус хандын уулу Махмуд отурган (1487—1508). Махмуд хандын түшүнде мамлекеттин борбору Ташкент шаары болгон. Анткени анын атасы Юнус хан ойроттор менен чоң согушта оор жоготууларга учуралган соң XV кылымдын 80-жылдардын Ташкент аймагына жүрт көртөргөн. Моголдорду бул жерден Кашкар тарапка кийин XVI кылымдын башында шейбанилер сүрүп чыкты. Махмуд хан отурукташкан турмушка ыкtagан топко жан тартса, иниси Ахмед көчмөндерге көбүрөөк көнүл бөлгөн. Өткөн темадан белгилүү болгондой, кыргыздар аны XV кылымдын 80-жылдарында бекеринен хан көтөрбөсө керек. Ал сез жүзүндө Махмуд хандын бийлигин

тааныганы менен иш жүзүнде Моголстандын зор бөлүгүн өзү каалагандай башкарчу. Могол хандарынын мурдагы ордосу — Ак-Суу шаары (Чыгыш Туркстанда) анын турагы эле. Саясий окуялардын кийинки чиелениши Моголстанда эми өз алдынча эки мамлекеттин калыптанганын көрсөттү.

Кыргыздар ал кезде азыркы Кыргызстандын калкынын уюткusu, Ахмед хандын (1484—1504-жылдар) обек-желегү болгон. Тундук Кыргызстанда XIX кылымдын аяк ченинде (80-жылдар) уюшулган этносаясий биримменин өзөгүн дал ушул кыргыз уруулары түзчү. Ахмед хан дүйнедөн кайтканда ылым сапап баш калкалаган 13 жаштар уулу Султан Халилди кыргыздар жөн жеринен өздөрүне падыша (1504—1508-жылдар) жарыялашкан эмес. Эгемендикке толук зө болуш учун монгол доорунан бери карай кочмен элдердин ан-сезимине синген салт боюнча Чыңгыз хандын урпагын гана хан көтөрүш көрек эле.

Ахмед хан әрегишкан жоосу шейбанилер колдуу ууландырылып өлгөн-ден кийин хан бийлигин 16 жаштагы тун уулу Мансур мурастаган. Бирок көп өтпөй анын елкөсү жарым-жартылай көз каранды эмес эзликтерге — уулстарга бытыранды болуп белүнүп кетет. Мансур хан алгачы учурда Чалыш (Карашаар) менен Турпан аймактарын гана сактап калды. Ал эми Ак-Сууда сез жүзүндөгү бүткүл могол ханы Махмуд отурган. Кийинчөрөк аны аталаш инилери Итикентке (Ферганада) сүрүп чыгышат. Кыргыздардын жоон тобу ал кезде Ысык-Көл ойдунун жердечү. Аларга адегенде Мансурдун ордосунан Султан Халил, кийин Махмуддун ордосунан агасы Султан Сайд качып келген. Султан Халил Ахмед хандын алтынчы уулу, Султан Сайд учунчү уулу болчу.

1504—1508-жылдарда азыркы Кыргызстандын аймагында ага-инилер Махмуд хан, Мансур хан, Султан Халил жана Султан Сайддин ортосунда тынымсыз чыр-чатактар чыгып турду. Ич ара чатактын учурунда Султан Халил менен Султан Сайд биргэ болушту. Алар негизинен кыргыз уруула-рына таянышкан. Акыры кыргыздардын чечкиндүү аракеттеринин натый-жасында Махмуд хан Мавераннахрга баш калкалап качууга мажбур болду. Ал жакта аны Шейбани хандын буйругу боюнча үй-бүлөсү менен чогуу өлүм жазасына тартышкан.

Ошол кайгылуу окуядан көп өтпөй Мансур хан жоолашкан инилеринин таянычы кыргыздарды талкалоо учун жортул уюштурат. Буга чейин Турпанда көп аскер топтогон эле. Ханзаадалар да тим жатпай кыргыздардан, өздөрүн колдогон моголдордон кол курап, кармашка камынышат. Әрегишкан эки тарап Чарын-Челек (Илеге күйгөн өзөндөр) деген жерде беттешти. Ай-каш Алматы аталган жерде өткөн деген да маалымат бар. Салгылашшуу Мансур хандын жениши менен аяктайт. «Кыргыздардын падышасы» Султан Халил Мавераннахрга — Мухаммед Шейбани хандын ээлигине кире качат. Бирок ал ажалдаа аман кала албады. Мухаммед Шейбани хандын екүмүнө ылайык аны сууга чектүрүп өлтүрүшкөн. Ал эми Султан Сайд адегенде Ысык-Көл, Нарын аркылуу Анжиян тарапка качып, кийин календер кейипин кийип Кабулга кетет. Кабулда аны жээни темурий Бабур тосуп алыш, жакшы мамиле кылган.



Мухаммед Кыргыз. XVI кылым.

Мансур хандын аскерлери менен кармашта женилген кыргыздардын кыйласы Турпанга көчүрүлүп, калгани тоо таяна чегинет. Бирок жоо кеткен сон, кыргыздардын кепчүлүк бөлгү Көл кылаасында жана Чүй боорунда жашап турганы белгилүү. 1510-жылга карата алар Моголстанга моголдорду жолотпой толук кожоондук кылыш калышат. Ал эми 1514-жылдын башынде саясий чордонго айланган Ысык-Көл өрөөнүң түш тараптан кыргыз уруулары езгөче көп ағылып келип, ички биримдиги чындалган. Бул кезде азыркы Кыргызстандын аймагын негизинен кыргыздар зэлеп турганы талашсыз. Кыргыздар моголдорду Кашкарга сүрүп салышкан эле. Кыргыздардын конуш-журттары чыгышта Ак-Суу, Чалыш, (Караашаар) Турпанга, түштүкте Кашкар, Жаркентке чейин созулуп жатчу. Батышта кыргыз жеринин чеги Талаастын этегине такалыш, түндүк-чыгышта Иле дарыясы аркылуу өтчү. Дал ушундай

онтойлуу учурда кыргыздар көз каранды эместиикке жетишпактын жана баатыр жолбашчы Мухаммед Кыргызды өздөрүнө өкүмдар жарыялышкан.

**Мухаммед Кыргыз — кыргыздардын эмири.** Тарыхый булактарда 1514-жылдан тартып кыргыздардын өз алдынча улугу, өкүмдары катарында Мухаммед Кыргыздын ысмы кебүрөөк атала баштайт. Анткени ал жыйырма жылдан ашык убакыт кыргыздардын этносаясий бирикмесин — Тенир-Тоодо жаныдан түптолгөн мамлекетин башкарып турган. Анын ордосу касиеттүү Ысык-Келдүн тескейинде, Барскоон суусунун боюнда орун алган. Ошол опурталдуу учурда Орто Азияда жана Чыгыш Туркстанда түзүлгөн оомаллуу-төкмөлүү оор кырдаалда ал абдан такшалган, алысты көре билген кылдат саясатчы, чыгаан мамлекеттик ишмер, чебер дипломат катары сууруулуп чыга келди. Мухаммед Кыргыз алдын ала терен ойлонулган бир катар же-ништүү жортуулдарды уюштуруу аркылуу таланттуу колбашчы сипатында да да таанылган. Ал могол хандары, канатташ казактар, шейбанилер мамлекети менен жоокерчилик заманга жараша ымала кылган. Мухаммед Кыргыз чөлкөмдөгү мааниси чоң езгерүүлдердүн күбөсү жана жигердүү катышшуучусу болгон. Айрым аалымдар аны санжырадагы Тагай бий менен окшостурушат. Санжыра боюнча кыргыздын он канатына кирген урууларын түпкү атасы Тагай бий Иреше хандын (Рашид хан) ордосунда ак үйлүү аманатка

кетип, эки жыл жат элде, бөтөн жерде мейман түткүн катары жүргөн. Мөенетү бүткөндө гана хан ага эркиндик берип, ез элине жиберген. Мухаммед Кыргыз Ата Журттун көз каранды эмсестигин, элинин эркиндигин коргоого көп күч жумшады.

XVI кылымдын башында темурийлер мамлекети биротоло кыйрап, Мавераннахды кечмөн өзбектер басып алышты. Аларды Чыңгыз хандын небесеси Шейбандын (Жочунун уулу) урпактары башкарчу. Моголстанда дагы саясий абал оорлоп, феодалдык бытырандылык өкүм сүргөн. Шейбанилерге Фергананың өкүмдөрү темурий Бабур (1483—1530-жылдар) каттуу каршылык көрсөттү. Бирок 1512-жылы ал женилип, Ата Журтту таштап кетүүгө мажбур болгон. Ал түрк, фарсы тилдеринде ыр жазған акын, тарыхчы, ойчул жана ири мамлекеттик ишмер катары таанымал. Захиреддин Мухаммад Бабур темурийлердин Фергананы башкаруучусу Омар Шейх мырзанын уулу эле. Он эки жашында атасынын ордуна тактыга отурган. Адеп Ата Журттан аргасыз сүрүлгөндө Афghanstanغا ооп, кийин Индустана жортуул жасап (1519-жыл), Улуу моголдор мамлекетин негиздеди (1526—1858-жылдар). Анын 1493—1529-жылдардагы окуяларды камтыган «Бабур-нааме» деген эмгеги орто кылымдардагы Орто Азиянын тарыхы боюнча мааниси зор тарыхый булак болуп эсептелет.

1514-жылы Мухаммад Кыргыз башында турган кыргыздар могол ханзаадасы Султан Сайддин Кашкар аймагынын улугу Абу Бекрге (дуулат эмири) карши күрөшүнө активдүү катышты. Буга агасы Султан Халил «кыргыздардын падышасы» аталган кездеги анын элlettikter менен түзгөн ымала-ынтымагы түрткү болгону шексиз. Султан Сайддин башкы максаты аталган аймакта ата-бабадан калган хандык бийлигин калыбына келтириүү эле. Ага-ини ханзаадалар чатагында женилип, Афghanstanغا ооп кеткен Султан Халил эми Аңжиянга кайтып келип, Ош аймагы аркылуу Кашкар менен Жаркентке жүрүш баштаган болчу.

Жорттуул башталганда эле Мухаммад Кыргыз Султан Сайд менен алдын ала макулдашып алып Жаркентке кайгуул (чалгын) жасайт. Кайгуулга ханзаада жиберген кадырлуу кишилер да катышкан. Кыргыз кошууну адегендө Жаркенттен 15 чакырым аралыктагы Арслан Баг кыштагына кол салып, аны талкалайт. Кийин Жаны-Гисар менен Кашкарды ээлөө учун салгылашуулардын учурунда Мухаммад Кыргыздын аскери чечүүчү роль ойноду. Ошол айкаштардагы сицирген эмгеги учун Султан Сайд хан ага кымбат баалуу белектерди: тогоосу алтын кемер кур, алтын, күмүш кумара, кумгандарды ж.б. тартуулаган. Кашкарды ошондо эки ай бою кыргыз колу ээлеп турду. Кыргыздардын чечкиндүү аракеттеринин натыйжасында гана Султан Сайд хан Жаркент, Кашкар чөлкөмүнде Чагатайлар династиясынын бийлигин тез арада калыбына келтире алды. Чыгыш Түркстанда кайра жанданган жаңы могол мамлекети кийинки тарыхый эмгектерде Моголдор мамлекети деп аталган. Жаркент шаары анын борбору болчу.

Тилекке каршы, кыргыз-могол ынтымагы узакка созулган жок. Ынтымактын ыдырашына көбүнчесе могол ханы менен ак соөктөрүнүн аксымды-



Захиреддин Мухаммад Бабур. «Бабур-нааме» кол жазмасына миниатюра. XVI күлгүм.

гы, тымызын жасаган душмандык аракеттери себеп болду. Айткени алар ажайып кооз малга да, жанга да жайлую мал киндиктүү кыргыз жерин, абасы салкын жайлоолорду ээлөп алууну эңсешкен. Моголдор дагы кечмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенишчүү. Жылдан жылга алардын түмендөгөн төрт тулук малы арбып, жери тарыган. Анын үстүнө Кашкар, Турпан аймактары таштак, ысык келип малга жайсыз, жашого анчейин ынгайсыз эле. Ошондуктан mogul төбөлдерү чатак чыгаруу учун онтойлуу учурду күтүп жатышты. Акыры кыргыздар менен тынчтык мамилени бузуп, жоолашууга шылтоо да табылды.

Мухаммед Кыргыз Сыр-Дарыя боюндагы шаарларды ээлөп алууга умтулган казак хандарына ар дайым колдоо көрсөткөн. Атүгүл анын кошуундары бир нече жолу шейбанилерге карши Анияни, Аксы, Сайрам, Ташкент, Түркстан шаарларына жортуул жасаган. Ошондой жортуулдардын биринде кыргыз колу Шейбани хандын аталаш ииниси Абдулланы (Кучум хандын уулу) туткунга түшүрөт. Ал Түркстан калаасынын беги эле. Бирок бир күндөн кийин Мухаммед Кыргыз Абдуллага хан тукуму катары урматый көрсөтүп туткундан бошоткон. Кыргыз улугунун бул «кылыгы» mogul ханы Султан Сайдге жаккан жок. Ал Мухаммед Кыргызга чыккынчылык кылды деп ачыктан-ачык жалаа жаап, 1517-жылдын күзүндө кыргыздарга кол салды. Султан Сайд өзүн өзү акташ учун бул жортуулду коншу елкөлөрдүн мусулмандарын талап-тоногон «каапыр» кыргыздарга каршы ыйык согуш урааны астында уюштурду. Кашкарда топтолгон жоонун жер жайнаган көп аскери уч топко белүнүп Барскоон, Жуууу капчыгайлары аркылуу түн жамынып Кел кылаасына келип Мухаммед Кыргыздын ордосуна капилеттен кол салууга камынат. Душман түнү бую кармашка даярданып, танга маал күзгү кыроо таркай электе керней, сурнай, добулбастын ачуу үнүнүн коштоосунда чабуул койду. Айкаш Барскоон суусунун чатындагы кен жайыкта еттү. Кыргыздар жан аябай душмаргага катуу каршылык көрсөттү. Арийне, күтүүсүз келген жоо-жарагы шайма-шай жоонун кысымына туруштук бере алышмак эмес эле. Кан күйгөн кармашта кыргыздар женилип, Мухаммед Кыргыз туткунга түштү. Айткени чечүүчү учурда анын айрым жан-жекерлөрү чыккынчылык кылышын mogulдор тарабына етүп кетишкен. Могол аскерлери кыргыз айылдарын бир топ күн талап-тоноп, кызыл кыргын, кара сүргүн кылды, короо-короо койлорун, үйүр-үйүр жылкы, төөлөрүн олжолоду. Эргешкен жоо элет элин биротоло мүнкүретүп тизе бүктүрүш учун Мухаммед Кыргызды Кашкар тараапка хан ордосуна мейман туткун кылыш ала кетишти. Ал бөтөн элде 5 жыл «ак уйлүү аманатта» жүрдү.

Ошол салгылашууда женишке жетишкенине карабастан Султан Сайд хан кыргыздарды толук багындыра алган жок. Көп етпой mogul аскерлери кыргыз жерин таштап кетүүгө мажбур болду. Жоо кеткен сон кыргыз урууларынын биримдиги ого бетер чындалып, Тенир-Тоонун койнунда үстөмдүк кылууну уланта беришти. Атүгүл алар mogul ханынын бийлигине түзөн-түз коркунуч туудура башташат. Могол тарыхчысы Мухаммед Хайдардын




(1499—1551-жылдар) жазғанына караганда кыргыздар 1517—1522-жылдарда Мавераннардын шаарларына дембе-дем кол салып Шейбанилер мамлекетинин тынычын алып турған.

Кыргыздардын оной жоо эмес әкендигине көзу жеткен Султан Сайд зми кайрадан ынтымакка келүүгө умтула баштады. Дал ушул максатта ал 1522-жылы Мухаммед Кыргызды мейман туткундан бошотот. Ага **кыргыздардын эмири** деген ардактуу наамды ыйгарат. Жанына ханзаада уулу Абд ар-Рашид баш болгон көп аскер кошуп, кыргыз жерине узатат. Ошондо мөгөл ханы Мухаммед Кыргызга өз бийлигин таануу тууралуу шарт койгон. Бирок анын ойлогон ою ордунаң чыкпады. Мухаммед Кыргыз жыл айланбай чачылган элин жыйнап, өлкесүн өз бетинче, өзү каалагандай башкара баштады.

Кыргыз-казак саясий ынтымагы. XV кылымдын 60-жылдарынын орто ченинде Жети-Суунун батыш тарабында Казак хандыгы түзүлген. Анын негиздеочулару Жочу хандын урпактары Гирей султан менен **Жаныбек султан** болуп эсептелет. Хандыктын административик-саясий борбору XVI кылымда Казакстандын түштүк-батышына ооп, Түркстани шаары ордо калаага айланган. XVI кылымда башында Казак хандыгы кыйла чындалып, ээлиги кенеjet. Бирок, Казак хандыгына түштүктөн шейбанилер, түштүк-чыгыштан мөгөлдор, батыштан мангыттар (ногой) коркунуч туудуруп турушкан. Мөгөл төбөлдерүү қыргыздардан Тенир-Тоону тартып алууну, казактарды Жети-Суудан сүрүп чыгууну көздөгөн. Ошондуктан тектеш эки элдин түпкүү кызыкчылыктары дал келип, мөгөлдордун кысымына каршы күрөштө биргө болушту. Казак-кыргыз ынтымагы кийинчөрөк шейбанилер менен каршылашуу учурunda кыйла чындалат. Канатташ калктардын өз ара мамилелеринин өсүп-өнүгүшүндө Мухаммед Кыргыз менен Тахир хандын жана Хакназар хандын эмгеги зор.

Алсак, 1524-жылы Кыргызстанга казак ханы Тахир келет. Ал өзбектер менен ногойлорго каршы биргелешип күрөшүү учун өнөктөрдү табууну көздөгөн. Адегенде казак ханы Кочкор ереонундө мөгөл ханы Султан Сайд менен көздешип, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Натыйжада казактар менен мөгөлдордун ортосунда убактылуу ынтымак түзүлөт. Келечекте ага данакер болуш учун Тахир хан карындашын Султан Саиддин уулу Абд ар-Рашидге күйөөгө берет. Ошол эле учурда Тахир хан Мухаммед Кыргыз менен да жашыруун сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыргыздарды өз тарабына тарткан. Иш жүзүнде эми шейбанилер менен мөгөлдорго каршы **казак-кыргыз ынтымагы** түптөлө баштады. Акырын Султан Саидге угуплуп, казак-мөгөл ынтымагы кайрадан бузулду, кыргыз-мөгөл мамилелерине жиик кетти. Айлакер мөгөл ханы коркунучтуу жоо катары Мухаммед Кыргызды туткунга түшүрүп Кашкарга жөнөттү. Ал жакта кыргыз өкүмдарь Султан Саид хан өлгөнгө чейин (1533-жыл) жүргөн. Мөгөл төрөлөрүнүн мындей жосунсуз жоруктарына кыжыры кайнаган кыргыздардын жарымы Тахир хан тарабына оойт. Элет элинин колдоосуна өз болгон казак ханы кеп өтпей мөгөлдорго каршы ачык күрөшө баштаган эле. Айрым кыргыз



Таш-Рабат чебинин калдыгынын жалпы көрүнүшү (археологиялык казуу учурунда).

урууларын могол төрөлөрү Кочкор менен Жумгалдан Ат-Башыга көчүрүүтө улгурду. Бирок абалдын оордой баштаганын байкаган моголдор ақырындап Чыгыш Түркстанга кечүүгө аргасыз болушкан. 1526-жылы Султан Сайд хан Тахир ханга жана кыргыз уруу башчыларына элчилерин жөнөтөт. Элчилер казактар менен кыргыздарга жарашууну, ынтымакка келүүнү сунуш кылышкан. Моголдордон нечен ирет көнүлү калган эки эл элчилердин таттуу кебине муюбады, убадасын укпады. Элчилеринин аракетинен май-нап чыкпагандан кийин могол төбөлдерү Тенир-Тоону таштап, Жети-Суунун чегинен чыгып кетишти. Ак-Сай, Ак-Куяш, Арышляр аралыгына жасалган ақыркы жүрүш маалында жоонун колу кыргыздарга таандык ка-роосуз калган 100 мин баш койду олжо кылышкан. Анткени ал кезде кыргыздар дагы бир могол кошууну менен кагылышып бир аз убакыт буйдалып калышат. Кыргыздарга Кусандан (Куча) келген Бабачак султандын кошууну кол салган болчу. Өзү катылган жоо тоо арасында курчоодо калып, тез эле талкалантган.

1527-жылы жазга жуук Ат-Башыга Тахир хан келгенде мындағы кыргыз уруулары ага кошуулду. Ошондон тартып 1532-жылы кезү өткөнгө чейин ал кыргыздардын арасында жашаган. Кыргыздар ага ар дайым урмат көрсөтүп, сыйлас түрушчү. Казак-кыргыз ынтымагы XVI кылымдын аягына чейин уланып, кийинки кылымда да бузулган жок. Хакназар хандын тушинда (1549—1580-жылдарда) кыргыздар менен казактар биргелешип могол, шейбанилердин аскерлеринин жортуулдарынын мизин майтарып ту-



Таш-Рабат. Ортонку иреге-босого.

рушкан. Атутүл 50-жылдары башында кыргыздар Кашкарды, казактар Ташкентти камалап, атагы алыска кеткен. Кезинде кыргыз жерине бир нече жолу шейбанилерге таянып жортуул уюштурган мөгөл ханы Абд ар-Рашид (1533—1559/60-жылдар) дагы женишке жетише алган эмес. Анын уулу Абд ал-Латиф кезектеги жортуулдардын биринде, 1537-жылы кыргыздардын колунан өлүм тапкан. Абд ал-Карим бий бийлик кылган жылдарда (1560—1591-жылдар) мөгөл феодалдары кыргыз жерине жортуул уюштурууну токтотот. Алар акыркы жолу 1591-жылы Чүй, Таласка жортуул жасап, орду толгус жоготууларга учурашкан.

Кыргыздар Шыгай хандын (1580—1582-жылдар), Таукел хандын (1582—1598-жылдар), Эшим хандын (1598—1628-жылдар) тушунда дагы казактар менен биргелешип, катылган жоодон ыйык жерди коргроп турду. Аттүгүл кыргыздардын казак хандарынын Орто Азияга жасаган жортуулдарына активдүү катышканы белгилүү. Алсак, 1598-жылы жайында агани Таукел хан менен Эшим султан 100 мин кол менен Мавераннахрга аттанат. Бул кезде Орто Азияны дәэрлик жүз жыл бийлеген Шейбанилер династиясынын тукуму үзүлүп, бийлик жаңы династиянын — Аштарханийлердин (жанийлер, астрахандык Жани-Мухаммед хандын тукуму) колуна еткөн. Натыйжада хан бийлиги кыйла бошондоп, өлкөдө туруксуз саясий кырдаал түзүлгөн. Дал ушундай кысталыш учурда урулган сокку адегенде айрым жеништерге жеткирди. Ошондо казак-кыргыз аскерлери Ахси, Анжиян, Ташкент, Сайрам, Туркстанды жана Самарканды зэлеп, Бухараны эки ай камаган эле. Бирок шаарды алалбай кайра кайткан Таукел хан Үч-Кара деген жерде болгон айкашта женилип, Ташкентке чеги-нет. Айыгышкан кармашта алган жараатынан оноло албай, ал көп өтпей көз жумган. Эми жоого каршы күрөштү хан бийлигин мурастаган Эшим султан улантат. Анын чечкиндүү аракетинин аркасында Ташкент, Туркстан, Сайрам, Фергана Казак хандыгынын карамагында калган. Кийинчөрөзк Фергананы Аштарханийлер кайрадан ээлэйт. Ал эми Ташкент баш болгон ортонку Сыр-Даряя боюнdagы шаарлар 200 жыл казактардын ээлигинде турду. Ташкент шаары, адатта, Аштарханийлер мамлекетине караштуу аймак деп эспетелчү. Бирок алар калаанын ички иштерине кийлигише алчу эмес. Аштарханий хандары мезгил-мезгили менен казак хандарынын аталган аймактардагы бийлигин расмий таанып туруга мажбур болгон. Казак ханы Ташкент аймагынан дагы бажы жана жер салыгын (хараж) жыйнап алып, кааласа Аштарханийлерге үлүш жөнөтмек. Ал аймактын акимин да езу дайындачу, Мисалы, Эшим хан езу хан шайланган соң Аксы, Талас кыргыздарынын улугу Көкүм бийди Ташкенттин акимдигине көтөргөн. Аны кийин көрө алbastар уу берип өлтүргөндө уулу Тейиш бий ордун басат. Кыргыз-казак ынтымагы XVII кылымдын башында ого бетер чындалды. Алар Аштарханийлерге жана калмактарга каршы биргелешип чабуул коюшкан. Кыргыз-казак аскерлери (100 мин) менен Аштарханий Имамкули хандын колунун (160 мин) ортосундагы ошондой чоң согуш 1621-жылы болду. Шахрухияга жакын жерде еткөн чечүүчү салгылашка 10 мин кыргыз жоокери катышып, кармаш жоонун женилиши менен бүткөн. Мындан ары аларга калмак хандарынын жолун тороого туура келди. Эки элдин ынтымагы, бир туугандай өбөк-желек болуусу далай жолу ажат ачты...

### Суроолор жана тапшырмалар

1. XV кылымдагы — XVI кылымдын башындағы кыргыздардын мамлекети жөнүндө змнелерди билесинер?
2. Моголдордун саясий абалында кандай кескин өзгөрүүлөр болду?
3. Могол ханзаадаларынын ич ара чатагы жөнүндө змнелер эсinerde калды?

4. Мухаммед Кыргыздын ишмердигине мунөздөмө бергиле.
5. Бабур тууралуу айтып бере аласынарбы? Ал эмне учун Ферганадан Индияга кеткен?
6. Кыргыз-могол мамилелери эмне учун начарлаган?
7. Кыргыз-казак ынтымагы кандайча чындалган?

## § 19. Сибирь кыргыздары XVII—XVIII кылымдарда

Сибирь кыргыздары жана Жунгар хандыгы. Сибирь кыргыздарынын таркалышы. XVII кылым — XVIII кылымдан башы түштүк сибирдик кыргыздардын ж.б. түрк элдеринин тышкы баскынчыларга карши көз карапдысыздык учун күрөшүнүн доору болду. Алардын түндүгүнөн орустар, түштүк-чыгышынан монголдук алтын хандар, түштүк-батышынан Жунгар хандыгы баскынчыл жортуулдарды жүргүзүшүп, салыктарын салууга аракеттенишкен.

1609-, 1614-, 1624-жылдарда Сибирь кыргыздары орусиялык, сибирдик бийликтердин күчтөрүнө кол салышкан. 1633-жылы жунгардык *Xara Хула* контайшы сибирдик кыргыздарга өз бийлигин орнотууга жетишкен. Калмактардын колдоосуна таянып, 1633—1636-жылдары кыргыздар орусиялык колониячыл таяныч пункттарына тез-тез чабуул жасап турушкан. XVII кылымдын 30-жылдарынын акырында *Кочебай* деген кыргыз бегинин ханышасы *Абакай* (ал жунгар контайшы) Хара Хуланын карындаши болгон) кыргыздардын орустар менен монголдорго карши жунгарчыл тышкы саясияттын улантууга таасирин тийгизген. 1641-жылы кыргыздар Яков Тухачевскийдин аскердик кошуунуна карши күрөшүп, женилип калышкан. Чулым суусунун боюна орустар Ачинск острогу деген аскердик таяныч кыштагын куруп, Ортонку Энэ-Сай алардын колуна өткөн. Ошентип, кыргыздар орустарга да, монголдук алтын хандарга да алык-салык төлөөнү уланткан. 1663-жылы монголдук Ложан деген алтын хандын бир жылга жакын созулган баскынчылык жортуулу Сибирь кыргыздарына кезектеги оор жоготууну, ачарчылыкты алыш келген.

1666-жылы кайрадан Мин-Өзөн ереөнүн ээлеп алган Ложан хан 1667-жылы жунгардык Сенге-Тайшы хандын колуна түшүп, Сибирь кыргыздарынын негизги бөлүгү кайрадан Жунгар хандыгына карап калган.

Дал ушул маалда сибирдик кыргыздарды алтысардык *Иренак Ишет уулу* аттуу бек бийлеген. Ал бир нече ирет Жунгарияда болгон, Монгол жазуусунда окуп жана жаза билген. 1667-жылы ал жунгардык аскерлер менен бирдикте Красноярск (мурдагы Качинск) острогуна чабуул жасаган. Арийне, мурдагы Ысар мамлекетинин түндүгүндөгү кыштымдарды Иренак кайра езүнө кайтара алган эмес. Ал бул максатына 1673-жылы орустарга каршы жортуулунда да жете албады.

Казак-орустардын улам жаны таяныч пункт курууларына карши 1679—1682-жылдарда Иренак бир нече жортуулдарын уюштурган. 1683-жылы ал «өз жеринде эч бир острог курдуртпасын жана бул аракет согушту гана

чыгараарын» орус бийликтөрүнен билдириген. Ал жунгарлардын ишенимдүү тарапкери болгон, 1687-жылы Алтайда Чулушман өзөнүн башатындагы салгылашууда уулу экөө тен курман болушкан. Арийне, Иренактын уулдары Корчун менен Чегун атасынын жунгарчылык саясатын улантышкан. Бир катар сибирдик кыргыз бектери орусиачыл багытты тутууга аргасыз болушкан.

Эки оттун ортосунда калган сибирдик кыргыздар 1707-жылы орус аскерлеринин эки жолку жорттуулунан кийин женилип, аларга кыштымдардын бир катар жерлерин берүүгө аргасыз болушкан. 1703-жылы жунгардык Цеван-Рабдан коңтайши үч миң тутун кыргызды Жунгарияга айдатып кеткен. Эне-Сай өрөөнүн жана ага жамаатташ аймактардын орто кылымдардын сонундагы негизги бийлөөчүлөрү болгон сибирдик кыргыздардын саясий ролу ошол жунгардык акыркы чапкын менен бүткөн. Калган кыргыздарга орус аскерлери бүлгүн салган. 1707-жылы август айында мурдагы сибирдик кыргыз мамлекеттер бирикмесинин чордондук аймагында Абакан острогу куруулган. XVIII кылымдын башынан тартып жаны этностук кырдаал түзүлүп, Саян-Алтайдагы жана Монголиядагы түрк-монгол элдери өздөрүнө сибирдик кыргыздарды жуурулта баштаган.

**Хоорай бирикмеси.** Фу-йү кыргыздары. Жунгарлардын 1703-жылы сибирдик кыргыздарга салган бүлгүнү хоорай аттуу этностук-социалдык бирикменин тагдырына төрөн из салды. Кыргыз жүртүнүн экинчи бир аталашы хонгорай (кыскача хоорай) болгон. Арийне, 3 мин тутун (15 мин адам) сибирдик кыргыздардын Жунгарияга айдалышы менен бир мезгилде ондогон жылдары алардын ордуна Эне-Сай өрөөнүнө кыштым абалында болуп келген уруулар улам көбүрөөк жайгашышкан. Кайра кайткан кыргыздардын бөлүгү орусилялык оторчулуктун<sup>1</sup> шарттарында эч бир саясий таасиргэ ээ болбой, мурдагы кыштымдарына жууруулушуп кеткен. 1758-жылдан тартып хоорайлык жерлерди Цин-манчжур империясынын аскерлеринен казак-орус бекеттери<sup>2</sup> коргоп, азыркы Хакасия толугу менен Орусия империясынын аймагы катары бекемделип калган. Дал ошол XVIII кылымдын экинчи жарымынан тартып хоорай аталашы унуткарылып, тадар деген экоэтнический колдонула баштайды.

Ал эми Жунгариядан Эне-Сайга кайтып келбеген кыргыздардын бир бөлүгү калмак-кыргыз аталашы менен күнү бүгүнкүгө чейин Чыгыш Түркстандагы Дөрбөлжүн уездинин Эмел-Гол монголдук автоном районунда Эмел дарыясынын өрөөнүндө сакталып калган (дими — ламаизм багытындагы бутпарас). Айрым жунгариялык кыргыздар Итил (Волга) боюна чейин качкан калмактар менен кетишкен, айрымдары тенир-тоолук кыргыздарга, казактарга, уйгурларга, чыгыш тенир-тоолук калмактарга жууруулушкан.

<sup>1</sup>Оторчулук — «колониализм» маанисии берген сез.

<sup>2</sup>Бекет — аскерлер, соодагерлер же почта алакасын жүргүзүүчүлөр үчүн таяныч пункту.

Жүнгариядагы сибирдик кыргыздардын чакан тобу Цинь императору Цяньлуун бийлөп турган доордо (XVIII кылым) манчжуурлар тарабынан күч менен кечүрүлүп, Манчжуриянын Хэйлунцзян вилайетидеги Фу-йү уездине жана ага жакын аймактарга жайгаштырылган. XIII кылымдын акырында Манчжурияга кечүрүлгөн кыргыздар менен аларын этностук байланышы бар экендиги божомолдонулууда. Табхын, табандыр, чигдүр, сандырдыр, былтырдыр, орттыр сыйктуу фу-йү кыргыздарынын уруу атальштары, тилинин диалектиликтөрү алардын азыркы хакастарга абдан жакын экенин айгинелейт.

#### Суроолор

1. XVII кылымдагы Сибирь кыргыздарынын саясий абалына эмнелер мүнөздүү эле?
2. Сибирь кыргыздары Жүнгәр хандыгы менен кандай мамиледе болушкан?
3. XVII кылымдагы Сибирь кыргыздары кайсы аймактарга таркалышкан?
4. Хоорай биримеси жөнүндө эмнелерди билесинер?
5. Фу-йү кыргыздары Манчжурияга качан, кандайча кечүрүлгөн?

### § 20. Кыргызстандын XIII—XV кылымдардагы маданияты

Маданий жандануунун обөлгөлөрү. Монгол чапкыны учурунда Орто Азия элдері орду толгус жоготууларга дуушар болгону белгилүү. Бирок ушуну менен жергиликтүү калктын жашоосу биротоло токтоп калган эмес. Күндөлүк турмуш-тиричилик улана берген. Убакыттын өтүшү менен кайы-мун уннутулуп, калайык кыйраган чарбасы менен маданиятын кадимкideй жандандырды. Арийне, баардыгын мурдагыдай түгөл түзөө, калыбына келтируү мүмкүн эмес эле. Ошондой болсо да кеп өтпей маданий өңүттө байкалаарлык жылыштар болгону шексиз. «Эл эмгегин жер жебейт» дегендей чымырканган оор эмгектин акыбети кайтты. Отоо баскан дын жерлер кайрадан айдалып, эгин аянттарына айланды. Кум толгон арыктар, каналдар тазаланып, суу жетпей калган кайрак жерлерге суу чыгарылды. Дан эгиндеринин, мөмө-жемиштердин, жашылчалардын түшүмдүүлүгү арбын, баба дый-кандардын турмушу оноло баштады. Тоолуу аймактарда малдын түягы көбөйүп, эллеттикердин да жашоосу жакшырган. Буга XIII кылымдын 60-жылдарында бул чөлкөмдө өз алдынча мамлекеттин калыптанышы, Хайду хандын ақылман саясаты, тынч турмуш, убактылуу бейкуттуктун өкүм сүрүшү онтойлуу шарт түздү. Чарбалык жана маданий жанданууга аймактын ынгайлуу географиялык абалы да обөлгө түзгөн. Байыркы цивилизациянын чордондорунун бири болгон Борбордук Азиянын бир өнүрү Ал-Тоо малга да, данга да жайллуу касиеттүү жер эле. Фергана, Чүй, Талас, Ысык-Кел ереөнүндө эзлөтен чарбачылыктын ар түркүн тармактары өнүгүп, малчы менен данчы эриш-аркак жашоо кечиргөн. Ошондой көөнө тиричилик ынгайы, өз ара обөк-жөлөк болуу жалпы жамааттын жашоо-турмушун ондодуу.

**Кечмөндер маданияты.** Бул мезгилде азыркы Кыргызстандын аймагын ар кошкон эл мекендейтүү. Айрыкча Ала-Тоого монгол уруулары ағылып келгени белгилүү. Аларды түпкү жүрт болгон түрк уруулары акырындык менен өз ичине жууруулуштурган. Андай тағдырга жалайыр, барлас, конкотан, сүлдүс, мангыт, найман, конурат, күтчү, меркит ж.б. кеп сандаган монгол уруулары кабылган. Арийне, мындан алар эч зиян тартышкан жок. Тескерисинче, бири-биринен билбегенді билип, кере электи көрүп дегендей, кеп нерсени үйрөнүштү. Монголдор доорунда Алтай менен Саяндан Тенир-Тоого түрк урууларынын, анын ичинде кыргыздардын, жаны топтору ооп келишкен. Бекеринен XIII кылымдын орто ченинде кечмөндер аймакта жашаган калктын басымдуу көпчүлүк белгүүн түзүп калбаса керек. Андыхткан алардын маданиятына жалпылык мүнөздүү.

Кечмөндердүн ошол мезгилдеги маданияты туурулдуу жазуу жүзүндөгү маалыматтар жокко эсэ. Бул өнүттөгү анча-мынча кабарды археологиялык табылгалардан табууга болот. Андай табылгалардын катарына көбүнесе XIII—XIV кылымдарга таандык көрүстөндөрдөн табылган буюм-тайымдар менен кийим-кечелердин калдыктары кирет. Алсак, Талаастагы Таш-Башат көрүстөнүнө ак сөөк кечмөндин өлүгү кийимчен коюлганы белгилүү. Маркумга жибек кейинек, ийри түмшүк, такасыз булгаары етүк кийизишиптири. Белине жоокерге керек нерселер, жыгач кындуу канжар (бычак) илинип, күмүш чегерилген оймолуу кемер кур курчалыштыр. Баш жагына коюлган койдун сөөктөрү жана жыгач аяк менен коло табак сөөкту көмүү ырым-жырымы сакталганина күбө болот. Көрүстөндөрдөн жолтугуучу курал-жаректарга караганда кечмөндер жаа, саадагы кайын, учу темир жебелер, жыгач кындуу ийри кылыштар менен куралданышып, туулга, жука темирдин кесиндилиринен жасалган чопкүт кийишчү. Бул кезде кечмөндердө маркумду жайына аты менен коюу адаты жоюлган болчу.

Кечмен элдерде чопо идиштер кечүп-конууга ыңгайсыз болгондуктан кеп колдонулчу эмес. Күндөлүк тиричиликтө такай керектелүүчү эмеректер териiden жасалчу. Арийне, ак сөөктөр, оокаттуу бүлөлөр шаардык усталар жасаган жез, коло, күмүш кумган, кооз аяк, табактарды да урунушчу. Оймочийме түшүрүлүп кооздолгон ошондой табактар Борбордук Тенир-Тоодогу Туура-Суу көрүстөнүнен табылган. XX кылымдын 90-жылдарында арткы бетине балыктардын элеси түшүрүлгөн коло күзгү, ат жабдыктары (XIII—XV кылымдар) Орто Нарын өрөөнүнен табылды. Эмеректердин беттерине, кемер курларга кәэде жаныбарларды, көркүтү тоту күштэрдүн, дарاكتын, чырпыктын, өсүмдүктүн тамырларынын сүрөтү тартылчы. Акырындан исламга таандык кол өнерү, оймо-чиймелүү буюм-тайымдар тааратат. Кытайдын жибegenин Орто Азиянын, Индия, Ирандын атлас, шайы, баркытынан ж.б. кездемелеринен тигилген кейинек, чапан, кемсөлдер, түркүн буюмдар көбүреек кездеше баштыйт.

**Шаар-кыштак маданияты. Турак жай курулушу. Архитектура.** Монгол чапкынынын учурунда көптөгөн шаарлар менен кыштактар кыйрап, уран-дыштарга айланган. Эгерде монгол чапкынына чейин Чүй, Талас өрөөнүнде

200гө жакын шаар-кыштак болсо, XIII—XIV кылымдарда алардын саны 20дан ишкан эмес. Алсак, Чүйде Баласагун, Тарсакент, Каялык, Ашпара калаалары гана эскерилет. Бирок кийин Баласагун да кыйрап (XIV кылым), андан Бурана мунарасы гана калды.

Маселен, XVI кылымда Монголстандын тарыхчысы Мухаммед Хайдар мырзанын жазғанына караганда Чүй өрөөнүндө бир чоң шаардын калдығы гана калган. Анын урандыларын мөгөлдор тек гана Манарап деп атап, эски атын билишкен эмес. Мухаммед Хайдар мырза өз эмгегинде ушул урандылардын арасында мүрзөдөгү кайрак таштын бетине жазылган сөздөрдү да эскерет. Анда 711-хижра жылы (1311/12-жылдар) каза болгон мусулман мыйзамчысы (факих) Баласагундук Мухаммед ушул жерге көюлгандын жагылдырылат. Бул маалыматтарды балхтык тарыхчы (XVII кылым) Махмуд иби Валиниң «Сырлар деңизи» аттуу эмгегиндеи Моголстанда кумдан сороюп чыгып турган мунаралардын, ак сарайлардын, медреселердин, дарбаза шыптарынын (арка) калдықтары бар экендиги, бул шаар урандысы байыркы Баласагунга таандыктыгы тууралуу кабары менен салыштырууга болот. Баласагун шаарынын орду кийин Манарап аталып, ал эми XX кылымга Бурана деп езгерүлгөн ат менен жеткен.

Тарыхый маалыматтарга караганда XIV кылымда Ысык-Келдүн тескейинде Ыскөл (Си-Көл) шаары турган. Археологдор болсо бул өрөөндө XIII—XIV кылымда 15 кыштак болгонун аныкташты. Ал эми Таласта аралыктары 6 чакырымга барабар 4 шаар: Жаңы, Жаңы-Балык, Кенжек, Тараз калаалары жайгашкан. Тилемеке каршы, кийинчөрэк алар да жок болуп кетти. Борбордук Тенир-Тоодо болсо Атбаш менен Кочкор чеп-калаалары, Жети-кент эскерилет.

Кыргызстандын түштүгүнде шаар, кыштак маданияты дурус өнүккөн. Анткени, ал аймак байыртадан дыйканчылык маданияты өнүккөн чөлкем-го жанаша жайгашып, отурукташкан калк arbын эле. Кезинде Хайду хандын буйругу менен Анжиян шаары кайрадан курулган. Жаңырган шаар XIII кылымдын аяк ченинен тартып Ферганада ээлигинин баш калаасына айланган. XV кылымдын аягында Ферганада өрөөнүндө 8 шаар болгон. Эзелки Ош, орто кылымдардын башында пайда болгон Өзгөн, Ноокат, Испид-Булан шаарлары дале болсо ири маданий борборлор сыпатында сыйнын кетирбей жашоосун уланткан. Айрыкча Ош шаарынын ажайып кооздугу тууралуу Бабурдун сыймыктана жазғаны кызыктуу. Аны менен тиркемеден таанышсанар болот. Наманган менен Касандын ортосунда, Чаткалга барчу соода жолу откон өрөөндөгү Испид-Булан (Сафид-Булан) шаарында мечиттер, мавзолейлер, диний имараттар, мазарлар көп болчуу. Ошондуктан аны ыйык калаа катары эсептешчүү. Мындағы мазарларга туш тараптан келген мусулмандар сыйынып, ырым-жырымдар өткөрүлчүү.

Ошол кездеги архитектуралык эстеликтердин катарына Ашпара (Чүй), Ак-Тобе жана Садыр-Коргон (Талас), Акчий (Кетмен-Тебе) шаарчалаарындағы имараттардын калдықтары кирет. Ошондой эле бир нече чеп, кербен сарайлар Нарын менен Ысык-Көлде да курулган. Атүгүл андай шаар-

ларда татынакай турак үйлөргө катараплаш мончолор да курулган. Маселен, Ысык-Көлдөгү Тору-Айгыр шаарчасынан эски мончонун орду табылган. Ал эми Чатыр-Көлгө жакын жерде XV кылымда курулган рабат (кербен сарай, мейманкана) женүнде кызықтуу маалыматты Мухаммед Хайдардын эмгегинен табабыз. Ал жалан бир өңчөй таштан кынаптап салган ак сарайдын алты каалгасы, дарбазадан ичкери карай узун ирегеси, ортодо тегерек келген тебесү бийик етө кооз казанбагы (купол), андан туш тараалпа тараалган еткеөлдер, татынакай бөлмелөрү (үжере) бар экенин тан кала тамшанып жаған. Анын кыбыла тараптагы (батыш) капшытына 20 эшиктүү чакан мечит курулган. Сарайды айрым илимпоздор Таш-Рабат менен окшоштурушат. Ал имарат X—XI кылымдарда курулган деген ойду айткан аалымдар да бар.

Орто кылымдардын аяк ченинде Кыргызстанда курулган архитектуралык эстеликтердин орчуундуусу Талаастагы Манастын күмбөзү. Чынында ал эмир Абукенин 1334-жылы каза болгон кызына арналып, анын мұрзесүне курулган. Күмбөздүн бийиктиги 11 м жакын, капитал дубалдарынын узундугу 7 м. Мандайкы бети тизмектелген ичке, жооп араб жазуулары, оймо түшүрүлгөн чопо такталар менен кооздолгон. Кийинчөрээк кыргыздар аны алыш Манаaska ыйгарып салғандыктан, Манастын күмбөзү деп аталып кетти. Күмбөздүн алдындагы көргө сеөгү коюлган Канизек-хатун менен Манастын ак никелүү аруу сезим жары Каныкейдин ысымдарынын уйкаштыгы сilerди табышмактуу ойго чөмүлтөрү анык.

**Диний ишенимдері.** Тили жана жазуусу. Монголдордун бир артык-чылыгы — ар башка диндерге сабырдуу мамиле кылгандыгы. Анткени, алар диндин карапайым калк ичинде таасири күчтүү экенин туура түшүнгөндүктөн, дин өкүлдөрү менен жоолашкысы, диндердин тентайлашуусуна кийлигишкиси келген эмес. Монгол хандары аттүгүл жергиликтүү әлдердин каада-салттарына, үрп-адаттарына, диний ырым-жырымдарына шек келтирбөөгө, намысын козгоп, бүйүрүн кызылтпоого умтулган. Ошондуктан мурдатан мамлекеттик дин эсептелген ислам буддачылык, христианчылык менен тената дооран сурду. Көчмөндердүн көбү алигиче тенирчиликти тутчу. **Кеке Тенир, Умай** Энэ түрк монгол урууларынын башкы кудайы, колдоочулары болуп кала берген. XIV кылымдын экинчи жарымында Монголстандын алгачкы ханы Тогулук-Тимур ислам динин кабыл алат. Ошондун тартып ордодо мусулмансылкытын таасири күч ала баштаган. XIV кылымдын аягы — XV кылымдын башы ченде могол терөлөрү исламды мамлекеттик дин деп жарыялашат. Бирок ислам көчмөндердүн арасында тез арада тараалган жок. Эски диний түшүнүктөрдү оной-олтоң сүрүп чыгуу мумкүн эмес зале. Исламдын устемдүк кылышы учун убакыт, эн башкысы, ынгайлую шарт зарыл болчу. Кыргызстандын калкы XIV—XV кылымдарда негизинен текстеш түрк тилдеринде сүйлөчү. Келгии монгол уруулары кеп етпей көпчүлүктү түзгөн түрк тилдүү калктар менен аргындашып кеткен. Буга алардын жашоо ынгайындагы, кылган кесибиндеги, кулк-мунезүндөгү, маданиятындагы, каада-салттарындагы окшоштуктар түрткү берген.

Бекеринен хандардын буйрук, жардыктары жалпыга түшүнүктүү түрк ти-линде түзүлбесө керек. *Түрк тили араб, фарсы тилдериндей эле илимий жана адабий тилге айланат*. Эски түрк диалектилеринин негизинде Орто Азияда расмий орток чагатай тили калыптанганы белгилүү. Бул мезгилде чөлкөмдө *араб ариби* колдонулган. Күмбэздердегү, мавзолейлердеги, мурзегө коюлган эстелик таштардагы жазуулар араб ариби менен жазылчы. Ислам дини менен маданиятынын тили араб жана фарсы тилдери болгону талашсыз.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. XIII—XV кылымдарда маданий кайра жанданууга эмнелер өбөлгө болгон?
2. XIII—XV кылымдарда АлА-Тоону мекендеген кечмөн элдердин маданиятына эмнелер мүнөздүү?
3. Көчмөндөрдүн кийим-кечеси, идиш-аягы, курал-жарагы жөнүндө эмнелер эси-нерде калды?
4. Орто кылымдардын сонку мезгилинде Кыргызстанда кандай калаалар болгон?
5. Ошол кездеги архитектуралык эстеликтердин аттарын атагыла.
6. Калк кайсыл диндерди туткан?

КЫРГЫЗДАРДЫН XVII—XVIII кылымдардагы  
КООМДУК-ЧАРБАЛЫК ТУЗУЛУШУ ЖАНА  
КОҢШУ ЭЛДЕР МЕНЕН АЛАКАСЫ


§ 21. Кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары

XVII—XVIII кылымдарда кыргыздар негизинен *кочмөн жана жарым кочмөн мал* чарбачылыгы менен кесиптенишчү. Алар бийик тоолуу аймактын ысык-сүүгүнә көнгөн чыдамкай, кышкысын кар тээп оттоп, кол карабаган, жаратылыштын оор шарттарына ылайыкташкан топоз, куйруктуу, кылчык жүндүү кой, эчки, төө, уй, айрыкча жылкыны көп кармашчу. Айткени, жылкы кыштыр-жайдыр жайытта багылып, эмгекти көп талап кылчу эмес, ошондой эле чыгымы да аз болгон. Жылкынын этинен кыргыздардын казы, карта, чучук сыйктуу чүйгүн тамактары жасалып, сүтүнөн ар кандай дартка даба суусундук — кымыз ачытылган. Бөтөнчө кулун-тайдин ден соолукка жагымдуу ерүктөй эзилген эти адамдын ден соолугуна жагымдуу келип, күч-кубатын арттыргандыктан, етө жогору бааланып-баркташчу. Жылкы унаа катары пайдаланылган, терисинен булгаары, кайыш, көөкөр, көнөчөк, сабаа жасалган, жал-куйругунаар аркан, чылбыр, аргамжы ж.б. эшилген. Жылкыны калынга кошуп беришкен, айыпка жыгылганда төө баштаган тогузга жылкы сөзсүз кошуулган. Байдын жылкысы канчалык арбын болсо, анын кадыр-баркы ошончолук жогорулап, мин жылкылуу бай деген атак калган. Бекеринен жылкы тийүү көнүмүш адатка айланып, чон эрдик катары эсептелбесе керек. Бөлөк чөлкөмде жашаган уруулардын жылкысына тийип, үйүр-үйүрү менен айдан келген, эч нерседен жалтанбас, олумден кайра тартпаган эр жигиттердин жоруктары эл ичинде даназалуу азыз көпкө айланып эле.

Кыргыздар кой-эчкини көп багып, андан мол эт, сүт, жүн, тери ондурушкен. Койдун жүнү менен терисинен кийим-кече, уй эмеректери, шырдак, ала кийиз, кийиздер жасалып, сүтүнөн айран, жууратуютулчу, сүзмө куюлчу, курут кургатылчу, быштак, эжигей кайнатылчу, каймак калпып алышчу. Кыргыздын эң байларынын бир нече миндеген кою боло турган. Кээ бир кедей-кембагалдар мал чарбачылыгынан тышкары *аңчылык* менен жан баккан. Ал эми ондогон жигит-жаланы коштогон, камылгасы шайма-шай ак соөктөр көнүл ачыш учун ит агытып, күш салып, кумар кангыча анчылыктын кызыгына батышчу.

Кыргыздар мал чарбачылыгы менен бирге эле белгилүү өлчөмдө дый-канчылык кылыш, аштык айдашкан. А түгүл алыссы Ат-Башы, Нарын, Суусамыр өндүү бийик тоолуу ереөндөрдө жашаган кыргыз уруулары да дан эгиндерин эгишкен. Кел кылаасында дыйкандар буудай, арпа, сулу, буурчак ж.б. өсүмдүктөрдү естүүрүп, кырманы кызылга толо мол тушум альшкан. Чүй, Талас аймагындагы сүүсү мол түзөн жерлер, көк жайыктар дый-канчылык кылыш үчүн аябагандай ынгайлуу эле. Анжиян тарапта too эттериндеги ойдундарда жашаган кыргыздар дыйканчылык кылыш, дан багуунун сырын мыкты өздөштүрүшкөн, айрым айылдар жалан эгинчиликке ык алыш калышкан эле. Бир өңчөй аштык айдал жан баккан жатакчылардын саны жылдан-жылга арбыган. Бирок айыл чарба шаймандары өткөн кылымдардагыдай эле дээрлик өркүндөтүлбей кала берген. Кыргыздар жерди, негизинен, ат же өгүз кошуулган темир тиштүү жыгач буурсун менен айдачу. Темирден жасалғав кетмен, орок, таш жаргылчак кенири таралған. Ошондой эле ун тарта турган сүү тегирмандери пайдада болот.

*Көчмөн түрмүшкө ылайык кол өнөрчүлүгү өнүгүп, уз кыз-келиндер жүндөн, териден, чууда кылдан түрдүү үй эмеректерин камдап, өргөө кетерүшчү, жаразыктуу кийимдерди тигишчү, өрмөк согуп, кооз таарларды токушчу, колунан көөрү төгүлгөн усталар менен зергерлер боз үйдүн жыгачын даярдап, темирден, жезден, күмүштөн, булгаарыдан, кайыштан, жыгачтан ар кандай буюмдарды, ат жабдыктарын жасашчу. Кол өнөрчүлүктүн кээ бир түрлерү өзгөчө кебезден жип ийрүү, кездеме токучулук Кыргызстандын түштүгүндө, ферганалык шаарларга жанаша жайгашкан айылдарда жакшыраак өнүккөн. Бул аймакта отурукташкан кыргыз айылдары, калаалар менен кыштактар арбыныраак болчу. Бирок*



Кыргыз чепкендеринин түрлөрү. XVIII кылым.

бул шаар, кыштактар экономикалық жактан начар, етө жай өнүккөн, алардың тезирәзк өнүгүп көбейүшүне, көчмөндөрдүн отурукташкан турмушка отүшүнө ич ара ыйыкы-тыйкы чыр-чатактар жана феодалдык өз ара талоончулук чабыштар тоскоолдук кылган.

Ал кезде кыргыздардын арасында соода-сатык анча жакши өнүккөн змес. Калктын көпчүлүк бөлүгүнү турмушу жупуну болуп, товардык-акча мамилелерине дитин коюп аралаша алышпаган. Ички, тышкы соода көбүн эзэ чийки затты товарга айырбаштоо мүнөзүнде жүргүзүлүп, акча-тыйын али чечүүчү мааниге ээ боло элек эле. Бийлер, байлар Чыгыш Туркстандын жана Фергананын кан базарларына мал айдатып барып, өздөрүнө керектүү буюмдарга алмашып келишчү. Ошондой эле жүн, тери, кийиз ж.б. мал чарбасынан алынган заттарды, азык-түлүк, аң терилирин женетүшкөн. Жайкысын жайлоолорго коншу калаалардан, өлкөлөрден көпөстер келип, соода кылып кетишчү. Кашкардан, Орто Азиянын шаарларынан Кыргызстанга тынымсыз катташ турган соодагерлер кебезден токулган ар түркүн кездемелерди, алтын, күмүш билериктерди, сейке, шакектерди, бермет шуру-мончокторду, фарфор идиштерди, чөөгүн, курал-жарак, кант, чай, жемиш, кургатылган өрүк, мейиз, туз, күрүч, тандыр нан ж.б. алыш келишчү. Буларды кебүнчө мал-жандуу үй-бүлөлөр, байлар, бийлер сатып алыш турган. Кәэде аксым бийлер жигиттерин жиберип, сапар тартып бараткан кербендерди тонош алышаар эле.

XVIII кылымда Кытайдан жана Орусиядан соодагерлер көбүрөек келе баштайт. Орто Азия, Казакстан, Чыгыш Туркстандын элдери менен кыргыздардын соода-сатык, чарбалык байланыштары кеңеет, карым-катнашы, алакасы күч алат. Алардын баары тен кыргыздардын ажайып кооз жерине, жаратылыш байлыктарына, төрт түлүк малына, мал чарбасынан өндүрүлүүчү жүн, тери өндүү заттарга, баалуу аң терилирине кез артышкан.

#### Суроолор

1. Кыргыздардын чарбасынын негизги тармактарына мүнөздөмө бергиле.
2. Кыргыздар майдын кайсы түрлөрүн багышкан жана алардан змнелердин өндүрүшкөн?
3. Кыргыздардын дыйканчылыгына змнелер мүнөздүү эле?
4. Кыргыздардын кол өнерчүлүгү тууралуу змнелерди айтып бере аласына?
5. Кыргыздардын соода-сатыгына мүнөздөмө бергиле. Кыргыздардын соода алакалары негизинен кайсы аймактар менен жүргүзүлгөн?

### § 22. Патриархалдык-уруулук мамилелердин калдыктары. Таптар

Кыргыздардын XVII—XVIII кылымдардагы коомдук түзүлүшүнүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрү. Бул мезгилде кыргыздардын арасында феодалдык мамилелер үстөмдүк кылганы менен али уруу, уруктуку бөлүнүүлөр сакталып турду. Дегелек көпчүлүк элдерде, айрыкча казактар, кыргыздар сыйак-

туу көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенген калктарда этностук ан-сезим эки ача болоору анык. Алардын сезиминин теренинде бир эле учурда өз элинин урпагы экендиги тууралуу, ошондой эле өз уруусунун уулу, кайсы бир уруу ичиндеги атасын баласы экендиги тууралуу түшүнктөр жана ша жашаган. Мына ушул өтө ыйык кош сезим бирин-бири эч качан жериген эмес. Экстенсивдүү көчмөн мал чарбачылыгынын натуралдык мүнөзү, ич ара экономикалык байланыштардын өтө эле начардыгы, жаратылыш шарттарынын татаалдыгы, бийик ашуу, белдерди ак кар, көк музу кетпеген мөңгү басып жатышы ар кайсы аймакта жашаган кыргыздарды үзбөй катташип турду мүмкүнчүлүгүнен ажыратып, теги бир элдин бөлүндү болуусу на алып келген. Буга коншу мамлекеттердин душмандык аракеттери кошул-ташыл болгон.

*Ошол доордо кыргыздардын администратордик-саясий бөлүнүшүнүн өзөгүн негизинен өз алдынчалыкка өз уруу-урук бирикмелери түзген. Кыргыздар ал кезде азырык ата журуту Кыргызстанды толук, Өзбекстанды, Тажикстандын жана Чыгыш Түркстандын кээ бир коншу чөлкөмдөрүн әзеп турчу. Аталган аймактарда бугу, сарыбагыш, солто, саяк, черик, күшчү, саруу, монолдор, кыпчак, дөөлөс, адыгине, найман, монгуш, бостон, канглы, кытай, басыз, чонбагыш, кесек өндүү кыргыздын чон уруулары турар эле. Булардан тышкary көп сандаган майда уруу, уруктар да жаша-чу. Ар бир уруу өз ичинен чакан уруктарга бөлүнген. Бул уруулар алгачык жамааттык коомдогу кандаш тууган-туушкандардын биримдигинен кескин айырмаланып турган. Анткени, бул мезгилде кыргыз урууларынын арасында социалдык мамилелер кыйла чиеленишип, патриархалдык-феодалдык мамилелер үстөмдүк кылышын калган болчу. Ири феодалдарга айланган уруу башчылары бөлөк-бөтөн уруктар менен уруулардан бөлүнүп кандаш жакындарына кол үзгөн үй-бүлөлөрдү, топторду өз уруусуна кошуп алуудан баш тартчу эмес. Бир уруудан экинчи бир урууга ушул сыйктуу көчүп келип кетүүлөрдүн күч алышынын натыйжасында кыргыз жамааттары акырында таза уруулук мүнөзүнен ажырап, аймактык бирикмелерге айланат. Бирок көчмөндердүн турмуш-тиричилик шарттарынын, чарбасынын жана тарыхый өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүне ылайык кандаш туугандык байланыштар биротоло өз маанисин жоготкон жок, ар уруунун ата-теги тууралуу уламыштар, санжыралар, алардын эзелки аттары, тилдеги кээ бир бөтөнчөлүктөрү сакталып кала берген.*

*Кыргыз уруу, уруктары жалпы жонунан аймактык-саясий маанидеги эки чоң топко — оц жана сол канатка, андан тышкary ичкилик тобуна кирчү. Мындай бөлүнүүгө географиялык, экономикалык, саясий ж.б. факторлор себепкөр болгон. XVI кылымдын башында Моголстан мамлекети кулагандан кийин Кыргызстандын саясий жактан өз алдынча болуп қалышы аймакты жердеген калктын ич ара чарбалык, этностук байланыштарынын андан ары өнүгүшү үчүн ынгайлдуу шарт түзген. Бирок аскасы асман тиреген ашуу-белдери күзгүсүн жана кышкысын жабылып калуучу Тенир-Тоо тундук менен түштүктүн өз ара байланышын кыйындат-*

кан. Ушундай шартта он канатка кирген уруулар Сыр-Дарыя боюнчадагы (ортонку ағымындағы) калаалар менен тығыз мамиле түзүгө умтулса, сол канаттың кыргыздары Фергана өрөөнүндөгү отурукташкан калк менен ымала кылган. Мындай жиктелүү, эки чоң аймакты турасы кылган уруулардын өз ара байланышының мезгил-мезгили менен үзгүлтүккө учурап турушу бир элдин он жана сол канатка белүнүшүне алыш келип, жалпы кыргыз журутунун саясий жактан биригишине тоскоол болду.

Түндүк Кыргызстанды негизинен он канат уруулары жердеген. Сол канатка жана ичкиликке бириккен уруулар Кыргызстандын түштүгүн, Фергананы жана Памирди жердечу. Ал эми сол канаттагы күшчү, саруу урууларынын жоон тобу Таласта тураар эле. Кыргыз уруулары Чыгыш Түркстанда да жашаган.

Тектүүлөрдүн ичинен ар жылы чоң бийлер шайланып, алар өз канатын-дагы урууларды жалпы башкараруу ишиң жургүзгөн. Бирок иш жүзүндө түрүктүү кошууну жок чоң бийдин екүмү анча бекем эмес эле. Ар бир уруунун өз улугу — улуу бийлери, эн тамгасы, а түгүл согуштук урааны боло турган. Мындай уруулар өз алдынча административдик-саясий бирдикти залестеттээр эле. Ири уруу бирикмелерине кирген уруктарды улуу бийге баш ийген *акалакчыны<sup>1</sup> бийлер* башкарчу.

Бийлер, байлар үйр-үйр жылкыга, сандаган кара малга, короо-короо-кайго ээлик кылган. Албетте, мыкты жайыттар дагы мал-жандуу феодалдардын карамагында болоор эле. Атактуу жайлоолорго да чоң бийлер, улуу бийлер, акалакчын бийлер кожоюндук кылчу. Жайыттарга ээлик қылуу сыртынан караган кишиге жамааттык менчик сыйктуу көрүнгөнү менен чынында миндеген төрт түлүк малы бар феодалдарга кызмат кылган. Аларга таандык кыштоолорго, жайлоодогу конуштарына, жазында мал көктөтөөр көк жайыктарга, көк етөктөргө белек бирөө мал жая алчу эмес. Андай жерлерди ээлери каалагандай урунчу. Жүрт котороордо бийлер өзүнө баш ийген уруу бирикмесиндеги тоопторго, айылдарга жаны конуштарды, жайыттардын болжолдуу чегин белгилеп бере турган. Демек, *кочмен кыргыздарда жер феодалдык жеке менчикке өткөн*.

**Таптар. Социалдык катмарлар.** Өндүруш каражаттарына жеке менчиктин калыптанышы калктын таптарга жиктелиши менен коштолду. **Феодалдар табы бий, бай, баатыр, ал эми төмөнкү катмарлар — кедей, чарбадар, күл деп аталышчу.**

Бийлер артыкча уруктарга әз ак сөөктөр эле. Улуу бийлер өз уруусунда башкараруучу бийлиktи ишке ашыруу менен гана чектелбестен, тышкы иштерди — коншулар менен карым-катнашты, аскер жана сот иштерин да тескеген. Бир уруунун улугу болгон улуу бий кааласа, коншу олкөлөргө кол сала алмак, же болбосо, белек мамлекеттердин акимдерине (амирлерине) аскерден каралаша алчу, етө маанилүү доо-талаштарды (сот иштерин) жеке өзү чеччү. Бийлердин 40 жигиттен (кәэде андан арбыныраак) куралган ко-

<sup>1</sup> Акалакчын — кыргыздардын мансаптык даражасы.

шүүнү болов эле. Зарыл болгон учурда бийлер өз букараларынан кол — элдик кошуун жыйначу. Бийлер топтогон уруу кошуундарынан согуш маалында жалпы кыргыз аскери куралчу. Бийлердин бийлиги атадан балага мураска өтүп турган. Кыргыз бийлеринин чыгаандары бөтөн шаарларга акимдик кылган учурлар да болчу. Алсак, 1670-жылы кыргыздын чоңбашы уруусунун улуту *Койсары* бий Кашкардын акимдигине көтөрүлгөн.

Кыргыз феодалдарынын *вээгүн байлар түзүн*. Сандаган төрт түлүк малга ээлик кылганы менен байлар саясатка, бийлик жүргүзүүгө көп аралаша, кийлигише алышчу эмес.

Өзүнүн эр жүрөктүүлүгү, кайраттуулугу жана чечкиндүүлүгү менен айырмаланып, езгечө жоого карши жортуулдарда, айыгышкан айкаштарда тайманбас кек жалдыгы менен атак алышп, баатыр атангандар кол баштап жүргөн. Баатырлар кээде бийлерден бийлиktи тартып алган учурлар болгон. Адатта алар алгачкы эрдиктерин жылкы тийип келүүдөн башташчу.

Ошол кезде кыргыз элиниң копчулук болгутун түзүн карапайым эмгекчи калк чарбадарлар деп аталац, бир аз сандагы кара малы, майда жандыгы боло турган. Караманча малы жок кедейлер байдын малын багып (койчу, уйчу, жылкычы), жалчылык кылып жан бакчу. Байлар патриархалдык-уруулук каада-салттарды, туугандык байланыштарды өз кызыкчылыгы учун кенири пайдаланышкан. Айран, сүткө, унаага муктаж кедей туугандарына бир нече баш саан уй, кой-әчкини берип, байлар аларга өздөрүнүн күтүрөгөн үйүр-үйүр жылкысын, короо-короо койлорун, уйларын бактырчу. Ошондой эле максатта кедейлерге мингич (ат-кеөлүк — ат, бәз), көчкөндө жүгүн жүктөгүдөй унаа (төө, өгүз), кош айдоо маалында күч (өгүз, ат) берэр эле. Кээде чарбадарлар феодалдардан мал жайгыдай жайыт сурап алыш турушкан. Албетте, берген жайыты учун алар кембагалдарды өз малын багып берүүгө мажбурлашчу. Андан тышкary аш-тойлордо чарбадарлардан түрдүү ыгым-чыгымдар жыйналып алынч.

Ири феодалдардын, атак-данктуу бийлердин ондогон кулдары боло турган. Кулдар туткундардын, кылмышкерлердин, карызга баткын жарды-жалчылардын эсебинен топтолчу. Кожоюндар кулдарын өзүнүн менчик мулку катары пайдаланып калынга, сепке кошуп беришкен, аш-тойдо байгеге сайышкан, кун төлөгөндө жөнөтүшкөн.

### Тапшырма жана суроолор

1. XVI—XVIII кылымдардагы кыргыздардын коомдук түзүлүшүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөрдү айтып бергиле.
2. Патриархалдык-уруулук мамилелерди чечмелеп бере аласынарыбы?
3. Кыргыздардын аймактык, административик-саясий бөлүнүшү жөнүндө эмнелердин билесинер?
4. Бийлердин бийлиги тууралуу эмнелерди айтып бере аласынар?
5. Кыргыз коомундагы негизги таптар жана алардын мамилелери жөнүндө эмне билесинер?
6. Документтик материалда берилген буруттар деген кимдер? Алар кандай эл экен?

## Документтик материал

Кыргыздар тууралуу кытай тарыхый булагындагы маалыматтан үзүндү (XVIII кылым).

«Бурут Анжиян менен Кашкар аралыгында жашаган кочмөн элдин аты. Анын жери кенен жана калкы көп. Алардын эгелери бий деп атальшат. Айрым бийлердин 10дон 20га чейин, кээ биреөлөрүнүн 30га чейин аманы (волосту же айылы?) бар, алардын жашоочулары бийлердин кулу болуп эсептөлөт. Бардыгы тен бурут атын алып журсө дагы бийи жалгыз эмес. Ар бир бий өзүнүн жерине эзлик кылат, өзүнүн букарапары бар. Алардын баардыгынын абалы бирдей жана бира-бирине көз каранды эмес. Бий өлгөндө анын ордун уулу же тууганы эзлейт (мурастайт), белек-бөтөн кишилер эзлей алышпайт. Чачын тасырайта кырып коюшат, донуздум (чочко) этин жешпейт. Бүчүлүгү жок, жакасы тилик, жени кууш кейнек кийишет. Алардын каллагынын төбөсү түз, төрт бурчтуу. Аялдар кооздук учун топусуна кыргоодун канаттарын тағып алышат. Үрп-адаты жана типи түркстандыктардыкына окшош, эгерде айырмасы болсо, анча чон эмес. Кийиз үйлөрдө жашашат, малчылык менен кесиптенишет (мал багышат); эт менен азыктанышат; өлөттердөй<sup>1</sup> эле бэзгин сүтүнөн ичимдик ачытышат. Кытай фарфорун, чайын, кийим-кечесин, бозун, тамекиси менен шарапты жактырышат жана аларды эң керектүү нерселер катары урматташат. Кыргыздар жарды, бирок эр жүрөк, өмүрүн кыюудан да кайра тартышпайт... согушта жалтанишпайт. Казактар менен болорлор алардан сестенип коркуп турушат. А түгүл жунгарлар өздөрү аябагандай күчөп турган чакта дагы аларды өз бийлигине багындыра алышкан эмес. Алар чек арадан өткөн түркстандыктарды талап-тоногондой эле Жаны чекке (Синьцзяны) соода кылтуу үчүн келген чет өлкөлүктөрдү дагы карактап турушкан. Бирок кеп отпой кытай аскерлери батыштагы чөлкемдү багындырганда кыргыздар өздөрүнүн карактоолорун токтолушту».

### § 23. Тенир-Тоодогу кыргыздардын XVII — XVIII кылымдарда калмак баскынчыларына каршы күрөшү. Кыргыз-казак согуштук ынтымак-ымаласы

Ойрот-калмак мамлекетинин түзүлүшү. Алардын баскынчылык саясаты. XVII кылымда—XVIII кылымдын биринчи жарымында ойрот-калмак баскынчылары Кыргызстанга кайра-кайра талоончул жортуулдарды уюштуруп, кыргыз айылдарына кол салып турушкан. Адатта түрк элдери *калмак* деп атап, теги жагынан *моңголдордун* оң канаты ойротторго барып такалчу калк тарыхый булактарда, илимий эмгектерде ойроттор, өлөттөр, жунгарлар, калмактар деген аттарды алып жүрөт. Ойроттор жеринен Монголиянын батыш тарабындагы кенири аймакты жердешчү. Ойрот феодалдарынын чыгыш монголиялык феодалдар менен узак жылдарга сузул-

<sup>1</sup> Өлөт — калмак урууларынын бири.

ган жеништүү согуштарынын натыйжасында алардын ички биримдиги чындалат.

XV кылымда ойроттордун өз алдынча хандыгы түзүлген. XV кылымдын экинчи жарымында бул хандык феодалдык ич ара согуштардын айынан бир нече майда хандыктарга бөлүнүп кеткен. XVI кылымда калмактар кайра биригип, «Дербен ойрот» («Төрт ойрот») союзун түзүшкөн. XVI кылымдын аяк ченинде ойроттор төрт бөлөк уруу бирикмелериин — торгоут, дәрбет, хошоут, чоростордон турган. Торгоуттар Тарбагатайдан күн чыгыш тарапта, дәрбеттер Ыртыштын баш жагында, хошоуттар азыркы Урумчү аймагында, чоростор (зюнгарлар) Иленин терүндө жашашчу.

XVII кылымдын биринчи чейрегинде казак ханы Эшим хандын заманында (1598—1628-жылдар) кыргыздар менен казактардын ортосунда XVI кылымда калыптанган ынтымак ого бетер чындалды. Анткени калмактардын жаны чабуулдарына биргелешип каршылык көрсөтүүгө туура келген. Кыргыз санжырасынданагы кабарга караганда Энеше бойлуу Эр Эшимди хан тукуму экен деп казак, кыргыз чогулуп өздөрүнө хан көтөргөн. Ошондо Эшим хан кенешип иш кылалык деп Ташкенттин төмөн жагынданагы Кек-Дебе деген жерге казак, кыргыздын билермандарын, жүрт башыларды жыйынга чакырат. Ага солтодон Чая, сарыбагыштан Сарысейт, саяктан Түгөл, Түнкатор, багыштан Кокум, саруудан Төнторук, Боркемик, күшчудан Кайназар, кытайдан Кангелди катышкан. Эшим хан эски салтты козгоп элдик адат, нарктардын негизинде зан-мыззамды калыбына келтирец. Элдик уламыштарда ал «Эшим хандын эски жолу» деп атальп калган. Хандын сунушу боюнча Кекум бий жалпы кыргыздын атынан ага кенешчи, ордо кишиси болмок. Кекум бий жылдар бою Эшим ханга ак ызымат отөп етө жакын жардамчысы катары зор урмат-сыйга ээ болгон. Ал баштаган кыргыз колунун колдоосуна таянып Эшим хан катагандын ақыреттик ыйык доступ түурашуу антты бузган хан Турсунун женген. Кыргыз-казак ынтымагына эстелик катарында ал Ташкентте атайын мунара курдурган. Мунара кийин «Кекумдүн кек күмбезү» аталганы белгилүү. Эшим хан менен Кекум бий эки элдин ынтымагын чындалап, көз каранды эместигин көздүн карегиндей коргоого көп куч жумшаган. Алар айрыкча калмак баскынчыларына каршы айыгышкан күреш жүргүзүшкөн. Алсак, 1626—1627-жылдардагы казак, кыргыздардын калмактарга жортуулу же-



Кекүм бий.



Манап бий.

ништүү аяктаған болчу. Бирок Эшім ханын көзү откенден кийин (1628-жылы) калмактар кайрадан казактар менен кыргыздарга коркунуч туудура баштады.

Жунгар хандыгынын түзүлүшү. Алгачкы кагылышулар. Жарбаң баатыр. 1627-жылы ойроттордун ынтымагы ыдырап, кийин калмак (халмак) аталып кеткен белүгү торгоуттар батышты бет алып Волгага (Эдил), хошоуттар Тибетке көчүп, конуш каторушат, чорочтор (зюнгарлар) Жунгарияда калат.

XVII кылымдан 20—30-жылдарында Хара-Хула башкарган чоростор тукуму күч алганда ойроттордун көбү Ыртыш дарыясынын он жак жээгинде чоростордун айланасында топтоло баштайт. Ошол кезден тартып «еки тизгин, бир чылбыр» чорос тайшыларынын колуна откон эле.

1635-жылы ойрот-калмак мамлекети — Жунгар хандыгы түзүлет. Анын алгачкы ханы Эрдене-Батур контайши болгон. Буга чейин чачкынды ойрот уруула-

рынын биригиши эргишикен душмандын күчүн алда канча арттырып, кыргыз, казактын тентайлашуу мүмкүнчүлүгүн тарытты, жоонун кол салуу коркунучун ого бетер күчтүү. Ошондой болсо да элэт эли эркиндик, өз алдынчалык үчүн күрөштөн эч качан баш тарткан эмес. Бул кезде Чүй өреөнүн, Ысык-Көл менен Тенир-Тоонун чордонун жердеген кыргыздарды Деөлес уулу Манап, ал эми Аксы, Талас жана Чаткалды мекендеген кыргыздарды айтылуу Көкүм бий бийлечү. Көкүм бийдин көзү откөндө бийлигин уулу Тейиш бий мурастайт.

Жунгар хандыгына каршы алгачкы жортуулдардын биринде кыргыз-казактын бириккен колун Арка кыргыздарынын улугу *Манап бий* жетектеген. Санжыра боюнча калмактар менен Манап бийдин черүүсү Иле боюнда беттешет. Айкаш башталаардын алдында жоокерчилик замандын салтына ылайык эки тарап алып баатырларын эреөлгө чыгарат. Кайра-кайра найзалар сынып, кыйлага созулган ошол эреөлде кыргыз алпы *Манаптын* уулу Жарбаң баатыр калмактын Дөнөнжей деген алпын аттан ыргыта саят. Ушул салгылашуу учурунда колбашчы Манап бий да курман болгон эле делет кыргыз санжырасында. Ата-бабалардын баатырдык жолун, элинин намысын коргогон Жарбаң баатыр кийинки согуштарда да эл керегине жарады. Чон чабыштардагы чечүүчү айкаштарда ал чон черүүгө минбашылык кылган.

Жунгар феодалдарынын кыргыз жерине баскынчылык жортуулдары XVII кылымдан 40-жылдарында башталды. Алсак, 1643-жылы кышында

калмактардын жер жайнаган аскери (50 мин) чон казат баштап, коншулаш кыргыз-казактын жерине кара таандай капитан кирет. Казактарга алар 1635-жылдан тартып эле кол сала баштаган. Көптөгөн кыргыз, казак айылдарын талап-тоногон баскынчылар адеп жетишкен жеништерине шерденип, Орто Азиянын ичкери жагына кирип барышат. Кийинки 1644-жылдын саратан жайына чейин созулган бул кыргында кыргыз эли жана казак калкы душман менен жан аябай кармашкан. Ошондуктан ойрот-калмак аскерлерине анчалык чон жеништерге жетише алган жок. Бир нече жолку оор салгылашуулардан сон казак султаны **Жаңғир** менен Самаркандин эмири (акими) **Жалаңтош баатырдын** бириккен колу жоого оор сокку уруп, чегинүүге мажбур кылат.

Кыргыз, казактардын жунгарлар менен кийинки салгылашуусу 1652-жылга туура келет. Кан сүүдай аккан ошол айкашта далай эр бүлө, а түгүл Жаңғир султан єэз кошо мерт болот.

1653-жылы Батур контайшы көз жумгандан кийин ойрот-калмак төрөлөрүнүн ич ара ыйкы-тыйкысы, бийлик талашкан күрөштөрү күчедү. Хан ордосунда тополон башталып, борбордук бийлик бошондогон ушундай опурталдуу кырдаалда Орто Азиянын чордонун бийлеген Жанийлер (Аштарханийлер) калмактарды талкалоо, алыска сүрүп салуу максатында өздөрүнүн аскерин жөнөткөн болчу. 1658-жылы **Абышукүр** башкарған өзбек колу Талас өрөөнүне келип, Кулан-Жылан деген жерде калмак аскерине каршы ат коёт. Ошондо кыргыздар менен казактар өзбектерге колдоо көрсөтүп, жан аябастан салгылашышат. Бирок кан күйгөн кармашта Абышукүр колбашчы набыт болуп, олуттуу жоготууларга учураган өзбектер аргасыздан артка чегинишикен.

Галдан-Бошокту контайшынын тушунда (1671—1697) калмак төбөлдерү кыргыз, казак журттарына бир нече жолу кол салат. Галдан-Бошокту адегенде Кыргызстандын түштүгүнө, Өзбекстандын коншулаш чөлкөмдөрүнө талоончул жортуулдарды уюштурат. Кийинчөрээк, бул контайшынын сан миндеген аскери Казакстандын түштүгүнө селдей капитан кирип, эки сапар — алгач 1681-жылы, андан сон 1683-жылы Сайрамды көп күн камап турган. Анткени, кирешеси мол орчундуу соода борборлору орун альп, маанилүү соода жолу кесип еткөн бул аймак карамагына ётсо, контайшы жана анын жан-жөкөрлерү зесеп жеткис байлыкка түйтүнүшмак. Ал эми



Жарбаң баатыр эроолдо. XVII кылым.  
А. А. Алакуновдун картинасынан.



Соот. XVIII кылым.

Ынтымагы ого бекемдеп, аларга кара-калпактардын бир бөлүгү кошулган. Ошондой эле *Тауке хандын* тушунда (1680—1718) Казак хандының кыйла чындалат. Эшими хандын небереси, Жангир хандын уулу Тауке хан менен кыргыз *Тиеш бийдин* достуруга далай жыл кыргыз-казак ынтымагына ылаажы болгон.

Мындан тышкары, өз көз карапанды эместикигин коргоп калуу учун чыыштагы манчжурларга каршы күрөштө калмактар алсырай түшкөн эле. 1644-жылдан тартып Кытайды бийлеп турган манчжурлар менен Жунгар хандыгының ортосундагы согуштардын алгачкыларының бири 1690-жылдан — 1697-жылга чейин созулуп, таймашкан эки тарапты тен зор жоготууларга дуушар кылган.

Кыргыз, казактар менен жунгарлардын ортосундагы мамилелер Цеван-Рабданын (1697—1727), айрыкча Галдан-Церендин (1727—1745) тушунда кайрадан кескин курчуп кетет.

XVII кылымдын башында манчжурлар менен согуштарда Жунгар хандыгының алсырап баратканын баамдаган кыргыз, казактар калмактарга тарртырып ийген Жунгарияга чектеш аймактардагы конуштарын кайтарып алууга аракет жасашкан. Бирок 1723-жылы алар жунгар баскынчыларынын (60 мин аскер) жаны жортуулuna дуушар болуп, женилип калышат да, тенир-тоолук кыргыздардын бир бөлүгү 20—40-жылдарда Ферганага, казактардын кыйласы Бухара ээлигине, Кожент, Самарканда кире качат.

1683-жылы кеч күздө калмак кошуундары Аянжиян тараптагы тоолук кыргыздарга кол салат. Душмандын ежөрлөнгөн чабуулуна кыргыздар менен өзбектер биргелешип туруштук беришкен. Кыргызстандын түштүгүнө чет жерлик баскынчылар кийинки жылдары дагы (1684, 1685) жортуулдарды уюштурушат. Ошентсе да, XVII кылымдын аягына карата калмак төрөлөрү көп күч жумшаса да, кыргыз жеринде өз бийлигин орното алган жок. Тек, Талас, Аянжиян өндүү чакан аймакта гана бир аз жылга (15) алардын таасири орногон. *Ошентип, баскынчылар кыргыздарды Ата Журтунан толук сүрүп чыга алган* эмес.

Кыргыз-казак согуштук ынтымакынадасы. XVII кылымдын 90-жылдарында жунгар-феодалдарының кыргыз, казактардагы кысымы убактылуу басандайт. Анткени, бул жылдарда Жунгар хандыгына каршы кыргыз-казак саясий



Жети-суулук аскерлер. XV—XVIII кылымдар.

Ошондо казак хандарынын ордо шаары Түркстан душмандын колунда калган. 1723-жылы Ысык-Көлдүн чыгыш тарабын Цеван-Рабдан каратып алғанга үлгүргөн.

Арийне, кыргыз урууларынын көпчүлүгү мурдагы конуштарында, өз мекенинде кала беришкен. Алар Чүйдөн Балхашка чейинки кенири аймакта, Ысык-Көлдүн күнгөй бетинде көчүп жүрүшчү. Жогорудагы кыргындан кыйла жыл илгери, XVII кылымдын экинчи жарымында тенир-тоолук айрым кыргыз уруулары калмак-феодалдарынын кысымына туруштук бере албай, убактылуу Фергана аймагына жана Чыгыш Түркстанга, Карагатегин, Гиссарга сүрүлүп кеткен эле. Андан бери арбын жылдар етсө да, ата журут Ала-Тоо эстеринен чыккан эмес. Ата журтка кайтуу учун качкын кыргыздар ынгайллуу учурду чыдамсызык менен күтүп жүрүшту. Андай мүмкүнчүлүккө алар XVIII кылымдын экинчи жарымында аран ээ болушат. Ага чейин кыйын кезен, оор турмушту, көптөгөн тарыхый окуяларды баштан кечириүгө туура келет.

Кыргыздардын бир катар топторунун Ферганага, Карагатегине (Тажикстандын тоолуу аймагы) XVI кылымдын аягы — XVII кылымдын башында журт которуп келе баштагандыгы тууралуу да маалыматтар бар.

Колдо болгон тарыхый маалыматтарга караганда кыргыздардын жоон тобу XVII кылымдын 30—50-жылдарында Кашкардан Жаны-Гиссарга чейинки аймакка, кийинчөрээк Жаркент чөлкөмүне жана Чыгыш Түркстандын түштүк-батыш тарабына (Хотан) жылган. Алардын арасында күшчү, кыпчак, деөлес, найман, кесек, булгачы урууларынан бар эле. Буга Чыгыш Түркстан акимдеринин кыргыздарга жорттуулдарды себеп болсо керек. Айрым тарыхый даректер боюнча кыргыздар Чыгыш Түркстанда XVI кылымдын орто ченинде жана экинчи жарымында туруктуу жашап турушкан.

1732-жылы жунгар аскерлери Кетмен-Тобе ерөөнүндөгү кыргыз айылдарына кол салат. Ошол эле жылы баскынчылар казактарга каршы жорттуул уюштуруп, чечүүчү салгылашуунун жүрүшүндө женилип калышкан.

30-жылдардын экинчи жарымында калмак улуктары Бадашшанга уч ирет жүрүш уюштурат. Акыркы жүрүштөн кайтып келе жаткан калмак колу менен Карагатегинде кыргыздар беттешип, жоолашкан жоонун аскери толук талкаланат.

XVIII кылымдын 40-жылдарынын орто ченинде кыргыздар, казактар жана өзбектер Жунгар хандыгынын зордук-зомбулуугуна каршы күрөштө бирге болушту. Орто Азия элдеринин чет жерлик баскынчыларга каршы ошол биргелешкен чогуу-чаран күрөшүнө Кокондун акими *Абд ал-Керим бий* (1734—1751) жетекчилик кылган. Бул кармашта кыргыз берендери бетөнчө айбаттуулукту көрсөтүп, данкка белөнүштөт. 1745-жылы жорттуулда 20 мин калмак аскеринин төң жарымы элине кайтпай калган. 1747-жылы *Акмат бий* баштап барган кыргыз колу (10 мин жоокер) Кашкар тарапта калмактарды кыйратып, жениши менен кайтат.

Калмак менен кыргыздын ортосундагы чоң согуш 1748—1749-жылдарга туура келет. Ал жылдарда согуштуу негизинен кашкардык кыргыздар

жүргүзгөн. Адегенде Зайсан Доржи, кийин Лама Доржи башкарған жұнгар колу согушта женилип, көп аскеринен ажыраган. Бул ири жеништер қыргыз-калмак мамилелеринин тарыхындағы урунтуу учур болду жана Жунгар хандығының кол салууларынан биротоло арылуунун, баскынчылардан Ата Жүрттүү толук боштууунун башталышы эле.

Хандыктагы ич ара саясий ырктын бузулушу, ыйкы-тыйкынын күчөшү, ошондой эле қыргыз, казак жана өзбектердин көз каранды эмвестик үчүн тынысыз күрөштөрү ойрот-калмак хандығын мурдагы күч-кубатынан ажыратып, алсыратып, ақыр аягында (1755—1758) манчжурларга жем болушуна, кыйрап жок болушуна алып келди.

#### **Суроолор**

1. XVII кылымда қыргыздарга каршы кимдер тез-тез жортуул уюштуруп турган?
2. XVII кылымдын биринчи чейрегинде Қыргыз-казак ынтымагының чындалышына кимдер салым кошкон?
3. Қыргыздар менен казактардын жу гарларга каршы көз каранды эмвестик үчүн күрөшү жөнүндө эмнелерди билесиңер?
4. Тауке хан менен Тиеш байдын тушундагы қыргыз-казак мамилелерине эмнелер мүнөздүү?
5. XVIII кылымдын 40-жылдарындағы қыргыз, казак, өзбек согуштук ынтымагы жөнүндө эмнелерди билесиңер?

#### **§ 24. Фергана ореөнүндөгү жана Памирдеги қыргыздар**

Қыргыздардын XVII кылымда Чыгыш Туркстандагы жана Фергана-дагы саясий окуяларга катышуусу. XVII кылымда — XVIII кылымдын башында қыргыздардын бир бөлүгү Чыгыш Туркстан, Фергана, Гиссар, Куюль, Карагатин, Памирге жер көтөргөн менен баскынчыларга биротоло баш ийип берген жок. Бул тараапта мурдатан эле иш жүзүндө қыргыз бийлери бийликтөрүнүп турган. Алсак, XVII кылымдын орто ченинде күшчу уруусунун бийи Сокур бий Султан Махмуд хандын Жаркентке жасаган жортуулуна 7 мин қыргыз аскери менен катышып, Моголстандагы хан бийлигин бир тууганы Султан Ахмедден тартып берген. Чыгыш Туркстанда Махмуд Султан хандык қылган жылдарда (1633—1638) Батур контайши қыргыздарды Тенир-Тоодон Кашкар, Ферганага сүрө баштаган эле. Ошондуктан бул тараапта қыргыздардын саны кескин көбөйүп кетет да, алар аймактын саясий турмушуна активдүү кийлигишип турушат.

1638-жылы Моголстандын хандык бийлиги Абд-ар-Рахимдин уулу Абдулла хандын (1638—1670) колуна өтөт. Абдулла хан өлкөдө өз бийлигин бекемдөө максатында Чыгыш Туркстанга жанаша жаткан қыргыз жерине жортуул уюштуруп, Ош шаарына чейин келген. Ошол жортуул учурунда Қыргызстандын түштүгүндөгү, Ферганадагы, Кашкар тарааптагы қыргыз уруулары бири-бири менен тыгыз байланыш түзүп, күч топтолп, Абдулла хандын аскерине эки ирет оор сокку уруп, чегинүүгө мажбур қылышкан. Айрыкча Абдулла хан Ферганага жасаган жортуулунда зор жоготууларга

учураган эле. Анын аскери Ошту убактылуу басып алыш, кайра кайтып бара жатканда чонбагыш Койсары бий, Уч-Куртка бий, кыпчак Жолболду бий ж.б. жетектеген кыргыздардын кошууну Беш-Буйнак (Мойнок) деген жерден душманды кууп жетип, бүкүм камап туруп, толук талкалашат. Ошол эле Койсары бий менен Жолболду бийдин колу кеп етпей Абдулла хандын колун биротоло талкалап, аны Нарындан ары Ак-Сайга чейин кууп барышкан.

Абдулла хан кийинчөрөөк Ферганага жаңы жортуулдарды уюштуруп, кээде жеништерге жетишкени менен кыргыз урууларын биротоло баш ийдире алган жок. Тескерисинче, анын өмүрүнүн акыркы жылдарында кыргыз бийлери Чыгыш Түркстандагы Кашкар, Жаркент, Жаңы-Гиссар, Хотан ж.у.с. ири шаарлардын анык улуктарына айланышат. Өз жакында - риан чыккан так талашкан козголончуларга карши күрөштө Абдулла хан кыргыз бийлерине таянып, өз бийлигин сактап калган эле. Ошол кезде найман, кыпчак, канглы ж.б. уруулар колдогон кыргыз бийи Койсары бий Жаңы-Гиссарды, чонбагыштын бийи Койсары бий Кашкарды башкарып турат. XVII кылымдын аягы — XVIII кылымда чонбагыштар менен кыпчактар Чыгыш Түркстандын саясий турмушунда зор роль ойноп, тентайлашып келишикен. XVII кылымдын аягында жаркенттик кыргыз-кыпчак Аразу Мухаммед бек хан сарайда кадыр-баркка ээ болуп ага кыпчак, күшчу, найман, дөөлөс, кесек, чонбагыш ж.б. уруулар баш ийчү. Кезинде ал Мухаммед Мумин Султан Ак-Баш ханга, кийин Султан Ахмад Султанга ордо кала Жаркенттеги тактыны тартып берип, аларды хан көтөргөн, а түгүл өзүн Кара хан атап, әлкөнү башкарган.

Кыргыз терөлөрүнүн күч алышын кере албаган жаркенттик эмирлер Цеван-Рабданга жардам сурап кайрылышат. Жунгариядан Чукул-Кашка контайши баш болгон калмак аскерлери Жаркентке келгенде кыргыздар Кашкарга чегинип кетет да, жоо кайра кайткан соң, ордо шаарды кайрадан ээлеп алышат. Ошол окуялардан кийин Кашкар — Жаркент чөлкөмүндө кыргыз бийлеринин саясий устемдүгү орноп, алардын бийлиги 1702-жылы Чыгыш Түркстанды Жунгар хандыгы биротоло басып алганга чейин со-зулган. XVIII кылымдын орто ченинде жана экинчи жарымында (1750—1770) кыргыздар эки топко — батыш жана чыгыш тобуна бөлүнүшкөн. Батыш тобу негизинен ичкиликтөрдөн жана он менен сол канаттын айрым урууларынан турган түштүк кыргыздар, же памир-ферганалык кыргыздар эле. Алардын катарына 15 уруу кирип, эн күчтүүлөрү басыздар (1300 түтүн), адигине жана монолдор (700 түтүн) боло турган. Батыш тобундагы кыргыздардын жалпы саны кытайлык маалыматтарга караганда (1757-, 1762-, 1782-жылдар) 200 мин кишиге таяп барчу. Алардын ээлиги түштүктө жана чыгышта Памир тоолору, батышта Бухара менен чектешчү. Ал эми чыгыштагы чек арасы дал Кашкардын өзүнө чейин созулуп жатаар эле.

1760—1770-жылдарда Кашкардын түндүк-батыш жагында басыздар менен саяктар, чонбагыштар, солтолор, түштүк-батыш тарабында тейит, сарт, найман, кыпчак ж.б. уруу-уруктар көчпүнүп жүрүшчү.

Памир кыргыздары. Ал эми памирлик кыргыздар тууралуу тарыхый тагыраак маалыматтар XVI кылымга таандык. 1575-жылы памирлик кыр-

гыздар Бухаранын эмири Шейбаний Абдулла Гератка кеткенде мындан бир аз убакыт мурда анын ээлигине еткөн Батыш Памир аймагына, Гиссарга, Дехнауга чейин Каратегин тараптан кирип барышкан. Абдулла хандын аскерлери менен болгон оор салғылашуулардан кийин гана алар мурда колго түшкөн көп сандаган туткундарды, олжону таштап, Каратегинге ченишиет.

1637—1638-жылдары Бакы атальк баш болгон өзбек колу Хутталам чөлкемүндөгү Кала-и-Хум чебин (Дарвандын башкы шаары) каратып алат да, Балхтагы хан ордосунда тарбия алган Шах-Кыргыз чептин акимдигине дайындалат. Чептин мурунку беги Шах-Гарип да кыргыз эле. Ал Шах-Кыргыздын агасы болчу. Шах-Кыргыз жаштайынан тың чыгып, аз убакыт болсо да коншу аймактар Бадахшан, Рушан, Шугнанды, ошондой эле Каратегинди бириктире алды.

Тенир-Тоого, Анжиянга, Чыгыш Туркстанга ойрот-калмак баскынчылары кайра-кайра кол салып, кыргыздардын бир тобун Тенир-Тоодон сүрүп чыккан учурда памирлик кыргыздар өздөрүнүн көз каранды эместигин сактап калышкан. Мургабга, Памирдин белек аймактарына чейин жете келген калмак аскери жергилиттүү жоокерлердин айыгышкан каршылыгына кабылышат. Жунгар хандыгы өтө күч алыш турган кезинде да памирлик кыргыздарды багындыра алган жок.

Оз алдынчалыгын сактап калуу менен бирге эле памирлик кыргыздар өздөрү бир нече жолу коншу өлкөлөргө — Чыгыш Туркстанга, Тажикстандын өрөөнүне, Бухарага, Түндүк Афганстанга жортуул уюштуруудан кайра тарткан эмес. Кыргыз феодалдары Памир аркылуу соода жүргүзгөн чет өлкөлүк көпестөрдүн кербендөрөн талап алган учурлар көп болгон. Анткени, маанилүү соода жолдору алардын конуштарын аралап өтчү.

XVII кылымдын аягынан тартып памирлик кыргыздар Чыгыш Туркстанда бийликтөө умтулган *ак тоолуктар* жана *кара тоолуктар* деп аталган диний агымдардын өз ара бийликтөө талашкан күрөшүнө жигердүү катышынат. Кыргыздардын көмөгү менен кожолор Кашкарды ээлеп, Чыгыш Туркстандын улуктары болуп калышкан эле.

Памирдеги кыргыздарды XVIII кылымдын орто ченинде Жунгар хандыгын талкалап, Чыгыш Туркстанды ээлеген манчжурлар да баш ийдире алышкан эмес.

Ферганадан Афганстан Памирине кыргыздардын журт каторушунун ақыркы этапы XVIII кылымдын аягына — XIX кылымдын башына туура келет. Анда кыргыздын тейит, кесек, найман жана кыпчак уруулары туруп калышкан. Булардын ар бири майда уруктарга жиктелип, Кичи жана Чон Памирде жашачу.

Афган Памирине тейиттер XVIII кылымда Алайдан Кызыларт ашуусу аркылуу көчүп келишкен. Алардын артынан XIX кылымдын башында кесек уруусу Кокон ханы Мадалиден качып, Каратегинден Дарваз аркылуу көчүп жөнөштөт.

XIX кылымда Памир Кокон хандыгы, Кашкар, Кабул эмирлеринин ортосунда белүндү болгон. Бирок қыргыздар иш жүзүнде аларга баш ийбей, өз бетинче турмуш-тиричилек қылуусун уланта берген. Памирлик қыргыздар үчүн чек ара жокко эле, алар каалаган жагына, жайыт-конуштарга көчүп-конуп жүре беришкен. Ар дайым эле алых-салык төлей беришчү эмес, коншу акимдердин жортуулдарына тийиштүү жооп кайтарып, аймактык өз алдынчалыгын сактай алышкан.

### Суроолор

1. Қыргыздардын Чыгыш Түркстандагы саясий окуяларга катышуусу жөнүндө змнелерди айтып бере аласыңар?
2. Ферганадагы саясий окуяларга қыргыздардын катышуусу жөнүндө змнелерди билесинер?
3. Қыргыздардын батыш жана чыгыш топторуна кайсы уруулар кирген?
4. Памир қыргыздары тууралуу алгачкы маалымат кайсы мезиглиге таандык?
5. Памирлик қыргыздардын саясий абалына змнелер мүнөздүү болгон?

### § 25. Қыргыздар жана «ысхакийя» сопчуулук жамааттары

XVIII кылымдын орто ченинде қыргыздар коншу элдер жана мамлекеттер менен қырдаалга жарапша карым-катнаш жасап турду. Алар Чыгыш Түркстаннын, Орто Азиянын шаарлары, езбектер, казактар, афгандар менен соода-экономикалык байланыштарды үзгүлтүккө учуратпастан, андагы саясий окуяларга аралашып турушту. Жұз жылдан ашык убакытка созулган қыргыз-калмак согуштарынын ақыркы мезгили да ушул учурга дал келет.

XVIII кылымдын 50-жылдарында Жунгар хандыгында ички саясий кризис, карама-каршылыктар етө курчуган. Галдан-Церендин жәэни, такты талашкан Амурсана нойон баш болгон ойрот төрөлөрүнүн чыккынчылығынын жана манчжурлардын кийлигигүйсүнүн натыйжасында 1755-жылы Даваци хан бийликтен кулатылғандан кийин Жунгар хандыгы бытырап чакан әзликтеге белүнүп кетет. Абалдын өзгөргөнүн туура баамдаган Орто Азия жана Чыгыш Түркстан элдери Жунгар залимдерине карши боштондук күрөшүнө жапа тырмак көтөрүлген. Чыгыш Түркстанда калмактарга карши күрөшкө кара-тоолук кожолордун кадыр-барктуулары Даниял којонун уулдары Жахан көжө, Юсуф көжө, Низам ад-дин көжө, жана Абдаллах көжө жетекчилик кылган.

XVIII кылымдан башынан тартып кара тоолук кожолордун жолбашчысы Даниял көжө көзү өткөнчө өлкөнү Жунгар ханынын вассалы катары башкарып турган. Ал өлгөн соң Галдан-Церен анын балдарын Жаркент, Кашкар, Ак-Суу жана Турпан шаарларынын улуктары кылып дайындайт. Бирок иш жүзүндө калааларда бийликті алар жүргүзгөн эмес. Контайшы кожолорду көбүнчө ордодо өзүнө жакын кармачу.

Кезинде Чыгыш Түркстаннын бийлеөгө ак тоолуктардын жолбашчысы Абак бийдин урпактары Бурхан ад-дин менен Хан-көжө да умтуулуп турду.

Жунгар хандары буларды дагы хан сарайынан алыска чыгарган эмес. Диңүй мүнөздөгү ысхакийа жана ышкийай агымдарынын экөө тен кыргыздардан жардам алууга ииеттенишип, алар менен байланышты чындоого аракеттенишкен.

Исхакийа сопчуулук жамаатын XVII кылымдын башында Махдум-и Аззам кожонун (1542-жылы өлгөн) кенже уулу Ысхак кожо (1613-жылы өлгөн) негиздеген. Ысхакийа жамааты Ысхак кожонун агасы негиздеген ышкийай жамааты менен тентайлашып турган. Ихакийа жамаатынын екүлдөрүн «кара такыяллуулар» же «кара тоолуктар» деп да аташчы. Ал эми ышкийай сопчуулук жамааты Махдум-и Аззам кожонун уулу Мухаммед Эмин кожо тарабынан уюшулган. Бул жамаат тарабындагыларды «ак тоолуктар» же «ак такыяллуулар» деп аташчы. Жамааттардын Чыгыш Туркестандагы саясий бийликтүү ээлеп алуу үчүн жүргүзгөн ёз ара күрөшү узакка созулуп, жергиликтүү уйгур, кыргыз, казак элдерин азапка салып, алсыратып турду. Ич ара ыйкы-тыйкы, жөнү жок атаандашып эргишиүү ойрот-калмак, манчжур баскынчыларына каршы калайыктын жапа тырмак бирдиктүү күрөшүн уюштурууга кедерги болду.

1754-жылы Чыгыш Туркестандын эгеси, кара-тоолук көжөлордун жолбашчысы Юсуф кожо айрым кыргыз урууларынын колдоосуна таянып контайшыга баш ийүүден баш тартат. Жунгар хандыгына каршы күрөште ал ферганалык жана илелик кыргыздарга атайын кат жиберип, жардам сураган. Көп ётпей Амир-Мырза баштаган кыргыз колу Куча шаары аркылуу Хотанга жете келип, калмактардын абалын ого бетер кыйындатты. Ал эми Анжиян, Ферганадан жардамга келген ири кыргыз кошуунуна күшчү уруусунун улугу Кубат-Мырза (бий) колбашчылык кылган. Калмактарга каршы биргелешкен жортуулда Юсуф кожо көз жумган сон, кыргыз бийлери анын балдарын колдобой, ёз бетинче күрөштүү улантышып, Кашкар, Жаркент ж.б. шаарларга көжөндүк кылышат. Юсуф кожонун мураскорлору менен болгон чатакта кыргыздар женип чыгышкан.

1644-жылы Кытайда ёз бийлигин орнотуп, жыл ёткөн сайын коншууларга кебүрөек кез арткан цин-манчжур терелөрү кара тоолук жана ак тоолук көжөлордун ыргабан чыр-чатағын кылдат пайдаланып, ыркы бузулган эки тоопту бири-бирине каршы тукуруп турду.

Кыргыз-ойрот күрөшүнүн акыркы мезгили. Кыргыздар жана казактар XVIII кылымдын орто ченинде тенир-тоолук жана анжиян-ферганалык кыргыздар менен казактардын көз каранды эместик үчүн чечкиндүү күрөшү күчөген. Айрыкча Амурсана менен Давацى контайшынын Лама-Доржиге (Эрдэни-Лама-Батур контайшы, 1749—1753) каршы биргелешкен күрөшүнүн учурунда, кийин ал экөөнүн ёз ара бийлик талашкан чатактарынын түшүнди Орто жуз казагынын султаны Аблай Жунгар хандыгынын саясий турмушуна аралашып турду. Бінгайы келгенде казактар калмак феодалда-рына далай ирет оор сокку урушкан.

Кыргыз урууларынын ойрот-калмак баскынчыларына каршы баатырдык күрөштерү әлдик эпос, дастандарда («Манас», «Курманбек», «Жаныш-Ба-

йыш», «Эр Табылды», «Жаныл мырза» ж.б.) чагылдырылып, уламыш катары эл оозунда айтылып калган. Ошондой аныз кептердин бири Атаке баатыр баяны. Ал аныз кеп боюнча Тынай бийдин балдары Атаке менен Сатыбалды эр журек жигиттерден куралган кошуунду ээрчтип, бийик белди ашып, Нарын дарыясынын түштүк ейүзүне етүшөт да, Кетмен-Төбе өрөөнүнде калмактар менен беттешишет. Жоо Атакенин эч нерседен жалтанбас аскериин чабуулuna туруштук бере албай чегинип кетүүгө мажбур болуп, Нарын дарыясынан Шамшы ашуусуна чейинки кыргыз жери душмандан тазаланат. Жениш тууралуу кабар жетээр замат кыргыздар Тенир-Тоону көздөй бет алышкан. Калмактар бир аз жыл Чүйде туруп калышат. Көп узабай кыргыздар аларды Чүйдөн да кууп чыгышат.

Дагы бир уламышта кыргыздардын Таласка жана Чүйтө жасаган жортулдары мындайча баяндалат. Саруу уруусунаң чыккан Бердике баатыр менен сарыбагыш Атаке баатыр баш болгон 3 мин аскерден турган кыргыз колуBoom капчыгайындагы Кек-Жар деген жерде калмактарга кол салып, аларга оор сокку урушат. Ошондо калмактардын көбү туткунга түшүп, елгендөн калган бир аз белүүгө Ысык-Көл тарапка аран качып кутулган экен. Кыргыздардын Ысык-Көлдөгү калмактарга каршы жортуулу тууралуу да өзүнчө уламыш бар. Ал уламышта айтылган кабарга караганда башында солтонун берени Ныша, саяк Качыке, сарыбагыш Тынай баатыр турган көп сандаган кыргыз кошууну Ысык-Көлгө орношуп алган калмактарга чабуул коюп, талкалап салышкан. Ал эми Анжиян, аксылык кыргыздардын аныз кебине ылайык кытай уруусу узак жыл илгери Аксыда, Чиназдан анчейин алыс эмес аймакта (Ферганадан Чаткалга түшчү ашшу) жана Ак-Таш атальчу жерде калмактар менен ирегелеш жашачу. Кыргыздар менен кезектеги салгылашууда женилип калган калмактар кыргыздарды шекшилтпеш учун өздөрүнүн туусун журтка калтырып, жашыруун качып кутулушат. Кыргыздар уч кундөн кийин гана калмактардын алыс узап качып кетишкенин билип, журтта калган тууну олжо кылышкан.



Цин-манчжур императорунун расмисый кийими.

Жүнгар хандыгына каршы кылымдан ашык убакытка созулган айыгышкан айкаштардын, элем элинин эркиндиги учун эрендер кан төгүп, күлгүндөй омурлорун кыйган боштондук күрөшүнүн натыйжасында кыргыздар ойрот-калмактарды биротоло кууп чыгып, эзелки Ата Журтун кайтарып ала алды.

XVIII кылымдын 50-жылдарында ойрот-калмактардын ордосунда ырк бузулуп, контайши менен ордодогу таасирдүү иойондордун ынтымагы ыдырап, Жүнгар хандыгы алсырап калган эле. Кептен бери Жүнгар мамлекетин басып алууну көксөп келген Цин империясы учун етө онтойлуу кырдаал түзүлгөн.

50-жылдардын аяк ченинде манчжуурлар Жүнгар хандыгына жана Чыгыш Түркстанга чечкиндүү жортуулдарды уюштуруп турду. Калмактарга каршы согушта Цин төбөлдөрү кыргыз, казактарды өз тарабына тартып, алардын коядоосуна ээ болууга нечен ирет аракет жасашат. Аларды калмактарга каршы тукуруу менен манчжуурлар женишти женилдетүүнү энсешкен. Бирок ар дайым эле алардын ою ордунан чыга берген эмес. Кийинчөрээк, манчжуурлардын өздөрүнө каршы күрөш башталгандай кыргыздар Орто Азия жана Чыгыш Түркстан элдеринин сабында каармандык менен кармашты.

Ал эми түрк элдерине далай жыл залалы тийген Жүнгар хандыгы 1758-жылы Цин аскерлери тарабынан биротоло талкаланат. Кытай баскынчылары ошол согушта мыкаачылыктын үлгүсүн көрсөтүп, 1 млн жакын калмакты кары-жашына карабай аёсуз кырып салышкан. Душмандын колунан кызылдай кырылган калмактардын эпте качып кутулуп аман калгандары (20%) туш тарапка тарады. Орто Азияга, Орусиянын ээлигине кире качкан калмактардын жоон тобу Ферганадан, Тенир-Тоодон орун-очок алышат. Жеринен пейли кенен кыргыз эли айкөлдүгүн карматып, азган-тозгон мусалыр кейпиндеги ач-жыланач качкындарды кек сактабай кабыл алыш конуш берди, көр-тирилките комөгүн көрсөтүү. Акырындан алар кыргыз уруулары менен аралашып, болгону бабаларынан калган атын гана сактап калышты.

XVIII кылымдын 50-жылдарынын алгы — 60-жылдарынын башы ченде кыргыздардын көпчүлүгү кайрадан Тенир-Тоодогу эзелки ата конушун ээлеген.

### Суроолор жана тапшырма

1. XVIII кылымдын орто ченинде кыргыздар ко шу элдер менен кандай мамиледе болгон?
2. Ысхакия, ышкийа сопучулук жамааттары тууралуу эмне билесиңер?
3. Кыргыздардын калмактарга каршы күрөшүнүн күч алышы жөнүндө айтып бергиле.
4. Кыргыз-калмак кармаштары жөнүндө кандай аңыз кептерди айтып бере аласыңар?
5. Калмактарга каршы түкүм курут кылуу саясатын кимдер жүргүзгөн?



Сыйкырдуу феникс күшү.  
Цин-манчжур императрицаларынын ыйык кооздук белгиси.

## § 26. Кыргыз элинин XVIII кылымдын екинчи жарымындагы саясий абалы

Мин династиясынын Кокон хандыгы жана түштүк кыргыздар. Ажы бий. XVIII кылымдын екинчи жарымында кыргыз эли зор аймакты эзеп турган. Кыргыздардын ээлгүч чыгышта Кашкардын түзөн белугүнөн тартып, батышта Фергана өрөөнүндө Кожентке чейин, түндүктө Талас, Чүй, Иле өрөөндерүнөн түштүккө карағ Памир, Алайга чейин созулуп жатчу. Бирок кыргыз уруулары али бирдиктүү мамлекетке бириге албай, саясий жактан бытыранды бойдан кала берди. Буга алардын чарбалык турмушуна, коомдук мамилелерине жана өнүгүүсүнө мүнездүү өзгөчөлүктөр (патриархалдык-уруулук түзүлүштүн калдыктары, кечмөн чарба, ич ара карым-катнашты татаалдаткан бийик тоо-луу жаратылыш шарттары, жоокерчилик заман ж.б.) себеп болгон.

Бирдиктүү бийлиги жок кыргыз жерине кончу мамлекеттер ар дайым көз артып, аны басып алууга умтулушкан. Андыхтан XVIII кылымдын екинчи жарымында кыргыз элине жаны душмандар менен жоолашууга туура келди. Ошол кезде кыргыздардын коопсуздугуна коркунуч туудуруп, Кыргызстанда ез таасириң орнотууга жутунган Цин империясына каршы күрөшкө, жаныдан түзүлгөн Кокон хандыгындагы саясий окуяларга кыргыздар активдүү катышат. Айрыкча ферганалык, алайлык, анжиян-аксылык жана тенир-

тоолук кыргыздар өзбектердин мин жана жүз уруулары менен бирдикте Кокондун тарыхында зор роль ойногон.

Орто Азиядагы ири феодалдык мамлекеттердин бири болгон Кокон хандыгы негизинен XVIII кылымдын екинчи жарымында түзүлөт. XVIII кылымдын башында Бухара эмирятинан Фергана белүнүп кетет да, анын аймагында ез бетинче бийлик жүргүзгөн бектердин ээлгүчтери калыштанат. Ал эми 1710-жылы мин уруусунаң чыккан өзбек феодалы Шахрух бий кожолордон — диний-клирикалдык сопулар шериктештигинен бийликтى тартып алыш, хандардын жаны династиясынын заманына негиз салды. Мин династиясынын тукумдары Коконду 1876-жылга чейин, т.а. хандык жоюлганга чейин башкарып турган. Белгилеп кете турган нерсе, Шахрух бийден тартып Кокондун кийинки бардык эгелери кечмен элдерге таандык каада-салт боюнча ак кийизге отургузулуу аркылуу хан көтерүлүп турган.



Акбото бий — Кожент бийи.  
XVIII кылымдын биринчи жарымы.

*Кокондун өзү чеп-калаа түрүндө алгач Шахрухтун уулу Абд-ар-Рахим бийдин түшүнда (1722—1734) түптелөт.* Ферганалык кыргыздардын кокондуктар менен тентайлашусу ошол жылдарда эле башталган. Кыргыздар бүтүндөй Ферганаңадагы, ордодогу бардык саясий окуяларга активдүү катышып, а түгүл кәзде хандык такты, таажынын тагдырын чечишкен.

Ордо кишилеринин, хандын жан-жекерлерүүнүн, кенешчилеринин ичинде кыргыз бийлеринин бедели жогору болгон. Алсак, кыргыз Акбото бий 20-жылдары Кожентти башкарчу. Ал Кокондун торесу Рахим бийдин кайнатасы (мүмкүн кайнагасы) эле. Атайдын кыргыз жигиттеринен куралып, пансат баш болгон 500 аскер ага кызмат кылчу. Адегенде Акбото бий Рахим бий менен дурус мамиледе болуп, күйөө баласына өз каалосу боюнча Коженттеги эмирлик бийлигин тартуу кылат. Бирок бийлике, байлыкка дөөгүрсүгөн эки бийдин ынтымак-ымаласын узакка созулган эмэс. Алардын ыркы кетип, чатак ыргаганда амалкөй Рахим бий кайын атасынын жана кайын ага-иниilerinin көзүн тазалап, Кожентти биротоло тартып алат.

*Акбото бийдин өлүмү, анын ээлигинин Кокондун карамагына отшуу Ферганадагы Кожент, Маргалан, Анжиян өндүү чакан феодалдык ээликтөрдөн бир мамлекетке биргишинин, Кокон хандыгынын калыптанышынын башталышы болду.*

Абд-ар-Рахим бий он жылдан ашык Коконду бийлеп, акыры ордодогу козголондо киши колдуу болуп өлөт. Анын мураскору Абд-ал-Карим бийлик кылган жылдарда (1734—1750/51) келечектеги хандыктын ээлиги кенеийп, ойрот-калмак баскынчыларына карши жармакташкан күрөштө кокондуктар менен кыргыздардын ымаласы чындалды.

Фергана аймагынын Бухара хандыгынын карамагынан биротоло бөлүнүп чыгышы *Ирдана бийдин* (1751—1770) ишмердиги менен байланыштуу. 1754-жылы Бухара эмири Мухаммед-Рахим, Кокон эгеси Ирдана бий жана кыргыздын күшчү уруусунун улугу *Кубат бий* (*Кубат мырза*) тен укуктуу тектүү шериктерче Оро-Төбөгө чогуу жорттуулуюштурушкан. Ошондо Оро-Төбөнүн акими Фазыл бийге жан тарткан гиссарлык бек Мухаммед Эмин бий айла-амал колдонуп, алардын ортосуна от жагат. Айлакер бектин көксөгөн максаты ишке ашып, көп өтпей шериктер бири-биринен кол үзүп, түш-тарапка тарап кетиши. Ошол кезде күшчү уруусунун журтуу Анжияндын айланасында кенири өрөөндү камтып турган. Ирдана бий ме-



Кубат бий.

нен мамилени үзгөн сон Кубат бий өз алдынча элдин улугу, мырзалардын чыгааны катарында ак-тоолук кожолор тара-бында Кашкардагы саясий окуяларга катышты. Күшчуларды дале болсо Кубат бий бийлеп турган. Кубат бий XVIII кылымдын экинчи жарымындагы кыргыз уруу жолбашчыларынын эң атактуусу, мыктылардын мыктысы, көптү билген көрөгөчү, акылманы, коншу элдерге аттын кашкасындай таанымал, кадырман мырза эле. Ал өзүнүн күшчү уруусунан тышкary Аңжиян, Аксы тараптагы бөлек урууларга да баш-көз болуп, жалпы кыргыз калкы, анын келечеги үчүн кам көргөн. Кубат бий Кокон, Бухара, Кашикар акимдерине эч качан баш ийген эмес, аларга тен ата катары өз элине өз бетинче сурак жүргүзчү, коншу өлкөлөр менен каалагандай достошуп, каалагандай касташчу. Анын эр жүрөктүгүн, тайманбастыгын, албарс кылыштай курчтугун адилет баалаган өкүмдарлар кезинде ага Бахадур бий ысымын ыйгарышкан.

XVIII кылымдын экинчи жарымында кокондуктарга каршы көз каранды эместиk үчүн күрөштө эл башында туруп, данкы далайга кеткен кыргызы мыктыларынын бири Ажы бий. Кыргыздардын адыгине уруусунун чыгааны Ажы бийге Бухарадан күн чыгышты көздей кенири аймакты жердеген 200 мин кыргыз баш ийчү. Кайсы бир жылы ал эли менен бирге кытай букаралыгына етмөк болот. Бирок кийин ал мындай ойдон баш тартып, элин өзү бийлеп турган. Алай менен Ош аймагындагы бардык кыргыз уруулары анын карамагында эле. Ажы бий кайсы бир коншу мамлекетке көз каранды эмес эркин элдин улугу катары Цин империясы менен өз бетинче алака кылган. Ал өзүнүн атынан, а түгүл кокондук Ирдана бийдин атынан Кытай төрөлөрүнө кат жиберип турган. Эгерде кыргыз мырзаларынын ич ара чатактары болбосо, балким, ал кыргыз урууларын саясий жактан бириктирип, бийлиktи өз колуна топтомок. 60-жылдардын башында адыгине, ичкилик, монолдор уруулары Ажы бийдин жетекчилиги астында Ирдана бийдин баскынчылык аракеттерине каттуу каршылык көрсөтүп турду.

**Цин Кытайы менен кыргыздардын XVIII кылымдын экинчи жарымындагы мамилелери.** XVIII кылымдын орто ченинде (1755—1758) Цин империясынын аскерлери Жунгар хандыгын талкалаган сон, Чыгыш Туркстан жана Орто Азия элдерин багындырууга умтуулуп, кыргыз, казак, өзбек-



Ажы бий. XVIII кылымдын 60-жылдары.

терге коркунуч туудура баштайт. 1644—1911-жылдары Кытайды бийлекен манчжур феодалдарынын укум-тукуму тарыхта Цин династиясы, алар башкарган мамлекет Цин империясы деген ат менен белгилүү.

Кыргыздар 50-жылдардын аяк ченинен тартып өтө кубаттуу саясий күчке айланып, Чыгыш Түркстанда жергиликтүү элдердин манчжур баскынчаларына каршы кыймылына зор колдоо көрсөтүшүп, кийинчөрээк Цин үстөмдүтүн жоюу үчүн күч алган көтөрүлүштөрдүн кайнаган чордондорунда жүрүштү. Цин бийлик төбөлдерүү бекеринен кыргыздарга кылдаттык менен абайлап мамиле кылыш, аларды тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу ез тарабына тартууга, же байтарап кылууга аракеттенишпеген чыгаар. Көбүнчө тынчтык жолу менен, ар түрдүү тартуулар аркылуу гана Кытай өкмөтү айрым кыргыз урууларын жарым-жартылай өзүнө имере алган. Болжолдуу чек ара чөлкөмдөрүн жердеген андай кыргыз уруулары болгону жылына бир ирет аскер коштоп келген Цин чиновниктерине мал салык төлөшчү. Цин империясы канчалык бой көтөрүп, көчмөндөрдү тенсинбей, кемсингиткиси, чөгөлөткүсү келгени менен алардын ички иштерине кийлигиштүгө батына алган эмес. Кыргыз журтчулуугун башкаруу, жергиликтүү бийлик — мансап каада-салты, адаты өзгөрбөстөн кала берди. Жер-жерлерде мурдагыдай эле кыргыз бийлери бийлеп турушкан. Кытай генералы Чжао-хой кыргыз мырзаларына жарыя кылган императордун манифести буга далил. XVIII кылымдын 80-жылдарында тенир-тоолук кыргыздар он уруу бирикмесине — өз-өзүнчө администраторик-саясий бирдиктерге белүнчү. Алардын ар биригинин ез бий боло турган. Алсак, сарыбагыштарды Атаке бий, саяктарды Кадай бий, күшчуну Иваула бий, солтону Качыбек бий, монолдорду Бирназар бий, желден-кесекти Шапак бий, бостумакты Ташыбек бий, бугуну Бирназар бий, кытайды Муса бий, сарууну Сейит баатыр башкарчу. Бул бийлердин бийлигине кытай төрөлөрү кийлигиштүгө алган эмес. Аты аталган бийлердин арасынан эн атактуусу, эл ичинде кадыр-барктуусу, кыргыз урууларынын көпчүлүгүнүн урмат-сыйына ээ болгону Атаке бий эле. Атаке бий калмак баскынчаларына каршы күрөштө элге баш-көз болуп баатыр атанган, жоонун жортуулдарынын маалында бүлгүнгө учурап чачыраган элдин башын бириктириүгө жана ошол кыйын кезенде көз каранды эмсестик үчүн кармашта кыргыздарга арка-бел боло ала турган мамлекет менен ималы кылууга көп күч жумшаган.

Кыргыздар Ата Жүртүн чет жерлик душмандардан өздөрү коргоп турчу. Кыргыз жеринде туруктуу жашаган кытай аскери, аскердик чептер, турак жайлар болгон эмес. Кытай аскерлеринин айрым зордук-зомбулук аракеттерине кыргыздар татыктуу жооп кайтарчу. Алар кытай аскери менен биринчи жолу 1758-жылы кагылышат. Ушул жылы жайында калмак качкындарын куугунтуктоону шылтоо кылыш Иле өрөөнү аркылуу Ысык-Көл кылаасына кирип келген манчжур колу кыргыз урууларынын айыгышкан катуу каршылыгына кабылышат. Көп оттой цин аскерлери кыргыз жерин таштап кетүүгө мажбур болушкан.

Кыргыздарды күчке салып багындыра албасына көзү жеткен Цин төрөлөрү алар менен тынчтык байланыштарды түзүүгө аракеттеништет. Жунгар



Бегимжан айым. Атаке бийдин зайыбы. Кыргыз уруу биримдиги үчүн көп күч-аракет жумшаган, Орусияга алчи жеңетүү тууралуу Атаке бийге кенеш берген.

Ат-Башыга келген. Ошондо император чабарман жиберип, качкындарды кайтарып берүүнү талап кылат. Императордун коркутуп-үркүтүүсүнө карабастан, жергилиттүү эл еэ боордошторун душмандын колуна салып берген жок. Тескерисинче, алар жоонун кол салуусуна каршы камынышкан. Көп күттүрдүгө Цин акимдери Ат-Башыга аскер жиберген. Бирок кыргыз колу жоонун колун талкалап, еэ жеринен сүрүп чыгат. Бул сыйктуу жеңишке ошол эле жылы Ысык-Көл буюндагы Чериикчи бий башкарған кыргыздар да жетишкен. Чериикчи бий 1758-жылы Пекинге элчи жиберген.

Чыгыш түркстандык кыргыздар уйгур, казак, өзбек, дунгандар менен бирге Цин үстөмдүгүнө каршы кыймылдарга үзгүлтүксүз катышып турду.

Цин баскынчыларына каршы күрөштөн Аникийн, Аксы, Алай кыргыздары да чэтте калган эмес. Алар өзбектер менен биргелешип душмандын жортуулдарынын мизин кайтарып турушкан. Алсак, 1759-жылы кыргыз менен өзбек колу маңчактур аскерлерине оор сокку урган эле. Салгылашуучу учурунда 7 мин кытай аскери набыт болот. Өзбек, кыргыздарга Ахмадшах баш болгон афгандар жан тартып, аларга колдоо көрсөтүш учун Конконго аскер жиберишкен.

хандыгын талкалаган кытай аскеринин колбашчысы Чжао-хойдун демилгеси боюнча кыргыздар 1758-жылы еэ элчилерин (сарыбагыш, саяк урууларынан) Пекинге жеңеткөн болчу. Кыргыз элчилерин кытай императору еэ ордосунда салтанаттуу түрдө кабыл алган. Элчилер императорго мурда Жунгар хандыгы убактылуу ээлеп алган жайткоңуштарын кайтарып берүү отүнүчү менен кайрылышпат. Бирок кыргыздар элчилерди, императордун жообун күтүп отурбай эле ал жерлерди ээлеп алышкан.

Манчакур баскынчылары ич ара каршылашкан уйгур төбөлдөрүн кайраштыруу, ар кандай элдердин ортосундагы улуттук диний чыр-чатактарды пайдалануу аркылуу жана ири аскер күчтөрүн колдонуу менен 1759-жылы Чыгыш Түркстанды басып алыш, аны Синьцзян (жаны чек, жаны элил, жаны өлкө) деп атайды. Чыгыш Түркстанда Цин үстөмдүгү орногон соң андагы кыргыздардын бир белүгү Кыргызстанга журт которо баштаган. Алсак, 1760-жылы жайында минден ашык түтүн кыргыз Кашкаран кече качып, Хун-ли ат-башылык кыргыздарга

*Цин баскынчыларына каршы кыргыз, өзбек ж.б. элдердин биргелешкен крошиң жатыйжасында душман Орто Азияда өз үстөмдүгүн орното алган жок.*

Бул күрөш элдин эсинде эрдиктердин мезгили катары түбелүкке сакталып калды. Кыргыз элинин руханий байлыгынын туу чокусу — «Манас» эпосунун бөлүмдерүндө жана айрым башка дастандарда манчжурлар менен болгон көптөгөн айкаштар жаны эпостук катмар катары киргизилген.

**Кыргыз-казак чатагы. Аблай хандын Түндүк Кыргызстанга жортуулдары.** XVII кылымда — XVIII кылымдын бириңчи жа-рымында ойрот-калмак баскынчыларына каршы күрөштө кыргыз, казактар бирге болушкан, жоонун жортуулдарынын мизин биргелешип кайтарып турушкан. Бирок Жунгар хандыгы кыйрагацдан кийин эзел-тен ирегелеш жашаган эки элдин ынтымагына доо кетти. Эми кыргыз, казак феодалдары калмактардан боштуулган жайыттарды, ко-нуштарды талашып, ез ара чатақташа башта-шат. Кәэде көчмөндөрдүн бири-бириниң жыл-кысына тиийип, барымта кылуу адаты да чатақты ырбатчу. Казак-kyргыз ымала-сынын ыдышашына, жоолашып кетишине Цин төрөлөрү да себепкер болуш-кан. Алар ынтызарлык менен казак, кыргыздарды кайраштырып турушту. Анткени өз ара согуштар казак, кыргыздарды аябагандай алсыратмак да, Цин төрөлөрүнүн ой-максаттарынын ишке ашышын женилдемек.

Кыргыз, казак феодалдарынын ошол мезгилдеги кагылыштарынын не-гизги себеби чектеш жаткан аймактардагы жайыт, конуштарды эки тара-тын төн эзелеп алуу аракети болгон. Албетте, мындай коогаландардын ма-алында көбүнчө кара букара калк — кедей-кембагалдар запкы тартышкан.

Ошол кезде аркалык кыргыздарды жалшы жонунан сарыбагыш Болот бийдин уулу Эсенгүл бий бийлеп турган. Ал эрдиги менен атагы чыгып эл ичинде баатыр атанган. Кан күйгөн кармашта ал эл башында туруп, кийин эки элдин элдешүүсүнө көп күч жумшап, казак-kyргыз ынтымагынын кай-радан калыбына келишине ылаажы болду.

1760-жылы Орто жүздүк казактардын султандары кыргыздарга жортуул уюштуруп, чоң олжо менен кайтышат. Капысынан болгон чапкында далай кыргыз айылдары талоонго учурап, орду толгус жоготууларга дуушар бо-лушкан.

60-жылдары таластык кыргыздарды бийлеген Садыр бий коншулаш казак урууларын чаап алган. Ал эми 1764-жылы кыргыз феодалдары Улуу жана Кичи жүз казактарынын Иле өрөөнүн турак кылган урууларына үч



Эсенгүл бий (Чоң Эсенгүл ба-тыр). XVIII кылымдын 60—70-жылдары.



Жайыл баатыр. 1770-жыл.

рынын көпчүлугү (солто, сарыбагыш, саяк, бугу, чонбагыш, азық ж.б.) кол курап келип, жан аябай салгылашкан. Бул кармаш жөнүндө ал арасында «Жайылдын кыргыны» деген аныз кеп айтылып калган. Аблай адегендө Таластын башы аркылуу кыргыздарга кол салып, Сары-Белдеги, Кара-Балта, Сокулуктагы солто менен саяктардын айылдарын талап-тонойт. Чечүүчү салгылашшу Ак-Суу жана Кыз тууган өзөндөрү Чүй суусуна куйган түзөндө өткөн. Кан сүудай аккан болу айкапта солто уруусунун колбашчысы **Жайыл баатыр** жана анын уулдары **Усөн** менен **Теке** баатырларча курман болот.

Аблайдын аскерлерини менен болгон салгылашууларга Жайыл баатырдын күйөө баласы, сарыбагыш уруусунун колбашчысы Атаке баатыр да катышкан. Кармаш казактардын жениши менен аяктаганына карабастан, алар кыргыздарды биротоло басып ала альшпады. Аблайдын аскерлерини менен болгон салгылашууларда солто уруусунун ичиндеги бөлөкбай, талкан уруктарынын түпкү атасы Чаанын урпагы **Бишкек** зрендерче кармашып, баатыр атанат. Тарыхый маалыматтарга караганда, **Бишкек баатырдын** өмүрү кыска болуп, дүйнөдөн эрте өткөн. Анын күмбөзү турган жер кийин **Бишкек аталаип** калган. Ал жерде XIX кылымдын ортосунда **Бишкек** чеби, 1878-жылы **Бишкек** (орусча — **Пишпек**) калаасы түптолгөн.

Аблай хандын аскерлеринин жортуулдарынын бирине Бердикожо жетекчилик кылган. Анын колу таластык кыргыз айылдарын кыйратып, сан

иред бүлгүн салышат. Арийне, бул жортуулдар аңсыз да шылтоо ташпай турган казак султандарынын бүйүрүн кызытты. Ошол эле 1764-жылы Орто жүздүн Абулфеиз султаны Кара бото бий башкарған кыргыздарга (болжолу Чүйдүн этеги, Талас тараптагы) жортуул уюштурган.

XVIII кылымдын 70-жылдарында казак, кыргыз кагылыштары өтө күчеп кетт. Ошол кезде **Аблай хан** (1771—1781) Орто жүздөө эз бийлигин орнотуп, Улдуу жүздүн казактарын да баш ийдирүүгө умтуулуп турган. Ал казак урууларынын кыйласын бириктируүгө үлгүргөн эле. Натыйжада Аблай хан кыргыздарга каршы уюштурулган жортуулдарда бир нече жолу жеништерге жетишиш алды. Аблайдын конуштары ал кезде Туркстанга жакын аймакта боло турган. Эми ал алатоолук кыргыздардын ата жүртүна көрттөштөн башттайт.

1770-жылы Аблай көп аскер топтоп, таластык жана чүйлүк кыргыздарга кол салат. Ошондо Чүйгө кыргыз уруулал-

миндеген малды, дүнүйө-мүлкүү олжо кылат. Бирок кыргыздарга каршы 1786-жылдагы жаңы жортуулда Бердикожо женилип, туткунга түшүп өлген. *Кыргыз, казак чатагы эки элдин башына каран түн түшүргөн кайгылуу окуя катары тарыхта калды.*

Орусияга барган алгачкы кыргыз элчиликтери. Абдыракман Кучак уулу. Сатымбай Абдыракман уулу. XVIII кылымдын экинчи жарымында кыргыздар менен Орусиянын ортосунда өз ара байланыштардын чыйыры салынат. Ошол учурда кыргыздардын тышки саясий абалы, коншу мамлекеттер, элдер менен мамилеси өтө таалдашып кеткен эле.

Кокон хандыгы, Кытай төрөлөрү Кыргызстанда өздөрүнүн үстөмдүгүн биротоло орнотууну, таасирин бекемдөөнү көздешкөн. Түндүк-чыгыш тарапта кыргыздар менен казактардын ортосунда жайыт талашкан чатак улана берди. Кыргыз феодалдарынын ич ара чыр-чатактары да жалпы эзлөт элинин ыркын кетирип, аябагандай алсыраткан. Тышки душмандардын кол салуу коркунучунан жеке коргоно албасына көзү жеткен кыргыздар ошол кездеги кубаттуу өлкө Орусия империясына кайрылып, ымалалаш болууга умтулушкан. Орусия менен дурус мамиле түзүп, анын сырткы колдоосуна ээ болуу Кыргызстандын ички жана тышки саясий абалынын жакшырыши үчүн кошумча жагымдуу шарт түзмөк. Бул кыргыздардын саясий өз алдынчалыгын сактап калышы учун өзгөчө зарыл эле.

Аралыктын алыштыгына карабастан, кыргыздар менен саясий жана соода-сатык карым-катнаштарын жургүзүп турууга кезинде Орусия өкмөтү да кызыккан. Анткени, кыргыз жери аркылуу Кытай, Индия, Афганстанды көздей ынгайлую соода жолдору отчү. Ал эми кыргыздар менен алака кылдуу Орусиянын бул өлкөлөр менен байланышын онойлотуп, орус элчилеринин, соода кербендеринин коопсуздугун камсыз кылмак.

Орусия менен саясий байланыш түзүү аракетин адегенде Сары-Өзөн Чүйдү мекендеген кыргыздар жасайды. Санкт-Петербургта алгачкы кыргыз элчилерин женөткөн, түндүк кыргыз урууларынын жетекчилеринин эн кадыр барктуусу, сарыбагыштын бийи атактуу Атаке баатыр Тынай бий уулу кыргыздын кыйла болулук бийлечүү. Ал өз заманынын уулу, көпту билген көрөгөч, абалды туура баалай билген акылман адам, мыкты саясатчы болгон. Жоо жакадан алганда эл-журттуу эркиндиги үчүн далай ирет «эл четинде, жоо бетинде» жүрүп, кайра жангыс кайрат-деми, эрдиги менен баатыр атанган. Аңдыйктан, анын элчилери өзөөнүнүн элинин атынан жиберилген деп баса көрсөтүүгө толук негиз бар.



Абдыракман Кучак уулу.  
1785-жыл.

ئىپ دو سەت ئەپ دەنگىپ سەتلىك ئارىنى سەقەت مەتتەپ بېبىم اوڭىز  
پاڭسادىرىدىن مەغىرىم يۈچەن خاتما بىكىن بار كەنگەر كەنگەر سەلەپ شەنەدە دە  
بىكىر و مائىي اول كىرسەنەت بارىنىش تەنەنەن خەنپەن ئەنەن خەنپەن  
بىكىر دە ئەپ دەنگىپ سەتلىك ئەپ دەنگىپ بۇزى ئەندەم و مەندە ئەنم  
لەنەم و مەندە ئەنەل لەلەر كەنگەر كەنگەر سەتلىك ئەپ دەنگىپ تەنەنەن اول  
ئەپ سەنەنەن ئەپ دەنگىپ بىلە ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ سەنەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر سەنەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ  
لەن ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ كەنگەر ئەپ دەنگىپ تەنەنەن ئەپ دەنگىپ

Atake baatyrdrin orus imperatoruna  
jazagan katy. 1785-jyl.

baatyrdrin katy jana belekterin tapshyrysat. Katta kyrgyz bii orus  
imperator aymyn urmattaary, kyrgyz jeri arkyluu Orusiayga jana al  
jactan bul tarapka sooda kerbenderinin een-erkin etushune, koopsuzdugun  
korogo kopeil boloooru jenunede jazylgan. Ekaterina II algaçkay kyrgyz  
elchilerin jylyu kabyl alipy, ez taarabinan Atake baatyrgra jana al bii  
legen kyrgyz eline koldoor kerseteerun bildirgen. Imperator aymdynd  
yraazasylkay bildirgen atayin jooop katy kopal etpeyi Atakene jenotulgyn.  
Jooop kattan tishkary Atakennin belekteri учун 500 som жана тартуу катары  
300 som күмүш акча жиберет.

Atayin jooop katty Atake baatyrgra jectikiru учун Om budan (Omsk)  
1787-jyllidyn kuzunde (oktyabr) tatar Myslum Arafayev bap bolgon Abd-  
rahman Nurmamatov degen kazandyk kopestun sooda kerbenni jenotulgyn.  
M. Arafayev ketch kuzde Chyldagu Atakennin aylyna keliip, kat menen akcha-  
lai tartruunu anyn ezi koluna tapshyrgan.

1785-jylы жайында Atake  
baatyr Abdyrakman Kuchak uulun  
jana Shergazyны eziunun elchileri  
katary sooda kerbenine kooshup,  
Orusiayga jenetet. Elchiler orus  
imperatoruna Atake baatyrdrin  
atayin jazagan katy, kymbat baal-  
luu belek-bechketerin tapshyryp,  
anyň jooubun alipy kaitышmak.

Chylduk kyrgyzzardyn elchi  
jiberededegi bashky maksatys kuch-  
kubattuu Orusiay imperiisynin  
syrktky koldoosuna ee bolulu jana  
al elkeny Chylysh Turkstan, India  
menen bailanastyrygal kerben-  
derdin murunku saparyn egeertup,  
alardyn Kyrgyzstan arkyllu tu-  
ructuut etushune jettişhü azle.

Elchiler kazak talaalarin ba-  
syp etup, avgust aiyynin ayaq chen-  
ninde Omskige (Omby) jete keliip,  
bir az kün tyynykskan son imperiay-  
nin bap kalaasyna jal taratat.  
Om budan 2 orus askeri koştop chy-  
kan elchiler 1785-jylы 29-dekabrda  
Sankt-Peterburgga kelişkenn.  
Taryxhyi maalymattar bojuncha el-  
chilerdi imperator aymcha Ekaterina II 1786-jyllidyn ayaq chenin-  
de saltanattu türde ezy kabyl al-  
gan. Kabyl aluu uchuurunda kyrgyz  
elchileri imperator aymga Atake

Кат алгандан бир жыл етүп-етпей Атаке баатыр өзүнүн алгачкы элчилигин келишин күтпестен, 1788-жылы жайында Орусияга жаны элчилигин жөнөтөт. Абдыракман элчинин уулу Сатынбай башчылык кылган экинчи кыргыз элчилиги 2-августта Омбудагы орус төрөлөрүнө Атакенин каттарын алып келген эле. Омбудагы төрөгө, Екатерина II жазған каттарында Атаке баатыр алгачкы элчилиринин дайынын, тағдырын сурал, аларды кайра Кыргызстанга жөнөтүүнү етүнгөн. Бирок тунгуч кыргыз элчилигинин ишине жалган жалаа кедерги болду. Ошол кезде Омбудагы орус бийлигине Орусияга кайтып келе жаткан М. Агаферовдун кербенин Атакенин балдары Солтоной менен Байшүкүр талап алыптыр деген чын-төгүнү белгисиз кабар угулат. Жоболондуу билүү жорукту териштириүү туура беш жылга созулган. Абдыракман элчи туткун абалында калган. Кылымдар бою элчилиргө сый мамиле жасоо салтын туткан азиялык эл үчүн бул өзгөчө орой, текебер саясий мамилелеге кабылгандыкка тете эле. Орус төрөсүн эпке келтиргенге арга жок, ата-журтка кайтып кете албай, Омбуда кармалып турганда, элчилир оор жоготууга дуушар болушат. 1789-жылы 20-июнда мечитте наамаз окуп отурган жеринде Абдыракман элчи капилем көз жумат. Ал эми көпсө А. Нурмаметов орус бийлигине таланган мулкү табылмайын бейкүнөэ элчилерди Омбудан кетирибей карман туроосун етүнүп арызданат. Чатакты териштириүү узакка созулуп, акыры чыныгы кылмыш-керлердин бети ачылып, кербенди Орто жүз казагы Худайменденин төлон-гүттөрү<sup>1</sup> Тайир Берди менен Ак-Кочкор талоонго алганы далилденет.

1793-жылы жазында гана жалаадан арандан зорго арылган кыргыз элчилиринин калган-катканы ата журтка кайтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат.

*Орусияга барган алгачкы кыргыз элчилиринин ишмердигинин тарыхый мааниси зор. Элчилир кыйла кыйынчылыктарга моюн бербей, вэдөрүнө жүктөлгөн милдетти ийгиликтуу ишке ашырышкан. Кыргыздар менен Орусиянын ортосунда түздөн-түз алгачкы дипломатиялык катнаштын калыптанышына аракет жасалган.*

Арийне, элчилик башат ачкан кыргыз-орус алакаларына Сибирдеги орусилик бийликтөрдөн оторчул текебер мамилеси бөгөт болуп, алгачкы дипломатиялык жетишкендиктер жокко чыгарылган. Атаке баатыр мындан соң Орусияга элчи жиберүү аракетин кайра жанданткан эмес.

### Документтик материалдар

#### 1. Кытай императорунун манифести.

Бурут (кыргыздарды калмактар ушундайча аташчу) уруусунун аксакалдарына (жолбашчыларына)

Галдан-Цэрэн каза болгондон тартып Жүнгарияда ич ара чыр-чатақ ырбап, калк тынч жашай албай калды. Мен, Кекө Тенир колдогон өлкөнүн зегеси, ичте

<sup>1</sup>Төлөңгүт — султандын, хандын жан-жигиттери, кызматчылары.

да, тышта да – бардык жакта тынч, бейпил турмушту орноттум. Аларда (жуңгарларда) чаң-тополон болуп жатса, кантитп жөн тура аласың!

Ошондуктан Илени баш ийдириүүгө, Давасини колго түшүрүүгө, бардык ойрот урууларын тынчтылып, аларды (эски) журтуна мажбурлап кайтарууга атайын чоң армия жибердим. Бирок жунгарлар козголоңчу Амурсананы угуп, кайрадан дүрбелөң салышты жана чоң армиядан талкаланышты.

Силер буруттар (кыргыздар), эч качан жу гарлардын (ички) ишине кийлигишken эмессиңер, бирок эзелтеден коңшу ээликсинар (эл-журтсуңар). Азыр жунгарлар толук багындырылды жана силердин жериңерге (Ата Журтуңарга) биздин чек ара менен чектеш (жанаша) болуп калды. Эгерде силер... (биздин) цивилизацияга көңүлүңөр түшүп баш ийип келсеңер, мен (силерге) кийим-кечеңерди өзөртпой, мурдагыдай жашаганга уруксат кылам, чиновниктерди дайындашибай жана салыктарды талап кылбайм. Эгерде өтүнч менен элчи жиберсөңер, анда мен ырайым менен сыйлыкты көбөйтөм. Мүмкүн, силердин жергилиткү каада-салтыңар, үрп-адаттары ар биздин (Чордондук) мамлекеттегиден айырмаланып турса керек, ошондуктан биз тарапка өтүнү жана баш ийүүнү каалабайсыңар, бул силердин иш. Бирок ар дайым чек араны сактоо үчүн силерге баш ийген урууларды ооздуктап турса болот. Мен, ошондой эле, аскерди көбөйтпейм жана тынчыңарды албайм. Бирок, эгерде силер тынч жашабасаңар, же чек араны бузуп көчүп-консоңор, талап-тоносоңор жана тополон салсаңар, анда өзүңөр кагылышка (чатақка) себепкер болосуңар. Ошол замат (биздин) аскерлер (силерди) жазалайт. Силер өкүнүп каласыңар жана кийин кантит биздин ырайым қылуубузга жетишесинер.

## 2. Бердикожонун кыргыздарга жортуулдары тууралуу баян.

«Кыргыздардын башкы жососу ар дайым эр журуктуулугу жана (айлакерлиги) тапкычтыгы менен таанылган Бердикожонун дал өзү эле. Ал өзү бийлеген 500 казак жоокерин баштап келип,.. 1785-жылы октябрда аларга (кыргыздарга) кол салат, анын (жортуулунун) учурунда алар (кыргыздар) оор женилүүгө душар болжакан, анткени ал аларга каршы 1500 жоокери бар кытай кошууну менен биргелешип көрүшкөн.

... Бердикожо аларга Аягуз өзүн жактан, кытайлар Иле тараптан чабуул көёт. Буга чейинки же иштерине эрдемсиген Бердикожо 1000 жоокерлүү кол кураган кыргыздарды биротоло талкалайм деп ээлигип, 1786-жылы январда кайрадан кыргыздарга жортуул уюштурду. Жидис (Жылдыз) суусуна жетип, алар ар жерде арттан келе турган аскерлерди жана кол салуу үчүн онтойлуу учурду күтүп туруп калышат. Ал жер кыргыз айылдарынан алыс болгондуктан, алар өздөрүн ар кандай коркунчтардан алыспыз деп эсептеп, аттарын жайытка агытып жиберишет да, бейкапар уйкуга киришет. Бирок касташкан жоо алардын мындай кенебестигин пайдаланып кетет: адегенде аттарды айдал кетишип, андан соң 80 (кыргыз) жоокери көшүлүп уктап жатканда аларга

(казактарга) калыпстан чабуул коюшат да, кээ биреөлөрүн өлтүрүп, айрымдарын, анын ичинде колбашчы Бердикожону туткунга түшүрүшөт. Бердикожону кыргыздардын бири атына учкаштырып, өз улугу Эсенгелдиге алып келген...

(Академик Б. Жамғырчиновдун эмгегинен)

#### Суроолор

1. Кокон хандыгы качан, кайсы жерде түзүлгөн?
2. Акы бийдин ишмердиги жөнүндө эмнелерди билесинер?
3. Кубат бийдин ишмердиги жөнүндө эмнелерди айта аласынар?
4. Цин Кытайы менен кыргыздардын мамилелерине эмнелер мүнөздүү?
5. Аблай хандын жортуулдары кандаңча аяктаган?
6. Орусияга алгачки кыргыз элчилери кандаң максатта жөнөтүлгөн? Эмне үчүн анын ийгилиги жокко чыгарылган?

### § 27. Кыргыздардын XVI—XVIII кылымдардагы маданияты

**Маданий башат.** Өткөн темалардан белгилүү болгондо кыргыздар XV кылымдын аяк ченинен тартып Кыргызстандын түпкү калкына айланган. Ошондуктан мындан ары көбүнеше кыргыздардын маданияты тууралуу сез болот. Анын үстүнө дал ушул учурда Ала-Тоодо элет элинин калыпташтуу процесси жалпы жонунан аяктап калган. Мындай олуттуу окуя бир элдин бирдиктүү маданиятынын калыптанышына, өсүп-өнүгүшүнө өбелгө түзүп, жаны көрүнүштөрө жол ачканы анык. Бул мезгилде кыргыз элинин маданияты байыркы жана орто кылымдардагы Борбордук Азияда түтөлгөн бай маданий казына мин түркүн мурастарды езүнө синирип алды. Кыргыздар жашаган Тенир-Тоо системасы жана ага чектеш өрөөндөр Батыш, Чыгыш жана Түштүк Азиянын калкташынын маданий, соода, рухий (диний) алакалашынын көпүрөсү катары кызмат кылган.

Орто кылымдарда Кыргызстанда жана канатташ аймактарда зороастризм, бутпарас (буддизм), тенирчилик жана башка шамандык ынаным, несториандык (христиандык), ислам, ламаизм (бутпарас дининин бир агымы) сияктуу диндерге ишпенген, өз жазуусун жана дүйнөгө кез карашын жайылтууга аракеттенген ар кыл маданий аймактардың өкүлдерү жашап, өз изин калтырышкан. Арийне, андай мурастарды синириү оной-олтоң ишке ашкан эмес. Ар кыл тарыхый доорлор, ички жана тышкы согуштар, саясий, диний өнүттөгө ёзгөрүүлөр, жазуу маданиятындагы жаныруулар, аргасыз жүрт которуюулар жана башка кыйын кезендөр маданий өнүгүүгө кедерги болуп турган.

**Элдик оозеки чыгармачылык.** Кыргыз элинин маданиятынын басымдуу белүгүн элдик оозеки чыгармачылык түзөөрүн орто кылымдардан бери эле европалык чыгышпоздор баса белгилеп келишкен. Оозеки чыгармачылыктын ичинен кыргыз эли эн бийик сереге өнүктүрө алган жанр *дастан-чылык* болуп саналат. XVI кылымда «*Мажму ат таварих*» («Тарыхтар жыйындысы») аттуу Сайфеддин Ахсыкендинин чыгармасында Манас баатыр

менен байланыштуу уламыш чагылдырылган. Демек, ошол кылымдарда эле «Манас» дастаны Фергана кыргыздарынын арасында кенири таркаган. Дастан эл биримдигин чындоого, ынтымакты күчтөүгө жана Ата Журтту сүйүгө үндөйт. «Манас» үчилтигинин («Манас», «Семетей», «Сейтек») езегүн кыргыз элинин кез каранды эместиик үчүн кылымдар бою жүргүзгөн баатырдык күрештерүү, эгемендүү мамлекетин түзүү, анын коопсуздүгүн, элдин бейпил турмушун, кыйыр буттандыгун жоодон коргоо идеясы түзөт. Анын толук варианты 500 миң ыр сабынан турат. Өзүнүн көлемү, мазмунунун байлыгы, чагылдырылган окуялардын арбындыгы жагынан ал «Илиада» жана «Одиссея», «Махабхарата», «Шахнамэ», «Калевала» сыяктуу дүйнөгө таанымал эпостордон бир нече эсе чондук кылат. Ошондуктан океан сымал «Манас» дастанын кыргыздардын руханий маданияттын туу чокусу, дүйнөлүк маданияттын керемет кенчи деп коюшат. Бизге эпостун 60тан ашун вариантты жетти. Эн алгачкы манасчылар Манастын кырк чоросунун бири, жарчысы Ырамандын Ырчы уулу, айкөлдүн замандашы Жайсан ырчы, ага ини Толубай сынчы, Токтогул ырчы (XIV кылым) болгон. Кийинки доордогу атактуу манасчылардын катарына Келдибек, Балык, Тыныбек, Чоюке, Сагымбай, Саякбай ж.б. кирет. Дастанда кыргыз элинин эзелки мезгилден тартып жаны доорго чейинки тарыхынdagы орчуундуу окуялар элдик оозеки чыгарма түрүндө элестүү баяндадат. Узак убакытта калыптанган (айрым окумуштуулардын (М. Ауэзов, А. Бернштам) ою боюнча дастандын башшаты VII кылымга таандык бул эпос акырындап кыргыздын башка майда дастандарын да өзүнө синирип, макал-лакап, нақыл сез, географиялык, космографиялык, этнографиялык жана башка билимдердин мухитине айланы берген.

Кыргыз дастанчылыгы бир катар тарыхый баскычтардын күзгүсү. Маслен, кайберен менен күч синашкан көзгө атар мерген жана эр журек баатыр тууралуу дастан «Кожожаш» деп аталат. Бул дастанда кыргыздардын жандууга да, жансызга да сыйкырдуу күч ыроологон эн байыркы (исламга чейинки) диний жана философиялык түшүнүктөрү камтылган. Өзүнүн урпактарын сактап, укум-тукумун уланттууга болгон табигый укуту үчүн күрөшүп, Кожожашты женип чыккан Сур эчки зненин элеси азыркы учурда да экологиялык төң салмақтуулукту сактоого, табигатка астейдил мамиле жа соого чакырат.

Ал эми «Эр Төштүк» аттуу сыйкырдуу жомоктон өнүп чыккан дастан болсо кыргыздардын исламга чейинки доордогу дүйнөнүн түзүлүшү тууралуу түшүнүктөрүн чагылдырган. Эр Төштүк жер астындагы дүйнөгө да саякат жасайт. Саян-Алтайдагы боордош элдердин дүйнөнү үч катмар катары элестеткен түшүнүктөрү бир кезде кыргыздарда да болгонун дал ушул дастан айгинелейт. Жер тыңшаар Маамыт, Куон Маамыт сыяктуу кейипкерлер бабаларыбыз алыстан кабар аллууда, узак сапар тартууда тездикти, ылдамдыкты эңсегенин туюнтурган. Ал эми Алл кара күш аркылуу бөлөк чыгыш элдериндей эле кыргыздар да аба жолун багындырууга кылданып келгенин далилдейт.

XVII—XVIII кылымдардагы тарыхый окуялар кыргыздардын баатырдык дастандарын кыила байытты. Бир чети ойрот-калмактар, кытай-манжуулар менен күрөштер, экинчи чети, ушул күрөш учурунда ынтымактын ыдырашынын салака, залалы жана дастандык прототиптерди жаратып турғансыйт. Натыйжада «Жаныш-Байыш», «Курманбек», «Эр Табылды» сыйктуу баатырдык дастандар жараплан. Чырырды, Кыз Сайкал, Каныкеj, Айчурек, Чачыкеj сыйктуу ақылман аялзаты менен байланыштуу жомоктор «Манас» дастанынын ар кыл белүмдерүне органикалык түрдө жиги жок қыналган. Ал эми кийин-черээк, «Манас» дастанынын негизги сюжеттик тулкусу калыптанган соң пайда болгон баатыр кыздар тууралуу аныздар «Жаныл Мырза», «Гүлгаакы» сыйктуу өз алдынча дастан катары эл оозунда айтылып калды. Ойротторго каршы күрөштердө данкы чыккан Жаныл Мырза кыргыз комундагы аялдардын эзлөгөн эркинирээк ордун тастыктайт.

Кыргыздарда чыгармачылык илхамы, көрөнгөсү көбүргөн төкмө ақындык өнер абдан өрчүгөн. Кыргыздын төкмө ақындарынын көз көрүнөө куюлуштуруп ыр чыгаруу чеберчилиги орто кылымдарда эле мусулман саякатчылары тарабынан баса белгиленген. Х кылымдагы араб саякатчысы Абу Дулаф кыргыздардын тили уйкаштыруу (ыр сымал) табияты менен айырмаланаарын жазган.

Төкмө ақындар өзгөчө аш, тойлордо жана эл көп жыйылган жерлерде айтыш өнерү (ыр түрүндө жарышуу, таймашуу) аркылуу өз чеберчилигин сыйнашчу.

Ал эми обондуу ырларды чыгаруу жаатында болсо кыргыздар жаш өзгөчөлүгүнө, кесибине, жашаган аймагынын, өрөөнүн шартына, социалдык абалына жараша ар кыл жаңардагы чыгармачыл дараметин өнүктүрүгөн. Сүйүү, ашыктык ырлары (секетпай, күйгөн), арман ырлары, кошоктор көбүнеше анык авторго эмес, жалппы элге таандык чыгармага айланып, кенири таркап кетээр эле. Жайлоодо мал кайтарган жайкы түндөрдөгү жаштардын ырлары (кыздардын «Бекбекейи», жылкычы жигиттердин «Шырылданы»), кырмандагы «Оп майда» сыйктуу ырлар өндүрүштүк мүнезү менен өзгөчеленген.

Кыргыздын музыкалык өнерү комузда, кыл кыякта, темир жана жыгач ооз комузда, чоордо, керней-сурнайда, жезнай, сыйбызгыда ж.б. аспаптар-



Жаныл Мырза. XVII кылым—  
XVIII кылымдын башы.

да ойноп, жан әргиткен күү чыгарган өнерпоздор менен даңазаланган. Алар шандуу, кайгылуу, терен психологиялык ойго чөгерчү күүлөрдү муундан-муунга мурастаган. Жорттуулда добулбас, керней-сурнайлар колдонулчү.

«Кет бука», «Сынган бугу», «Камбаркан», «Дөгөчү», «Жаа толгоо» ж.б. залкар күүлөр ошол доордун орчуундуу окуяларын комуздун уккулуктуу добушу менен баяндаган. Тактеке оюну, куудулдук, калмак бий ж.б. театрлаштырылгандай өнерлөр да бар эле.

Кыргыздын оозеки философиялык ой-мурасы чеченлик өнерүндө да камтылган. Куюлуштура таамай жана терен мазмундуу сүйлегөн чечендердин, көзү ачыктардын (социалдык жана саясий кубулуштарды алдын ала айтууга умтулган олуя-аярлардын) касиети тууралуу аныздар Толубай сынчы, Асанкайгы, Жээренче чечен сыйктуу уламыштык инсандарга байланыштырылган.

Кадимки элдик билимдери жана диний ишенимдери. Оюн-зооктору, заттык маданияты.

Эл билимдери. Кыргыз эли жалпы борбордук азиялык калктардын орточ билим булагы менен шериктеш болуп, табигат таануу боюнча эмприкалык (турмуштук тажрыйбадан улам топтолгон) билимдерге ээ болгон. Албетте, орто кылымдардагы мусулмандык ренессансын (илим, билим, маданияттын кайрадан дүркүрөп өнүгүшү) таасири тийгени да анык (астрономия, медицина).

Астрономиялык билимдери жагынан кыргыздар муундан-муунга өткөн бай тажрыйбага ээ эле. Белек Солтоноевдин маалыматында кыргыздар Уркер, Толтойдун огу, Үч аркар, Чоң Жетижен, Кичи Жетижен, Алтын казык, Сары жылдыз, Чолпон, Балбылдак жылдыз, Күн сыйктуу жылдыз жана планета аттарын пайдаланышкан. Алардын түшүнүгүнде Алтын казыктан башка бардык жылдыздар жылып турушат, дал ошондуктан өз багытын аныктоодо алар Алтын казыкка карап бүтүм чыгарышчу. Саманчынын жолу да убакытты, багытты тактоого көмекчү болгон.

Кыргыздар жыл эсебин жалпы түрк-монгол элдериндей эле мүчөл тартибинде (он эки айбанаттын атالышы менен байланыштуу) күн календарына негизденип жүргүзүшкөн. Мусулмандык ай календарына негизделген хижра жыл санагы диний иштер учүн расмий мусулмандык адабиятта, кат жазууда гана пайдаланылган. Он эки жыл бир мүчөл деп эсептелип, кишинин жашын аныктоодо жыл менен бирге мүчөл эске алынчу. Адатта муну жыл сүрүү деп коюшчу (жадыбалды карап үйрөнүп алгыла).

Элдик календарга ылайык, ар жылды кыргыздар он эки айга бөлгөн (жадыбалды карап үйрөнгүлө). Айлар кайберендердин аттары жана тогуздан бирге чейинки так сандар менен аталган. Мындай атальш табигатты байыркы ачылык аркылуу үйрөнүүдөн келип чыкканы шексиз. Жаны жыл жалган куран (март) айы менен башталган.

Мусулманчылыкка ылайык ар алтани Орто Азия элдеринин салты боюнча: ишемби, жекшемби, дүйшөмбү, шайшемби, шаршемби, бейшемби, жума деп аташчу.

Борбордук Азиянын географиясы тууралуу кыргыздардын маалыматы да кенири эле. «Манас» жана башка дастандарда Кангай, Оркун (Орхон), Ыртыш, Алтай, Лоп (Лобнор), Көкөнор, Хотан, Тибет, Каараашаар, Камбыл (Кабул), Ооган (Афганстан), Памир, Бадакшан, Кожент, Самарканда, Бухара сыйктуу ар кыл чөлкөмдер, тарыхый-географиялык түшүнүктөр көп кездешт.

Табигат кубулушун жайчылар, эсепчилер алдын ала эсептөп айтып турушкан. Албетте, алардын сөзү чын чыкканда «карды жаадырып койду», «нөшөрдү токтотуп салды» деп апыртып, аларга касиеттүү сырды, күчтүү ыйгарышчу. Иш жүзүндө андайлар эмпирикалык билимдерге таянышкан.

Элдик табып, дарыгерлер дары чөптөрдүн (адырашман, мамыры, ак кодол ж.б.) сырын мыкты билип, кесел адамдарды ак дары (жыландын кургатылган эти), кайберендин жана башка жапайы жаныбарлардын ар кайсы дene мучосу аркылуу дарылашкан. Түрдүү минералдык заттарды (муниё) да пайдалана билишкен. Ооруулуну кээде жаны союлган кара кочкордун же тайдын терисине орошчу. Жараатка күйгүзүлгөн кийизди жабышчу. Жортуулда, эр сыйшта жарадар болгондордо хирургиялык жардам көрсөтүшчү. Сыныкчылар кол чыкса аны ордуна салган, тарамыш тартылганда, сөөк сынгандан шакшак коюшкан. Денедеги окту тинтүү аспабы менен сууруган. Кан алуу, сүлүк салуу, тамыр кармоо сыйктуу табыпчылык да бар эле. Албетте, дем салуу, дуба окуу аркылуу кеселден арылтууга (мисалы, тиш ооруну) далалаттанган дарыгерлер, «жин-шайтанды» кубалоого алпурушкан бүбү-бакшылар да болгон.

Кыргыздар аралыкты эли, сөөм, карыш, кадам, кулач, саржан, чакырым, ат чабым ж.у.с. менен өлгөшкөн. Жоондукту, майда, суюк жана катту затты ченое системасы пайдаланылган.

**Диний ишенимдерি.** XVII—XVIII кылымдарда кыргыздар негизинен ислам динин тутуп калышкан. Ал эми Жунгариядагы калмак-кыргыз аталган топтун дини ламаизм (бутпарастык агым) болгон. Тенир-Тоодогу кыргыздарда исламга чейинки диний ынанымдардын калдыктары да сакталган. Алар мусулманчылыкка доо кетирбей синтезделген. Алсак, исламдык кудай Алла-тааланын синоними катары «Тенирге» да сыйынышчү.

Кыргыз мифтеринде (аныздарында) Тенир — бир эле учурда ааламдын жаратуучусу жана көктүн (асмандын) кудайы болгон. Андан тышкary Жерге жана Сууга сыйынышкан. Жер Эне жөнүндөгү түшүнүктөн башка энелерди, бала-бакыраны коргогон Умай Энеге ишеним да болгон.

Кыргыздар ар кыл конуштардын, кечүүлөрдүн, ал түгүл айбанаттардын «ээси», олужа чалыш кишинин колдоочусу (жолборс, берүү, ажыдаар кейпинде) болооруна ишенишчү. Айрым кыргыз урууларынын бугу, берүү, багыш, илбирс (барс) ж.б. айбанат менен байланыштуу тотеми болгон. Жылкынын ээси — Камбар Ата, төөнүкү — Ойсул Ата, уйдуку — Зенги баба, койдуку — Чолпон Ата, эчкиники — Чычан Ата, канаттуунуку — Буудайык, «ит тересү» — Кумайык деп эсептешкен.

Эне-Сай Кыргыз кагандыгы доорундагыдай эле отко табынуу салты сакталган. Арча менен алаастоо, жортуулдан же алысды сапардан кайткан кишинин башынан оттун чогун үч жолу тегеретүү ж.б. ырым-жырымдар мусулмандык жөрөлгөлердү толукташ турган.

«Аркы дүйнө» тууралуу (эсхатологиялык) түшүнүк, кыяматтын кыл көпүрөсү, жан, арбак, кайып болуп кетүү (эч кимге көрүнбөс турмушка ёлбес болуп өтүү) сыйктуу түшүнүктөр да кенири тараган.

Кыргыздардын теги, уруулук курамы, текстеш элдер менен карым-катнаши жана қыскача оозеки тарыхы санжырада баяндалган (арабча «Шажара» — «дарак сөзүнөн»). Санжырачылар кыргыз урууларынын тегин дарак сымал бутактатып чечмелешчү. «Жети атасын билүү — парз» деген түшүнүк болочок санжырачынын көңүлүн уялаган.

Элдик оюн-зооктор. Эркти, күчтү, эптуулукту, шамдагайлыкты жана чыдамкайлыкты талап кылган күч сыйнашуу, тентайлашшу (спорт) оюндары уландарды жоокердик эр жүрөктүүлүккө, ыкчамдыкка ўйретүүгө ёбелгө түзгөн. Андай оюндар жамбы атмай, эр сайыш (эрөөл), эр эниш, балбан күрөш, мал, таш көтерүп күч сыйнашуу, кек берү (улак) тартуу, кыз куумай сыйктуу оюндар болгон. «Ат — адамдың канаты» дедет кыргыз нақыл сезүнде. Ат чабыш, жорго салуу, кунан чабыш, оодарыш, кек берү сыйктуу ат оюндары калайлыктын көңүлүн естүүрүп, көп иштерге шыктандырган. Белек Солтоноев XVII—XVIII кылымдарда данкы таш жарган баатырлардын шумдукуудай аргымактарын (Шарп Кула — саяк Түгөл бай казак ханы Эшимге тартуулаган буудан, Кер Кулун — Атаке баатырдын жоого минген аргымагы) ж. б. гипонимдерди (жылкы аты) санап келип, бугу уруусунан чыккан Найман, Жаныбек деген сыйчылар күлүктөрдү 18 түргө бөлгөнүн айтат.

Ал эми ордо оюну эркектердин топ-топко белүнүп ойноочу, бир чети логикалуу, экинчи чети, шамдагайлыкты, чеберчиликти талап кылган оюн эле. Жаштардын селкинчек, ак чөлмөк, көз танмай, жоолук таштамай, кыз куумай сыйктуу толгон-токой оюндары бар болчу.

Заттык маданият. Али көчмөн мал чарбачылыгы менен күн көргөн кыргыздардын турагы бол үйү боло турган. Анын эн коозу, атайлаш ардактуу адамга же кыз-күйөөгө арналып жасалганы Ак өргөө деп атальчу. Босого-таяктары, кереге, ууктары, түндүгү көчүп-конууга ынгайлуу, көмкөрүлгөн чыны сымал бол үйлер шамал, жаан-чачынга, карга туруштук берип, жашоого онтойлуу болчу. Кийизден жасалган эшик, түндүк жабдуулар, үзүк, туурдук, жүн шоонадан түркүн түстүү оюу түшүрүлүп чын чырмалган чий, чыгдан бол үйдүн сукка байымдуулугун арттырып турган. Ички, тышкы жасалгасы да ете жарашыктуу (тизгич, баш чалгыч, жабык баш, кырчоо, желбоо, тегирич, чачылар) келип уздардын көрөзмөсүндөй ар бир үйдүн ажарын ачып турган. Уз аялдар шырдак шырып, килем жана таар согуп, ала кийиз, үзүк, туурдук жасап, кийим тигип, сайма (түш кийиз) сайып алектенсе, усталар өз шык өнөрүнө жараша (темир уста, жыгач уста, зергер, имарат куруучу, кайыш, тери ийлөөчү ж.б.) адистешип эмгектенишкен.

Жалпысынан, XVI—XVIII кылымдарда кыргыз элинин Чыгыш Түркстанда, Ала-Тоодо, Памирде ж.б. жерлерде конуш тапкан топторунун маданияти эзелтеден бери калыптанган нукура улуттук салтка тарыхый коншуларының таасириң синириүүсү менен айырмаланды. Кыргыздар да канатташ жашаган коншу калктарга этностук-маданий таасир этип турганы шексиз.

### Суроолор жана тапшырмалар

1. Кыргыздардын XVI — XVIII кылымдардагы маданиятына жалпы мүнөздөмө берег аласынарбы?
2. Элдик оозеки чыгармачылыгы, «Манас» дастаны тууралуу айтып бергиле.
3. «Эр Тештүк» ж.б. дастандар эснөрдө барбы?
4. Төкмө акындык онөр деген эмне?
5. Кыргыздардын обондуу ырлары, музыкалык онөрү жөнүндө айтып бергиле.
6. Эл билимдери, эмпирикалык билимдер деген эмне?
7. Астрономиялык билимдер, кыргызча жыл сүрүү тууралуу айтып бергиле.
8. Кыргыздардын диний ишенимдери, оюн-зооктору жөнүндө эмнелерди билесинер?
9. Кыргыздардын заттык маданияты кандай өнүттөрдө өнүккөн?

## **Жыйынтыктап кайталоо үчүн суроолор жана тапшырмалар**

---

1. Ата Жүрт тарыхын окуп үйрөнүүде кандай орчууду окуялар эсинерде калды?
2. VII кылымдын орто ченинде Эне-Сай Кыргыз кагандыгынын эл аралык абалына эмнелер мүнөздүү эле?
3. Кыргыздардын каганы Барсбектин мамлекеттик ишмердиги жөнүндө эмнени билесинер?
4. Эне-Сай кыргыздарынын коомдук түзүлүшүнө, чарбасына эмнелер мүнөздүү?
5. Эне-Сай кыргыздарынын маданиятын, диний ишенимдерин мүнөздөгүлө.
6. Улуу Кыргыз деөлөтү тууралуу эмнелерди билесинер?
7. X—XII кылымдардагы тенир-тоолук кыргыздар жөнүндө кандай маалыматтарды билесинер?
8. Каражанийлер кагандыгы качан жана кайсы аймакта калыптанган?
9. Монгол чапкыны доорунда кыргыздардын саясий абалында кандай езгерүүлөр болду?
10. Монгол чапкыны доорунда Кыргызстандын аймагында кандай окуялар болгон?
11. Хайду, Моголстан мамлекеттери качан, кайсы аймактарда калыптанган?
12. XVII—XVIII кылымдарда Сибир кыргыздарынын коомдук-саясий турмушунда кандай ёзгөрүүлөр болгон?
13. XVII—XVIII кылымдарда кыргыздардын чарбасынын негизги тармактарына мүнөздөмө бергиле.
14. XVII—XVIII кылымдарда кыргыздардын коомдук түзүлүшүнө мүнөздүү ёзгөчөлүктөрдү атагыла.
15. Кыргыз-казак, кыргыз-калмак мамилелерине эмнелер мүнөздүү эле?
16. Ферганалык жана памирлик кыргыздар жөнүндө эмнелерди билесинер?
17. Кыргыздардын Чыгыш Туркстандагы саясий окуяларга катышуусу жөнүндө эмнелерди билесинер?
18. XVIII кылымдын экинчи жарымындагы кыргыздардын ички, тышкы саясий абалына мүнөздөмө бергиле.

## Хронологиялык таблица

820-жыл	— Кыргыз кагандыгынын өз эгемендигин жарыялашы, кыргыз-үйгур согушунун башталышы (820—840).
840-жыл	— Уйгур кагандыгынын борбору Ордо-Балыкты кыргыздардын басып алыши. Уйгур кагандыгынын кыйраши.
924-жыл	— Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн доору.
840-жыл	— Кыргыз кагандыгынын ордосунун Эне-Сайдан Монголиядагы Кыргыз-Нор аймагына көчүрүлүшү.
842-жыл	— Тапу Алы Сол деген кыргыз колбашчысынын элчи катары Кытайга барышы.
IX—X кылымдар	— Кыргыздардын Чыгыпп Тенир-Тоого келиши.
940-жыл	— Каражанийлер кагандыгынын негизделиши.
960-жыл	— Каражанийлер кагандыгында исламдын расмий дин катары жарыяланышы.
999-жыл	— Каражанийлердин Бухараны басып алыши, Мавераннахрды толук ээлеши.
1008-жыл	— Пул-и Чархийан салгылашуусу.
1069—1070-жылдар	— Жусуп Баласагуни өзүнүн «Кутадгу билиг» («Кут алчу билим») аттуу дастанын жазган.
1070-жыл	— Каражанийлердин Чыгыш жана Батыш кагандыктарга биротоло жиктелиши.
1072—1077-жылдар	— Махмуд Кашгари (Барскани) өзүнүн «Диван лугат ат-турк» («Түрк тилдеринин сөз жыйнагы») аттуу эмгегин жазган.
1125—1128-жылдар	— кыргыздардын кара кытайлардын чапкынына каршы күрөшү.
1130-жыл	— Кара кытайлардын Жети-Сууга келиши, Баласагунду каратышы.
1141-жыл	— Катыван салгылашуусу.
1207-жыл	— Жочу баш болгон монгол аскерлеринин «жаңгел здерине» жортуулу. Кыргыздардын багындырылышы.

- 1208-жыл — Найман ханзаадасы Күчлүктүн Тенир-Тоого ооп келиши.
- 1211-жыл — Күчлүктүн кара кытайларды баш ийдириши.
- 1218-жыл — Монголдорго каршы тумат-кыргыз көтөрүлүшү.
- 1218-жыл — Монголдордун Баласагунду ээлеши, Кыргызстанды каратышы.
- 1219—1221-жылдар XIII кылым — Чыңгыз хандын Орто Азияны каратуусу.
- XIII кылым — Тенир-Тоого Эне-Сайдан жана Монголиядан кыргыздардын жаңы жортуулары.
- 1264-жыл — Кыргыз жерлеринин Юань империясынын курамына киргизилиши.
- 1269-жыл — Хайду мамлекетинин негизделиши.
- 1276-жыл — Хайдунун Монголияга чоң жортуулу, кыргыздардын аны колдошу.
- XIII кылым — Кыргыздардын жоон тобунун Монголиянын борбору Каракорумга көчүрүлүшү.
- 80-жылдар — Хайду хандын Монголияга экинчи жортуулу.
- 1286-жыл — Тутуха баш болгон монголдордун Эне-Сайга жортуулу жана кыргыздарды басып алыши.
- 1292—1293-жылдар — Кыргыздардын бир бөлүгүнүн Манчжурияга көчүрүлүшү.
- 1293-жыл — Монголдук Алтай тоолорунда жашаган кыргыздардын бир бөлүгүнүн Шаньдун вилайетине көчүрүлүшү.
- 1295-жыл — Тоглук-Тимурдун хан жарыяланышы. Моголстан мамлекетинин түзүлүшү.
- 1348-жыл — Мавераннахды Тоглук-Тимурдун каратышы.
- 1358-жыл — Чырчыктагы «Баткак салгылаштуусу».
- 1365-жыл — Амир Темирдин Моголстанга алгачкы жортуулу.
- XIV—XV кылымдар — Тенир-Тоодо кыргыздардын ири уруу бирикмелиринин башка урууларды өзүнө жууруулуштурушу.
- XV кылымдын 80-жылдары — Ала-Тоодо кыргыздардын көз каранды эмес саясий бирикмесинин — мамлекетинин калыптанышы.
- 1484—1504-жылдар — Кыргыз хандыгын Ахмет хандын («Алача хан») бийлеши.
- 1504—1508-жылдар — Султан Халил Султан — «kyргыздардын падышсы».
- XV кылым 1508-жыл — Ала-Тоо аймагынын Кыргызстан атала баштасы
- 1510-жыл — Чарын-Челек салгылаштуусу.
- 1514—1533-жылдар — Кыргыздардын өз алдынча өкүмдари катарында Мухаммед Кыргызынын ысымынын тарыхый булактарда аталышы.

- 1514-жыл — Мухаммед Кыргыздын Жоркент, Кашкарга жорттуулу.
- 1517-жыл — Барскоон салгылашусу.
- 1517—1522-жылдары — Кыргыздардын Мавераннахрга жортуулдары.
- 1524-жыл — Кыргызстанга Тахир хандын келиши. Кыргыз-казак согуштук ынтымагынын (союзунун) түзүлүшү.
- 1575-жыл — Памирлик кыргыздар жөнүндө алгачкы маалымат.
- 1598—1628-жылдар — Эшим хан менен Кекүм бийдин достугу.
- XVII кылымдын экинчи жарымы — Тауке хан менен Тейиш бийдин достугу. Кыргыз-казак биримдигинин, ынтымагынын чындалышы.
- 1633-жыл — Жунгар ханы Хара-Хуланын сибирдик кыргыздарды багындырыши.
- 1643-жыл — Калмактардын кыргыз жерине (Ала-Тоого) алгачкы жорттуулуу.
- 1670-жыл — Кыргыз Койсары бийдин Кашкардын акимдигине кетөрүлүшү.
- 1703-жыл — Жунгар ханы Цеван-Рабдандын 3000 түтүн кыргызды Сибирден Жунгарияга айдатышы.
- 1709—1710-жылдары — Кокон хандыгынын түзүле башташы.
- XVIII кылымдын 20-жылдары — Акбото бийдин Кожентти бийлеши.
- 1723-жыл — Калмактардын кезектеги чоң жорттуулунун натый-жасында казак, кыргыздардын журт которусу.
- 1747-жыл — Акмат бий башкарған кыргыз колунун Кашкар тараптагы калмактарга жорттуулуу.
- 1754-жыл — Кубат бийдин Оро-Тебәгө жорттуулуу.
- 1755—1758-жылдары — Жунгар хандыгынын кыйрашы.
- 1758-жыл — Цинь-манчжуурлар менен кыргыздардын кагылышуусу. Кытайга кыргыз элчилигинин барышы.
- XVIII кылымдын 60-жылдары — Кыргыздардын түштүк-батышка оогон бөлүгүнүн Ала-Тоого кайтышы.
- 1762-жыл — Ажы бийдин Ош менен Өзгөндү кокондуктардан коргошу.
- 1770-жыл — Аблай хандын Талас, Чүйге чапкыны.
- 1785-жыл — Атаке бийдин элчилиринин Орусияга жөнөтүлүшү.

### КЫРГЫЗДАР, ТУРК КАЛКТАРЫ ЖАНА КЫРГЫЗСТАН ТУУРАЛУУ ЖАЗМА БУЛАКТАРДЫН МААЛЫМATTARYNAN УЗҮНДҮЛӨР

I. Кытай булактарынан «Тай династиясынын тарыхынан»  
(Н. Я. Бичуриндик орусча котормосунаң котуралдуу)

Кыргыздар... Алар согушта жаа-жебесин жана туу колдонушат. Атчандар күрч кылыштан жана жебеден сактануу учун колу-бутун жыгач менен капитайт, ийиндерин тегерек жыгач калканч менен жабат. Мамлекеттин башчысы Ажо (инал) деп аталат, ошол себептен башчынын аты Ажо (инал) деп аталат. Анын турган жеринде туу сайылып турат...

Ажо кышында тумак, жайында төбөсү чуштугуй, жээги сыртына кайрылган алтын менен кьюуланган калпак, калгандары кийиз калпактарды кийишкен... Аялдары Аньсиден, Бэйтinden жана Дасядан алынган (Чыгыш Түркстан менен Ортонку Чыгыштан) жүн же жибек кездемелерден тигилген кейнектерду кийиштет...

Никелешүүде калынына жылкы жана кой беришет. Байлары жуз, мин баштан беришет.

Өлгөн кишини көмүүде беттерин тытышпайт, соөктүү үч катар ороп ыйлашпат. Андан кийин аны өрттөшөт, соөгүн чогултуп, бир жылдан кийин көмүшөт. Мындан кийин белгилүү убактарда үн чыгарып ыйлашпат...

Жазуусу жана тили уйгурлардыкына дәэрлик окшош.

Алардын мыйзамдары етө катуу. Салгылашшуу алдындағы чечкинсиздиги, әлчилик милдетин аткарбагандыгы, мамлекет башчысына туура эмес кенеш бергендиги учун жана ууруулук кылгандыгы учун башын алууга өкүм кылнат...

Кыргыз — күчтүү мамлекет болгон. Ээлекен аймагы боюнча түрктөрдүн жери менен тен эле. Түрктөрдүн башчылары кыздарын алардын башчыларына беришкен...

...Бул мамлекет Даши (Араб халифаты), Туфани (Тибет) жана карлуктар менен дайыма достук мамиледе болгон. Бирок тибеттиктер кыргыздар менен алака жургүзүүде уйгурлар тарабынан талоонго учуродон коркушкан, ошондуктан карлуктардан коштоочуларды алышкан.

...Бирок уйгур (мамлекети) начарлай баштаганда, Ажо (инал) өзүн өзү — хан, түргөш тегинен болгон знесин — жесир ханыша, ал эми карлук-жаб-

гунун кызы болгон аяллын — ханыша деп жарыялаган. Уйгур ханы өз вазирин (жазалоого) женеткөн, бирок ал ийгиликке жетишкен эмес. Хан согушту жыйырма жыл уланткан. Ажо (инал) өзүнүн женишине текеберленип, минтип айткан: «Сенин күнүн бүттү. Мен жакында сенин алтын ордонду ала-мын, анын алдында атымды (байлан) коёмун, туумду саямын. Эгерде мени менен согуша алсан, батыраак кел; егерде анте албасан, тезирәк кеткин»...

(Мындағы маалыматтар Эне-Сай қыргыздарының VII—IX қылымдардагы тарыхын камтыйт.)

**«Тан династиясынын байыркы тарыхы»**

(Х қылымда тұзұлғон) — «Цзю Тан шу»

(А. Г. Малявкиндін оруссча көтөрмөсүнан көтурулду)

Кайчән башкаруу доорунун (837—841-жылдар) башында уйгур вазири (министри) болгон Ань Юнь-хә жана Чай-цао тегин Са-тегин каганды тактыдан кулатууга ииеттениши. Каган Са-тегин аны билип калып, Чай-цао менен Ань-Юнь-хәни өлтүрүп салды. Андан сон Цзүэ-ло-у аттуу уйгур вазири сырткаркы аскерлердин көмөгүн алды да, Чай-цао менен Ань Юнь-хәнин өлүмүне каарданып, Са-тегин каганды өлтүрүп салды жана Лу-цзи тегинди тақтыга отургудзу.

Күчлү Бага (Цзайлұ мо-хә) аттуу колбашчы Цзүэ-ло-уну жек көреөр эле. Ал (Күчлү Бага) қытайларды чакырды жана 100 мин атчан аскерди баштап, уйгурдун (башкы) шаарын ойрон кылды, Луцзини өлтүрдү, Цзүэ-ло-унун башын алдырыды... Уйгурлар ар кыл элдерге баш пааналай качышты. Са-чжи аттуу уйгур вазири Пантегинди, анын беш бир тууганын... жана 15 урууну алып, карлуктар тараапка — батышка качты. Дагы бир белүгү тибеттиктерге баш ииди, дагы бири — Аньсиге кетти. Мындан башка кагандык аймакка жакын турган 13 уруу өзү учун У-цзе аттуу тегинди каган жарыялап, түштүктүү көздөй ооп кетти...

...Хой-чан башкаруу доорунун 3-жылдынын 2-айында (843-жылдын 5-марты — 3-апрелинде) (қытайлык) аксарайга қыргыздардын Чжу-у Хэ-су аттуу элчиси келип, эки аргымак атты белек катары тартуу кылды. Ал ошондой эле өзүнүн каганы уйгурларды талкалаганын жана өз мекенине узаттуу учун (қытайлык) Тай-хә аттуу бекбийкени<sup>1</sup> кабыл алганын кабарлады. Өкүнүчтүүсү, уйгурлардын калган-каткан белүгү бекбийкени орто жолдан тартып алышкан...

(847-жыл) ...Уйгурлар У-цзе каганды Цзинь-шань тоолорунда өлтүрүп, анын ордуна кичүү бир тууганы Э-нянь тегинди каган кылып жарыялапты.

(848-жыл) ...Қыргыздардын вазири А-бо ар кыл уруулардан куралган 70 мин аскердик колду баштап, Тянь Да дубалынын түндүк чектеринин

<sup>1</sup>Бекбийке — текстүү бийке, текстүү жердин кызы (принцесса).

түштүк-батышынан басып кирди. Ал Э-нин менен уйгурларды каратууга ниеттенген. Ал шивэй элин катуу женилишке учуратты, андан соң шивэйлердин карамагындагы уйгурлардын баарын жыйып, аларды Гоби чөлүнүн түндүгүнө кайтарды.

**Цзүй-чжэн жетектеген ордо  
тарыхчыларынын комиссиясы (974-жыл)**

«Беш династиянын дарыхы» (907—1125-жылдарды камтыйт) —  
«Ляо ши» (А. Г. Малявкиндик оруучка котормосунан которулду)

Хой-чан башкаруу доорунун (841—846-жылдар) башында Уйгур мамлекетине кыргыздар басып кирди. (Уйгурлардын) уруулары жана уруктары дүрбеленгө түшүп, көчө качышты...

«Кидандардын Ляо мамлекетинин тарыхы» (907—1125-жылдарды камтыйт) «Ляо ши» (А. Г. Малявкиндик оруучка котормосунан которулду)

(952-жылы 15-ноябрда, б. а. Или башкаруу доорунун 2-жылымынын 10-айында у-шэнь күнү) уйгурлар менен кыргыздар белек-бечкеги менен элчилерин жиберишти.

**Оуян Сю. Беш династиянын тарыхы боюнча  
жазылмалар — «Удай шинзи»  
(В. С. Таскиндик оруучка котормосунан которулду)**

Жети жыл кидандардын туткуунунда болгон кытайлык Ху Цяо деген кызматкер адам 953-жылы мекенине кайтып келип, көргөн билгенин жана укканын баяндайт.

...Фучжоуга (азыркы Ганьсу аймагындагы жер) келгенимде, кидандар мени аяшты да, Ата Мекениме кантип качыш кетишими ўротушту. Алардан мен ар кыл өлкөлөр жана алар жайгашкан жерлер тууралуу билдим...

Түштүк-батышта Жучжоу аймагына чейин мурда кытайлар ээлеп турган жерлер жайгашкан. Батышта түрктөр жана уйгурлар жашайт. Ал эми түндүк-батышта болсо чек ара оуцзюэлүй уруусуна чейин жетет...

Оуцзюэлүй уруусунан батышта кыргыздар жашашат...

**Ван Яндэнин 981—982-жылдары Турпан ойдуундагы  
Уйгур идикуттугуна жасаган сапарынын баяндамасынан  
(Проф. Өзкан Изгинин түркче котормосунан которулду)**

...(Турпандагы Уйгур идикуттугунун өкүмдари) түштүк түрктөрүнүн, түндүк түрктөрүнүн, улуу чигилдердин, кичүү чигилдердин, йагмалардын, карлуктардын, кыргыздардын, бармандардын, ке-то (?), Үрүн (урунгу)

урууларынын үстүнөн бийлеп турат. Бул жерлерде жакыр кишилер жок. Алар муктаж кишилерге азық-тұлұктөн жардам қылып турушат. Кишилердин өмүрү узун. Жалпысынан жұз жашка чейин жашашат.

...Төртүнчү айдын жұзу эле. Арслан хан Беш-Балыкта тынығып жаткан...

(Беш-Балык менен Кочо шаарларын ордо қылган уйгур идикуту<sup>1</sup> Арслан хан биерде санағып өткөн элдердин баарын эмес, алардың тек гана Турпан ойдуңунда жашаган өкүлдөрүнүн үстүнөн, анын ичинде чыгыш тенир-тоолук айрым қыргыз урууларынын үстүнөн бийлеген.)

## П. ЭНЕ-САЙ, ОРХОН, ТАЛАС РУНА СЫМАЛ ЖАЗМАЛАРЫНАН

### Эне-Сайдагы Алтын-Көл эстеликтери

(Абакан өзөнүн он тарабында Алтын-Көлден бир чакырым алысыраактагы адырдан табылган таш бетиндеги жазуу)

#### Биринчи эстелик

##### Алдыңкы бети:

- 1) <sup>2</sup>Жердеги әрдигиме (вариант: Барс тегиме), Эрдемдигиме канбадым.
- 2) Атышаар алп әлениз, утушаар күч әлениз; инилүү Бөрү уча (качып), Барс айрылбай...

3) Бу атабыз — Умай бег, биз — тегибизден алп әрбиз (баатырбыз). Өзүндү кыйнабадын. Өзүн үчүн ат, өзүнө коштоп үч әрди албадын. Аттигинин, сен менин салтымдан, тилегимден айрылба, эл ичинде менин баркым...

##### Он жак бети:

4) Эр-азаматтык баркым үчүн иним, агамдын даназалуулугу үчүн белгимди (эстелигимди) тигип берди.

5) Төрт бир тууган элек, бизди күчтүү кудурет (Эрклиг) айырды, аттигинин ай.

6) Алтын чүрөк, жаш кийикти изде, ыйлатып-сыктат; күч-кубатынан Барсым айрыла берди, аттигинин.

##### Сол жак бети:

7) Он ай көтөрдү энем, анан әлиме (мамлекетиме) келтирди. Баркым үчүн мен жердедим (жашап келдим).

<sup>1</sup> Идикут — ыдык күт — ыйык күт — VIII қылымдагы басмыл бийлик эгеси-нин, кийинчөрәк Турпандагы уйгур өкүмдарынын IX қылымынын экинчи жарымы — XIII қылымдагы титулу.

<sup>2</sup> Бул эстеликтердеги номерлер аркылуу жазма эстелигингидеги саптын ыраатын белгиледик.

8) Элим, өкүнүчүнө, калың жоо менен кагылышып, айрылдым, аттигинин.

9) Иницизге, аганызга инген жүгүн (төө жүгүндөй кыйынчылыкты) арттыңыз.

Экинчи эстелик.

Алдыңкы бети:

1) Эрдемдүү элди, журттуу, күчтүү элди билген эр атым — Эрен Улуг, барктуу баатырмын.

2) Каарман, барктуу мамлекетим бардыгы учун журт козголбоду...

3) Өргөөдөгү курдашыман — ханышамдан айрылып баратам, мен уулум... эл-журтума канбадым.

4) Отуз сегиз жашымда.

Сол жак бети:

5) Он ай көтөрдү энем. Уул туулдум. Эр жеттим.

6) Мамлекетимден төрт жолу сапарга чыктым. Баркым учун Ынанчу Алп ичинде...

Он жак бети:

7) Барктуу (каармандар) ушундай эле. Аттин, мен Алтын Кырга кеттим.

8) Эр-азаматтык баркым учун Тибет канга элчиликке барып келчүмүн (келбей калдым).

### Эне-Сайдагы Бегре эстелиги

Алдыңкы бети:

1) Төрпе (же: Төр-Апа) — мен, ички кызматка он беш жашымда... алыш-ганимын; ханышамдан, мун менен сиздерден айрылдым. Күн, Айды көрүүден калдым.

2) Үч уулумдан айрылдым, аттиң, канбадым. Кайраттангын!

...Он жак бети:

9) Он беш жашымда табгач (кытай) канга бардым. Эр-азаматтык баркым учун... алтын, күмүштүү бол мамлекеттен кишилүү (аялдуу) болдум.

10) Жети бөрүнү өлтүрдүм, Барсты, кайберендин улагын (көкмек) өлтүр-гөн жокмун.

(Эстеликтин жазуусу кыскартылып берилди.)

### Тывадагы үчүнчү эстелик

(Төс жана Эрба ореөндөрүнө жакын жерде табылган)

1) Кара кан (өлкөсүнүн) ичиндеги кызматтагы мен — Эзгени.

2) Жыйырма алты жашымда элем.

3) Мен өлдүм Түргөш мамлекетинин ичинде. Бек — мен (элем). Бул жазуу...

(Тывада табылган бир нече жазуунун ичинен бирөөнү гана үлгү катары кыскартып сунуш кылдык.)

### Монголиядагы Сужин-Даван эстелиги

Окулушу:

- 1) Уйгур йиринте йаглакар кан ата келтим.
- 2) Кыргыз оглы мен. Бойла кутлуг йарган
- 3) мен. Кутлуг Бага Таркан өге буйрыкы мен...

Которулушу:

1) Уйгур жеринде, мен, Йаглакар кан ата, келдим (Башка вариант: Уйгур жеринде Йаглакар канды итерип чыгара келдим. — С. Г. Кляшторныйнын котормосу).

2) Кыргыз уулумун. Мен — Бойла, куттуу жардык чыгаруучумун (сотмун).

3) Куттуу Бага Тарканын атайын буйрук аткаруучусумун...

(Эстеликтин жазмасы 11 саптан турат, кыскартылып берилди. Түркиялык илимпөз Осман Фикри Серкайя бул жазма учун жаңы котормолук вариантты даярдады.)

### Монголиянын Кошо-Цайдам жериндеги Күлтегинге арналган эстелик

Көлөмдүү жазуу:

17) ...Көгменид аша кыргыз жерине чейин жортуул кылдык.

20) Барс-бег эле, каган даражасын (ага) биз бердик, карындашымды жар кылып бердим. Өзү жанылды, каганы өлдү, эли күн, кул болду...

25) Кыргыз каганды баштап балбал тиктим...

34) ...Күлтегин (жыйырма алты)

35) жашында кыргызга карай жортуул жасадык. Найза бою жааган карды жирип, Көгмен тоосунун чытырманын ашып, Кыргыз журтурн уйкуда бастык. Каганы менен Сунга жангелинде салгылаشتык...

36) ...Кыргыз каганын өлтүрдүк, мамлекетин чаптык. Ал жылы түргөшке карай, Алтын жангелин ашып, Ыртыш.

37) суусун кечип жортуулдадык. Түргөш элин уйкуда бастык. Түргөш кагандыгынын кошууну Болчу да оттой жанып, качырып келди, салгылаشتык...

38) ...Каганын анда өлтүрдүк, мамлекетин чаптык, кара түргөш элинин баары багынды...

39) Согдак (согду) элин имерели деп, Йинчы-Дарыяны (Сыр-Дарыяны) кечип өтүп, Темир-Капкага чейин жортуул жасадык...

53) (Күлтегиндин ашына) Он ок элиниен, уулукман, түргеш каганынан Макрач тамгачы, Огуз Билге тамгачы келди. Кыргыз каганынан Тардүш Ынанч Чор келди... Табгач кагандан (Тан империясынын) өкүлү Чан-сенун келди...

### Монголиянын Баин-Цокто коктусундагы Тон-Йокукка ариалган эстелик

19) ... Табгач каган жообуз эле, он ок каганы жообуз эле,

20) артыкча Кыргыздын күчтүү каганы жообуз болду. Ал уч каган сүйлөшүү жүргүзүп, Алтын жангелинде (Алтун Ыыс) биригели деп чечишти...

23) ...Көмгөндөн жол биреө эле, суук деп эшитип, бул жол менен жүрсөк болбос дедим... Жердин өнүтүн билчү киши издеттим, аз аттуу элдин бир киписин таптым...

26) ...Жол көрсөткүч жанылып калып, мууздалып өлтүрүлдү. Кысталган каган желдире, тездел бастыргыла деди.

27) «Аны өзөнүн бойлоп барапык!» Ал өзөн менен төмөн жүрүп отурдук, кошуунду санаш учун өргүттүк. Атты жыгачка байладык (тыныктырдык). Күн дебей, түн дебей желдирип бардык. Кыргыздарды уйкуда бастык.

28) ...Найза (сүнгү) менен жол ачтык. Каганы, аскери түрүлүп келди. Салгылаштык, жангчтык, каганын мөрт кылдык. (Өзүбүздүн) каганга кыргыз эли баш ииди, жүгүндү, (андан соң) кайтып кеттик, Көмгөн жангелин айланып өтүп келдик.

29) Кыргыздан кайттык...

58) Түрк Билге Каган (сенин) мамлекетине багыштап жаздырдым мен— Билге Тон-Йокук.

### Монголиядагы Билге Каганга ариалган эстелик

(Орхондун боюнчагы Эрдени Цзу кечилканасынан 60 чакырым тундуу гүрөөктө табылган)

26) ...Жыйырма алты жашымда чик эли (чик болуп) кыргыздар менен биригип жоо болду. Кем өзөнүн кечип, чиктерге карай жортуул жасадым. Өрпен жеринде салгылаштым, кошуунун талкаладым. Аз элин (аз бодуныг) караттым. Жыйырма жети жашымда кыргызга карай жортуулдадым. Найза баткандай.

27) карды жиреп, Көмгөн жангелине чыгып, кыргыз элини уйкуда бастым. Каганы менен Сунга жангелинде согуштум. Каганын өлтүрдүм, мамлекетин караттым. Ошол жылы түргешке карай Алтын жангелин ашып, Ыртыш дарыясын кечип, жортуулга чыктым. Түргеш кагандын кошууну оттой, куюндай качырып келди.

28) Болчуда согуштук. Каганын, жабгусун, шадын анда өлтүрдүм, мам-лекетин караттым. Отуз жашымда Беш-Балыкка карай жортуул жасадым. Алты жолу согуштум...

33) ...Тенири жалгагандыгы үчүн, мен кураганым үчүн түрк эли куралган зле. Мен мынча тырышканда менен курай баштабасам, түрк эли өлөт зле, жок болот зле. (Түрк) бектери жана эл — муну андагыла, муну билгиле!..

\*\*\*

Билге Кагандын жазуусун (мен —) Йоллыг тегин жаздым. Мынча бедизди, оймо-чиймени Билге Кагандын тууганы — мен — Йоллыг тегин, бир ай төрт күн олтуруп жаздым...

### Талас өрөөнүндөгү эстеликтер

#### Биринчи эстелик

- 1) ...Эр-азаматтык атым — Удуң...
- 2) Жубайы эр күнүндө тул калды.
- 3) Инилері: Кара Барс, Огул Барс.
- 4) Өзүнүн жоро-жолдошторунан (айрылды).

#### Экинчи эстелик

- 1) Отут оглан (отуз уул), сакчылары мечин (маймыл) жылышынын он алты...
- 2) Эр атым — Кара Чор. Ардактуу аргымагы — Кара йазмаз (же мұдұрұлбес).
- 3) Алты уруунун энеси, кийин карыңдашы Ынал өлдү.
- 4) Кара Чор, атым — кула, Кара йазмаз.
- 5) Кара Чор сиздерден, өз уялаштарынан айрылды.
- 6) Атасынын аты — Тоган, уулунун аты — Кара Чор...

#### Төртүнчү эстелик

Аты — Чор. (Ал) Отуз огландан, дүйнөнүн жыргалынан оолактады. Сиздерге ишенип, зрендер, оглан Чор мурас калды. Жубайы (катуны) тул калды.

(Талас эстеликтеринде «отуз оглан» менен кыргыздардын курамындагы «отуз уул» уруу атынын бирдей чыгышы өзгөчө кызықтуу. Талас жана Эне-Сай жазмаларынын типологиялык жакындыгынан улам экөөнү тем Эне-Сай кыргыздары жана алар менен маданий-тарыхый алакалары бар этностордун өкүлдөрү жаратканы белгиленүүдө.)

### III. МУСУЛМАН БУЛАКТАРЫНАН

**Араб географы Иби Хордадбек (IX кылым) жазган  
«Китаб ал-масалик» эмгегинен**

Түрктөрдүн өкүлдерү төмөнкүлөр: Тогузгуз — алардын өлкөсү түрктөрдүн өзгөчө кенири өлкесүнен болуп, ас-Сын (Кытай), Тибет, Карлук (стан) менен чектешет: Кимак; Огуз; Чагыр; Беченек; Түргөш; Азиш; Кыпчак; Кыргыз — бул өлкөде жыпар бар; Карлук; Калач — бул өлкө Жейхун дарыясынын берки (түштүк) өйүзүндө.

**Араб саякатчысы Абу Дулаф (X кылым) жазган  
«Биринчи баяндамадан»**

...Андан кийин биз кыргыз деген урууга келип жеттик... Алардын ыбаадатканасы (храм) жана жаза турган каламы бар. Ал эми тили уйкаш (ырысымал куюлушуп) келет, табынуу учурунда аны колдонушат. Алардын асабасы жашыл... (кыргыздар жашыл түстү деле бир катар учурда «көк» деп аттай беришет). Жүздөрүн түштүктү карай буруп табынышат; Көк жылдыз (Сатурн) менен Чолпонду ыйык тутушат, Миррих (Марс) жылдызынын анча сүйүнкүрөй беришпейт. Алар жаны терөлгөн ымыркайды аздектешет жана берик аялдарга көз жаргына чейин кызмат кылыш турушат. Алар (кыргыздар) бардык кийимдерди кийишет. Алар соода жүргүзө билет жана жылдын мезгилдери жана ар кыл убакыт үчүн өз чен-өлчөмү бар. Алардын өлкөсүндө көп сандаган айбанат бар. Алар тунчундө жарык қылуучу ташка ээ... Алардын билимдүү падышасы (ханы) бар...

**Истахринин (Х кылым) «Китаб масалик ал-мамалик»  
деген арабча эмгегинен**

...Ал эми тогузгуз, кыргыз, кимек, огуз жана карлук сыйктуу түрктөрдү сез кылсак, алардын баарынын тили бирдей, алардын ар бири экинчисин түшүнө алат...

Кыргыздар болсо тогузгуздардын, кимектердин ээликтөрүнин, мухиттүн (океандын) жана карлук жергесинин аралыгында байыр алышкан.

...Алиги тоолор Гурдун артында бүт Хорасанды бойлоп Бамиандын чегиндеги Банжхирге чейин созулуп, андан ары Ваххан өлкесүне кирет да, түрктөрдүн Маверанихардан жиктелип, түрктөрдүн ичкерки аймактарына — кыргыздардын жанындагы Илак менен Шаш (Ташкент) чөлкөмдерүнө дейре созулат. Бул тоолор баштан аяк алтын-күмүш көндөрүнен жык толгон, алардын өзгөчө мол кени кыргыздардын өлкесүне чукул орун алган...

**«Худул ал-аалам» аттуу автору белгисиз фарсыча  
географиялык эмгектен (982-жыл)**

...Он биринчи көл — бул чигилдер менен тогузгуздардын ортосундагы Ысык-Көл. Анын узундугу 30 фарсан, туурасы 20 фарсан; Барсан шаары ушул көлдүн түштүк жээгинен орун алган...

Анын (киргиздар аймагынын) чыгышында Чын (Түндүк Кытай) аймагы менен дениз — Чыгыш мухити орун алган, түштүгүндө тогузгуздар менен карлуктардын айрым чөлкөмдөрү, батышында кимектердин жерлери, (түндүгүндө болсо) адам жашагыс түндүк чөлкөмдөрү.

...Алардын бийлик жүргүзүчүлөрүн «киргыз каганы» деп аташат.

...Фури (курыкан) — был элдин аты, алар да кыргиздарга кирет; алар кыргиздардан чыгышта жайгашкан жана башка кыргиздарга эч аралашпайт... Алардын тилин бетөн кыргиздар түшүнбөйт, алар жырткыч жаныбарларга окшош. Алардан көп алыс эмес бир шаар бар. Аны Кемичек деп аташат. Мында кыргыз каганы жашайт.

Кесим (кыштым?) кыргиздардын дагы башка бир элинен. Алар тоо койнунда алачыктарда жашайт, ан терисин, жыпарды, хуту мүйүзүн жана башкаларды жыйнашат. Ал кыргыз элдеринин бири, алардын тили карлуктукуна жакын, ал эми кийим-кечеси кимактардыкына окшош.

Кыргиздардын бул түрлөрүнүн бардыгынын тен, албетте, кыштагы да, шаары да жок, алардын баары тен каган жашаган жайды эсептебегендө, алачыктарда (боз ўйдө) күн еткерүшөт.

...Пенчул карлуктар мекендеген аймакта орун алган. Откөн бир заманда анын бийлөөчүсү тогузгуздар эле, эми аны кыргиздар башкарышат.

...Каркыра-хан — кимактарга таандык дагы бир аймак. Анын калкы каада-салты жана үрп-адаты боюнча кыргиздарга окшоп кетет.

...Ош — калктуу жана молчуулуктуу жер. Анын калкы жоокер келишет. Тоонун этегинде жайгашкан; бул тоодо каапыр түрктөрө байкоо кылуучу кароолдор көп...

Өзгөн — Фергана менен (каапыр) түрктөрдүн чек арасындагы шаар.

### Гардизинин (XI кылым) фарсыча «Зайн ал-ахбар» эмгегинен

Кыргиздардын өз бийлөөчүсүнүн өкүмүнө биригишинин себеби темөнкүдөй: ал славяндардан (саклаб) чыгып, славяндык төбөлдердөн болгон... Ошол төбел чатакташып кетип, (Урумдан, т.а Византиядан келген) элчини өлтүрүп койду да, славян өлкөсүн таштоого аргасыз болду... Жер кезин журуп ал кимактар менен тогузгуздардын ээликтеринин ортосундагы бир аймакка келди. Тогузгуздардын ханы өз уруусу менен жанжалдашып, аларга каарын төкүтү, көбүн өлтүрүп салды. Калганы жайылып качты, бир-бирден алиги славянга келе баштапты... Өз айланасына топтолгон алиги урууга ал Кыргыз деген ат берди... Славяндык тегинин белгилери кыргиздардын кебете-кешириинен дагы эле байкалат — алар кызыл чачтуу жана куба жүздүү (ак терилиүү) келишет...

...Кыргиздар тараапка кетчү жол тогузгуздардын өлкөсүнөн — Чинанчикет шаарынан Хасанга созулат. Хасандан Нуҳбекке, Кемиз-Артка чейин шалбаа аралап бир же эки ай, андан соң — чөл аркылуу 5 күн жүрүү керек. Кемиз-Арттан Манбек-Лу жергесине тоо аралап жүрүү керек, анат токойго кабылат... Манбек-Лудан соң Көгменге келишет. Жолду ката жайыттар,

мыкты булак суулар жана көптөгөн илбәсіндер жолугат. Дал ушундай жерди аралап 4 күн жүрүп, Көгмен тоосуна жетиштеп. Бул тоо — бийик, анын карагайлары көп, жолу тар. Көгменден кыргыздын ордосуна чейин 7 күндүк жол... Биерде кыргыз хаканының аскердик ордосу жайгашкан... Бул жерге уч жол аркылуу гана барууга болот, бийик тоолор жана жангел башка тараапты бүт тосуп турат. Уч жолдун бири түштүкке — тогузгуздарга, экинчиси кимактар менен карлуктарга — батышка кетет; учунчү жол — талаага (түндүккө) кетет...

...Индиялыктар сынары эле кыргыздар да маркумдун сеөгүн ерттөп жибериштеп да, минтип айтышат: «От — эң таза нерсе, отко түшкөндүн баарысы тен, арууланып, тазаланат. Өлгөн адамды да от кирден жана күнөөден арылтат». Айрым кыргыздар уйга, башкалары шамалга, учунчүлерү кирпичеченге, төртүнчүлөрү саязыганга, бешинчилери шумкарга, алтынчылары кооз дарактарга табынышат. Алардын ичинде «фагинун эсисиен танып калат... анын салган төлгөсүнүн көпчүлүгү ал айткандай эле чын чыгат».

(Гардизинин кыргыздар тууралуу негизги кабарлары VIII кылымда жашаган Ибн Мукаффаның маалыматтарына негизделген.)

### Махмуд Кашгаринин 1072—1077-жылдарда жазылган «Диван лугат ат-турк» эмгегинен

...Мен өзүм алардын (турктөрдүн) таңдайынан чаң чыккан чеченинен, айтаары ачык жетигинен, кеөдөнү кен тетигинен, эң ак соөк текстүсүнөн, найзасы таамай эптүүсүнөн болуум менен бирге түрк, түркмөн-огуз, чигил, йагма, кыргыздардын калааларын жана талааларын изилдедим, алардын тилдерин жана накыл сөздөрүн зээнге туттум. Акыры алардын ар бир уруусунун тилин өтө кылдат жат кылдым, (жыйнаганымды) тартибин таыналай өтө сымбат кат кылдым.

Ушул китебимди... түбөлүккө эстелсис да, еочпөс издей чектелсис деп жазып буттум, ага «туркий тилдер сез жыйнагы» атты туттум...

Өзүнүн теги боюнча түрктөр жыйырма уруудан турат. Алардын бардыгын тен санжырада Нух пайгамбардын, Алланын кут сөздөрү ага жар болсун! — уулу Йафестин уулу Туркке такашат. Алардын (санжырасынын) жагдайы Ибраим пайгамбардын, Алланын кут сөздөрү ага жар болсун! — уулу Исхактын уулу Урумдун (Рум) урпактарынын абалына окошош.

Алардын ар бир уруусунун Алладан башка эч кимге беймаалым сандагы уруктары бар. Мен алардын эң башкы урууларын гана санап жана огуз-туркмөндердүн урпактарынан башка майда-чүйдө уруктарын калтырып жатамын. Алардын (огуздардын) уруктарын жана малга салчу эң тамгларын адамдардын аларды үйрөнүүгө муктаж болгондугу учун баяндаймын.

Алардын (турктөрдүн) чыгыш чөлкөмүнөн тартып созулган каапыр да, мусулман да урууларынын ар биригинин конуш жайларын Урумдан Чыгышка кетчү тартипте баян кылам.

Уруулардын ичинен Урумга (Византия, Кичи Азияга) жакын турган эн алгачкысы — беченек. Андан соң — кыфчак (кыпчак). Аナン огуз, аナン йемек, аナン башырт, аナン йасмыл (басмыл), аナン кай, аナン йабаку, аナン татар, аナン кыркыз (кыргыз). Бул уруу Чындын жанында. Бул уруулардын бардыгы Урумдун каршысынан тартып Күн Чыгышка чейин конуш алгандар.

Андан соң — чигил, аナン тухсы, аナン йагма, аナン ограк, аナン чарук, аナン чөмүл, аナン уйгур, аナン тангут, аナン хытай. Бул — Чындын (ас-Син) өзү. Аナン табгач. Мунусу — Мачын. Бул уруулар түштүк менен түндүктүн аралыгында конуш тапкандар.

Булардын конушун бүт ушул алкак ичинде (т.а. картада) баяндадым.

### Түрк тилдеринин жатыктыгы тууралуу сөз

Тилдердин эн таасыны — бир гана тилди билүүчү, фарсылар менен жуулдушпаган жана шаарларда жашоо өнекетүнө ээ болбогон калктыкы.

Ал эми эки тилге эгедер болуп жана шаарлардын калкы менен камыржумур жашаган калктын сүйлөгөнүндө калпыстык пайда болот. Алар — согдак, кенжек, аргу сыйктуулар.

Ал эми экинчи топко кириччүлөр — Хотан калкы, түбүт (тибет) жана айрым бир тангуттар сыйктуу калктар. Бул түрдөгүлөр — түрк өлкөлөрүнөн конуш тапкандардан. Мен алардын ар бир уруусунун тилин баяндап берем.

Ал эми Жабарканын (Япония) калкын алсак, алардын алыстыгынан жана алар менен Мачындын ортосундагы Залкар Дениздин тоскоолдук кылышынан улам, алардын тили бизге беймаалым.

Ал эми Мачын жана Чын калкынын өз-өзүнчө тилдери бар. Ошону менен бирге алардын баш калааларындагы калкы түркүй тилди дурус билишет. Бизге жөнөтүлүүчү каттары түрк жазмасы менен даярдалат.

Алардын сынарында эле, Искендөр Зулкарнайн курган тосмо дубалдын айынан жана Мачындын жанындагы тоолор менен Дениздин тоскоолдугунан улам Ыажуж менен мажуждардын тили бизге беймаалым.

Түбүт (тибет) — өзүнчө бир тилге эгедер. Ошондой эле Хотан калкынын да өзүнчө бир жазмасы жана өзүнчө тили бар. Экөө тен түркүй тилде түзүк сүйлей алышпайт.

Үйгурларга болсо нукура түркүй тил таандык жана ошондой эле өз ара сүйлөшкөндө колдонулуучу башка дагы бир тили бар. Алар, биринчиден, жазмасы иреттинде мен ушу китетпин баш сезүндө эскерип өткөн 24 тамгадан турган «түрк жазмасын» колдонушат. Каттары ошону менен жазылат.

Ошондой эле аларга жана Чынга (калкына) таандык экинчи бир жазмасы да болуп, аны менен мекеме дептерин жана иш кагаздарын алышпарат. Буларды каапырынан (бакшыларынан) башка эч кимиси окуй албайт.

Булардын баары тен мен «калаалыктар» деп атаган калктар.

Ал эми көчмөн калктарга келсек, аларга чөмүл кирет. Алардын өзүнчө бир чалды-куйду тили бар жана түркүй тилди да билишет.

Ушу сыйктуу эле кай, йабаку, татар, басмылдар — булардын ар бир белугүнүн (еэ) тили бар. Ошону менен катар эле түркүй тилде дурус сүйлөштөт.

Андан соң — кыркыз, кыфчак, огуз, тухсы, йагма, чигил, ограк, чаруктар. Алардын нукура түркчө жалгыз тили бар.

Йемек менен башгырт тили булардын тишине жакын.

Ал эми булгар, сувар жана Урумга жакын конгон беченек тили сөздөрүнүн баш-аягы бирдей ыкмада жутулуп айтылуучу түркүй тилге жатат.

Тилдердин ичинен эн шандуусу — огуздарга таандык. Эн туурасы — йагма, тухсыга жана Иле, Эртиш, Йамар, Этил дарыяларынын өрөөндөрүндө жайгашып, Уйгур өлкөсүнө (Турпан идикуттугуна) чейин конуш тапкан-дарга таандык.

Ал эми өтө кербез тил хаканиялык бийлик эгелерине жана аларга кото-лошкондорго таандык.

Баласагундун калкы болсо согдууларча да, түркчө да сүйлөштөт. Тараздын калкы да ушундай. Ак-Шаардын калкы да буларга окшош.

Бүткүл аргу аймагында, бул Испижабдан Баласагунга чейин деп эсептелинген аймак, калкынын сүйлөгөнүндө калпыстык бар.

Кашкарда (калкы) кенжекче сүйлөй турган кыштак дубандары (рустактары) бар. Ал эми баш калаанын ичинде калкы хаканиялык түркүй тилде сүйлөштөт.

Урумдан Мачынга карай созулуп жаткан түрк өлкөлөрүнүн эн орчундуу белугу кендиги боюнча алганда беш мин фарсахты түзөт. Жалпысынан алганда ал сегиз мин фарсах чыгат.

Билип жүрүшсүн үчүн мунун бардыгын мен жердин түспөлүн сыйпаттанган алиги алкакта (т. а. картада) чагылдырдым...

**УЛУШ** — чигил тишинде *кыштак* маанисинде. Ал эми Баласагундагы калктын жана ага коншулаш аргу өлкөсүндөгүлөрдүн тишинде *шаарды* билдирет. Мындан улам Баласагун шаары «Куз улуш» деп аталган.

**АЛА** — Фергананын жанындагы жайллоонун аты (Алай?)

**ОРДО (ОРДУ)** — бийлик эгесинин баш калаасы. Мындан улам Кашкар шаарынын Ордо-Кенд, арабча туюнктанда *ордолуу шаар* жана *бийлик эгелеринин баш калаасы* дегени.

**ОРДО** — Баласагундун жанындагы бир баш калаа. Мындан улам Баласагунду дагы Куз-Ордо деп аташат.

**ОРДО-БАШЫ** — бийлик эгелеринин башкы кызматчысы.

**ТЕМҮР** — темир. Макалада айтылат: «көк темүр керү турмас». Мааниси: көк темир кыймылдабай тынчыбайт, башкacha айтканда, кандайдыр бир нерсеге тийбей калганда да, ал жарадар кылат.

Анын башка бир мааниси бар. Анын жайы төмөндөгүдөй:

Кыркыз, йабаку, кыфчак жана башкалар биреөгө касам ичиргенде же аны менен келишим түзгөндө кылышты кындан сууруп чыгышат да, тиги-нин алдынан тосуп, мынрай деп айтышат: «бу көк кирсүн, кызыл чык-сүн». Мааниси, бул темир ылайым көк бойдон кирип, кызыл болуп чык-сын; башкacha айтканда, эгерим алиги убадага каршы чыккан жана аны

бузган канга боёлсун дегени. Башкача айтканда, ал адам темирден өлүп, демек, темир андан өч алат. Бул жөрөлгөнүн себеби алар темирди отө аздектешет...

**КОБУЗ** — чертип ойноло турган музыкалык аспап (комуз).

**ТАЛАС** — «Тараз» деген ат менен белгилүү болгон шаар. Мындай эки (шаар) бар. Бири Улуг-Талас, арабча туяңтканды «Улук Талас». Экинчиси мусулман дүйнөсүнүн чек арасындагы Кеми-Талас.

**КАБАК-АРТ** — Кашкар менен Өзгөндүн ортосундагы бир ашуунун аты.

**БЕДЕЛ-АРТ** — Уч менен Барскандын ортосундагы ашшуунун аты. Отө опурталдуу.

**ЧИГИЛ** — түрктөрдүн уруусунун аты. Алардын бири — турагы Куйасты мекендерген көчмөн калктын бир уруусу. Ал (Куйас) Барскандан кийинки чакан калаа.

Экинчиси Тараздын жанындагы чакан калаанын калкы. Ал шаарча да Чигил деп аталаат...

Огуздар Жейхундан (Аму-Дарыя) Жогорку Чынга чейинки бардык түрктөрдү чигил деп аташат. Бул — туура эмес.

Үчүнчүсү Кашкардагы кыштактардын калкы. Алар да чигил деп аталашат. Алар дагы бир эле жерден таркашкан.

**СЫГУН-САМУР** — бир жайдын аты. Биерде Буура канга уу ичирилген (Суусамыр?).

**ТАТАР** — түрктөрдүн бир уруусу.

**КЫРКЫЗ** — түрктөрдүн бир уруусу.

**СОГДАК** — Баласагунда турак алып калган уруу. Алар жердиги Бухара менен Самарканндын аралыгындагы Согд өлкөсүнөн болушат. Бирок алар түрк кейине келишкен жана алардын кулк-мүнөзүн кабыл алышкан.

**КАРЛУК** — түрктөрдүн бир уруусу. Огуздардан башка көчмөндерден. Алар да түркмөндер болуп саналат.

**КЫФЧАК** — түрктөрдүн бир уруусу.

**КЫФЧАК** — Кашкардын жанындагы бир жайдын аты.

**КУЛБАК** — түрктөрдүн бир такыбасынын ысмы. Ал Баласагундун тоолоруна (азыркы Кыргыз кырка тоосу) көнүмүш таап жашаган. Айткандарына караганда, ал бир залкар кара аскага өз колу менен «Тенири кулы Кулбак», арабча туяңтканда «Алланын кулу Кулбак» деп жазып койгон экен. Андагы ак түстүү жазуу даана түшүрүлгөн. Ушул сыйктуу кылыш ак аскага жазыптыр да, кара түстөгү жазуу даана чыккан. Анын изи күнү бүгүнкүгө чейин сакталып турат.

**ТАТ** — фарсы адамы. Бардык түрктөрдүн тилинде...

**ТАТ** — йагма, тухсы тилинде каапыр уйгурларды (ушундайча) аташат. Алардын өлкөлөрүнөн өзүм эшиттим. Мындай улам Таттавағач созу келип чыккан. Ал уйгур жана кытайлык дегенди туяңтат.

**ЙЕМЕК** — түрктөрдүн бир уруусу. Биздин пикирибизде, алар — кыпчактар (кыфчак). Бирок кыпчак түрктөрү өздөрүн башка бир бөлүк (башка эл) эсептешет.

**ЙАФГУ** — Барскандын жанындагы бир шаардын аты. Ал эми Йафгу-нун капшытынан орун алган ашшу «Йафгу-арт» деп аталац.

**ЙАГМА** — түрктөрдүн бир уруусу. Аларды кара йагма деп коюшат.

**БІСЫК-КӨЛ** — Барскандын келүнүн аты. Анын узундугу отуз фарсах, туурасы он фарсах (1 фарсах — 6 чакырымдай) келет.

**СИЗИН-КӨЛ (Созун-Көл)** — Күрөн-Көлгө чамалаш келген Кочкор-Башынын жанында жайгашкан бир көлдүн аты.

**БООЧЫ КОБУЗ** — чертме аспаптардын эн шандуусу. Ал барбат сыяктуу аспаптардын бир түрү (барбат — кыргыздын кыл кыягы сыяктуу кыл чыбык, медиатор ж.б. жардамы менен чертилчү аспап; демек, боочы кобуз чертме аспаптардын комуздан өзгөртүлгөн түрү).

**КАРА-СЕНИР** — Барскандын жанындагы бир жайдын аты.

**КАСЫ** — бизге таандык бир жайдын аты.

...Барсканда жашоочулар **буздай** деп айта алышпайт. Алар тескерисинче, **буздай** деп сүйлөштөт. Бул сез менен «ал жактан (Барскандан) эмесмин» деген адамды синаяшат (текшериштөт).

**КОЧНАР-БАШЫ** — бир шаардын аты.

**БАРСГАН** — Афрасийабдын уулунун ысмы. Барсканды (Барсан) курган ошо. Махмуддун атасы дал ушу шаардан болот...

**ИНЧ-КЕНД** — Алланын каргышына калгыр Муканнанын адамдарына таандык болгон бир чакан калаанын аты. Кийин ал шаарча таш-талкан кылынган (Муканна VIII кылымдын 70—80-жылдарында Орто Азиядагы феодалдарга жана араб баскынчыларына каршы көтөрүлүштү жетектөт, 783-жылы курман болгон. Анын бул шаары азырынча жалгыз гана Махмуд Кашгари тарабынан эскерилет).

**ЗАНБИ** — чегиртке.

**ЗАНБИ-АРТ** — Кочнар-Башы менен Баласагундун ортосундагы бир ашшуунун аты.

(**ЫСЫК-КӨЛДЕГҮ** Барсан шаарында туулуп-өскөн тилчи-диалектолог жана этнограф Махмуд Кашгаринин арабча жазылган чыгармасынын бул үзүндүлөрү Т. К. Чоротегиндин котормосунда сунуш кылымды. Бул эмгектин беш жеринде кыргыздар эскерилген.)

**Жусуп Баласагунинин «Кутадгу билиг»  
(1069 — 1070-жылдар) эмгегинен  
(Т. К. Чоротегиндин котормосунда)**

**Кара сез менен жазылган киришүү**

...Чыгыш вилайетинде жалпы Түркстан элдеринде Буура хан тилинде түрк лугатында (түркчө) бу китетпен жакшысын өч ким алигиче жазған эмес. ... (Бул китеңкө) турпандыктар «Кутадгу билиг» («Куттачу билим»

же «Күт ыроолоочу бийлик») деп ат коюшту. Бул китетти түзгөн Баласагунда туулган бир такыба киши, бирок ал бул китетти Кашигар элинде түгөлдөп, чыгыш малиги (падышасы) Тавгач Буура хандын езүнө багыштады...

- 54 Баамдап көр, китетти бул жазган киши,  
Өнерлүү эренден, ак соектүн башы.  
55 Бу түркүн кадыр-барк, нарктарды биле  
Жашаган ал ез доорун күле.  
57 Бул эрдин туургу — Куз Ордо эли,  
Түпкү урук-тегинин татына тили.  
58 Бу туулган элинен чыгып барганы,  
Китетти уйкаштап түгөл жазганы.  
59 Баарын тен бүтүрдү, умтулуп аскарга  
Чыгарып сонуна айтылуу Кашкарда.  
60 Маликтин (падышынын) мандайында окуду аны,  
Бу — Тавгач Кара Бугра — Хандар ханы.  
62 Бу Хас Хажиб атын ыйгарып ага,  
Ыккеттүү ал езүнө пейилии жага.  
63 Бул маани учун, баалашат, көргүн,  
«Жусуп Хас Хажиб» деп бөлүшөт көөнүн.  
73 Арапта, тажикте китеттер арбын  
Биздин тилибизде бул жазмам — жалгыз.  
75 Бу түркче кошокту чыгардым сага  
Окуурунда унуптай дуба кыл мага.  
6495 Жыл — алтымыш эки эле төрт жүзү менен  
Жазууну түгөттүм, бу үлгүгө ченей.  
6521 Жорткон бир булуттай жигит кез кетти,  
Жел сымал желип өмүрүм кечти.  
6522 Эсил кайран, жигит кез, эсил кайраным,  
Тута билбей мен сени колдон качырдым.

а) мындағы сандар — эмгектеги бейиттин — кош сап ырдын номурун көрсөтет; б) Баласагун шаарынын башкacha атальышы — Куз Ордо болгон. в) Жусуп Баласагуни ез чыгармасын «турк лугатынын буура хандык тилинде» жазганын белгилейт. Бул тил Каражанийлер кагандыгынын калктарынын ортоқ адабий тили болгон.

Ахмед Йүгнекинин (XII қылымдын акыры — XIII қылымдын башы)  
орток түркчө «Хибат ал-хакайык» («Акыйкаттар белеги»)  
аттуу насыят дастанынан

87. Билимдүү менен билимсиз качан тен болчу эле.  
89. Сөөккө — май, адамга — билим.  
107. Билим кадырын адамга билим айгинелейт.

355. Улую-кичүүгө сыйпайы сүйлө.

486. Өзү билбекинин билем деш айып болот.

(Монгол чапкынына чейинки доордогу сопучул философиянын өкүлү, акын жана ойчул Ахмед Иүгнеки Орто Азиядагы түрк элдерине терен таасир тийгизген. Анын «Сактагын тилинди, азайтын сөзүн; Сакталса бул тип, сакталдын өзүн» ж.у.с. учкул сөздөрү гумандуу жана патриоттук сойпору менен боордош элдердин рухий калынасын байыткан.)

Сопу, ойчул Кожо Акмат Йассавинин (ХII кылым) «Диван-и хикмет»  
«Накыл сез жыйнагы») аттуу ортолк чөлөө насааттык эмгегинен

Эй, достор, түркөй менен көнүл кошпо.  
Түркөй менен өткөн өмүр — жетимчилик.  
Досторуна төбөн менен кызмат кылгын.  
Жалган сүйлөп ыймансыз кетпе, досум.

Шордуу экен деп карыптарга таш атпанызы,  
Бул дүйнөдө карыптардай адад болбос.

Илимпозго китең керек,  
Сопуларга мечит керек,  
Мажнундарга Лайли керек...  
Ою пас, түркөй жанга дүнүйө керек,  
Акылдууга илим керек.

Тахир Марвазинин «Табай ал-хайаван» (1120-жыл)  
деген арабча эмгегинен

Аларга (түрктөргө) кыргыздар да кирет. Ал көп сандаган эл. Алардын журту жайкы чыгыш (түндүк-чыгыш) менен түндүктүн аралыгында жайгашкан. А кимактар алардан түндүгүрөөкте, йагмалар менен карлуктар батышыраакта жашайт. Куча менен Арк түштүк-батышы менен түштүгүнде. Кыргыздар маркумдарды ерттөө жөрөлгөсүн тутушат. От аларды тазалайт деп белгилешет. Алардын мындаи жөрөлгөсү тээ мурда болгон. Ал эми мусулмандар менен коншулаш болуп калышкан кезде алар маркумду мурзөгө көмө башташты.

«Мужмал ат-таварих ва-л-кысас» аттуу  
автору беймаалым фарсы тилиндеги чыгармадан (ХII кылым)

Түрк ибн Йафестин кабарынан: Түрк чыгышты карай бет алган сон бир жерге түш болду. Бул жердин аты Скук (Ысык-Көл) эле. Мында чаккан бир дениз, көптөгөн булактар бар эле. Жанында оту көп, суусу дурус бир тоо

бар экен. Түрк Алла-Таалага алкышын айтып, ошол жерди мекендей калды... Бул тоого «Андук-арт» деп ат койду. Азыр да ошентип аталаат... Түрктүн Тутл (Тон), Чигил, Барсан жана Ылак сыйктуу уулдары бар эле. Бүгүнкү барскандыктар, илактыктар жана чигилдер алардын урпактарынан болот...

**Ибн ал-Асирий (XIII кылым) «ал-Камил фи-т-тарых»  
аттуу арабча эмгегинең**

...Алар (арабдар менен кытайлар) Тараз дарыясынын боюнда кездешишти. Мусулмандар аларды женип, 50 минин кырды. 20 минге жакынчайын туткунга түшүрүштү, калганы ас-Сынга (Кытайга) безип беришти. Салгылашшу хижранын 133-жылынын зу-л-хижра айында (751-жылы июляда) болуп еттү.

...Бул жылдын сафар айында (1043-жылы сентябрда) каапыр түрктердүн 10 мин түтүн адамы мусулман динин кабыл алды.

...Түрктердүн мусулман тилин түтпаган болугу болуп татарлар менен кытайлар калышты. Алар (Түндүк Кытайда) жайгашкан.

**Жамал Каршинын (XIII—XIV кылымдар)  
«Мулхакат ас-сурал» эмгегинең**

...Бийик согушчу Сатук Буура-хан Абдулкерим ибн Базир Арслан-хан ибн Билге-чор Кадыр-хан — Афрасийабдын тегинен... Ал (Сатук) — халиф Мутти ли-Лланын тушуда Каракорум менен Фергана чөлкөмдерүндөгү түрк хандарынын ичинен алгачкы болуп мусулман динин кабыл алган...

Ош шаары. Анда Бараке жана Ханаға деген эки чакан тоо бар, Баракенин жанында олуялар менен мыктылардын мазарлары, ал эми алардын катарында Сулайман ибн Дауддин вазири — Асаф ибн Бурхийанын — экеенең тен бейкүттүк жар болсун! — мурзесү орун алган.

**Рашид ад-Диндин фарсыча (XIV кылымдын башы)  
«Жамы ат-таварих» эмгегинең**

**Кыргыз уруусу**

Кыргыз жана Кем-Кемжиут бири-бирине чектеш эки аймак; алар бири-гип бир мамлекетти түзөт. Кем-Кемжиут — чон дарыя, бир жагынан ал Монголстан менен чектешсе, экинчи чеги — Селенга дарыясы менен чектеш, анда болсо тайжиут уруулары байырлаган; бир енүрү Ибир-Сибирь аймагынын чегине Ангара-мүрөн (Ангара дарыясы) аттуу чон дарыянын аймагына чейин созулат. Кем-Кемжиуттун бир тарабы найман уруулары байырлаган жерлер жана тоолорго барып такалат...

Толай жылы, бул — коён жылы, (хижранын) 603-жылынын айларына туура келет. Чынгыз хан (кыргыздын) эки бегине Алтан менен Букраны элчи кылыш жөнөтүп, аларды багынууга чакырды. Алар болсо өздөрүнүн уч эмириин — Урут-Утужу, Элик-Тимур жана Аткиракты кичүүнүн улууга ыза-

атын туюнтаркан ак шумкар менен кошо тигилерге чогуу аткарышты жана баш ийип беришти.

Он эки жыл өткөн сон, барс жылы, Баргужин-Токум менен Байлукту байырлаган түмет урууларынын бири козголон чыгарганда, (монголдор) тигилер кыргыздарга жакын жерде болгону учун кыргыздардан черик (аскер, черүү) берүүнү талап кылышты. Алар бербей, ездерү да көтөрүлүш чыгарды. Чыңгыз хан аларга өз уулу Жочуну кошууну менен жиберди... Ал (Жочу) кыргыздарды женип, баш ийдирип, кайра кайтып кетти.

### Низам ад-дин Шаминин (XV кылымдын башы) фарсыча «Зафар-наме» эмгегинен

... Эмир Темир Камар ад-Динди жок кылуу учун бар аракетин көрдү. Ал эмирзаада Омор-шайхке жана Ак-Буга баатыр, Хытай баатыр сыйктуу башка эмирлерге (Камар ад-Дин) изине түшүп, аны кармап келүү учун бар айланы колдонуга буйрук кылды... Алар бурукка ылайык женөп кетиши жана Ысык-Көлдүн Боом (капчыгайында) Камар ад-Динге жакындап келишти. Каармандарча салгылашып, алар тигини дагы бир ирет качууга аргасыз кылышты. Анын вилайеттин талап-тоноп, кайра артка кайтышты.

...Бир канча убакыт Темир Кара-Күжурда туруп, аттарды өргүттү...

...Темир Жахан Шах баатыр, Омор баатыр жана Уч кара баатырды 30 мин аскердик колу менен Ыртыш дарыясы тарапка жоосун издегенге аттандырды. Алар буйрукка ылайык Ыртышка келип жетиши. Алар вилайеттин тургундарын талап-тоноп, чексиз-эсепсиз байлыкты олжолошту, калайыкты кубалап, Лаал аттуу эмирге тапшырышты, ал болсо (туткундарды) Самарканда алыш келди...

### Эмир Темирдин (1336 — 1405) чагатайча «Түзүклөр» («Жоболор») эмгегинен

...Каарман жолбашчылардын жана аскерлеримдин көмөгү менен мен 27 мамлекеттин өкүмдары болдум: мен Иран, Туран, Урум, Магриб, Сирия, Египет, Арабдык Ирак, Фарсы Ирагы, Мазандеран, Гилян, Ширван, Азербайжан, Фарс, Хорасан, Жете, Улуу Татарстан, Хорезм, Хотан, Кабулистан, Бактерзедин, Индустан өлкөлөрүнүн өкүмдары болдум. Бул ёлкелөр менен менин бийлигимди таанышып, аларга мен мыйзамымды көрсөтмө кылдым.

...Тажрыйбадан айгинелегенимдей, дин менен мыйзамдарга таянбаган бийлик көпкө чейин өз турумун жана күч-кубатын сактап тура албайт... Дал ошондуктан мен өз кудуретимдин имаратын исламга негиздедим, ага эрежелер менен мыйзамдарды кошумчалап, аларды өзүмдүн өкүмдарлыгымдын учурунда так аткарып келдим... Мен мечиттерди, медреселерди жана ханакаларды (дервиштер, сопулар жана үй-жайсыздар учун башпаана жай) шаарларга курдурттум, жол боюна кербен сарай, дарыяларга көпүре курууга буйрук кылдым.

...Мен Туранды баш ийдирдим жана Мавераннахрды өзбектердин талоонунан куткардым; бирок көптөгөн уруу башчылары менин бийлигимди дагы эле таанышкан жок.

**Абд ар-Раззак Самаркандинин (XV кылым)  
«Матлаъ ас-саъдайн...» эмгегинен**

...(Эмир заада Искендер) пери жүздүү Алмалык, Хотан сулуулары менен кыргыздардын жана Беш-Балыктын ажары көз байлаган кыздарынан бир нече тогуздал алышп, шеих Йасаулдун коштоосу менен Тимурга (Эмир-Темирге) узатты.

**Мырза Мухаммед Хайдардын (XVI кылым)  
«Тарих-и Рашиди» эмгегинен**

...Моголстанда эч ким ага (Султан Ахмед ханга) каршы тура алган жок. Ал бир нече ирет калмактарга каршы ийгиликтүү жортуул жасады. Ал алардын көбүн кырды. Эки ирет ал Эсен-тайшы менен салгылашып, экеенде тен женишке ээ болду. Анын айынан калмактар азайды. Калмактар аны *Алача хан* деп атап калышты. Монгол тилинде *алача — кыруучу, өлтурүүчү* деп туюндурулат. Бул ылакап ханга бекип калды. Калайык аны Алача хан деп аташты... 909-хижра жылы Ахмед хан каза тапты.

...Ошол арада Моголстанда Султан Махмуд хан, Султан Сайид хан жана Султан Халил-Султан үчөнүн ортосунда жанжал чыкканы тууралуу кабар келип жетти. Мансур хан Моголстанга келди...

Мансур хан Чалыш менен Турпанга Моголстандагы кыргыздарды жана башка кишилерди көчүп кетүүгө мажбурлады. Кыргыздар Моголстандагы бардык козголондордун баштоочулары болуп калгандыктан, ал алардын көпчүлүгүн арамзалык менен кырып салды. Алардын бир азы гана Моголстанга (кайрадан) качып кетти... Ал (Мансур хан) Чалыш менен Турпанга кайтып келип, (хижранын) 950-жылы каза тапты.

...(Султан Сайид хан) Мухаммед Кыргызы туткунга алды жана туткундуктун чынжырына байлatty (923-хижра жылы, т.а. 1517-жылы). Он беш жыл бою ал туткунда кармалып турду.

928-хижра жылы (Султан Сайид хан) өзүнүн кичүү уулу Рашид султанды Моголстанга аттандырып, Моголстан менен кыргыздарды багындырыды.

...Менин агам (Сайид Мухаммед мырза) мындай деп (ханга) айтты:

«Иштин женү мындаи — көптөн бери тутулуп жаткан Мухаммед Кыргызы туткундан бошоттуу керек...» Акыры хан менин агамдын пикирине муюду да, ошондой жасады. Башкы эмир кылып Мырза Али Тагайды дайындалап, кыргыздарга Мухаммед Кыргызы өкүмдар кылып, ал аларды жеңеттүү...

...Рашид султан Моголстанга келгенде, Мухаммед Кыргыз бардык кыргыздарды жыйып, Моголстанды толук баш ийдирди.

...Турпан менен Кашкар чөлкөмүндө отуз миндей (эле) могол калды, ал эми Моголстанды өзбектер (өзбек-казактар) жана кыргыздар ээлеп алыш-

ты. Кыргыздар деле mogul урууларынан болгону менен, алар (могол) хакандарына каршы улам-улам көтөрүлүш чыгара берип, ақыры mogulдордан бөлүнүп кетиши. Бардык mogulдор мусулман болуп калды, алар ақыйкат динде калайыкка кошулушту. Кыргыздар болсо мурдагыдай эле каапырдыкта кала бериши. Дал ушул себептен алар mogulдордан бөлүнүп кетиши.

...916-жылы mogulдордун эч кимиси кыргыздардын айынан Моголстанда туралбай калышты. 928-жылы Моголстанды башкаруудагы хандын кудурети сонуна келди.

**Мырза Мухаммед Хайдардын (XVI қылым)  
«Тарих-и Рашиди» эмгегинин уландысы**

...Кашкарды каратууну баяндаганда Моголстандан Мухаммед Кыргыз келгени жана ошол күндердөгү салгылашуулардагы қызматы эскерилген. Жеништен кийин ал ири согуштук олжону ээлеп алды. Хан аны көп түрдүү эмгеги жана аракети учун қылыч тагынчы кемер кур, алтын, күмүш кумган, кумара, идиштер ж.б. баалуу белектер менен сыйлады.

...Зоболосу көтөрүлүп жана каалаганына жетип Моголстанга кайткан Мухаммед Кыргызга кыргыздардын баары баш иди. Ал Түркстан, Ташкент, Сайрамга жортуул жасай баштады жана алардын чанын асманга чыгарды. Ошол тараптагы Шейбани султандарынын аны сүрүп салуу аракетинен майнап чыккан жок. Бир жолу ал Түркстанга жүрүш жасап, олжоого түйтүнгөн сон кайра тартат. Күчүм хандын<sup>1</sup> уулу Абдаллах — султан ал кезде Түркстандын валиси эле. Ал ошол замат анын артынан жөнөгөн. Шаардан бир топ алыстаганда Мухаммед Кыргыз артка кайрылат да, алар баш аламан кагылышат. Бул кыргында Мухаммед Кыргыз женип чыкты. Душмандын аскерлеринин көбүн өлтүрүп, ал эми туткунга түшкөн султанды бир күн ез жанында алып жүрүп, андан кийин ага сый көрсөтүп аман калгандар менен чогуу Түркстанга узатып койдь...

Ушул кабар угулганда анын ээнбаштыгына хандын (Султан Саид) ачуусу келип, Мухаммед Кыргызы жазалаш учун 1517-жылы жазында Моголстанды көздөй аскерлерин баштап жөнедү.

...Өкүмдarsыз калган кыргыздар Түркстан, Сайрам жана Анжиян аймактарына жортуул жасай баштashты...

**Сейф ад-Дин Аксыкендинин (XVI қылым)  
«Мажму ат-таварих» эмгегинин**

...Хожент тоолорунда жашаган кырк гыздын (kyrk oguzdun) урпактары имам (Ибраим) менен кездешишти. Аналхактын уулдары болгон Лур-хан менен Лур-бузург имамга кулдук урушту да, имам Жафар Садыктын өмүр

<sup>1</sup> Күчүм хан (Кучкунчы хан) Шейбани, Абулхайр хандын уулу, 1510-жылы хан көтөрүлгөн, 1530-жылы өлгөн.

таржымалынын датасы бар мөөрдү көрсөтүштү. Имамдын бул мөөрүнө тооп кылган имам Ибраим Лурханды (Аз-ханды) он канаттын башчысы, Лурбузургуду (Аз-бузургуду) болсо сол канаттын башчысы кылып дайындады...

Кырк гыздардын он жана сол канаты имам Ибраим Султан Заанжиш тарабынан түзүлгөн. Бул 521-жылы (1127-жылы) имам Ибраим Султан Малик Заанжиш Касан (شاарын) ээлеп алган чакта болгон. Бул кырк гыздар бир кезде Урумдагы (Кичи Азия) көчмөндөрден болушкан.

**Сейид Мир Жалилге мүрит болууга  
(аны рухий башчысы катары таанууга)  
келгендөр тууралуу**

...Андан сон Ак уул эки баласы Отуз уул жана Салус-бек Булгачы менен чогуу келип, рухий тазаруунун жолуна түштү, берилгендин көрсөттү. Андан сон (Мир Жалилди) өзүнүн насаатчысы катары таанып жана анын мүриттери болууга Булгачынын уулдары Бостон, Теййт, Жоокесек, Деөлөс, Кыдыша, Кандылар келишти. Андан сон Отуз уулдуң балдары Адине (Адыгена), Мунгуш, Кара Багыш, Тагай келишип, Мир Жалилди өз насаатчысы катары таанышты жана анын мүриттеринен болуп калышты. Куу уул жана анын алты баласы Басыз, Лалым күшчү, Айбаш Мундуз, Чоңбагыш, Саруу, Сүнжек Кытай (да) келишип, мүриттерден болуп калышты.

**Автору белгисиз «Тазкире-иي Хожа Мухаммад Шариф» —  
«Мухаммад Шариф көжонуи өмүр таржымакалы»  
(XVI кылымдын экинчи жарымы) аттуу ортоқ түркчө эмгектен**

...Ошол убакта Кашикардын төрөсү Абд ар-Рашид хандын уулу Абд ал-Латиф султан эле. Ал учурда кыргыздар Кара-Тегинде эле. Алар алыстан да шаар көре элек эле. Казылар кыргыздардан зекетти кылыштын күчү менен чогултуп кетишчү. Кыргыздарда арга жок эле.

Ал мезгилде бардык кишилердин ниеттери түз эле. Ислам кудуреттүү болчу. Кыргыздар айласыздан өздөрү эле зекетти алып келип бериш тууралан. Ал майды мечит жана медресе болгон бардык жерде, калган-катканын кембагалдарга (таркатып беришкен).

Бир жолу кыргыздар хараж төлөбөй жатат деген кабар жетти. Абд ал-Латиф султан бул кабардан сон бир нече жигити менен ан уулоого чыкты. Аңчылык кылып жүрүп ал кыргыздардын журтуна келди. Кыргыздар анын (жакындал калганын) сезишкен жок. Султандын кошуунун көрүп, алардын баары качышты. Абд ал-Латиф султан кыргыздардын бала-чакаларын туткундалап, сансыз майды олжолоду. Кыргыздардын өкүмдарьынын кызын султан өзүнө аялдыкка алды жана бир нече күнгө ал жакта ыракат менен жыргалга батты. Бирок кыргыздар капсынан алардын бейкапар жатканын билип калышып, чогулушту да, кол салышты. Султанды колу менен чыгууга мүмкүндүк бербей, бардык мусулмандарды кырышты. Султан да өлтүрүлдү. ...Эртеси хан (Абд ар-Рашид хан) бүткүл кошууну менен чыгып,

кыргыздарды Ысык-Көл аттуу жерде тапты. Алар жыйырма күндөй салгылашышты. Азирети Улуу кою бол жыйырма күндүн ичинде башка мазарларга да сыйынып, көмөгүн сурап, аны (ханга) багыштай жатты. Акыры ыйыктардын колдоосу менен кыргыздарды жениши. Жыйырма кишиден башкасынын бардыгын өлтүрүштү...

(Көчмен кыргыздар өздөрүн мусулман зептегени менен сопулардын өз ара күрөшкөн ағымдары учун мусулмандык салыгын төлеөдөн баш тартышканыгы маалым. Дал ошол себептүү аларга каршы согуштун тарапкерлери өздөрүн диний ыйык согушту — адилеттүү согушту жүргүзүмчүлөр деп эсептешкен. Диний санжырларды сын көз менен окуунун зарылчылыгы ушул жагдайга байланыштуу, себеби динчилер өз саясий оппоненттерин, кайчы пикирдештерин дароо каапыр деп жарыялашкан.)

### С. Закировдун «Кыргыз санжырасы» деген китебинен

...Андан көп етпей Эдил, Нурадагы ногойлордон энеше бойлуу Эр Эшим деген чыгып казак, кыргызга келет. Ал хандын тукуму экен — аны казак, кыргыз хан шайлап альшат. Ошондо Эр Эшим кенешип иш кылалык деп, Сырдын боюна Ташкенден төмөн, Көк дебө деген жерге кенешме чакырат. Ал кенешке солтодон Чая, сарыбагыштан Сарысеййт, саяктан Түгөл, Тунгатар, багыштан Көкүм, саруудан Төнтөрүк, Боркемик, күшчудан Кайнаазар, кытайдан Кангелди барган. Эр Эшим эски салтты кайра козгоп, Оттор хан, Бараккандардын зан-законун калыбына келтирит. Ошондон улам: «Эр Эшимдин эски арежеси» деген лакап калат. ...Ал «а» дегенде эле Ташкендеги калмактарды кубалап чыгат. Ташкен ал кезде он эки капкалдуу чон шаар экен. Алты капкасын казактарга, алты капкасын кыргыздарга берип, өзүнөр шаарга хан шайлап алгыла дейт. Казактар улуу жүздөн чыккан Чангкулунун кара Байтиги дегенди хан коёт. Кыргыздар акылдашып отуруп, багыштын Көкүмүн хан шайлаган.

### Захиреддин Мухаммед Бабурдун (1483—1530) «Бабур-наме» аттуу эмгегинен

(Оморшайхтин) балдары: уч уул, беш кыз — мырзадан калды. Вардык уулдарынын улуусу мен — Захиреддин Мухаммед Бабур. Менин энем Кутлуг Нигар-ханум эле.

...Кутлуг Нигар-ханум Жунус хандын экинчи кызы, Султан Махмуд хан, Султан Ахмед хандын бир тууган эжеси (эгачиси) эле. Жунус хан Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайдын урпагынан. Жунус ибн Вайсхан ибн Шералы Оглан ибн Мухаммед-хан ибн Кызыр Кою хан ибн Тоглук Темур хан ибн Эсен Буга хан ибн Дува хан ибн Барак хан ибн Эсун Тува ибн Мутуган ибн Чагатай ибн Чыңгыз хан.

...Анжиян вилайетинин көчмөндерунун бири чакрак (чогорок) эли, ал калың эл. Беш-алты мин үйлүк бир эл. Фергана менен Кашкардын арасын-

дагы тоолордо байырлайт. Жылкылары көп жана койлору да арбын. Ал тоолордо койдун ордуна топоз (кутас) багышат. Топоздору да арбын келет... Чөрүнү Касым бекке баштатып, чакракты көздей жөнөттүм... Касымбек барып, жыйырма мин кой жана бир мин беш жұз жылкы олжолоп, чөрү элине кайтып келди.

...Бутумдагы октун жарасынын айынан кыйналып, азап менен киймылдан жүргөн зем... Жарамды айыктырганы Абика (Атыке?) бакшы аттуу мөгөл сыйныкчы дарыгерин жиберишиптири. Могол зели дарыгерди да бакшы дешет.

...Тогуз жұз токсон тогузунчы (1494) жылдын күлжя айында (июнь) он эки жаш курагымда Фергана аймагынын өкүмдары болуп калды...

Ферганада жети шаар бар... Күн жүрүш тарараптагы шаарлардын бири — Анжиян шаары. Бул — Фергана аймагынын ордосу. Мында дан эгиндери арбын, жашылча-жемиштери мол, коондору менен жүзүмдерүү даамдуу... Бул аймакта илбәсіндер абдан көп, кыргоолдору етө семиз... Анжияндын тургундары — бүтүндөй түрктөр...

Дагы бир шаар — Ош. Ал Анжияндан 24 чакырым аралыкта, түштүк-чыгыш тарабында жайгашкан, абасы эң сонун, ағын суулары көп, мында жаз эң кооз келет. Оштун артыкчылыктары туураасында көптегөн ылакантар маалым.

Сепилдин түштүк-чыгышында Бара-Күх (Сулайман тоосу) аттуу кооз тоо бар. Ушул тоонун чокусуна Султан Махмуд хан үжүре тургuzган. Андан төмөнүрөөк, тоонун урчугуна тогуз жұз экинчи (1502) жылы мен дагы алдында бастырмасы (айваны) бар бир үжүре там тургудум. Анын үжүрөсү меникинен жогору турса да, меники кыйла жакшы жайгашкан: андан шаар да, шаардын айланасы да алаканга салғандай даана көрүнпүт турат...

Ошту ағын суу кесип өтөт, мындағы жаз маалы артыкча кооз; жер бетин бербей жоогазындар менен розалар жер жайнап чыгат...

Өмөр-Шайык (Омор Шейх) мырзанын өмүрүнүн акыркы жылдарында ушул тоодон ак, кызыл салаалары бар ташты табышты. Ал таштан бычак сап, курга тогоо жана башка буюмдарды жасашат. Бул жакшы таш. Фергана аймагында абасынын жагымдуулугу жана тазалығы боюнча Ошко тенденш башка шаар жок.

### Шах Махмуд Чурастын эмгегинен (XVII қылым)

...Кыргыздар Мухаммед хандын көзү өткөнүн укканда беш мин кишиден турган кол курап, Тилеке бий менен Байбото-Караны жолбашчы да-йындашты, Ак-Сууга жылышты жана талап-тоной баштапшты. Мырза Хашим Баарын султанды ээрчитип кыргыздарга каршы женеду. Мырза Хашим чурас Учтун (Үч-Турпан) акими эле. Султан (Тимур-султан<sup>1</sup>) менен

<sup>1</sup> Тимур-султан — Султан Сайддин чөбөрөсү Ахмед хандын уулу, Ак-Суунун, кишин Кашкардын акими болгон. 1614/15-жылдарда көз жумган.

мырза Хашим кыргыздарга жете келишти. Тилеке эки мин аскери менен бир жерге жашырынды, ал эми Байбото-Кара үч мин аскери менен бетмебет турду. Иш салгылашуу менен аяктады. Ушул эле жерде мырза Хашим чурас Учтук баатырларын баштап кыргыздарга ооругунан (тыл) кол салды. Бото-Кара женилип калды...

Кыргыздар Шахна<sup>1</sup> кыштагын кыйратканда Абд ал-Латиф хан<sup>2</sup> кыргыздарга Гази-бекти<sup>3</sup>, мырза Али-Шерди<sup>4</sup>, Урус-кожону... жөнөттү. Эмирлер кыргыздарга жакын келгенде кыргыз жоокерлери бектурма уюштурду. ...Бектурма уюштурган кыргыздар аскерлерге чабуул коюшту; мырза Али-Шер ошол замат шашып калды, ал эми Лутф-Али кыргыздардан качып жөнөдү. Мырза Али-Шер талкаланып 70 жакын киши өлдү...

### Абдаллах хандын<sup>5</sup> Ошко жортуулу жөнүндө баяндан

Ханды кууган кыргыздар ага жеткен жок, бирок Чонкан күшчү ханга Каплан-Кулкөл деген жерден жетип салгылашты. Монголчо барантар деп аталган он канаттын эмирлери Чонкан менен салгылашыпты... Чонкан артика кайтты. Бул кезде кыргыз эмирлери жыйналып калган болчу. Чонкан кайра кайтканда алар ага кошулду. Ак-Суу, Уч жана Байдын аскерлери менен хандын эмирлери келишти. Алардын аскерлеринин даярдыгы шайма-шай эле. Бирок эмирлердин арасында аян бергендей, көрүнгөндөй талаш-тартыш чыкты. Кыргыздар эмирлерге каршы турушту жана алар беш күн, беш түн кармашты. Акыр аягында исламдын аскерлери женилип, кыргыздар женип чыгышты...

...Жыл откен соң хан аскерлерин Тилеке бийдин уулу Койсарынын жана Жолболдуунун кыргыздарына каршы алып жөнөдү. Ак-Сайга келип, ал жерде согушту. Ошол жортуулду Ак-Сай жортуулу деп аташты...

Кыргыздарды Моголстандын жапайы арыстандары деп аташчу.

### Абулгазы Бахадур-хандын (XVII кылым) «Шажара-йи-түрк» — «Түрктөрдүн санжырасы» аттуу ортоқ түркчө эмгегинен

#### Кыргыз жана Кем-Кемчут уруусу

Огуз-хандын Кыргыз аттуу бир небереси болгон. Кыргыздар ошондон тарашкан. Бирок биздин чакта бул уруудан аз эле киши калды. Монголдор жана башка уруулар кыргыздарды кырып, отко-сууга кабылтып, алардын

<sup>1</sup> Шахна — Жаны-Гиссардын түштүк-чыгыш тарабындагы өреөндүн, езендүн аты. Ал аркылуу Кашкардан Бадахшанга откен ашшу бар эле.

<sup>2</sup> Латиф хан (1618—1628-жылдар) — Ахмед хандын уулу, мураскору.

<sup>3</sup> Гази-бек — Жаркенттин акими.

<sup>4</sup> Мырза Али-Шер — хан ордосундагы ак сөөк киши.

<sup>5</sup> Абдаллах хан (1638—1668) — Абд ар-Рахим хандын уулу.

жерине келишти да, ошол жерде туруп калышты, *кыргыз* атальшынын кабыл алышты. Алар өздөрү кайсы уруудан экендиктерин дурус билишет.

Кыргыз жана Кем-Кемчут деп бири-бирине жакын эки аймакты аташат: алардын эки тарабында эки чон дарыя агат, бири Селенга, экинчи Аянга-мүрөн деп аталат. Бул эки аймак — Абир, Сибир деп атальшат. Аларга жакын *кыргыз* турак жайлары жайгашкан.

Кыргыздар өз өкүмдарын *инал* деп аташат. Бул сез монголчо *каан*, тажикче *падыша* деген эле маанини берет. Чынгыз хандын тушунда алардын өкүмдары Урус-инал болгон...

### Ормон-кут уруусу

Бул элдин турак жайлары чытырман токойлордо жайгашкан, ошондуктан, аларды Ормон-кут деп коюшат. Алардын турган жерлерин *кыргыздардын* ээликтегине коншулаш келет...

### Түмет уруусу

Түметтер да ойроттордун бир уруусу. Алар Бургучин-Тукум деп аталаң жерде жайгашкан. Бул болсо *кыргыздардын* ээликтегине чектеш келет... Булгачин менен Керемучин болсо *кыргыздарга* коншулаш аймактарды зэлegen бири-бирине боордош уруулар болуп саналышат...

### Филипп Ефремовдун *Түркстан аймагына жасаган саякатаныны* (1774—1782) *баянынан*

Коженттен Кокон аттуу жергеге чейин бир күн жүрүү керек, ал болсо Сыр-Дарыянын жогорку агымында жайгашкан. Анда йүз уруусунан чыккан бир өзбек бийлик кылат, анын ысымы Нарботов-бек...

(Маргаландан) Ош шаарына чейин 3 күн жол жүрүү керек, анын 2 шаардык дарбазасы бар, чакан сайынан суу агып турат.

Оштон Кашкарга чейин 13 күндүк жол. Ош менен Кашкардын аралыгын-дагы тоолордо *кыргыздар* (киргисцы) көчүп журот. Алар казактардан (киргис-кайсак) айырмалуу келет.

### «Жаныш-Байыш» дастанындагы элдик медицинага байланыштуу маалыматтардан

Жаралуу киши ичет деп,  
Сыныгы болсо бүтет деп,  
Аты жакши мобуя (мумиё)  
Дары берген получу...  
Арча менен аластан,  
Ар балаадан каластан,  
Адырашман түтөтүп,  
Алдына келди камданып...  
Алейне тамыр ак чопту

Абдан алып жеди эми...  
Тинтүр салып тинткілеп,  
Ойногон окту табышты.  
Далыны башы каркайып  
Тетир бүтүп калыптыр,  
Сындырып ондоп танышты...

Имел Молдобаевдин Эпос «Жаныш и Байыш» как историко-этнографический источник» («Жаныш-Байыш» эпосу тарыхый этнографиялык булак катары) аттуу 1983-жылы чыккан эмгегинен.

#### Ч. Валихановдун кыргыздар тууралуу эмгегинен

...Эшим хандын (1630-жыл ченде жашаган) жан-жекөрү уруу башчы Кекүм бий эле, анын жардамы аркасында ал катагандар менен чанчкыны Турсунун бийликтен кулата алды. Кыргыздар менен казактардын ынтымагын эстеп жүрүү учун Эшим хан Ташкентте мунара курган. Ал азыр да бар жана Кекүмдүн көк күмбөзү деп аталат.

Жангирдин уулу, Эшимдин небереси Тауке кыргыздарды алардын бийи тейиштин жардамына таянып башкарған. Тауке—Тейишти бирге биримдиктин анык ишке ашкан чагы катары керүшөт.

...Аблай солто жана саяк урууларын Сарыбелде, Кара-Балта — Сокулук жылгаларында талкалаган, ошол жерде солтонун башчысы, атактуу Жайыл баатырды өлтүргөн. Аблайдын 1770-жылдагы жортуулу өзгөчө данклатат. ...Ошол салгылашууга он менен солдун баардык кыргыздары катышкан. Бул кармаш Жайылдын кыргыны деп аталат. Ал сарыбагыштарды Чиликтин терүндөгү Ала-Тоонун адырларынан, ал эми бутуларды Ысык-Көлден талоон кылды. (Анда) кыргыздардын баатыры Атаке-Жырык ж.б. кыргыздар да бар болчу.

Кыргыздар Аблайдан көп жолу женилген... Наймандардын султаны Коңжал-Барак кыргыздарга кол салат. Бактысына маашырланган ал өзүн өтө эле эркин сезип, эч нерседен сактандыр калган жана эрдигине сыймыктынып кыргыздардын ыйык керген Кочкор-Ата көрүстөнүн (мазарын) кыйраткан. Анын таш боор ырайымсыздыгына кыжыры кайнаган кыргыздар жашыруун кенешип алып кол курашты жана түн ичинде анын айылышына кол салышты. Женилбес Барак эч кандай каршылык көрсөтө албай качып женеп, айылын толук таштал кетти жана Илеге чейин куулду.

...Аблай аргындардан, наймандардан жана үйсундардан куралган көп кол менен Барактын женилгени учун өч алууну көздөп Таластын башынан, Үч-Кошойдон өтүп Крунбелес (Крунбел) тоосунун этегиндеи чогуу конгон солтолор менен саяктардын айылдарын кыйратат да, эсепсиз көп олжобуила жана туткундар менен Чүйгө куючу Кызыл-Суу, Шамшы аркылуу кайра тартканда ал он менен сол кыргыздардын сан жеткис көп аскерине көздешет. Айкаш Чүй өрөөнүндөгү Ак-Суу менен Кызтууган куйган жайыкта өттү. Токтоштун Кара-Дөбөсүндө казак колу турган. Кыргыздар жан аябай катуу кармашса да, казактар женип чыгышты. Солтонун уруу баш-

чысы Жайыл эки уулу Үсөн жана Теке менен согуш талаасында көз жумду. Кыргыздар орду толгус оор жоготууга душар болду: чонбагыш уругунан эки гана айыл, чонталкан белүгүнөн 40 гана киши аман калды.

Жайылдын кызы, Атакенин зайыбы Бегимжандын кошогу эмдигиче элдин эсинде сакталуу...

Ошол салгылашуудан кийин баардык кыргыз урууларынын элчилери Кекче-Тоого элдешүү учун жөнөшкөн. Анда биринчи жолу бирин-бири елтүрбөө жөнүндө милдеттенишкен жана аманат беришкен: Эсенгүл (сарыбагыш) езү езүнүн уулу Найманды, бугунун арык уругунан Жанбаланы, асык уруусунан — анын жоготуусу жок, бирди беришти. Ушул уч уруу эн күчтүү болчу...

Аблайдын айынан алар (кыргыздар) Илени калтырышты жана азыркы конуштарын зэлди. Тынчтык келишими боюнча мындан чечишти: көлдөн тартып Чүйге чейин — кыргыз конуштарыныкы, ал эми тоолордон Илени карай — казактардыкы.

Туткун кыргыздардан Аблай Жаны-Кыргыз жана Бай-Кыргыз аталган эки болуштукту түздү, алар азыр да Кекче-Тоо округундагы атыгай уруктарынын курамында жашайт.

Анвар Байтур. Кыргыз тарыхынын лекциялары. 1—2-китептери. — Бишкек, 1992.

Барс-бег — кыргыздардын каганы. Тарыхый повесть /Түз. Т. Насирдинтегин. — Бишкек, 1993.

Бартольд В. В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана /Сост., дополн. коммент. и предисл. О. Караева. — Бишкек, 1996.

Бутанаев В. Я., Худяков Ю. С. История енисейских кыргызов. — Абакан, 2000.

Восточные авторы о кыргызах. /Сост. О. Караев. — Бишкек, 1994.

Гумилев Л. Н. Древние тюрки. — Москва, 1993.

Караев О. Чагатайский улус. Государство Хайду. Могулистан. — Бишкек, 1995.

Калашников И. Каар заман.— Бишкек, 1991.

Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. 1-китеп. /Түз. К. Жусупов.— Бишкек, 1991.

Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. 2-китеп. /Түз. К. Жусупов.— Бишкек, 1991.

Кыргыздар: санжыра, тарых, мурас, салт. 3-китеп. /Түз. К. Жусупов.— Бишкек, 1995.

Кыргызы: Источники, история, этнография. /Сост. О. Караев, К. Жусупов. — Бишкек, 1996.

Өмүркул Кара уулу. Көөнө түрктөр тарыхы. — Бишкек, 1994.

Реми Дор. Ооган Памириндеги кыргыздар. Тарыхый-этнографиялык баян: Французчадан котор. /Түз. П. Казыбаев. — Бишкек, 1993.

Солтоноев Б. Кызыл кыргыз тарыхы. 1-китеп. — Бишкек, 1993.

Стамов А. Жортуюл. —Бишкек, 1994.

Сыдыкбеков Т. Көк асаба. Тарыхый роман. —Фрунзе, 1989.

Урстанбеков Б. У., Чороев Т. К. Кыргыз тарыхы. Кыскача энциклопедиялык сөздүк. Мектеп окуучулары учун. —Фрунзе, 1990.

Худяков Ю. Кыргызы на просторах Азии.— 2-ое изд., испр.— Бишкек, 1995.

Чороев Т. К. Махмуд ибн Хусейин ал-Кашгари жана анын «Түркий тилдер сөз жыйнагы».— Фрунзе, 1990.

Ян В. Г. Чынгыз хан. Роман.— Фрунзе, 1981.

Ян В. Г. Батый. Роман.— Фрунзе, 1982.

*Учебное издание*

**Чоротегин Тынчтыкбек Кадырмамбет уулу,  
Өмүрбеков Токторбек Наматбекович**

**ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСТАНА  
(IX — XVIII вв.)**

*Учебник для 7 класса средней школы  
Бишкек, издательство «Мектеп»  
На кыргызском языке*

*Окуу басылмасы*

**Чоротегин Тынчтыкбек Кадырмамбет уулу,  
Өмүрбеков Токторбек Наматбекович**

**КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ  
(IX — XVIII кк.)**

*Орто мектептин 7-классы үчүн окуу китеbi*

*Редактору А. Б. Элебесова*

*Көркөм редактору К. Коёналиев*

*Техн. редактору З. Нурмиев*

*Корректору Д. Ороскожеева*

*Компьютердик калыпта салтаг Ж. Керимбаева*

**ИБ № 5500**

Терүүтө 08.10.00. берилди. Басуута 05.02.02. кол көюлдү. Офсет кагазы. Кагаздын форматы 60x90  $\frac{1}{16}$  "Мектеп" арибى. Түстүү ыкма менен басылды. 12,75 физ. басма табак, 0,25 ф-ц., 14,92 шарттуу басма табак + 0,29 ф-ц., 17,2 учёттук басма табак + 0,43 ф-ц. Нускасы 50.000. Заказ № 927. Келишим баада.

"Ақыл" акционердик коому

"Мектеп" басмасы

720361. ГСП. Бишкек ш., Совет кочосу, 170.

"Учкун" АКСЫЦДА басылды. Бишкек шаары, С.Ибраимов кочосу, 24.

